

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛIGИ**

ЭШИЕВ А.М.

**ОРТО КЫЛЫМДЫК ОРТОК ТУРК ЖАНА ИРАН-ТАЖИК
ПОЭЗИЯСЫНДАГЫ ИНТЕГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР:
ГУМАНДУУЛУК ИДЕЯЛАРЫ**

**Жогорку окуу жайларынын окутуучулары жана
студенттери үчүн окуу куралы**

БИШКЕК-2008

Баткен мамлекеттик университетинин Окумуштуулар көнешинин
чечими менен басууга сунуш кылышынды

УДК
ББК

Адис редактор:

Филология илимдеринин доктору, профессор Байгазиев С.О.

Рецензенттер:

Педагогика илимдеринин доктору Рысбаев С.К.

Педагогика илимдеринин доктору, профессор Бабаев Д.Б.

Тарых илимдеринин кандидаты, доцент Арабеков У.А. (Тажикстан Республикасы)

ЭШИЕВ АСЫЛБЕК МИРЗАТИЛАЕВИЧ

Орто кылымдык иран-тажик жана орток түрк поэзиясындагы интеграциялык процесстер: гумандуулук идеялары.

Жөргөркү окуу жайларынын окутуучулары жана студенттери үчүн окуу куралы. Б.: 2007, 209 бет.

Монографияда байыркы иран-тажик жана түрк элдеринин өз ара интегративдик карым-катнашынын тенденциясы, иран-тажик жана түрк адабиятынын өнүгүүсүндө исламга чейинки рухий дүйнөнүн орду, орто кылымдык иран-тажик жана түрк поэзиясынын жалпы өнүгүү тенденциясы каралат. Орто кылымдык иран-тажик жана түрк илим-билиминин жана поэзиясынын Чыгыш жана Батыш маданий-маалыматтык дүйнөсүндөгү интегративдик орду өзөктүү тема катары иликтенет. X-XI к.к., XI к. жана XI-XII к.к. иран-тажик поэзиясындагы жана Низами Гянжеви менен Абдурахман Жаминин поэзиясындагы адеп-ыйман маселелери талкууга алынат. Булардын поэзиясы тууралуу Алишер Навоинин ой-пикирлери чагылдырылат.

ISBN

с Эшиев А.М., 2007

КИРИШ СӨЗ

IX к. ақыркы чейрегинде согуштук-саясий бийликтегі келген саманиддердин түшүнде Хорасан менен Мавераннахда илим-билим жана маданият гүлдөп өскөн. Грек философиясының, араб географиясының, персиялық тарых, ортоазиялық медициналық жана математикалық мектептеринин синтези жүргөн. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Ал-Фараби, Рудаки, Фирдоуси, Беруни, Ибн Сина дал ушул маданий-маалыматтық башаттан өнүп чыгышкан. Бул кайсы доор эле? Биздин замандын IX-X к.к. ичи. Ал эми буларга чейин 800-ж. ачылғын Багдаддагы Даанышмандыктын үйү ислам дүйнөсүнүн акимдери менен аалымдарының очогуна айланган. Атактуу хорезмдик математик жана астроном Мухаммад Хорезми (VIII-IX к.к.) Сирияда илимий тажрыйбаларын өткөргөн. 1067-ж. ошол эле Багдадда жогорку окуу жайдын функциясын аткарған Низамия медресеси ачылған. Мына ушулар арабдар менен тең катарда фарсы жана түрк элдеринин ортосында илим-билим дүйнөсүнүн борборуна айланған. Бу окуу жайынан, анын өтө бай келген китепканасынан убагында биздин Махмуд Кашгари-Барскани да пайдаланған деген ишенимдебиз. Мухаммад Хорезминин «Алгебра жана алмуқабала» аттуу эмгеги 1143-ж. латын тилине которулған. Аны убагында Коперник, Галилей, Кеплер, Паскаль, Декарт, Лейбниц, Бернуlli, Эйлер, Ломоносовдор казып үйрөнүшкөн. Ибн Синанын окутуучусу Ибн Ирак синустардын сферикалык (тоголок) теоремасын ачкан, «Менелайдын сферикасын» (I к.) иштеп чыккан жана ошонун негизинде астрономияны өздөштүрүүгө түздөн-түз тиешеси болгон сферикалык геометрияны өнүктүргөн. Өзүн Ибн Синанын окуучусумун деп эсептеген Насреддин Туси өзүнчө илим катары тригонометрияны (бул грек жана индиялыктарда болбогон) негиздеген. Улугбектин насаатчысы Гияс-ад-дин Каши 1420-ж. 16 белгиден турган «п» санын киргизген. Улугбектин шакирти Али Күшчү Самарканди түрдүү даражадагы тамырларды чыгаруунун жолун тапкан.

Бул мезгилде (IX-XV к.к.) европалык интеллектуалдуу дүйнө католиктик чиркөөнүн каардуу чөңгелине бекем чырмалган кез. Ар кандай эркин ойлоо, демилгелүүлүк жана ересң инквизициянын алоолонгон жалынында күйгөн. Айтылуу европалык ренессанска дагы төрт-беш кылым бар эле. Данте «Ажайып комедиясын» XIV к., Леонардо да Винчи менен Рафаэлло XV к., Эразм Роттердамский, Томас Мор, Франсуа Рабле атактуу эмгектерин XVI к. гана жаратышкан. Коперник менен Галилео Галилейге чейин дагы бир топ бар эле.

Илим-билим менен адабиятка өздөрүнүн улуу мекендештеринен кийин, бирок европалык ренессансстык инсандардан мурун келген илимпоз, акын Насир Хосров менен Омар Хайямдын (XI-XII к.) илимий трактаттарын, Адиг Ахмад Юнакинин (XII к.) педагогикалык поэмасын, адам сүйүүсүн даңазалаган Низами Гянжеви (XII к.) менен Эмир Хосров Дехлевинин (XII-XIII к.к.) «хамселерин» жана Кутб Хорезминин (XIV к.)

«Махабат-намасын», оппозиционер, даанышман Токтогул ырчы (XIV к.) менен гуманист, эколог Асан Кайгынын (XV к.) обондуу поэзиясын, Улугбек менен Али Күшчү Самаркандинин (XV к.) атактуу астрономиялык изилдөөлөрүн, Абдурахман Жами менен Алишер Навоинин (XV к.) адамды жогорку бийиктикке көкөлөткөн поэзиясын, Бабурдун жазып калтырган илимий баяндамаларын кайда кatabыз? Гумандуулук идеяларын, изгилик жана адеп-ыйман, адам проблемасын жана анын бу дүйнөдөгү миссиясын ачып көрсөткөн чыгармаларга шыкалган орто кылымдык Чыгыш илимий жана көркөм адабиятынын дүйнөлүк тарыхтагы ордун кантип баалайбыз? Мына XV к. чейинки орток түрк жана фарсы дүйнөсүнүн казына-кенчи, мына Чыгыш Ренессансы!

Гуманист агартуучулар Томазо Кампанелла «Күн шаарын» (1602) жаңы жазып, ал эми Ян Амос Коменский (XVII к.) эми гана илимий педагогикага жол сала баштаган чакта, тетирисинче, харасандык жана ортоазиялык интеллектуалдуу дүйнө, XV к. чейинки европалык илим-билим христиандык дөгмасын караңгы дүйнөсүнүн түпкүрүнөн чыга албай жаткандай эле, ислам фанатиктеринин Улугбектин Самарканнадагы обсерваториясын жер менен жексен кылышып, жер шарынын макетин (глобусту) топ кылышып көчөдө тепкилеген замandan баштап бул геосаясий мейкиндик да караңгылыктын кучагына чулганган экен. Өтө бекем чулганган болуп чыкты – XX к. чейин. Бүт баары - кытайлар, арабдар, ирандыктар, түрктер, индилер эми Европа эмне дейт экен деп тыңшап туруп калышты. Эмне дешмек эле. Анда мындай болот деп португал менен испандар дүйнө кезип чыгып кетишти. Бири Индия деп Американы адашып ачып алса, экинчиси Индиянын өзүн тапты. Италиялык Магеллан испан желегин көтөрүп дүйнө жүзүн бир тегеренип чыгып жер шар формасында деген теорияны иш жүзүндө далилдеп берди. Европалык дантечилер дүйнөнүн алигече адамдын буту жетпеген жерлеринин (аборигендерди эске албаганда) географиясын, биосферасын, гидросферасын, атмосферасын, флора менен фаунасын, климатын, релнефин, жергиликтүү калктын, аборигендердин жашоо образын (этнография, этнология) казып изилдеп үйрөнүшкөн. Булардын бүт баары илимий ачылыштарга жаткан. Мына ушулардын баары жаңы ачылган кыйма-чийме дениз жолдору аркылуу жүрүп отурган. Ошого жараша көп адамдардын өмүрү садагага чабылган. Аларды эч ким аякка айдаган эмес. Тетирисинче, жеке өзүнүн демилгеси менен, кайра кайтып келбесин билсе да эптеп кемеден орун алууга далбас урган. Бул доор - Улуу географиялык ачылыштар деген ардактуу наам менен тарыхта аты калды.

Бул убакта (XV-XVI к.к.) Түндүк Африка менен Азия континенти шииттик жана ортодоксалдык ислам дүйнөсүнүн «аны кылууга болбойт, муну кылууга болбойт» деген дөгмасынан чыга албай дымып жаткан кез эле. Борбордук жана Түштүк Америкада башында атактуу Кортес башында турган испандык конкистадорлор жергиликтүү индеецтерди

кырып-жоюу менен королдоруна жаңы географиялык чектерди ажыратып жатышты. Кайсы жерге европалыктын буту биринчи тийсе, ошол жерде анын өлкөсүнүн туусу желбирей баштады. Португалдар ээлеп калган Бразилиядан башка бүт түштүк Америка континенти испандык пассионарлардын ээлигине өттү. Кечигип чыгып калган англичандар менен француздардын үлүшүнө испандык Мексикадан жогору жактагы түндүк Америка талаш-тартыштын аренасына айланган. Мында Британ аралынын королдук аскерлери женүүчү болуп чыгышкан. Кара Африка континенти француз, англичан, португал, испан, италиялык жер кезүүчүлөрдүн таламайына түштү. Өнүгүүнүн капиталисттик жолуна баарынан эрте түшкөн территориясы менен калкы чакан келген, бирок күч-кубаттуу дениз державасына айланган Голландия XIX к. чейин эч кимди алдына салдырган эмес. Мына ушулардын баары эркин адамдын эркин ой жүгүртүүсүнүн, ошол Дантелейти атактуу «Мен эркин адаммын!» деген атактуу фразанын, илим-билим менен техникалык прогресстин жеңиштүү жемиши эле. Көп өтпөй эле ацтектердин байыркы маданияты урандыга айланды, «Махабхаратаны», «Калила менен Димнаны» жараткан, математиканын ондук системасын жана өнүккөн санскрит тилин колдонгон индилер, эзелки Конфуцийдин урпактарынан болгон, биринчи болуп кагазды жана замбиректи ойлоп тапкан кытайлык цивилизация европалык теңдешсиз экспансиялык геосаясаттын курмандыгына айланды. Иран, Авганистан, Түштүк-Чыгыш Азия Улуу Британия, Португалия, Голландия жана Франциянын өз ара тирешүү аренасына айланды. Кара дениз, Орто Азиядан баштап Борбордук Азия менен Тынч океанга чейинки аймак Иван Грозныйдан кийин орус геосаясатынын кызықдар мейкиндигине айланган. Бирок, Европа дүйнөсүнөн эки кылымдай артта калып калган, дениздик флоту жоктугунан дүйнөнү кайра бөлүштүрүүдөн куру жалак калган романовдук династия колуна балтаны карматып казак (мурунку казах) Ермакты (Эрмек) Сибир карай жаңы жерлерди каратууга аттандырган. Улуу Петр Европанын батыш дениздеринин шамалы соккон терезесин ачпаганда боярдык автохтондордун таасириндеги великоросстор Евразия континенти мында калсын азиаттык державага айлануусу да күмөн беле?

Айтылуу печенег, кыпчактардын Даشت-Кыпчагы, кийинки чынгызидик Алтын Ордо, Мавераннахр, Чагатай улустары, буларды мурастап калган тимуридик жана шейбанидик ээликтердин баары XVI к. баштап Кырым, Казан, Астрахан (Аштарханиддер) жана Казак хандыктарына, Бухара эмиратына, Хива жана Кокон хандыктарына бытырап бөлүнүп кеткен. Мына ушул региондордун бүт баары европалык жана россиялык геостратегиянын мейкиндигине айланган. Илим-билим менен техникалык прогресстен артта калган, согуштук дарамети чакталуу Азия континенти эч аргасы жок империалисттик күчтөрдүн курмандыгына айланды да калды. Мына эркин адамдын эркин ой

жүгүртүүсүнүн жана тетирисинче, дөгмалык окуудан башы көтөрүлбөгөн инсандын эмгегинин жемиши! Тарых барактары XVI к. чейин Азия менен Европа негизинен бирдей эле деңгээлде келишкендигинен маалымат берет. Белгилүү чыгыш таануучулар (И.С.Брагинский, В.М.Жирмунский, Н.К.Конрад) түрк жана иран-тажик эл-жеринде ренессанс X-XI к.к. баштап XV к. чейин болуп өткөн экен деп улутунушат. Аларга кошуулуп биз да аттиң деп калабыз. Ортодоксалдык исламдык Азия караңгылыктын кучагына чулганганда Европа кайра ойгонуп Кайра жаралуунун, андан кийинки Агартуу доорунун кубаттуу толкундарынын кучагында жеништүү сүзүп бараткан.

Азия континентиндеги тарыхый улуу бурулуштардын жана окуялардын чордону болгон Хорасан менен Мавераннахр региону байыркы жана орто кылымдык дүйнөнүн геосаясий да, геостратегиялык да майданына айланган. Буларсыз бир да дүйнөлүк да, региондук да согуштук-саясий маселелер чечилбеген. Бул элдер фарси-дариде жана түрк тилдеринде сүйлөгөн уруулардан турган. Бири көчмөндүк жашоо образын, экинчиси отурукташкан маданиятты карманышкан. Бирде тирешип, бирде кол алышып саясий мұдөөлөрүн, турмуш-тирчилик, маданий маселелерин эриш-арқак аркалап келишкен. Ошентүүгө мажбур болушкан, анткени булардын саясий тарыхы да, жердеген терриориясы да жанаша болгон, же аралаш жашашкан. Өтө зор маданий-маалыматтык мейкиндикте эки тилде тең бирдей (зүллиснейн) сүйлөшкөн. Муну Шицзи менен Страбон да ырастап жазышкан. Байыркы уламыштар да, тарых барактары да ушундай болгон деп көрсөтүшөт. Бул түрк жана иран тилдеринде сүйлөгөн эки элди Европа да, Кытай да, Индия да кулак түрүп карап турган. Ушул көчмөндөр цивилизациясы менен жер иштеткендер маданиятын аркалаган улуу эки элдин дүйнө таанымын, дүйнөгө көз карашын, материалдык жана рухий маданиятын, таалим-тарбия салтын, илим-билимин, көркөм адабиятын бири-биринен ажыратып кароо мүмкүн эмес. Мына ушул элдерден дүйнөгө атагы чыккан аалымдар жана ақындар чыккан. Сарайдык диван ақыны болобу, же актаңдай төкмө болобу - бийлик эгесин да, аткаминерин да, карапайым калкты да гумандуулукка, адеп-ыйманга чакырган идеялар чыгармачылыктарынын өзөгүн түзгөн. Муну алардын кылым карыткан, бүгүнкү күнгө жетип келген эмгектерин үйрөнүү аркылуу билебиз.

I. Байыркы иран-тажик жана түрк элдеринин өз ара карым-катнашынын тенденциясы

Б.з.ч. VI күч-кубаттуу Персия мамлекети түзүлөт. Антик авторлордун айтканына караганда анын башында Кир II турган. Ал Мидияны, Арменияны, Лидияны, Вавилонду ээлеп Орто Азияга жүрүш менен чыгат. Б.з.ч. 529-ж. массагеттерге согуш менен барып толук кыйроого учурайт. Массагеттердин бүткүл элдик кошунун кагандын жесири Тамирида аттуу аял башкарат. Перс аскерлери талкаланып, он миң жоокери өлөт. Персияда отуз жыл падишахтык кылган Кир өзү да курман болот. Массагеттерге сактар жыйырма миң аскери менен жардамга келип болуп көрбөгөн эрдик менен кармашкан. Бул көчмөн түрк элдери өз элжерин ушинтип кулчулуктан сактап калышкан.

Ахемениддер державасын негиздеген персиялык шах Гистасптын уулу Дарий I (б.з.ч. 521-485) Кирдин баскынчылык саясатын уланткан. Анын мамлекетинин ээлиги Инд дарыясынан Египетке чейин созулган күчтүү согуштук державага айланган. Вавилон, Иудея, Египет, Сирия, Финикия, Палестина, Киликия, Лидия, Кичи Азия өндүү өлкөлөрдүн башчылары анын сатраптарынан болуп калышат. Б.з.ч. 517-ж. Орто Азияга сактарга каршы жүрүш жасап бир катар ийгиликтерге жетишет, бирок сак элин толугу менен багынтууга кудурети жетпейт. Дарий Хорезмди, Бактрияны, Аму-Дарыянын эки жээгин каратып, аларды салык төлөөгө мажбур кылган.

Дарийдин мурасчысы Ксеркс (б.з.ч. 486-465) Грек жерин багынтуу үчүн өзүнө хорезмдиктерди, согдалыктарды, бактриялыктарды, сактарды чакырган. Геродоттун жазганына караганда согушта перстердин жөө аскерлери жана сактардын атчан кошундары каармандыкты көрсөтүшкөн [1:27]. Персия державасына караштуу элдерде арамей тили менен алфавити расмий кызмат аткарған жана аны Орто Азия элдери да колдонгон.

Чыгыш таануучулардын пикиринче зороастризм б.з.ч. V к. акырында Орто Азияда Хорезмде пайда болгон. Заратуштранын окуусундагы Ахура Мазданын Симург Кушу Кирдин жана бардык эле Ахамениддердин байрактарында сүрөтү тартылган [1:30]. Б.з.ч. VII-VI к.к. Аму-Дарыянын түшүмгө бай жерлерин (Хорезм) камтыган ири кул ээлөөчү мамлекет өнүккөн. Зороастрдык динге сыйынгандар ушул аймакта жаралған жана алардын Зенд-Авеста ыйык китеби ушерде жазылған. Бул Маги диний ишеними байыркы Персияда жана Орто Азияда башкы дин болгон [2:19].

Персиядагы Ахмениддердин бийлигине Александр Македонский чекит койгон. Б.з.ч. 331-ж. анын аскери Дарий III саны жагынан беш эсे көптүк кылган колун жеңип чыгат. Орто Азияга качып өткөн Дарий өзүнүн жардамчыларынын колунан каза табат. Мына ушинтип эки жүз жыл өкүм сүргөн улуу персиялык ахемениддик державанын күнү бүтөт. Орто Азиядагы басып алынган жерлерде шаар-гарнizonдор курулган. Курций Руфтун маалыматы боюнча Алыскы Александрия (азыркы Ходжент) Сыр-Дарыянын аркы жээгинен келүүчү сактардын чабуулuna каршы туруу максатында негизделген. Александр Македонскийден кийин анын эң жакын саркеринин болгон Селевк Тигрден тартып Инд, Сыр-Дарыяга чейинки мейкиндикте империянын мурасчысы болуп калат. Б.з.ч. 312-64 ж.ж. аралыгында Орто Азия чөлкөмүндө селевкиддер династиясынын бийлиги өкүм сүргөн. Б.з.ч. 250-ж. Бактрия курамында Согдиана менен Маргианадан турган Грек-Бактрия мамлекети деп аталған өз алдынча өлкө болуп калат. Мамлекеттин башында гректер туруп, өлкөнү эллиндештируү, грек маданиятын жана грек тилин жайылтуу саясатын жүргүзүшкөн.

Бактрия мамлекети менен бир эле мезгилде азыркы Түркмөнстандын территориясын камтыган гректик Парфия падышалыгы жашап келген. Парфия б.з.ч. 263-ж. баштап б.з. 226-ж. жашап, сасаниддер династиясынын падишахтарынын соккусунан улам кулаган. 353-358-жылдары Сасанилер империясынын түндүк-чыгыш чегинде баш көрсөтүп, ал эми 359-жылы Кавказдын түндүгүнө келген хионитайлардын бир канаты гунндар эле. 375-жылы Уннай аттуу согушчан бирикмелери (гунндар) Майотис регионунан (Азов денизи) батышка – Чыгыш Рим империясынын чек арасын карай жыла баштап, он эки жыл өткөн соң алар Рим империясына канатташ туруп калган [3:65].

К.Г.Менгес боюнча Алтай тилдеринде сүйлөгөн элдер келгенче Туран мейкиндигинде (Урал тоолорунан Каспийге, Ирандан Иртышкан чейин) иран тилдеринде сүйлөгөн элдер болгон. Алардын көбү көчмөн эле, талаа райондорунда көчүп жургөн, бирок ал мейкиндикте отурукташып, дыйканчылык кылган элдер жана шаарлар жайгашкан аймактар да болгон. Болжол менен көчмөндөр тобун скифтер, медестер, сарматтар, сауроматтар (сарматтар), парфиялыктар, аландар, аорсойлор, массагеттер, туссегеттер, сакайлар, дакайлар жана күрттөр кураган. Ал эми отурукташкан урууларга персиялыктар, бактриялыктар, согдалыктар, хорезмдиктер кирген. Алтайлык көчмөндөр жапырып кирген чакта аларга иранча сүйлөгөн элдер мекендеген эки район: Согда жана Хорезм (Персия катышкан эмес) катуу каршылык көрсөтүшкөн [3: 72].

В.В.Бартолиддин айтымында усундар хунндар тарабынан талкаланган мурунку коңшуларын – юечжилерди, кызы, тибеттикерден чыккан элди куугунтукка алууда катышкан. Юечжилер – б.з.ч. II к. Орто Азиянын негизги жерлерин ээлеп алган жана биздин доордун чегинде эбегейсиз зор ортоазиялык-индиялык мамлекетти – кушан державасын түзүшкөн көчмөндөр. Азыркы мезгилде юечжилер чыгыш ирандык тобунун тилинде сүйлөгөн уруулар тарабынан таанылат. Батышка жүрүшүндө юечжилер Жети-Суудан сэ (сак) элин сүрүп чыккандыгы айтылат. Юечжилер болсо биринчи кытайлык элчиликтөрдөн кезинде Жети-Сууда бийлик кылып келген усундар тарабынан сүрүп чыгарылган [4: 96].

Эллинизм Аму-Дарыядан ары өткөн эмес. Аларды Алтай жана Чыгыш Түркстандан жылып келген түрк уруулары токтотушкан. Б.з.ч. II к. Түндүк-Батыш Кытай, Жети-Суу, Фергана, Мавераннахра усундар, кангүйлөр, юечжилер үстөмдүк абалда болушат. Юечжилердин урууларынын ортосундагы тирешүүдөн гүйшуандар (кушан) женүүчү болуп б.з.ч. I к. орто ченинде Кушан мамлекетин негиздешет. Гректер бул көчмөн түрк урууларын тохарлар, алардын ээлигин Тохарстан деп аташкан. Ал эми аларды армяндар кушандар дешкен. Кушандар жүз миң аскерди койо алышкан. Кушандардын өтө күчөгөн доору Канишке кандын (б.з. 78-123-ж.ж.) мезгилине туура келип Кытай, Рим жана Парфия менен тең катарда турган. Бул учурда Кушан мамлекети Индиядан Арас деңизине, Парфиядан Хотанга чейин созулган. Кушандардын доорунда экономика жана маданият гүлдөп өскөн. Эллиндик, индиялык, перстик, кытайлык жана көчмөн түрк салттарынын синтезинин негизинде кушандык маданият түптөлгөн. Грек алфавитинин нгизинде кушан жазмасы болуп, ирандык тилдерди жазуу үчүн да пайдаланылган. Кушан мамлекетиндеги расмий дин буддизм болгон. Мына ушул мезгилде саякаттап жургөн кытай тарыхчысы Щицзи Давандан (Фергана) тартып Ансиге (Парфия) чейин түрдүү тилдерде сүйлөшкөнү менен баары бири-бирин түшүнүшөт деп жазган [5:161].

Кушан мамлекети менен жанаша түрк урууларынан турган Кангүй мамлекети азыркы Казахстандын жана Өзбекстандын тарриториясында өкүмдүгүн жүргүзүп келген. И.Бичуриндик жазғанына Караганда Кангүйлөрдүн ээлиги Сыр-Дарыянын талааларынан баштап тұндуқту карай азыркы Чоң жана Орто казактардын ордолоруна чейин созулуп жаткан [5:152]. Согда, Зеравшан, Бухара өрөөндөрүн жана Кашкадарыя өрөөнүнүн Кеш, Несер шаарлары, ошондой эле б.з.ч. VII-VI к.к. негизделип, б.з.ч. VI-IV к.к. ири шаар катары түптөлгөн Афрасийаб шаарлары Кангүй мамлекетинин өнүккөн райондорунан болушкан. В.В.Бартолиддин пикиринче байыркы Орто Азияда тилдер менен алфавиттин таралышы соода-сатық жана диний үгүттөөлөр менен байланышкан. Буддалық, манихейлик жана тибеттик диний тексттерди жазууда башка бир тил да согда-уйгур алфавити менен тең келе албаган. Көп мезгил өткөн соң гана батыш бөлүгү араб, чыгыш жагы тибет жазмасына алмашкан.

Кангүй мамлекети коңшулаш Парфия жана Кушан ээликтери менен достук мамилелерин чындалған. Бирок күшандар менен кангүйлөрдү б.з.ч. I к. жана б.з.I к. гун, усун, жунгарларга каршы күч колдонуу саясатын жүргүзүшкөн Кытай чочулаткан. Кытайлыктар күч колдонуу, сатып алуу, кутумдарды уюштуруу ыкмаларын кенири пайдалануу менен көздөгөн максаттарына жетип турушкан. Ээлик кылыш калган жерлерге өздөрүнүн аталыштарын ыйгарышкан. Маселен, Самарканд – Кан, Парфия - Анси, Бактрия – Даха, Ташкент – Бикент, Фергана – Даван, Кашгар – Гаши, Бухара – Нэуми, Аму-Дарыя – Гүй-шуй, Чжай-гун, Согд – Даоми, Сыр-Дарыя – Нарын-гол деген аттарды алышкан [1:68]. Кытайлардын Даванды багынтууга жасаган аракеттери бекерге кеткен.

Орто Азия менен Улуу Талаанын ортосунда Хорезм турган. Ал б.з.ч. IV- б.з. I к.к. Кангүй, б.з. II-III к.к. Күшан, б.з. III-V к.к. күшан-афригид ээликтеринин курамында болуп келген. Хорезмди Ахамениддердин династиясынан турган шахтар күчтүү мамлекеттердин вассалдыгынын негизинде башкарды келишкен.

Тарыхта эфталиттер (абдалимдер) деп аталған көчмөн түрк элдери массагеттердин урпактары болуп саналышкан. 457-ж. Эфталиттер Балх менен Бадахшанды ээлешет, 479-ж. сасанид державасына кыйраткыч сокку урушат. 484-ж. шах Пероз курман болуп, Иран буларга салык төлөөгө мажбур болот. Эфталиттер Каспийден тартып Кашкарга (Чыгыш Түркстан), Арап деңизинен Индияга (Кашмир, Авганистан) чейинки аймакта бийлеп калышат. Булардын доорунда буддизм дини күчтөнгөн.

Гундар 375-ж. батышты көздөй жылышкан, 433-ж. Аттила башында турган өтө күчтүү бирикме түзүлөт. V к. андан балгарлар, аварлар, хазарлар бөлүнүп чыккан. Эфталиттер 565-ж. Түрк каганатынан кыйроого учурайт. Алардын калдықтары Авганистан, Индияга кирип жергиликтүү калктарга сицип кеткен. Мына ушул мезгилден баштап Орто Азия толугу

менен кирген Волгадан Кытайга чейинки эбегейсиз зор аймакта Түрк каганаты келип чыгат. И.Бичурин боюнча байыркы мезгилде тұндук көчмөндөрү мынчалық қуч-кубатка ээ болушкан эмес. Түрк кандарының баары қытайлық канышаларға үйлөнүшкөн, ал эми қытай тарараЯ жылына 100 миң кесим жибек кездеме тартуулап турган [6:245]. Түрк каганаты эки жүз жыл жашаган. Бул доор ичи каганат Кытай империясы, Иран жана араб халифаты менен тынымсыз күрөшүп отурууга туура келген.

В.Бартолид боюнча Каспий деңизинин чыгыш жагына Сасанидер өздөрүнүн түрк коншуларына каршы бекемделген чептерди курушкан. Джурджан аймагын коргоо үчүн бышырылган кыштан чеп курулган, бул чеп да түрктөрдүн жеңиштүү чабуулун токтото алган эмес. Бул чептин алышынан улам Хосрой Ануширван курдурган деп айтылып жүргөн Джуджан менен Табаристандын ортосунун чегинде бышырылган кыштан башка бир чеп да курдурулган [4:501]. Түрктөрдүн аландарды картып алуусу менен Сасанидердин падышалыгы түрктөрдүн империясы менен Орто Азияда гана эмес, Каспий деңизинен батышты карай да чектешкен; ушул түрктөргө каршы Дербенттин чептери тургузулган болуш керек [4:501].

98/716-717-ж. арабдар менен түрктөрдүн ортосундагы согушта Табаринин (II, 1320) айтканына караганда Джурджандык түрктөрдүн башында Дихистандын дихканы Сул турган (дихкан деген иран сөзү жер ээси-феодал деген түшүнүктү билдириген, А.Э.). В.В.Бартолиддин пикиринче, кызы, түркий Чурдун ордуна, бул жерде Сул - энчилүү ат, же титул. Сасанидердин доорунда түрктөр менен болгон согуштардын тарыхында Табаринин (I, 894 внизу) бир жеринде элдин аты катары *сул* деген сөз кездешет, кандайдыр бир чөлнүү деген эл же түрк уруусу жашаган деген И Маркварттын пикири ушуга негизденет. Кийинки булактар (Китаб ал-агани, IX, 21) боюнча Гургендеги түрктөр перстердин тилин жана динин кабыл алышкан; андай болгон ченде, алар бул аймакты Сасанидердин мезгилинде, кызы, VI к. ээлеген болуш керек, а Китаб ал-агниде өлкөнү түркий басып алуучулар катары арабдар менен күрөшкөн ошол эле (Сул жана анын бир тууганы Фируз) адамдар аталган (биздин оюбузча, бул жерде сөз кыргыздардын *сол* уруусу жөнүндө жүрүүдө, А.Э.) [4:501]. Убагында Н.А.Аристовдо да ошол маселе такталган экен: Сол или сул действително означает в тюркских языках левый [7:147]. Ал эми түрк (кыргыз) тилиндеги сөздөрдүн башында ф тыбышынын келүүсү сейрек көрүнүш экендигин эске алсак, Фируз деген сөз башкacha болуп окулуусу мүмкүн (маселен, Барс).

Н.А.Аристовдун маалыматы боюнча Юечжи (Күшандар), Кангүй, Бактрия, Парфия мамлекеттери байыркы қытай жазмаларында (V к.) белгиленген. Анын төмөнкүдөй түшүндүрмөсүн келтириүүгө болот: В «Цянн-ханн-шу» же, при описании путей на запад, говорится, что «южная дорога», - которая, «пролегая по северную сторону Южных гор, идет по

направлению реки на запад до Соцзюя (Яркент)..., - по переходе через луковые горы на запад, ведет в Большой Юечжи и Анси, т.е. в Бактриану и Парфию. «Северная дорога», - которая, «постираясъ...подле северных гор по реке, идет на запад до Суле (Кашгара), - по переходе через Луковые горы на запад, ведет в Даванъ, Кангюй,...» т.е. в Фергану и далее» [7:22]. Кашгардын байыркы атальшы, кызы, Сул, б.а. Сол эле болгон окшойт. Бул аталган географиялык чекте ошол мезгилде кыргыздын Сол уруулур тобу жашап келген дегенди түшүндүрмөк.

Н.А.Аристовдон төмөнкүдөй маалыматтарды да табабыз: По «Истории младших Ханей», «по прошествии с небольшим ста лет», после переселения юечжей в Дахя и разделения на пять княжеских домов, «гуйшуанский князъ Кюцзюкю покорил прочих четырех князей и обявил себя государем под названием гуйшуанского. Он начал воевать с Анси, уничтожил Пуду (Авган, А.Э.) и Гибинъ и овладел землями их. ... С того времени Юечжи сделался сильнейшим и богатейшим домом. Соседние государства называли его гуйшуанским государем, но китайский двор удержал прежнее ему название: Большой Юечжи» [7:105]. Тарыхый булактарда «эфталиттер» деп атальп жүргөн түрк урууларынын атальшын Н.А.Аристов төмөнкүчө түшүндүрөт: ... Происхождение имени народа от имени государя подтверждают и византийцы. Так, у Феофана читаем: «После того, как царь эвталитов Эвталан. От которого и народ получил свое имя, победил Пероза. Персы потеряли эти местности. Ими уже владели эвталиты, но вскоре после того турки победили их в сражении и отняли у них те места». Ал эми қушандар жөнүндө төмөнкүлөрдү баяндайт: Армянские писатели упоминают, что в 451 году сасанид Язкерт II, недпринимавший с 443 по 450 г. ежегодно походы против гуннов, живших в стране кушанов, «сделал опустошительный набег по стране Ита-каган. Царь кушанский бежал в пустыню»...[7:109].

Бул айтылуу чыгыштаануучу армян тарыхчыларынан төмөнкүдөй кызыктуу маалыматтар кездешерин айтат: После неудачной войны царя теталнского с основателем династии сасанидов Арташиром, низвергшим родственную тому династию парфянских арзакидов, упоминаются около 364 г. нападения «северных народов» на владения сасанида Шапуха. По заключении мира «гунны» снова нападали на Персию в 375 г. Около 486 года сасанид Пероз погиб с семью сыновьями в бою с ефталитами. В 573 году Хозрой отправил к «туркам-теталнцам» 7 т. пленных дев, прося помочи в войне с римлянами, армянами и таджиками (арабами). В 578-590 гг. полководец Ормизд IV Вахрам-Михревандан (Вахрам-Чубин) вел победоносную войну с теталнцами, взял Балх и всю страну кушанов, перешел за великую реку Вех-руд (Аму-дарю) до места, называемого Касбион; после блестательной победы над царем маскутов, он убил его и собрал в его владениях несметную добычу...Народ с которым воевал

Вахрам-Чубин, называется у армянских историков одновременно теталнцами, кушанами, маскутами. В маскутах видят испорченное имя массагеров. Арабские пистели называли кушанов *hegatule*. По словом Табари, имя это «естң множественное число от *haitul*, что на языке Бухары значит сильный человек» [7:110].

VI к. Орто Азияда жаңы көчмөндөрдүн империясы пайда болгон. Алтайдан чыккан жаңы басып алуучулар, түрктөр, кыска убакыттын ичинде Улдуу океандан баштап Кара деңизге чейинки бүт элдерди багынтырып алышкан. Империянын негиздөөчүсү Или-хан Тумын 553-ж. өлгөн [4:102]. Л.Н.Гумилевдун ишениминде...Истеми ханга Юстин менен сүйлөшүүлөргө караганда Хосрой Ануширван менен союзда болуу бир кыйла пайдалуу болгон. Болжол менен 560-ж. перстер менен түркүттөр чабуул коюу союзун түзүшкөн, бул союз, биринчилен, «Шах Пероздун өлүмү үчүн өч алуу», экинчилен, Согдиананын гүлдөгөн шаарларына ээ болуу үчүн түзүлгөн [8:40]. Хосрой Ануширван өзүнүн союздашынан мурда озунуп, 562-ж. эфталиттерге биринчи соккуну урган, бирок согуш ушуну менен бүтүп калбаган. 570-ж. Хосрой Ануширван Йеменди басып алышп, византиялыктардын Кызыл деңиз жана Инди океаны аркылуу чыгышка карай жолун биротоло жапкан [8:45].

Л.Н.Гумилев боюнча 571-жылдагы келишим боюнча Хосрой Ануширван Синди, Бостту, ар-Рохажды (Арахозияны), Забулистанды, Тохаристанды, Дардистанды жана Кабулистанды алган. Мындан тышкарды перстерге эфталит ханы Фагоништин (*Багыш*, А.Э.) мурастык жери – Чаганиан баш ийип калган. Түркүттөрдүн энчисине Согдиана тийген [8:48]. К.Г.Менгестин айтмында да 578-588-жылдары Константинополң жана хазарлар колдогонуна карабай, түркүттөрдүн сасанилер империясына каршы жапырыгы онунан чыкпай калган [3:68]. Ушул эле мезгилде Иранга чектеш чыгыш региондо Кытайдын куумитайым саясаты телелерди (уйгурлардын ата-бабалары) түкүруп, Савэниятин атасы Улдуу Түрк Каганатынын батыш багытынын каганы Кара-Чуринди (Кара Чоро) кулатып, бул улдуу каганатты экиге - Батыш жана Чыгыш каганаттарына бөлүп салган. Кытайдын императору атактуу Тайцзун 630-ж. Чыгыш Түрк каганы Кат-илхан жана анын эки саркери: Ашина Шени менен Ашина Сымону өзүнө эмчектеш бир туугандары кылып алган. Кыязы, ушул жарым кылымдык доор кытай жана чыгыш түрктөрүнүн эң бир тынччылыкта, бардарлыкта жана маданияттарынын гүлдөп ескөн доорунан болгон бейм. Бирок, муундар алмашып, санжыра менен фолклордун таасиринде эс тарткан кийинки урпактар утур Улдуу Талаа жакты карап чоноюшкан го кейпи. 683-ж. Кытайдан Кутлук башында турган эркиндикти эңсеген эрлер кытайлык колду талкалап

кутулуп чыккан. Тұндұктө уйгурлар жана энесайлық қыргыздар, чыгышта кара-қытайлар, ал әми түштүктө Кытайдын өзү. Батыш жакта Батыш Тұрктердөн калган бийлиktи мұрастап калған «он ок будун» деп аталған он уруудан турған Нуши-бийлер жана Дуулаттар. Тұргөштөр да булардын арасында. Кутлуктун бир тууганы Капаган кийин Алтайдын түштүк жағын әэлеп, аяқка көк түрк аталған әлиниң калғанын көчүрүп өттөт. Бул тұрктердүн көтөрүлүүсүнө Кутлуктун уулу Күл-тегин, Кутлуктун эки жоросу – Тонукөк («Тон» Алп Эр Тоң деген аттан, «көк» асман маанисінде) жана Кули-чурдун (Күлчоро) эмгеги эсепсиз. Бирок, бул көк тұrктердүн кагандығы да көп узаган әмес. Буларды карлук менен уйгурлар қырып-жоюп киришкен. Мына ушулардын баарын Кутлуктун небереси Йоллық (Жолдуу)-тегин 732-ж. Орхондун жәэгингеди Күл-тегиндин күмбөзүнө ташка чектирип жаздырган.

Хосрой Ануширвандан кийин саясий аренага атактуу саркер катары Бахрам Чубин келет. Ал ошол айтылуу Савэ башында турған тұркүттөрдүн әбөгейсиз зор күчүн майтаруунун демилгечиси катары тарыхта аты калған. Савэ Шах Хормиздге менин аскеримди перс жери арқылуу ыңгайлуу шартта өткөрүп жибересиң деген ултиматумун жиберген. Бирок тұrкүттөр менен Византиянын максаты Иранды басып алуу экендиги белгилүү болгон. Гераттын жанындағы Баророн капчыгайындағы согуш (589-ж.) ирандықтардын жеңиши менен аяктайт. Кийинки тарыхтын өнүгүшү Ирандағы граждандақ согушту, шахиншах Хосрой Парвиз менен Бахрам Чубиндин ортосундағы бийлик үчүн уруштарды баяндайт. Бахрамдын көтөрүлүшү жеңилип, ал тұrкүттөрғө қачып өттөт. Аны тұrкүттөрдү ханы жылуу тосуп алат, бирок Бахрам Чубин жалданма желдеттин канжарынан каза табат [8:136].

Саманиддер өздөрүн Бахрам Чубиндин урпактарынанбыз деп эсептешкен. Ал пафяндардын Михрган аттуу белгилүү уруусунан болгон. Бул атактуу уруулардын саны 240 болгон. Скифтердин туугандарынан болгон парфяндар б.з.ч. II к. Борбордук Азиядан гүнндар менен сянбillerдин қысымынан улам Орто Азияга ооп келген сактар жана юечжилер менен бир катарда жогорулоону баштарынан өткөргөн. Мына ушул үч әл грек жерин ар тараптан кескилеп тытып келген. Парфяндар алгачкы перс Ахамениддердин күч-кубатын, Кирдин даңқын кайра калыбына келтирүүгө аракеттенишкен. Бирок 224-ж. буларды перстер талкалап салышкан. Перстер б.з.ч. V к. Ассирияны ураткан өздөрүнүн алысқы ата-бабаларынан болгон Ахамениддердин салтын жана даңқын тикелешкен. Мына ушул Сасанид династиясын негиздеген жаңы перстер ошол Бахрам Чубин келип чыккан 240 атактуу уруудан башка бүт баарын қырып салышкан. Аны Батыш түрк каганы Истеминин күйөө баласынан болгон Иран шахы Хосров Ануширван өзү колдоп кубаттаган. Мына ушундан бир жыл өткөн соң Бахрам Чубин менен ошол Истеми кагандын небереси Савэнин (Шер-и Кишвар, же Янг Соух-тегин) Баророндогу

даңазалуу салгылашуусу болуп өткөн. Иран элинде «Бахрам Чубин Савэниң көкүрөгүнө жаа менен таамай атып Иранды сактап калды» деген аңыз кеп калган. Чубин деген карга дегенди түшүндүрөт. VIII к. Балхтагы гарга-пур б.а. «карғанын уруусу» деген уруудан саманиддер өздөрүн келип чыкканбыз дешет [9:90]. Л.Н.Гумилевдун жазганына караганда Иран менен Византиянын согушунда Ирандын ички ресурстары түгөнүп, Ираклийдин жеништүү кыймылына эч нерсе тоскоол болбой калган. Перс төбөлдөрү анадан ары күрөштүн үмүтсүздүгүн көрүп, 628-жылы 29-февралда төңкөрүш жасашты. Алар Хосройду тактан кулатып, өлтүрүшүп, такка анын уулу Кавад Широени отургузушту да, тынчтык келишимин түзүүнү сурашты. Буга Ираклий күтпөгөн жерден тез жана ойоң эле макул болду. Иштин чынында бул сепараттык тынчтык эле, анткени түрк-хазарлар согушту улантып жатышкан [8:200].

Зороастрдык уламыштар менен Авестада да, Фирдоусинин «Шахнамасы» менен Асади Тусинин «Гаршасп-намасында» да Турдан кийинки Афрасийабдын (Алп Эр Тондун) урпактарынанбыз деп санашкан түрк (юечжи, күшандар, эвталандар, Батыш жана Чыгыш Түрк каганаттары («он ок эли», түргөштөр, карлуктар) урууларынын ээликтери батышта ошол мурунку Перс, кийинки Иран жери, түштүк-чыгышта Кытай («хакандык Кытайдан» башка) өндүү күч-кубаттуу мамлекеттер менен ирегелеш кээде согушуп, кээде бейкүттүкта жашап келишкен. Грек, перс, согда, тажик, түрк, кытай, инди элдеринин саясий тарыхын булардын бири-бирисиз үйрөнүү эч мүмкүн эмес. «Чапанчанды жонго чапсан, көйнөкчөнгө доо кетет» дегендей бири экинчиси менен достошуп кетсе, үчүнчүсү онкосунан кеткен, же айласы куруганда кайдагы Румдан (Византия) (маселен, Иранга каршы Батыш Түрк каганаты менен Византиянын келишимдери) согуштук өнөктөштүктү издең табышы ошол мамлекеттердин геосаясатынын жемиши деп түшүнгөн он.

Ислам динин туу тутунган араб баскынчыларынан зор женилүүгө учурал эң акыркы Сасанид Йездегирд III (632-651) Орто Азиядан башпаанек издейт. Бирок эзелтеден сасаниддерге боор тартпаган Согдиананын ихшиди аны 651-ж. Мервде өлтүртөт. Ушул мезгилден баштап Ирандагы сасаниддердин династиясынын саясий тарыхтагы күнү бүтөт. Берунинин жазганына караганда Кутейба хорезм жазуусун жакшы билгендерди, байыркы уламыштарын урпактарга тараткан адамдарды жок кылдырган [10:48]. Арабдарга каршы күрөштө Иран менен Орто Азияда VI к. баш ченинде Персияда кеңири тараган сасаниддик шах Кавад I сарайына жакын болгон зороастрдык диний окуунун идеологу Маздак менен маздакизмдин таасири даана билинип турган.

А.Салдадзенин жазганына караганда араб аскерлери Согдианага бет алып, Самарканд менен Бухараны багындырган. Андан кийин арабдар Согдиана калкынын, кытайлардан колдоо алган түрктөрдүн катуу каршылыгына кабылган. 734-ж. ашиналардын урпактарынан турган Согдиананын Бухара, Самарканад, Чач жана Фергана аймагы арабдардан көз каранды эмesticке жетишкен. Бирок, көпкө эмес. Арабдар мыкаачылык менен өч альшкан. Эрекк аттуу калбай калган. Мына ошондо арабдык башкы саркер Наср ибн Сейяр Хорасанга барып перстердин жаңы аскерин топтолп келип, бут баарын согдалык аялзатына үйлөндүргөн. Ошондон тажиктер келип чыккан. Согдианадагы ашина түрктөрү халифтин аскерине каршы күрөшүн эч токтоткон эмес [9:98]. 737-749-жылдыры түрктөр Сыр-Дарыя аймагында катуу жецилген. Ошондон соң ал аймак Араб халифатынын чыгыш чек арасына айланган. 751-жылы арабдар Таласка жакын жерде кытай аскерлери менен беттешип, аларды жеңе албай койгон. Натыйжада арабдар чыгышка карай жыла албай токтогон. Арабдар Согдиананын чоңураак шаарларынын баарына өз гарнizonдорун калтырып кеткен. Ошентсе да ислам дини аерде дээрлик X кылымга чейин үстөмдүк кыла алган эмес [3: 73]. В.В.Бартолиддон төмөнкүдөй маалыматтарды алабыз: Исламды көптөгөн (200000 кожолук) түрк эли тарабынан кабыл алгандыгы; бул окуяны илекхандардын династиясынын жогорулашы же «Афрасийабдын үйү» менен байланышы жөнүндө божомолдун бар экендиги. Бир да булакта бул династия кайсы элден чыккандыгы айтЫлбайт; бардык жерде өкүмдарлар жана алардын эли жөн гана «түрк» деп аталат. Махмуд Кашгариде да бул өкүмдарлар жөн гана «хакандык падышалар» деп аталган [4: 507].

Убагында Иран шахтары Орто Азиянын түшүмгө бай жерлерин басып алып турушкан. Ошону менен бирге ортоазиялык өкүмдарлар да азыркы Ирандын территориясын ээлеп келишкендиги тарыхтан белгилүү. Маселен, Бухарадагы саманиддер династиясынын ээликтери Сыр-Дарыядан баштап Перс булунуна чейинки аймактарга жеткен. Түрк селжуктарынын мезгилинде (XI-XII к.к.) азыркы ортоазиялык жана орто чыгыштык аймакта борборлору Нишапур, Мерв, Исфахан шаарлары болгон түрк тилдүү өкүмдарлардын ээликтери болгон. 1005-ж. азыркы саманид Мунтасир шахтын өлтүрүлүшү менен Чынгызхандын чапкынына чейин Алдыңкы Азия, Иран, Кавказ, Хорасан жана Мавераннарды түрк урууларынан турган өкүмдарлар бийлеп калган. К.Г.Менгестин айтымында Иран-Туран касташуусунда эле каражанилер ирандыктардын артынан турандыктарды көчмөнгө айласыз айландырган. Мындан тышкary алар өздөрүн Афрасийабдын тukумдарыбыз дешкен. Селжуктарга да Ирандын саясий, маданий, социалдык таасири күчтүү тийген. [3:74]. Кийинки XIV к. орто ченинде монгол урууларынан турган чынгызиддердин ислам динине өтүп түрктөшүүсүнөн улам ушунчалык соң территориияда түрк уруулары кайра эле бийликтө туралык калышкан.

Бул процесс Ирандын шахы Исмаил I Мавераннахрдын ханы Шейбанини 1510-ж. өлтүрткөндөн баштап фарсы тилдүү бул региондо түрк урууларынын бийлиги дээрлик токтогонго чейин жүрүп отурган. А.Салдадзенин айтымында XV к. Алтын Ордодон Шейбани-хан алыш өткөн чагатайлар менен да, монголдор менен да аралашпаган таза түрк урууларынан (шайбанииттер, казахтар, мангыттар) турган өзбектер Тимурдун урпактарынан турган мамлекетти кыйраткан [9:138].

Адабияттар:

1. Г.А.Хидоятов. Моя родная история. Т., 1990.
2. Х.Хукхэм. Властитель семи созвездий. Ташкент, «Адолат», 1995.
3. К.Г.Менгес. Түрк элдери жана алардын тилдери. Б., 2000.
4. В.В.Бартолид. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Б., 1996.
5. И.Бичурин. Т.2.
6. И.Бичурин. Т.1.
7. Н.А.Аристов. Усуны и кыргызы или кара-кыргызы. Б., 2001.
8. Л.Н.Гумилев. Байыркы түрктөр. Б., 1999.
9. А.Салдадзе. Ибн Сина (Авиценна). Страницы великой жизни. Ташкент, 1985.
10. А.Беруни. Избранные произведения. Ташкент, 1957.

Иран-тажик жана орток түрк адабиятынын өнүгүүсүндө исламга чейинки рухий дүйнөнүн орду

Жалпы иран-тажик адабиятын толук андап-туую үчүн бул элдин басып өткөн тарыхына жана рухий жандуйнөсүнө кайрылуу зарыл. Муну зороастризм дини жана анын ыйык китебинен болгон Авестасыз үйрөнүү мүмкүн эмес. Зороастризм деген аталыш Зороастр деген аттан улам келип чыккан. Авестада Заратуштра, X к. кийинки эстеликтерде «Зардушт» деп айтылат. Бул сөздүн этимологиясын Зороастр деген сөздө «стар» («жылдыз») деген сөздүн бар экендиги менен байланыштырышат. Бүгүнкү Авеста байыркы бир чоң китептин кичине гана бөлүгү болуп саналат. Бул китең азыркы күнгө чейин бир катар алымча-кошумчаларга дуушар болуп келгендигин да эскерте кетүү туурадай. Авеста жөнүндөгү байыркы грек, армян жана араб алымдарынын жазып кеткендери, албетте, табылгыс байлык болору шексиз. Перстердин (исламга чейин фарсы, иран элдери «перс» деп аталган) Зороастрдын доорун б.з.ч. VI к. алпарышат. Е.Э.Бертелцтин пикиринче Авеста Оксустун (Аму-Даряя) жака-белдеринде б.з.ч. III к. жалаң үнсүздөрдөн турган семит шрифтинде согдалык жана бактриялык тилдерге жакын тилде жазылган [1:49]. Ушундан улам Авеста өзүнө гана мүнөздүү авеста тилинде жазылган деп тыянак чыгарууга болчудай. Орто Азияда жергиликтүү диний сыйынуулардын ордуна зороастримдин таралышы Ахамениддердин бийлигин күчтөндүргөн.

Зороастримдин мекени Армения, Мидия (Рагу, Рей) деп кээ бир булактарда айтылса, башка бир далилдөөлөр Балхты аташат. Е.Э.Бертелцтин айтымында Авеста менен Фирдоусинин «Шахнамасындағы» аталыштарды, сюжеттердеги параллелдерди өз ара салыштыруу менен Авестанын чыгыш теги чыгыш ирандык уруулардын – тажиктердин байыркы ата-бабаларынын байыркы эпосуна келип такаларын божомолдоого болот [1:35].

Турандар Фирдоусинин «Шахнамасында» ирандыктарга каршылаш, бирок алар менен теги жагынан жалпылыгы бар уруулардан болгон Фаридун шахтын уулу Турандын урпактары болуп саналышат. Авестанын башкы каарманы жакшылыктын кудай-тааласы Ахура Мазда кийинки

ортоперстик жана дари тилдеринде Ормузд деген ат алган. Платондун жолун жолдоочу, Пифагордун өмүр баянын жазган Порфирий «Ормузд дени да, көкүрөгү менен да чындыктын өзү» деп жазган. Күн Ахура Мазданын көзү, ал эми асман жылдыздардан тигилген анын кийими деп айтылат. Анын Атар (от) аттуу уулу да болгон. Аялдары булуттардан жааган жамгырлар, ал эми жашаган орду чексиз көк асман саналган. Ахура Мазда «Акыл-эстин өкүмдары» деген түшүнүктүү туяңткан. Авестада «ыйык рух» (спента маню) саналган Ахура Маздага тескери каарман катары Ангра Маню («жамандыктын руху») чыгат. Ангра Маню (кийинки аталышы Ахриман) жырткыч жаныбарларды, жыландарды, кескелдириктерди жаратат.

Зороастризмге дуализм мүнөздүү: ак жана кара темасы башка эч бир динде мынчалык өнүккөн эмес. Плутархтын айтымында зороастрлар жыйырма төрт язаттарга («ыйыктар» маанисинде) сыйынышкан. Ал эми Авестада жүздөгөн язаттар жөнүндө айтылат. Авестада рухий язаттардын башында Ахура Мазда, ал эми пенделик язаттарды Заратуштра башкарған. Ахура Маздадан кийин Атар (от), андан кийин Ап (суу), Анахит (Нахид) - жердин түшүмдүүлүгүн камсыздоочу асмандағы дарыя, Апам Напат – суунун баласы, Хвар Хшайта (Күн), Тиштря (Сириус жылдызы), Митра – жарыктын, чындыктын, чынчылдыктын қудайы, Вртрага (Бахрам) – чагылгандын қудайы турган.

Ахура Мазда башында турган жакшылыктын периштелерине Ангра Маню (Ахриман) («кысмакка алуучу») жетектеген жамандыктын ибилистери каршы турган. Анын жакындашы менен адамдардын жүрөктөрү қысылып, маанайы чөккөн. Ангра Манюнун күч-кубаты эбегейсиз, бирок Ахура Маздага ачык каршылашуудан тайсалдаган. Ангра Манюнун кара күчтөрү дайва (дэва) деп аталған ибилистерден турган. Ибилистердин саны эсепсиз көп болгон. Ахримандык күчтөр Ахура Мазданын периштелерине туптуура карама-каршы келген иштерди жүргүзүүгө масташкан. Маселен, Воху Манага («ак тилек ой») Ака Мана («жамандык ой»), Хаурвататуга («ден соолук») каршы Таурви («оору-сыркоо»), Амртатуга («өмүр») Зарик («өлүм») карама-каршы турган. Булардан азыраак күчкө эгедер төмөнкүдөй ибилистер өздөрүнүн жамандыктарын адамдарга каршы жумашшкан: Айшсма (Асмодей) «зордук-зомбулук», Араска («көрөалбастық»), Уда («тантырактық»), Акаташ («орунсуз бир нерсеге кызыгуу»), Бушянста («жалкоолук»), Пуш («зыкымдык»), Змака («сууктун азабы») ж.б. Жамандыктын ибилистеринин катарына айдай сулуу аялдардын образындағы парика (пари-пери) да кирген. Ахура Мазда жоош момун жаныбарларды жаратса, Ангра Манюдан ажыдаар, кескелдирик, жылан сындуу нерселер пайда болгон. Бөрү ахриманчыларга кызмат кылса, ит маздаистерге кызмат өтөгөн. Планеталар Ахримандын, ал эми жылдыздар Ахура Мазданын ойлоп тапкандары болуп саналышат.

Ахура Мазда күч-кубаттуу да, көрөгөч да кудай-таала болгондуктан жердеги жашоону он эки миң жыл ичи деп аныктайт. Биринчи үч миң жылда ал рухий дүйнөнү жаратат. Андан соң Ангра Маню пайда болот. Ахура Мазда ага тынчтыкта жашоону сунуш кылат, бирок муну Ангра Маню четке кагат. Ошондо Ахура Мазда тогуз миң жылдык согушту сунуш этет. Көрөгөч Ахура Мазда карышлашынын тагдырын алдын ала билген, ал эми Ангра Маню муну билген эмес да макулдугун берет. Натыйжада Ахура Мазда аны Ахуна Варянын дубасы менен түбөлүк караңгылыкка айдап киргизет.

Ахура Мазда кийинки үч миң жылдыкта материалдык дүйнөнү: алгач көк асманды, анан сууну, жерди, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн, акырында адамды жаратат. Ушул эле мезгилде Ангра Маню өзүнүн жамандык ибилистерин пайда кылат. Үчүнчү миң жылдыкта Ангра Маню жана анын тарабындагылар Ахура Мазданын жарык дүйнөсүнө кирип келишет. Ахримандын Ажи аттуу жыланы биринчи адам - Гайомартты жана анын ишенимдүү жандоочусу буканы өлтүрөт. Бирок Гайомарттан көптөгөн адамдар таралып, жоош момун жандыктыр да көбөйүп кеткен болот. Жакшылыктын күчтөрү жамандыктын күчтөрү менен өтө ырайымсыз согушуулардан кийин аларды кайра жердин түпкүрүнө айдап киришет. Төртүнчү миң жылдыкта Заратуштра жаралат жана ал жарыялаган дин бекемделет. Тура Братаравахш Заратуштраны өлтүрөт, бирок анын өлүмүнөн соң артында динаятчылардын, аскерий адамдардын жана дыйкандардын катмарларын жараткан үч уулу калат. Жер иштеткен дыйкандар колдоого алынган, бирок бийликтө динаятчылар менен аскерий адамдар болушу керек деп айтылган. Дыйкандар бу дүйнөдө баш көтөрбөй иштеп, аркы дүйнөдө гана бейишке барат делген. Он эки миң жылдан кийин жакшылык менен жамандыктын акыркы кармашуусу болот да, Ахура Мазданын тарапкерлеринин толук жеңиши менен аяктайт. Өлгөндөр кайра тирилет, түбөлүк бейкуттукта жашоо доору башталат. Авестада эң биринчи акыл-эс катары Зрван Акаран («чексиз убакыт»), ал эми Ахура Мазда менен Ангра Маню ушул башаттан жаралган бир тууган эгиздерден болушат.

Зороастрдык салт боюнча гаттар («ыр ырдоо») Авестанын эң байыркы жана ыйык бөлүгү болуп саналат. Муну Заратуштра өзү жазган деп айтылат. Ошондой бир гатта айласы кеткен бир адамдын кудай-таалага жалынычы берилет:

Кайсы жерге барып мен корголоюн, кайда барып корголоюн?
Мени жердештеримден, уруулаштарымдан айдап жатышат,
Мага уруулук жамаатымдын да,
Друждарга сыйынган өлкө башчыларынын да көзү түз эмес.
Кантип мен сенин мээримиңе кабылайын, oo Мазда Ахура?
Билемин мен, неликтен, oo Мазда жолум болбой жатат:

Менин мал-салым да, адамдарым да аз гана.
Мен ый чыгарам алдында, карачы бир, Ахура,
Жардам эт, дос доско жардам бергендей!
Ашу менен мени үйрөт, изгилик ой-ниетти алуу үчүн! [1:53].

Авестанын яшта («даңазалоо») деп аталган бөлүгү кайсыдыр-бир рухту даңазалоочу өзүнчө бир гимндерден турат. Рухтар өтө көп болгон. Яшталар саналуу гана рухтарга арналган. Алар Ахура Мазда, амшаспанддар, Аша Вахиште, Хауватату, Ардвисур Анахита, Хвар Хшайт (Күн), Ай, Тиштря (Сириус), Драваспа (Бука), Митра, Сраош, Рашна, фраваши, Вртрагна, Вайа, Разишка Чишта, аша, арийлик фарра, кеяниддик фарра, Хаом, Ваната – баары жыйырма бир болгон.

Ошондой бир яшталардын бириnde төмөнкүчө айтылат:

Ахура Маздага таандык болгондорго,
Молчулукту, изгилиkti, сулуулукту,
Тездикти, чечкиндүүлүктү, жарык нурду,
Мазда өзү жасап жараткан.
Кемтиксиз сонун бир дүйнө жаралган эле,
Карыбас да, өлбөс да,
Түлөбөс да, чирибес да,
Түбөлүк тиryү, түбөлүккө гүлдөгөн.
Өлгөндөр кайра тирилди,
Түбөлүккө тиryүлүктүн доору келди [1:55].

Авестадагы Хаошянх, Тахма Урупи, Йима Хшайта, Сяваршан, Кавата, Кава Хаосрава өндүү каармандар Фирдоусинин «Шах-намасында» Хушанг, Тахмурас, Жамшид, Сиявуш, Кай-Кубад, Кай-Хосров деп аталган персонаждар болуп катышат. Авестада Франрясян – туранны Афрасийаб (Алп Эр Тон) жөнүндөгү эпизоддорго бай. Авеста б.з.ч. VI к. пайда болсо, анда уламыштарда түрк элдеринин башаты катары саналган Алп Эр Тондун бу дүйнөгө жаралганына эки миң алты жүз жылдан ары кетет. Афрасийаб менен Сиявуш жөнүндөгү уламыштар Чыгыштын байыркы уламыштарынын ыйык казынасы болуп саналат. Афрасийаб жөнүндөгү уламыш турлар жөнүндөгү бириңчи эскерүү. Беруни боюнча Сиявуштун доору б.з.ч. 1292-жылдан башталат. Ал эми Фирдоуси «Афрасиаб падышалардын эң алгачкы Адилет династиясынын негиздөөчүсү» деген.

Хурда Авеста (Кичи Авеста) Авестанын бир бөлүгү катары карапат. Бул китеп Авестанын шрифтinde үндүү тыбыштырдын толук катышуусу менен кийинки парсик тилинде жазылган. Уламыштарга караганда бул Хурда Авеста Сасанид Шапур II (309-379) мезгилиинде жаралган. Кичи

Авеста зороастрдык эреже-мыйзамдарды ыйык тутунган адамдарга арналган.

Авестага бүгүнкү күндө тарыхый, маданий жана адабий баалуулугу зор эмгек катары кароого болот. Авестанын байыркы башатын фолңклор жана байыркы эпикалык уламыштар түзгөн. Анын эпикалык бөлүктөрү силлабикалык метрдеги ыр формасында жазылган. Элдик оозеки чыгармалардын (анын ичинде түрк элдеринин) дээрлик баары силлабикалык метрде айтылып келингендиги маалым.

Авеста Александр Македонскийдин маалында, андан кийинки Селевкиддердин жана Кушандардын мезгилиnde да бир бүтүн китеп абалында болбогон. Ал Парфяндардын доорунда гана мүмкүн болгон. Бул иш Сасаниддердин мезгилиnde улантылган. Авестанын тилин саналуу гана илимпоздор түшүнүп окуган. Ошондуктан аны парсик тилине которуюу зарылдыгы келип чыккан. Муну Хосров I (531-578) учурунда ишке ашырышкан.

Орто кылымдык иран-тажик жана орток түрк поэзиясынын өнүгүү тенденциясы

Орто Азияда араб эзүүсүнөн куттуууга болгон аракеттер ырайымсыздык менен басылып турган. IX к. башында гана халиф Харун ар-Рашиддин дүйнөдөн кайтышы менен анын уулдарынын ортосундагы так талашуудан улам Халифаттын алсырашынан пайдаланып жергилиттүү төбөлдөр кайрадан көз каранды эместиикке жетише баштаган. Орто Азиядагы жана Хорасандагы эң алгачкы көз каранды эместиикке жетишкен тахириддер династиясы (821-873) өздөрүнүн ээлигинде исламды чындалган, араб тилинин жайылтылышын жана аны адабий тил катары бекем орун алышын ар тарааптан колдошкон.

Тахириддерден кийинки сафарииддер династиясынын (873-903) хансарайында араб адабиятынан оолактоо башталганы менен анын жергилиттүү тилдерди толук колдоого чамасы жеткен эмес. Араб тилин толук сүрүп, анын ордуна чыгыш ирандык тилдерди көнүри колдонуу саманиддердин (874-999) тушунда гана мүмкүн болгон. Тахириддерден өзгөчөлөнүп саманиддер эски маданий салттарды кайра жандантпай туруп мамлекеттин бекем эгемендүүлүгүнө жетишүүгө мүмкүн эместиигин түшүнүшкөн. Бирок ислам дини калктын калың катмарына терең сицип калган мезгил болгондуктан саманиддер жана аларды жактоочулар араб тилиндеги адабий чыгармачылыкка тоскоолдук кылышкан эмес. Ошону менен бирге зороастрлизди ачык эле көкөлөттүү, эски маданий салттарга

кайра кайтуу, көпчүлүк калк пайдаланган тилде чыгарма жаратуу колдоого алынган. Бул дари тили болгон да, ал азыркы Афганистандын чыгыш чегинен Мерв оазистерине жана Сыр-Дарыянын жээктөрийн Хорасандын түштүк чектөрийн чейин жайылтылган [1:109-110].

Дари тилиндө адабияттын аябагандай гүлдөп өсүшү бул чөлкөмдө анын адабий тил катары колдонулушуна алып келген жана Ирандагы орто фарсы (пехлеви) тилин адабий чөйрөдөн сүрүп чыгарган. Адабий тил катары дари көп мезгилдер ичи жашап келген жана кийинчөрөк гана Орто Азияда тажик адабий тилине, Иранда фарсы адабий тилине орун бошоткон. Араб поэзиясы чектелүү чөйрөдө акындардын, аалымдардын жана дин таануучулардын үлүшүнө туура келген. Илим жана дин таануу тармагында жападан жалгыз араб тили гана үстөмдүк кылган.

XI к. башында саманиддердин эң азыркы өкүмдары Мунтасир Самани каза табат. Бир кездеги кубаттуу саманиддердин династиясынын ордуна эми Чыгыш Түркстан, Жети-Суу, Шаш, Фергана, Согданы камтыган караханиддердин жана түндүк Индиядан Каспий деңизинин түштүк жээктөрийн чейинки аймакты ээлеген газневиддердин бийлиги орногон. Бул эки ээликте тең саманиддердин доорунда адабий тил катары гүлдөп өскөн дари өзүнүн өнүгүүсүн уланта берген. Ошол кездеги караханид ээлигиндеги адабияттын өнүгүшү жөнүндөгү маалыматтар бизге өтө аз санда жетип келген. Газневиддер теги боюнча түрк урууларынын бирине тиешелүү болгон. Согуштук бийлик түрк бектерине тиешелүү болгону менен гражданык бийлик жана мамлекеттик иш кагаздары дагы эле ирандыктардын колунда турган. Ошондуктан дари мамлекеттик тил катары жалпыга бирдей адабий тилдин милдетин аткара берген. Газневиддер мезгилиндеги акындардын чыгармалары саманиддер чөйрөсүндөгү акындардын чыгармаларына караганда бир топ көп сакталып калган. Газневид чөйрөсүнүн акындарынын чыгармачылыгы негизинен хансарай поэзиясына таандык болуп, бул поэзиянын жанры негизинен касыйда болуп келген.

Ал кездеги эң мыкты деп эсептелген акындардын дээрлик бардыгы элдик чыгармачылыктын үлгүлөрүнө кайрылышкан. Газневиддер менен байланыштагы акындар чыгармачылыгынан эки топту ажыратууга болот: биринчи топко Рудаки жана анын мектебинин салтын улантуучулар кирсе, кийинки газневиддик акындар экинчи топту түзгөн. Экинчи топтогу акындардын чыгармачылыгы учун форманы өтө эле татаалдаштырып жиберүү, тематиканы жөнөкөйлөштүрүү, негизги мотивдерди бир нукка салуу жана суфийлик мотивдердин жаралышы мүнөздүү болгон. Бул мезгилде поэзияда элдик ырлардын духу менен жакындашууга умутулуу, рубай жанрына кызыгуу жана башкаруу төбөлдөрүн сынга алуу орун алган. Алар негизинен шаардык кол өнөрчүлөрдүн, майда соодагерлердин жана жакырданган дин кызматкерлеринин көз карашын чагылдырган.

Ээлиги Мавераннахр, Туркстан, Жети-Сууга тараган караханиддердин доорунда адабият жана поэзия гүлдөп өскөндүгү маалым. Ошол кездеги газневид сарайынын ақыны Низами Арузи караханиддер өлкөсүндөгү абал жөнүндө төмөнкүлөрдү баяндайт: Хызрхан ибн Ибрахимдин мезгилиnde караханиддердин урпактарынын мамлекети аябагандай гүлдөп өскөн; ал эң сонун башкарылган жана мурда болуп көрбөгөндөй күч-кубатка ээ болгон. Ал падыша өзү ақылман болгон, Мавераннахрды жана Түркстанды ишенимдүү башкарған; Хорасан тараптан ага толук бейкүттүк түзүлгөн жана ал достук жана туугандық, ошондой эле келишимдер жана макулдашуулар аркылуу камсыздылган. Ал ақындарды өтө урматтап сыйлаган, ага эмир Амйак, устаз Рашиди, Нажжар Сагаржи, Али Баниди, Писар-и Даргуш, Писар-и Исфариини жана Али Сипихри кызмат кылышкан. Алар чоң сый жана урматка ээ болушкан. Эмир Амйак «эмирлердин ақыны» катары бул династиядан өтө көп энчиге ээ болгон жана аябагандай зор байлыкка жетишкен. Шахтын кабыл алууларында чоң урматка ээ болгон жана башка ақындар ага кызмат кылууга мажбур болушкан. Ал эми устаз Рашиди жаш болсо да, поэзия жаатында мыкты болгон. Падышанын көңүлүнө төп келген ырларды жазып жүрүп «акындардын саиди» титулuna жеткен [1:290-306].

Албетте, Низами Арузинин (XII к.) бул маалыматынан караханиддердин ақылмандарга, ақындарга жана жалпы эле илим-билимге ээ жарандарына мамилесин түшүнүүгө болот. Низами Арузи аты аталган ақындардан тышкары жалпы эле карханиддер династиясынын ақындарынын ысымдарын келтирит. Бул караханиддердин үй-бүлөсүнө тиешелүү шахтардын аты-жөнү Лулуи, Гулаби, Амаку Бухари, Рашиди Самаркан迪, Нажжар Сагаржи, Али Баниди, Али Сипихри, Жаухри жана Али Шатранжи өндүү ақындардын эмгегинен улам белгилүү болгон.

Бизге жеткен маалыматтар боюнча караханиддердин диванында административдик иште чоң тажрыйба топтогон жергилиткүү феодалдардан турган иш билгилер кызмат өтөп келишкен жана аларды көчмөндөр аристократиясынын өкүлдөрүнүн алмаштыруу процесси өтө эле жай жүрүп отурган. Каражаниддердин тушунда да ортоазиялык мусулман динаятынын орду эбегейсиз зор болгондугуунан шек саноого болбийт. Низами Арузи атап өткөн ақындардын көпчүлүгүнүн чыгармалары бүгүнкү күнгө чейин жетпей калган. Ошентсе да ысымы аталган ақындардын кээ бирлеринин эмгектери бүгүнкү күнгө аз санда гана жетип келгени менен чоң кызыгууну туудурат [2:134-136].

Орто қылымдык иран-тажик жана түрк поэзиясынын негизги жанрлары жана салттык поэтикалык ыкмалары

Түрк-сулжуктарынын бийлигинин тушундагы (XI-XII к.к.) адабият жана поэзиянын таасири Жакынды жана Ортоңку Чыгышка чейин тараган. Сыр-Дарыядан Перс болуна чейин ээликке эгедер болгон сулжуктардын мамлекетинде мамлекеттик жана адабий тил болуп дагы эле фарсы-дари колдонулган. Бул тилдин көнири жайылышина шарт түзгөн түрк-сулжуктар көпчүлүк калк массасын түрктөштүрүүнү төздөтишкен жана түрк урууларынын тилин адабий тил катары колдонууга да аракеттенишкен.

Эгерде саманиддер менен газневиддер доорунан негизинен хансарайлык поэзия мураска калса, сулжуктар мезгилиндеги поэзияга суфийлик философиялык поэзия, дидактикалык эпостор жана диний-философиялык исмаилиттик адабияттын чыгармалары мүнөздүү болгон. Ошол мезгилдеги газневиддик чөйрөдөгү акындардын чыгармалары сарайлык поэзиянын үлгүсү катары эсептелинген. Бирок газневиддик касыйдалардын тематикасынын чектелген мүнөзү (жасалма сүйүү лирикасы, мактоо, даңазалоо) сулжук сарайнdagы акындарды алымсындырган эмес да, алар поэзиянын тематикасын кеңейтүүгө аракеттенишкен.

Сулжуктар чөйрөсүндөгү акындарга сарайдык поэзияга кандайдыр бир жаңычылдык киргизүүгө кыйын болгон. Анткени сарайдык расмий акындардын кызматтык абалы соң салтанаттарга арнап параддык касыйдаларды жазууга милдеттендирген. Газневиддик акындар үчүн поэзиянын тематикасы өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн түгөткөндөй туулган. Махабатты даңазалаган улуу Рудакинин насибдеринен соң бул темада жазууга болбой калды деп Унсури кыжаалаттанат. Табияттын көрүнүштөрүн сүрөттөө да модадан калып бараткандай көрүнөт. Бул сүрөттөөлөр негизинен исламга чейинки зороастрийлик доор менен тыгыз байланышта болгон. Исламдык бийлик төбөлдөрүнүн түздөн-түз кийлигишүүсүнөн улам жашн-и сада жана михрган өндүү байыркы чыгыш майрамдарына тыюу салынып отуруп бир гана нооруз калган. Ошондуктан сулжук акындары жаңыча, салтуулукка жатпаган жолдордун, ыкмалардын үстүндө изденишкен.

Чыгыш элдеринин (араб, фарсы, түрк) поэзиясынын бүгүнкү күнгө жеткен адабий чыгармалары негизинен эпикалык жана лирикалык багытта өнүгүп келгендиги байкалат. Эпикалык поэзияга философиялык, дидактикалык, романтикалык – сүйүү, баатырдык жана философиялык мазмундагы дастандар кирген. Лирикалык поэзиянын негизги жанрлары болуп газел, мустазод, мусаммат, масневи, касыйда, наама, мунозара, мухаммас, марсийа, мисал, кития, рубай ж.б. эсептелген.

Е.Э.Бертельстин пикиринче араб квантитативдик метрикасынан болгон аруздан жергилиттүү (фарсы, түрк) поэзияга келип киришүсү – бул талашсыз факты. Муну ал арабдарга чейинки ирандык түрдүү тилдердин поэзияларынан сакталып калган үзүндүлөрдүн баары силлабикалык

принцип менен жазылғандыгын далил катары келтириет. Анткени, дари тилинин узун жана кыска үндүүлөрдү даана ажыратуучу касиетке ээ фонетикасы болгон. Ошондуктан силлабикадан квантитативдик метрикага өтүү жөнөл жүргөн. Дари тилинин аруу арабдык аруздан айырмаланып турғандыгын ошол кездеги орто кылымдык чыгыш лингвисттери да белгилешкен. Дари арузунда ыр саптарындагы муундар дайыма бирдей сакталып турган метрикалык формаларга басым жасалган. Мындай көрүнүш өзгөчө арабдарга таптакыр белгисиз болгон эпикалык поэзиядан апачык көрүнөт. Ортоазиялык эртеги эпикалык поэзиянын эң сүйүктүү метрикасынан болгон мутакариб менен хазаджда квантитативдик принцип сакталган. Ошону менен бирге бул метрлер өзгөрүүсүз бир калыптагы он бир муундан гана турган. Канткен ченде да ортоазиялык жана ирандык аруз арабдык аруз системасынын таасири астында пайда болгон деп айтууга болот. Ортоазиялык жана ирандык элдердин поэтикасы араб поэтикасынан ырдын уйкаштуулугун так жана терең берүүгө умтулган рифмалуулугу (уйкаштуулугу) менен өзгөчөлөнүп турган. Ыр саптарынын метрикалык ыр түзүлүшү – ыр сабындагы кыска жана узун муундардын бирдей санда ырааттуу кайталанышына негизделген ыр түзүлүшү. Бул ыр түзүлүшү эзелки доордо поэзия менен музыка алигече толук бөлүнө электе пайда болуп, көбүнчө узун жана кыска муундар маани ажыратуучу касиетке ээ болгон тилдерде (мисалы, араб тили) тараган. Метрикалык ыр түзүлүшүнө эзелки ыр түзүлүшү жана Чыгыш элдериндеги аруз ыр системасы кирет.

Аруз түрк тилдеринде сүйлөгөн калкташтын классикалык поэзиясында, ошондой эле араб, фарсы адабиятында тараган ыр түзүлүшү экендиги маалым. Мында ырлар узун жана кыска муундардын кезектешип алмашуусуна, ошондой эле ыр сабындагы муундардын сапатына жана чен-өлчөмүнө негизделет. Юсуф Баласагунин «Кутадгу билиги» аруз ыр формасында жазылган эң алгачкы түрк тилдеридеги чыгарма. Орто кылымдарда түрк поэзиясында пайда болуп өркүндөгөн бул система араб-фарсы адабиятынын кийинки өсүшүнө зор таасирин тийгизген. Ар элде өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ болуп «араб арузу», «фарсы арузу», «түрк арузу» деп жиктелүүгө жеткен. Аруз ыр системасы Жусуп Хасс-хажибен бир нече кылым кийин жашап өткөн Жами, Навои, Махтумкули ж.б. классиктердин ыр жазуу формасына айланган.

Орто кылымдык фарси-дари жана түрк поэзиясында диванында жанрлардын төмөнкүдөй ырааттуулугу катуу сакталган: касыйда, газел, марсийа, кытыйа, рубай ж.б. Жанрлардын ичиндеги ырлар алфавит боюнча жайгаштырылган. Фарсы, түрк элдеринин поэзиясында көрүнүктүү акындардын баары өздөрүнүн диванын жазууга аракеттенишкен. Мисалы, белгилүү фарсы акыны Фаррухинин бүгүнкү күнгө жетип келген диванында эки жүз он үч касыйда, жыйырма сөгиз газел, отуз үч рубай жана төрт кытыйа болгон. Ал эми Алишер Навои «Чар диван» түрмөгүн

түзгөн. Ошол төрт дивандын ар бирине өзүнчө ат берип, бүтүндөй чыгармачылыгын ушул дивандарында чагылдырган.

Касыйданын арабдардан келгендигинен күмөн саноого болбайт. Касыйдалардагы рифмалардын (уйкаштыктардын) арабдык башаты бар деп ойлоого да болот. Ода перстик парфян жана сасаниддик өкүмдарлардын сарайларында болуп келгендиги белгилүү. Ал эми ортоазиялык байыркы газелдер касыйдадан бөлүнүп чыккан сүйүү насибдери болуп саналат деген да божомолдор бар. Бирок бул чындыкка анча коошпойт. Эгерде араб поэзиясында чакан көлөмдөгү лирикалык формалар Омейяддардын (661-749) соңку мезгилинде гана пайда болгондугун эске алсак эле араб поэзиясында ортоазиялык таасирдин сөзсүз болгондугунан күмөн саноого болбайт. Ошондой эле арабдарга чейин Орто Азияда жана Иранда сүйүү ырлары болбогон деп ойлоого да такыр мүмкүн эмес.

Араб халифатынын таасириinin Орто Азияда жана Иранда солгундай башташы менен (такиридер доору (821-873)) жергиликтүү акындардын өз эли-жеринин байыркы маданиятына, адабиятына болгон кызыгуусу күчөгөн. Алар элдик чыгармачылыктын үлгүлөрүн эл оозунан жыйнай башташкан. Мисалы, Мервден чыккан Абу-л-Фазл ас-Суккари деген араб поэзиясина таптакыр мүнөздүү эмес жупташкан рифмадагы (уйкаштыктагы) – муздавадж ыр формасын колдонуу менен бир катар байыркы макал-лакаптарды араб тилине ыр турунде так которуп берген [1:104].

XI-XII к.к. ортоазиялык жана ирандык поэзияны иликеп талдоо газел менен рубаинин өсүп-өнүккөндүгүн айгинелейт. Газел мурун касыйданын бир насиби катары каралып келсе, эми өзүнчө жанр катары кирип калган. Рубай дагы эле башаты катары өзүнө оозеки элдик чыгармачылыктан жаңы демөөр алууну уланткан. [2: 171-174].

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
2. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.

Орто кылымдык иран-тажик жана орто түрк илим-билиминин жана поэзиясынын Чыгыш жана Батыш маданий-маалыматтык дүйнөсүндөгү интегративдик орду

Айтылуу Рудакини тажик же тажиктердин муурнук муундарынын урпактарынан деп аташат, бирок ирандыктар аны орто кылымдык фарсы адабиятынын патриархы катары таанышат. Ал-Хорезми, Рудаки, Фирдоуси, Беруни, Ибн Сина, Унсури, Фаррухи, Минучихри, Насир Хосров, Гургани, Муиззи, Али Шатранджи, Асади Туси, Санай, Сузани Самарканди, Омар Хайям, Руми, Саади, Худжанди, Жами – баары ирандыктар менен тажиктердин ортоқ жаарандары катары каралышат.

Мавераннахдык Ибн Синанын (980-1037) илимий эмгектери араб тилинде жарык көргөн. Анын «Даниш-нама-айи Алайи» («Даанышмандыктын китеби») гана өзүнүн дари эне тилинде жазылган. Бул эмгекте эне тилинде биринчи жолу илимий терминология пайданылгандыктан перс-тажик адабиятын жана тилин үйрөнүүдө зор пайдасы тийген. Ибн Сина ыр да жазган. Дари тилинде жазылган рубаисинин бир тексти Хамадандагы эстелигинде чегилген. Бирок бул тексттин колжазмасы табылган эмес. Анын «Айийна» аттуу касыйдасы көпчүлүккө белгилүү болгон.

Ибн Синанын замандашы Абу Райхан Беруни (973-1046) хорезм тили эне тили болгону менен илимий эмгектерин араб тилинде гана жараткан. Ал кээ бир эмгектерин дари тилинде да жазган болушу мүмкүн. Берунинин поэзиясы тууралуу маалыматтар жокко эсе. Ортоазиялык математик жана астроном Мухаммад Хорезминин (780-850) «ал-жабр» деген термининен Европада «алгебра» деген сөз пайда болгон. Аалым 827-ж. Сириянын чөлдүү талаасында меридиандын догоосун жана планетанын өлчөмүн эсептеп чыккан. Анын астрономиялык таблицасын Данте менен Леонардо да Винчи үйрөнгөн. Араб дүйнөсүн индиялык эсептин ондук системасы менен тааныштырган. Математика салтын Хорезмиден кийин Ибн Ирак, андан ошол Беруни уланткан [1:80].

Ибн Сина менен Беруни бири-бири менен илимий маселелер боюнча суроо-жооп каттарын алышып турушкан. Беруни Ибн Синага Аристотелдин «Асман жөнүндөгүсүнө» он суроо, ал эми Ибн Синанын «Физикасы жөнүндө» сөз суроо менен кайрылган экен. Бул улуу эки инсан мейкиндик, кыймыл, дүйнөнүн түзүлүшү, асман телолорунун формалары, боштук, нерселердин өзгөрмөлүүлүгү, бөтөн дүйнөдөгү жашоо, атомдордун бөлүнүшү өндүү маселелер жөнүндө жазуу жүзүндө талкуу жүргүзүшкөн. Птоломейдин бир жарым мин жыл өзгөрүлбөй сакталып келген геоцентризми Джордано Бруно, Галилей, Коперникке чейин ушул Беруни тарабынан биринчи жолу сын көз менен каралып

түзөтүүлөргө кириптер болгон. Бул иран-тажик дүйнөсүнүн белгилүү инсандарынын баары Иран, Хорасан жана Мавераннахр чөлкөмүндө жашап өтүшкөн.

Булардан кийинки катарда турган белгилүү илимпоздор жана ақындар да бүт фарсы тилдүү элдердин жалпы инсандары болуп саналышат. Тарых жана адабият мектеп программаларында жана окуу китептеринде туулуп өскөн, жашап өткөн жерине карабастан ортоқ иран-тажик инсандары катары үйрөнүлөт. Анткени, буларды бир топко бириктируүчү этникалык, тилдик, тарыхый, географиялык, маданий, адабий жалпылыктары болгон.

Орто кылымдык түрк дүйнөсү белгилүү атуулдар Жайсаң ырчы, Ал-Фараби, Коркут Ата, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Ходжа Ахмад Ясави, Адиг Ахмад Югнаки, Низами Гянжеви, Кет Бука Найманлы, Эмир Хосров Дехлеви, Токтогул ырчы, Толубай сынчы, Кутб Хорезми, Асан Кайғы, Улугбек, Али Күшчү Самарканди, Лутфи, Атаи, Навои, Бабурду туулуп, жашап өткөн жерине карабай жалпы ортоқ түрк коомдук-саясий жана тарыхый-маданий маалыматтык мейкиндикте жашап өтүшкөн ортоқ түрк жарандары катары караган. Түрк дүйнөсүнүн бул атактуу инсандары Хорасан менен Мавераннахрдан тышкary Аравия, Индия, Борбордук Азияда жашап, чыгармачылыктын үстүндө эмгектенип келишкен. Бирок булардын баары өздөрүн түрк деп аташкан. Бул процесс XVI к. чейин калыбынан жазбай өнүгүп отурган.

Орто түрк инсаны Махмуд Кашгар-Барскани, албетте, өзүнөн мурунку ал-Фаабинин, Берунинин, Ибн Синанын илимий трактаттарын өздөштүрүп чыккан деп ишеним артууга болот. Мындан тышкary Багдаддагы Низамия медресесиндеги илимий эмгектерге өтө бай китепканада грек илимпоздорунун котормолорун, араб аалымдарынын эмгектери менен да таанышып чыгууга үлгүргөн болуш керек. Анын «Девони лугати ат-түрк» (1077) аттуу эмгеги боюнча И.Стеблеванын «Дивандын» өзгөчөлүктөрүнүн бири кыргыз, кыпчак, карлук, огуз, уйгур, чигил сыйктуу өз алдынча түркий этносторду «уруу», «урук» термини менен белгилешкенде турат. Себеби Махмуд Кашгаринин жана башка мусулман аалымдарынын басымдуу бөлүгүнүн түшүнүгүндө араб, перс, кытай, урум (византиялык гректер), франк (кресттүүлөр жортуулуна катышкан француз ж.б. европалык калктар), саклаб (славяндар) сыйктуу түрктөр да көптөгөн урууларга жиктелген бирдиктүү «түрк эли» катары эсептелген» деп жазганына толук кошулууга болот [2:435]. Мына ошондуктан да ал-Фараби, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Адиг Ахмад Югнаки, Ахмад Ясави, Токтогул ырчы, Асан Кайғы, Лутфи, Алишер Навои, Бабурдун эмгектеринде жалпы бирдиктүү түрк эли, түрк тили, түрк поэзиясы жөнүндө сөз журөт. Кээ бир түрк уруулары жөнүндө сөз болгондо өзүнчө бир элдин эмес жалпы түрк элинин бир уруусунун өкүлү түшүнүгүндө келтирилген. Маселен, ал-Фараби, Махмуд Кашгари, Эмир Хосров Дехлеви, Али Күшчү Самарканди түрк этникалык чөйрөдөн

тышкаркы аймактарда (Сирия, Ирак, Индия, Иран, Кытай ж.б.) өздөрүн «түрк» деп аташкан жана башка элдер да буларды түрк элиниң өкүлү деп карашкан. Ал эми түрк этникалык тар чөйрөдө зарылдыгына жараша, масален, Мавераннахрда, Чыгыш Түркстанда, Хорасанда, Жети-Сууда өздөрүнүн аттарына кыпчак, түркмөн, уйгур, барлас, кыргыз, казак, мөгөл, найман, өзбек ж.б. уруулук атальштарын кошо айтып келишкен. Мындай көрүнүш «Бабур-намада» өзгөчө байкалып турат.

Ушундай эле тенденция фарсы-тажик поэзиясынын өкүлдөрүнүн чыгармаларында кездешет: кыргыз, казак, кыпчак, уйгур, өзбөк, түркмөн, кара-калпак деген өз алдынча элдерди дәэрлик жолуктурууга мүмкүн эмес, бир гана «түрк» (кәэде «огуз», «кыпчак») деген этникалык түшүнүк колдонулгандыгына күбө болобуз. Түрк элдериндеги ушундай полиэтникалык интеграциялык негиз өткөн кылымдын башына чейин (1922) жашап келгенди маалым. Буга чейин Орто Азия чөлкөмүндө титулдуу бир улуттук негиздеги мамлекетти жолуктурууга мүмкүн эмес. Кийинки Бухара эмиратында, Хива жана Кокон хандыктарында да улуттук жиктелүүлөргө жол берилбекендигине күбө болобуз. Бул региондо «Кутадгу билигдин», «Хибатул ал-хакаиктин», «Махабат-наманын», «Хосров менен Шириндин» ж.б. түрк тилиндеги чыгармалардын адабий тилдик ролун эске алуу менен бирге негизинен мамлекеттик жана адабий тилдин ролун фарси аткарып келсе, XV к. баштап түрк тилдүү элдер үчүн чагатай тили жалпы ортот расмий жана адабий тилге айланган жана XX к. улуттук республикаларга бөлүнгөнгө чейин өз функциясын аткарып келген.

Орто түрк инсандары ал-Фараби (870-950) менен Махмуд Кашгари (1029-1127-ж.ж.) ортоазиялык чөлкөмдөн Иран, Алдыңкы Азияны аралап өтүп, Иракка, Сирияга чейин барып изилдөөлөрүн жүргүзүшкөн. Албетте, алардын фарси, дари жана араб тилдерин билүүсү эң негизги шарт болгон. Ушундан улам Хорасан жана Мавераннахр чөлкөмүндөгү орто кылымдык интеллектуалдуу инсан үчүн өз эне тилинен башка фарси-дарини жана араб тилдерин билүүсү зарыл болгондугу анык. Атактуу ортот түрк инсандары Юсуф Баласагуни, Ходжа Ахмад Ясави, Адиг Ахмад Югнаки, Низами Гянжеви, Кутб Хорезми, кийинки Улугбек, Али Күшчү Самарканди, Лутфи, Навои жана Бабур фарсиден башка араб тилин мыкты билишкен деп ишенимдүү айта алабыз. Бу чөлкөмдөгү элдердин дүйнөтаанымы, менталитети жана психологиясы негизинен бири-бирине окшош же жакын болгон. Орто Азиялык түрк жаранынын түндүк-батыш Кытай («Кытай хаканы») менен түндүк-батыш Индияда (Кашмир), Авган, Иран, Кавказ, Ирак, Сирия ж.б. өлкөлөрдө ээн-эркин жашап, илимий жана адабий ишмердүүлүгүнүн үстүндө әмгектенүүсүнө ушунчалык чоң территорияда ислам дининин жайылып кеткендиги жана бул динди тутунган адамдардын бири-бирине карата толеранттуулугу менен түшүндүрүүгө болор эле.

Өмүрүнүң ақырында ал-Фарабинин туулуп өскөн Фарабга кайра келгендиgi жөнүндө маалымат жокко эссе. Н.А.Аристовдун пикиринче борбору Кендер (же туурасы Кодар) деп аталган жерде исламдык философ Абу-Наср-Бараби туулган... Фарабинин жатык тилинде сүйлөшөт, бирок туура окулушу Бараби, анткени бул ф тамгасы болбогон сөз - түрк тилине таандык [3:340]. Ал 950-ж. декабрда Дамаск шаарында о дүйнө сапар салган. Анын араб тилинде жазылган төмөнкүдөй ыр саптарын учуратабыз:

Эки айнек идиш менен өмүр сүрөм,
Алар менен бүт ишимди жасап келем.
Бир идишимде сяя толгон,
Башка бири – шарап толгон.
Бири менен – өзүмдүн ақылман ой-тыянактарымды түзөмүн,
Башка бирөө менен – көкүрөк кусалыгын кууп айдайм [1:113].

Бул ыр саптары казак жеринин Фарабынан Аравияны көздөп кеткенден баштап өз мекенине, эл-жерине кайра кайтып келбей калган дини бир, бирок тили да, дили да бөтөн элде пенделик стихиясына айланып калган илимди гана бел тутуп жашап калган, туулуп өскөн жерин сагынып кусаланган түрк жаранынын көкүрөк муңу беле! А балким, замандашы Рудаки экөөнөн кийин келген Фирдоуси, Минучихри, Низами Гянжеви, Омар Хайям, Алишер Навоилердеги «өй, кесегүл, күй шараптан, көнүл черин жазалы, кутулуп бу азаптан...» деген өндүү гедонистик маанайдагы эргүүлөр ошол ал-Фараби менен Рудакиден алынган типологиялык салттуулуктар болуп жүрбөсүн.

Ал-Фараби негизинен араб өлкөлөрүндө жашап калгандыктан жалаң гана араб тилинде жазып жана сүйлөп калгандыгы да чын. Ушунчалык таланты менен фарси, анан араб тилдерин үйрөнүп алыш, Аравияга сапар тартпаганда, түрк аскерий саркерлеринен болгон атасынын акбатасын албаганда ал-Фарабинин аты, албетте, белгисиз бойдон калып кетмек. Ал атактуу Байыркы грек окумуштууларынын эмгектерин араб тилине грек тилин эң мыкты билгендиги учун гана которо алган жана түшүндүрмөлөрүн берген. Ал-Фараби мындан тышкary да дагы башка европалык жана санскрит тилдерин да билген болуш керек. Индиядагы байыркы храмдардын дубалындагы фрескаларында ал-Фарабинин ысымы жазылып тургандыгы бул атактуу аалымга индиялыктардын таазими деп түшүнүүгө болот. Ал өзүнө замандаш келген Рудакинин, кийинки Фирдоусинин, Берунинин, Ибн-Синанын эмгектери менен тааныш болбогондугу өзүнөн-өзү белгилүү. Анда бу түрк уруусунан чыккан талант кимдердин эмгектерине таянган да, кимдерден таалим алган? Албетте, Байыркы грек илимпоздорунун грек тилиндеги эмгектеринен үйрөнгөн. Ошондой эле белгилүү араб аалымдарынын (ошондой эле

хорезмдик Мухаммад Хорезминин) илимий эмгектерин өздөштүрүп чыккан. Бир кызык жери ал-Фараби үчүн Иран менен Орто Азия чөлкөмүндө ага илим-билим жаатынан муалим болуп өрнөк көрсөтүүчү атактуу инсандар болбогон өндүү, болсо да аларга канагаттанбаган шекилдүү. Ошондон улам да ал тил үйрөнүп, араб өлкөлөрүнө сапарга чыгууга мажбур болгон кызы.

Белгилүү чыгыш таануучулардын ал-Фаабини чыгыш ренессансынын баштоочусу катары баалашканы бекеринен эместири. Ф.Энгелстин айтмында «феодалдык орто кылымдын аякташы жаңы капиталисттик доордун башталышы эбегейсиз зор фигура менен белгиленген. Бул – италиялык Данте, орто кылымдын акыркы акыны, ошону менен бирге жаңы замандын бириңчи акыны». И.Наховдун ишениминде Дантеинин «Ажайып комедиясы» - бул Тозоктун караңы түпкүрүнөн Бейиштин көз уялткан жарык нуруна, орто кылымдык монахтык аскетизмден Ренессанстын шайыр-шатман стихиясына жарып өтүү болгон [4:26]. Данте (1265-1321) менен өзү этникалык түрк, фарсидариде жазган индий акыны Эмир Хосров Дехлеви (1253-1325) бир эле мезгил ичи жашап өтүшкөн замандаштардан болушкан экен. Ал эми бул экөөнө чейин эле Жайсаң ырчы, ал-Фараби, Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, Коркуд Ата, Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари, Адиб Ахмад Югнаки, Кожо Ахмад Ясави, Низами Гянжеви, Кет Бука Найманлы өндүү улуу инсандар өздөрүнүн чыгармачылыгында жалпы элдик мүдөө-талаптарды, гуманистик идеяларды, адамдын улуулугун шардана кылыш келишкени чыгармаларынан бүгүн белгилүү.

Убагында атагы таш жарган улуу фарсы-тажик илимпозу Ибн Сина да ал-Фаабиге кайрылган экен. Аны биз бу дүйнөгө ал-Фаабиден бир кылымдай кеч келген Ибн-Синанын жазганы аркылуу билебиз. Абу Али ибн Синанын (Авиценна) (980-1037) «Каноны врачебной науки» деген он томдон турган эмгегинин бет ачарында Ибн Синанын этникалык түрк ал-Фаабинин белгилүү эмгеги жөнүндө төмөнкүдөй айтканы көлтирилет:

«...Мен логиканы, табигый жана математика илимдерин толук кандуу өздөштүрүп чыкканымдан соң, мен теологияга кайрылдым да, «Метафизиканы» окуп чыктым. Бирок мен анын маани-маңызын түшүнө албадым, мууну жазган адамдын максаты мен үчүн түшүнүксүз эле. Мен «Метафизиканы» кырк жолу окуп чыктым, аны жатка да билип алдым, бирок баары бир ал кандай максатты көздөгөндүгүн такыр түшүнбөдүм. Аны түшүнүүгө эч болбостугун көзүм жетип өзүмө айттым: «Бул андап түшүнүүгө болбос ките!»

Бир күнү күүгүм ченде базардагы китең дүкөнчөлөрүнүн катарын кыдышып журдум. Бир сатуучу кандайдыр бир китеңти колуна кармап алып, үнүнүн жетишинче кыйкырып мактап жатты. Ал мага ошол китебин сунганды, «бул илимден мага эч кандай пайдасы жок!» деп нааразы кейпимде аны чечкиндүү четке кактым. Бирок ал мага: «Бул китеңти

сатып ал, арзан гана, мен муну үч дирхемге сатам» деп туруп алды. Бул Абу Наср Фарабинин «Метафизиканын» максаты жөнүндөгү китеби экен. Мен үйгө бат эле кайтып, аны шаша-буша окууга кириштим. Менин алдымга китептин негизги маани-маңзынын эшиги ачылып, бардык түшүнбөстүктөр чечмеленди» [5:12]. Ибн Халликандын жазганы боюнча ал-Фараби өзү да Аристотелдин «Метафизикасын» биринчи жолу окуганда дурустап түшүнгөн эмес экен. Ошондо жардам берүүсүн өтүнүп логика илими боюнча адистерден болгон белгилүү философ Абу Башрга барыптыр [1:71]. Ушул жерде көңүл бурчу бир нерсе: Бухаранын китең базарындагы кадимки эле сатуучунун айтылуу Аристотелдин «Метафизикасына» ал-Фарабинин араб тилиндеги түшүндүрмөсүн көтөрө чаап мактап, сатып алууга үндөгөндүгүнө караганда X к. Орто Азия элдеринин маданияты бир топ жогорку денгээлде болгондугун айгинелейт.

Аалым акын Ибн Сина «Ой бөлүшүү» деген ырында өзүнүн материалистик көз караштарын жашыrbайт:

Азыр мен эмне көрөм? Ар-намыс да, аалымдык да тебеленген, -
Өтмүшкө калып кетти адамдардын ойлору изги толгон.

А дүйнө өзү - билгинин да, түркөйдүн да башпаанеги,
Анда толо хаосу да, чириги да, мұрзө курту.

А балким, бул – өлүмтүк, ачууланып кыжырданган,
Күрттун өзүн жеп жаткандыр тойгузуп ач курсагын?

Дүйнө же күнөөгө батып жоголот, же топурактан көтөрүлөт?
Көрө аламбы алла-таала айткан осуяттарын, атаганат? [1:109].

Илимпоз ушул ыр саптарынын азабын кийин көп эле тарткан экен. Ушундай эле ойлорду Ибн Синанын башка бир рубаисинен да табабыз:

Мен – ый, бүт доорлордун күлкүсүндө байкалбаймын, роза өндүү,
Бир дем менен тирилемин, же кыйыламын, роза өндүү.
Ортосуна ыргытылам бүт той-топурда, роза өндүү,
Кайрадан менин каным кызардыбы бүт ооздордо, роза өндүү? [1:129].

Ибн Сина газневид султан Махмудга барбай жашырынып, көп кыйынчылыктардан соң Хорезмге жетип келет. Аны жаш эмир Али Ибн Мамундун увазири, илим-билимге жакын Сухайли Гурганджда кучак жайып тосуп алат. Сухайли Хорезмге Кисаини, Утбини, Искафини, ал-Кумрини да чакырткан. Бирок алар султан Махмуд Газневиге барышкан. Ибн Сина Махмуддун колуна түшүп калганда эмне болорун эч ким билбейт. Ибн Сина Сухайлигеге ала келген китеңтерин салт шаанисине

ылайык урмат менен ага тапшырат. Бул экөө философия, укуктаануу, адабият, астрономия, математика, медицина, музыка жаатында кызыктуу маек курушат. Убагында жаш Ибн Сина өзүнүн устартары Арузиге «Топтомдордун китеби» бир чоң томдугун, ал эми Баракиге жыйырма томдон турган «Тыянак жана натыйжа» жана «Уруксат жана тыюу» деген эки томдук китеpterин тартуулаган экен. Тилекке каршы, Баракидеги томдуктарынын баары сакталбай калган. Ибн Макуланын жазганына караганда Ибн Сина устаты Баракиге аталган трактаттарынан башка «Нооруз майрамына байланыштуу абджад тартибинде жайгашкан тамгалар тууралуу кайрылуу» деген дагы бир эмгегин арналтыр.

Ибн Сина султан Махмуддан качып башпаанек кылып калган ошол Хорезмдин кышкы суугу жөнүндө Авестада минтип айтылат: Кайсыдыр бир мезгилде Хорезм – «Айран-Ваэджо» («Арий мейкиндиги») Ахура Мазда жараткан эң бир сонун жерлер менен өлкөлөрдүн биринчиси болгон. Ванухи-Даития дарыясынан суу келип турган. Бирок эмнегедир Ангра-Маню ачууланып Хорезмге жыланды, суук кышты жана какыраган талааны кошо жараткан экен [1:133].

Ал-Фараби «Эки философтун: кудайчыл Платон менен Аристотелдин көз караштарын бириктириүү жөнүндө» деген китебин жазган. Мында Фараби «Аристотелдин эмгеги … «Теология» деп айткан. Бул жөнүндө Ибн Сина эч жерде айткан эмес. Бирок Фарабинин жогоруда аталган эмгеги жөнүндө сөз жүргөндө «Теология» Аристотелдики экендигин ырастайт. Муну Ибн Сина улуу грек инсандарынын эмгектерин мусулман философиясына кийириүү максатында динаятын өкүлдөрүн адаштыруу үчүн ошентип айткан дешет. Анын айтканы боюнча Фараби Аристотелдин ар кандай аралашмалардан тазаланган таза философиясын берген [1:142].

Диндик дөгманын канондору күчөп, философияга орун табылбай турган кезде Чыгышта ал-Газзали (XI к.), Европада Фома Аквинский (XIII) мунун жолун табышкан. Алардын бири грек философторунун материализмин «христиандаштырып» салса, экинчиси философияны динден ажыратып Аристотелди сактап калышкан. Ошол ал-Газзалинин айтканы боюнча философия менен шугулданган мусулмандардын эч бири аристотелдик илимди Фараби менен Ибн Синадай терең билген эмес. Философияга баш оту менен кирип кеткен динаятаануучу ал-Газзали аристотелдик негиздеги логика, метафизика боюнча окуу китеpterин жазган. Анын латын тилине каторулган бул эмгектерин тамшанып окушкан европалык илимпоздор мунун автору философ эмес эле, мусулман динаятынын өкүлү экендигин билишсе чалкасынан кетишмек. Кийинки Фома Аквинский мурунку ал-Газзалинин жазгандарын мисал катары көп кайталаган. Экөө төң философия динге кызмат кылуусу керек деп жар салган. Бул экөөн төң католик чиркөөсү ыйык деп жарыялаган. Флоренциянын эң чоң чиркөөсүнө ал-Газзалинин портретинин

илингендиги бүгүнкү күндө да таң калтырат [1:145]. Ал эми Ибн Синанын материалистик окуусун XIII к. Париждин епископу Гийом Овернский кудайсыз деп жарыялаган. Аны окуусун тараткандарды инквизициянын отуна өрттөөгө буйрук берген.

Ибн Сина Берунинин «Ессейлер Арийге чейин 400 жыл илгери гүлдөп өскөн» деп айтканын келтириет. Ал Берунинин энциклопедиялык билимине таң калган. Чындыгында Беруни көптү билген. Ал грек жана байыркы еврей, сириялық жана фарси, араб, түрк тилдериндеи адабияттарды окуй билген. Кийин байыркы индиялық санскрит тилин да өздөштүрүп алган. Ал Гомерди, Бешкитеңди, Библияны окуган. Ал ессейлерди түшүнгөн – бул адамзатынын улуу адеп-ыйманынын ажайып керемети. Зороастризмде да «бүт баары Жалган менен Карапыга чулганып кеткен ченде да, Чындыкты кайра жаратуучу акыйкатчылардын аралчасы калат. Бул - Жашоонун Мыйзамы, анын куткаруучусу» деп жазылган [1:183]. Беруни 1025-ж. алигече адамзатында болбогон «Тахдид» («Геодезия») деген эмгегин жазып бүтүрөт. Он жети жашында глобус жасап, жер шарынын радиусун жана диаметрин өлчөп чыккан. Ал Тұндук индиялық жана Туран ойдуңдарынын жаралышы жөнүндөгү окуулары бүгүнкү илимди да таң калтырат. Булар Леонардо да Винчинин Ломбард ойдуңунун келип чыгышы жөнүндөгү теориясынан 500 жүз илгери жазылган.

Ибн Сина үй-бүлө күткөн эмес экен. Тарыхый маалыматтар боюнча Рудаки менен Алишер Навои да дүйнөдөн так өтүшкөн. Ал-Фарабинин үй-бүлөсү болгонбу же жокпу белгисиз. Фирдоусинин да, Низами Гянжевинин да бирден гана уулу болгон. Ал эми Омар Хайям баарын таштап жалғыз жашап өткүнүн деп жар салат. Мындай орто кылымдық социалдық феноменди кантип түшүндүрүүгө боловор эле?

Ибн Сина өмүрүнүн акырында жаштык кези өткөн Бухараны эскерип жазған экен:

Жаштыктын ажары өчүп кеткендей,
Калгандай караанын да таппай
Сүйгөнүндүн тамын, бир кездеги,
Мукамдуу үнү рубабындын кечиндеги...
А күйгөнүндүн үйүн каада күтүп,
Көрсөтпөй жабат калың жалбырак...

Башка бир ырында да ушундай маанайдагы сезимдерди туябыз:

Оо, жарык күн, жалғыз сен гана ушундай бийиктесин,
Караңы туңгуюктан кайра кел көтөрүп белегин.
Мендей күйгөнду сен деги көрдүң беле!
Бетим бүт чаң, көкүрөгүм кайғы-муңга толо... [1:286].

Ибн Сина эманация жөнүндө төмөнкүчө жазат:

Дүйнө – бул ааламдын дени, жандүйнөсү алла-таала,
Адамдарга периштөлөр менен бирге жан дениңди тартуулаган.
От менен жер, суу менен аба – булардан дүйнө жааралган,
Буларда биримдик, өнүккөндүк – калганы бу дүйнөдө жалган.

Илимпоз акын илим-билимдин туу чокусуна жетсе да, өлүмдүн табышмагын чече албаганына өкүнөт:

Жерден аралыгы өтө чоң Сатурндан,
Мында мен билбегенди билип алдым.
Бу дүйнөдө көп сырлардын сырын ачтым,
А бирок, өлүмдүн табышмагын таба албадым [1:225].

VI к. Хосров Ануширван тарабынан Гундешапур мектеби түзүлгөн. Мында грек-римдик жана индиялык медицинанын жетишкендиктери жалпылаштырылган. Ибн Сина саманийдердин китепканасынан «Табиб ал-Харис менен Хосров Ануширвандын медицина жөнүндөгү маеги» деген китепти таап окуган деп айтылат. «Канонунда» илимпоз практикалык кенешин ыр түрүндө берет:

Суук өттүбү – менин сага кенешим:
Башында дурус болот кан алдырган.
Жеңилдесең – мончого бар буу айдаган,
Оңолгунча ичкин сулунун маңызын кайнатылган! [1:337].

Бүгүнкү күндө Ибн Синанын бейт ыкмасында жазылган бир топ газелдери, а, б, а, б формасындагы төрт саптан турган кытайлары белгилүү. Ал эми рубилери Рудакинин поэзиясындай (а, а, б, а) кеткен. «Жан жөнүндө поэмасы» араб тилинде жазылган. Ошондой эле өзүнчө бейттери да бар [6:44-74].

Адабияттар:

1. А.Салдадзе. Ибн Сина (Авиценна). Ташкент, 1985.
2. Кыргыздар. Т.2. Түзгөн К.Жусупов. Б., 1993.
3. Н.А.Аристов. Усуны и кыргызы или кара-кыргызы. Б., 2001.
4. Европейский эпос античности и средних веков. Москва, «Детская литература», 1984.

5. Абу Али ибн Сино. Авиценна. Каноны врачебной науки. В 10 т. т.1. Ташкент, 1996.
6. Лирика. Из персидско-таджикской поэзии. М., «Художественная литература», 1987.

**IX-XI к.к. иран-тажик поэзиясындагы
гумандуулук идеялар**

Рудакинин чыгармачылыгы

Иран-тажик адабиятынын анабашы аталган Рудакинин (857-941) (анын чыныгы аты Абу Абдаллах Жафар Ибн Мухаммед) ошол Рудаки деп айтылып калышы нисбабы (руд - музикалык аспап), же тахаллуспу (жердин аты) деген талашууларга тажик жазуучусу Садриддин Айни Самарканddyн жанында Рудак-и Панжруд деген кыштакта акындын туулгандыгын далилдөө менен чекит койгон. Анын лирикасынан тышкary жети эпикалык поэмасы, анын ичинде индиялык классикалык эпостук вариантынын негизинде «Калила менен Димна» поэмасы биздин күнгө чейин жетип келген. Айта кетчү нерсе, ушул индиялык «Калила менен Димна» эпосунун кыргызча котормосу 1985-ж. басмадан (Т.Ташмаматовдун котормосунда) чыгарылган. Бул, албетте, кыргыз адабият таануусунда байыркы чыгыш маданиятын, адабиятын жана тарыхын үйрөнүүдө чоң табылга боло алат. Маселен, «Калила менен Димна» дастанын Рудаки, Наср Аллах, Хусейин Ваиз Хашифи; «Илахи нама» поэмаларын Аттара менен Санай да жазышкан. Фарсы адабиятын изилдөөчү Г.Этенин пикири боюнча «Шах-намадагы» «Залл менен Рудаба», «Бижан менен Манижа» өндүү сүйүү эпизоддору «Хосров менен Ширин», «Лейли менен Мажнун» өндүү романтикалуу поэзия багытынын өнүгүшүнө үлгү болуп берген [1:239].

Белгилүү фарсы акыны Сузани Самарканди (XI-XII к.) бир ырында Рудакинин сөзүн келтирет:

Сени даңазалоо үчүн келтиремин шилтемени
Балайами жөнүндөгү Рудакинин бир бейтин:
«Оо, бу дүйнөнүн садири, дүйнө оронду караңгыга,
Биз үчүн – таңкы нурдай байкаласың араң гана».

Сузанинин бул саптары Рудаки жөнүндөгү аңыз кептерди чечмелөө үчүн өбөлгө болмок. Илгерки Ауфи да Рудаки азиз болуп төрөлгөн деп бардык эле тезкирелеринде айткан экен. Мындай эскермелер мурунку акындарда да кездешет. Маселен, Насири-и Хосровдун бир бейтинде (1004-1088) мындай деп айтылат:

Көп эле насаат ырын жараткан айыптаап бу дүйнөнү
Ошол көрбөс акын, а бирок баарын көрө билген.

Бул акын Рудакиден бир жарым кылым кеч келген. Ал улуу инсандын көзү көрбөстүгүн айтканы менен анын тубаса азиз экендиги жөнүндө жазган эмес. Бирок С.Нафисинин ишениминде Рудакинин

көптөгөн ырлары анын көзү көргөндүгүн айгинелеген. Маселен, аны төмөнкү ыр саптарынан байкоого болот:

Кара булут артынан күн көрүнөт утуру да утуру,
Кара кулду жандап өткөн өндүү гаремдин чүрөгү...

Жоогазын гүлүмсүрөйт алыстан талаадагы,
Жаш келиндин хна менен боелгон бармагындей...

Бу сенин оймоктой оозуң – кимдир бирөө
Анардын бир бүртүгүн так экиге бөлгөндөй...

Нишапурдун жолунда ток жашаган айыл көрдүм,
Бай турган дыйкандардын санагына эсеп жетпейт...

Рудакинин карылық жөнүндөгү марсиясынан төмөнкүдөй ыр саптарын көрөбүз:

Марттыгы ашынып, эч аянбай дирхемдерин сапырчу,
Шаардан көрсө көкүрөгү анар өндүү түрк кызын.
Көп-көп кыздар үшкүрүнчү аны деп,
Түн катып келишчү ага жашырынып.
Тунук шарап, келишимдүү келбети, ай-чырайы,
Канча кымбат турса да, мага арзан.
Үй-бүлөсүз, аялым, балам, кайгым - жок,
Жашап өттүм тынччылыкта, женил, ток [1:133].

Ушундан улам көзү азиз жаш жигитке сулуулар көп эле чуркай бербесе керек деген ой да жарагат. Мунун аныктыгына жетүүдө С.Нафиси Утбинин хроникасындагы шейх Манинин: «Жашы өтүп улгайып калганда анын көзүн оюп салышкан» (937) деп айтканына таянуу менен өз бүтүмүн чыгарганы белгилүү. Бирок бул улуу акындын жогорку ыр саптарындагы жаштык кезин элестеткен күйдүм чок жоруктарына караганда, ошол 880-890-ж.ж. Мавераннахрга, же Хорасанга караштуу ири шаарларда түрк тилдүү калк отурукташып эле жашап жүргөндүгүнөн маалымат алабыз. Дагы бир кызык жери Рудакинин бу дүйнөдөн жалгыз бой өткөнүн акындын өз оозунан уксак, оо кийинки Алишер Навоинин да дүйнөдөн так өткөндүгүн Бабурдун айтканы боюнча билебиз.

Бул улуу акындын поэзиясында түрк темасы аз эмес:

Шарап сунган – кумир, эң келбеттүүсү баарынан
Түрк хатун менен хакандын өз баласы,-

деген ыр саптарынан эмир Насырдын барымтасында көчмөн түрктөрдүн бектеринин балдары болгондугунан кабар алабыз.

Акындан гедонизмге жаткан төмөнкүдөй саптарды да кездештирешибиз:

Шамал менен булут го – бу дүнүйөң, о, аттин!
Апкел шарап – болору болду байоосу канды! [1:147].

Рудакини өтө мыкты билимге ээ болгон деп айтышат. Куранды жатка айтып, араб тилин абдан жакшы билген. Анын поэзиясынан тарыхый-уламыштык башатка ээ Йакуб (Жакып), Йусуф (Жусуп), Нух (Ной), Иса (Ыйса), Лейли менен Мажнун, имам Шафи жана Абу Ханиф, ошондой эле байыркы грек Сократ менен Платон жөнүндө да маалыматтарды алабыз. Акын ыр жазганынан тышкарды обондуу ырларды эң сонун аткарчу экен.

Улуу акын тагдырдын жазмышина макул болууга да чакырат:

Кеткен кетти, келген келди,
Болмогу болду... Ага неге өкүнөсүн?
Дүйнөнү ондоону чечтиң беле?
Бирок бул деген дүнүйө! Түз айтканды жактырбайт!
Акылындан кетпе – укпайт ал бейакылды,
Арызданба, ал анткени арыз укпайт [1:137].

Көптөгөн кийинки акындар Рудакини ырларында даңазалап келишкен. Рудакинин кичүү замандашы Дакики өзүн улуу акынга таптакыр жакыннатпайт. Ал үчүн Рудаки кол жеткис бийиктиктей:

Рудаки кимди даңазалап мактаса,
- Ал деги - кызыл тилдин имамы –
Агери Дакики дал ошону даңтап кирсе,
Бул - ташыгандай Хадживарага курманы.

XI к. баш ченинде газневид чөйрөсүнүн акындары Рудакини өздөрүнүн устазы катары карашкан. Маселен, айтылуу Фаррухи султан Махмудга анын акындарын улуу шаирге салыштырып мактайт:

Сенин акындарың Рудаки менен Шахиддей,
Сенин ырчыларың Саркаш менен Саркабдай.

Кийинки Минучихри да дагы бир белгилүү төрө Фазл ибн Мухаммад Хусайнини көтөрүп мактоодо минтип жазат:

Ал акын да, төрө да жүрөгүндө, эстүү да, кайрымдуу да,
Ал – башка Рудаки жана экинчи Наср ибн Ахмад.

Селжуктардын акындарынын эмири Абу Муиззи, хорезмдик акын Адип Сабир, ошондой эле белгилүү азербайжандык түрк Хакани жана хансарайдан оолак турууну эп көргөн Насир-и Хосров да бул улуу акындын талантына таазим этишкен.

Адамга жакшылык кылуу, гумандуулук, адеп-ыйман темалары Рудакинин поэзиясынын өзөктүү темаларынан болгон.

Газелдери:

Менин соболума жооп берди өзү турмуш –
Ойлонуп, сен түшүнсөң жашоон өзү – кеп-кеңеш:

«Башканын бактысына көзүң артпа – муунүң пастык,
Өзүң да болуп жүрбө башка үчүн - көрөалбастык?»

Дагы турмуш айтат: «Ачууга такыр алдырбагын,
Ким тилден кетсе, ошол кутулбайт миң баләэден» [2:30].

Дүйнөнүн жаратканы – жаман түштүн өзүндөй,
Бирок дүйнөң уйку көрбөйт, катаалдыгы өзгөдөй.

Кай жерде баләэ болсо, ошондо жыргап калат,
Кай жерде оорун болсо жаныңдын, бир кубанат.

Анда неге тынч карайсың баарына, көнүлүң ток?
Бу дүйнөнүн кылганынан эч кандай бир эс алуу жок.

Анын жүзү жапжарык, бирок ичи кара,
Келбети өзү керемет, бирок түбү жара [2:27]

Дүйнөдө бүт баары өз нугунда, а сен арасында,
Эмнеге сен нааразысың, себеп жок таарынычка?

Эмнеге сен ойго чөгүп, аза-муңду тартасың?

Тагдырыңа тан бер, анын сен өз тууганысың.

Жазмыштын өз мыйзамы - кылчусун өзү билет;
Ага моюн сун да, увазирди тыңдаба – сөзү сиңбейт.

Сени жараткан сен өндүүнү кайра туубайт;
Тайсалдаба тагдырыңан сени эч ким куубайт.

Кудай таалам таптакыр жаап салбайт эшигин,
Ачмайынча дагы башка капкалуу жүз бейишин [2:33]

Кол менен кылдарын терип Рудаки,
Кымбаттуу курбусун ырдап кирди.

Лаал шарап – лаалдай эритилген,
Бирок окшошуп кетет эрин менен.

Буларга бир башат берилген:
Бири катуу, экинчиси эритилген.

Тийип кетсе – колун күйөт,
Оозун тийсе – тынчың кетет [2:34]

Неге доско таарынасың? Капалык да кетет, таарынбассың,
Турмуш өзү ушундай: бүгүн – кубансаң, эртең – кайгыдастың.

Достун ызасы – ыза эмес, уят да эмес, мазак эмес;
Кайра эле мактап кирсе, кол сунушун ажеп эмес.

А неге бир жаман иш жүз мыкты ишти басып кетет?
А неге тикенеги айынан роза гүлү бүт өмүргө азап чегет?

Неге эле күндө жаны сүйүктүүң издөөң керек?
Дос капабы? Кечиргин де, тартышшуунун кажети жок [2:50].

Рубайлери:

Мезгил – ат, а сен чабандес, тайманбай чап шамалга!
Мезгил – топ, катуу таякча бол, оюнунду утууга!
Ырчы-күүчү мыкты адис, кубаты бар колунда,

А, бирок акындын колу күч, үйрөнгөн каламга!

Кудайым азаптан куткарды берип мага төрт сапатты:
Акыл-эс, ден соолук, кең пейил жана атак-даңкты.
Кудайым кимге ушул төрт сапатты ыраа кылса,
Узак жолун эч кынтыксыз өткөрөт байкабай көр азапты.

Тилемчини кәэ бирөө көп жактырбайт:
Угуп-укпай сөзүң бүтпей силкип кагат.
Угуп жатып угууга чамаң жетпейт,
А мен анда канттим суранган, о балекет?

Оо, Рудаки, күчтүү эркиң болсун, башкаларга окшобой, жаша!
Акыл-эс, көкүрөгүң жарық болуп, жашагандай акылмандар, жаша!
Ойлобо, сага гана жаман да, а башкаларга – жыргал дүйнө,
Билгинин: дүйнөдө жамандык көп; сен жыргал ирмем үчүн, жаша!

Дүйнөнүн кабыгынан көзүң көрбөйт жашоонун кайманасын,
Үйрөнгүн жүрөгүндүн көзү менен көрүүгө аалам сырын.
Көз көргөндүн бүт баарын көзүң бардап ачып карагын,
Бирок да үйрөт көкүрөктү көрүүгө бу дүйнөнүн терс жагын.

Ооба, туура: биздин дүйнө адилетсиз акылманга,
Дүйнөдөн жыргал күтпө, үйрөнгүн иштерманга.
Алгының да, кайра бер, бактылуу ошол киши,
Ким алыш, анан берген, байлык топтоп, садагага.
Тагдырыңа тан бер да, адилетте ак жаша,
Кайгы-муңдуун кишенин үзүп сал да, эркин жаша.
Капаланба болбой калсаң катарында бай адамдын –
Дурусу болуп катарында кембагалдын, бап жаша.

Сокур сымал асеминди бас – алкыш аласың!
Аксак, азиздерди мазактаба – алкыш аласың!
Жыгылганды тебелебейт – наалат аласың,
Жакшысы, жыгылганды тургузгун – алкыш аласың!

Эки миң кандуу дөбө чыгат капысынан,
Жолундан сен өткөн, оо менин досум кайран.
Лейлилер биздин бөлүшпөйт капабызды,
Бир гана Межнун билет маҳабат дартын.

Келиптири... «Ким?» - «Сүйүктүүн». –«Качан?» -
«Таң алдында»,
Жоодон кутулдук... «Жоон ким?» - «Өзүнүн атасы да».
Өптүм эки жолу... «Кимди?» - «Анын оозун». –
«Оозунбу?» - «Жоок». – «Анан?» - «Лаалды». – «Кандай?» -
«Кызыл түстүү от сымал да».

Жытын да, түсүн да уурдал алдың кызыл гүлдүн:
Түсүн - кызыл бетиң үчүн, жытын – кара чачың үчүн.
Суулары кызыл агат жүзүн жууган жердин,
Жыпар жыт буркурайт жазылган чачтан упузун [2:52-80]

Бейттери:

Ыр жазууда учкулмун да, кубаттуумун башкалардан,
Ыр жазамын оймо-чийме, жумшак майнин чегип таштан.

Бир гана дениң, бир жаның – бирок канча билимиң!
Батпайт баары адам ақылына, сыйышат бир гана өзүнө деңиздин!

Ой-кыялың ишке ашсын десен үзак кармаш,
Анткени сенин өмүрүндүн өзү үзакка таймаш.
Күндө сен угасың мукам обондорду,
Бирок сен уккуң келбейт эзилген онтоолорду.

Жакшылыкка, тынччылыкка умтулат акылман,
Согушууга, урушууга умтулат бир жаман.

Биз бой сунабыз (будданын) жыгач буттарына,
Бүт дүйнө бутка окшош, а биз - шамандарга.

Биз – кой, дүйнө – короо. Бизде бар бир мыйзам:
Айдап кирет короого, эгерде уйкуга алдырсаң.

Ти्रүү жан мүрзөгө кетет, өлүк эч тирилбейт,
Дүйнө өзү ушундай ай-аалам жаралгандан.

Оо азап: айры қуйрук жашайт эки жүз жыл,
А чабалакей – бир гана жыл.

Адилет адам ордун ээлейт бир шумпай митаам,
Урмат даңкка оронот эшек тана, четтетип төөнү атан.

Мен азгырылдым короо-жай, алтын, күмүшкө,
Жүрөгүм азгырылды акыл-эс, билим, изгиликке.

Денимдин азгырыгы – акча, жайлоо жер, шаан-шөкөт,
Жандүйнөмдүн азгырыгы – илим-билим, акыл-эс.

Адамдар мени алдап кетти, сүйөмүн бир гана табиятты,
Жүрөгүң алдап кетти акыл-эс, адеп-ыйман, эркиндикти.

Ток адам нан сураган кайырчыны бетпак атait,
Сак адам башка пенде дарты үчүн ооруксунбайт.
Алардын дасторкону этке толо, самсасы бадамдан,
А булар ач-жылаңач, жегенге жок загара нан.

Сени жерге көмүштү турпак тартып,
Нанды эңсейсиң сен мүрзөндө да жатып.

Оо Мадиж, окугун менин ырымды, аны мыктап үйрөн:
Мен – оймун, мен – жанмын, сен – ден менен тилсиң.

Кийимим булганыч болсо болсун – өзүм таза болсом,
Жүрөгү караларга, суук көздөргө наалат айтсам.

Турмуштун кайна казанына - анын майда-чүйдөсү да
Тоскоолдорду басып өтуүгө дайым керек болот сага.

Өзүң же, бер башкага да. Мыкты болмок кылганың,
Бөлүшсөң сен башка менен тапкан-тутканың.

Досторундун күнөөсүн алба өзүңө: кереги не артык иштин?
Алигече эч ким көтөрбөгөн эки дарбызды бир кол менен.

А балким, улуу акылман мураскеринде жашап келет:
А бирок, акылмандык укумдан тукумга өтүп келбейт.

Бир гана душман – бул көп, жаман кас,
А жүздөгөн дос – бул ар дайым аз.

Сен жалғызың арасында адамдардын жүз миндеген,
Сен жалғызың ошол адамдарсыз жүз миндеген.

Сүйүү – менин маңдай терим, менин оюм, күнүм,
Дүйнө мага керек эмес, болбосо эгер менин сүйүүм!

Мен бир дарак, айрылуудан күйүп жанам, сенсиз өндүм,
А сен куураган дарак менен очогунду жагып күйгүзөсүн.

Эч ким муну андабады, алысым да, жакыным да,
Алданып калганымды сенин индиялык калыңа.

Сүйбөйсүң сен, а бирок менин сүйүүмдү күтөсүң,
Издейсиң сен актыкты, а өзүң - жалгандын нак өзүсүң [2:94-109].

Кытыйалары:

Тажабадың шек саноодон жаныңдагы жакынындан,
Май басып көзүндү, кайдыгерсиң адам тагдырынан!

Жүрөгүндөн сараңдыкты кууп айда, көптү күтпө бу дүйнөдөн,
Ошол замат дүйнө келет алдыңа ачык берешен, өз үйүндөн.

Дүйнөнү таанып бил ақыл-эсиң менен,
Мурунку эмес, азыркы көзүң менен.

Дүйнө – бул деңиз. Келеби сүзгүн?
Анда жакшы ишиңден кеме сүргүн.

Өбүшүң көптөн күткөн каалаган,
Окшошот сууга туз чыланган:

Канчалық көп ичкен сайын,
Ошончолук келет ичкиң дайым [2:110-116].

«Калила менен Димна» поэмасынан:

Бу дүйнөдө жашап өтүп, бу жашоодон үйрөнбөгөн,
Бу дүйнөдө үйрөтө албайт эч ким аны, а көйрөндөнгөн.

Бу дүйнөдө кубаныч жок мындан өткөн,
Жакын адам менен тууганыңды көргөндөн.

Бу дүйнөдө азап жок мындан өткөн,
Шилекейлеш достор менен көрүшпөгөн.

Бу дүйнөнүн жараганы,
Пенде жок билимге муктаж болбогону.

Кайсы гана тилди, доорду албайлы,
Ар дайым билимге умтулган адамзаты.

Ақылмандар урпактарын билсин деп,
Билимдерин ташка чеккен аңыз кеп.

Билимден жүрөгүң жалын чачат көз уялткан,
Бул дениң үчүн - ак олпогуң ар баләэден сактаган.

Билип калсам бирөөнүн мага душмандыгын,

Мени жанчып жок кылууга даярдыгын,

Аны менен достошомуң кайда гана болбосун,
Аны менен сырдашамын, мейли, көңүлүмө толбосун.

Айтып койгон сөзүмөн азап чегем,
Айтпай калган сөзүмөн жыргап келем [2:120].

Касыйдаларынан:

Карылыштын одасынан

Кам жебей аялым, балам да, үй бүлөм жок - тагдырдыкы,
Эркин өттүм, эч билбедим мындай бир тартыштыкты.

Анда мен падишахка кызмат кылдым, көбү менен дос болдум,
Эми мен ажырадым көп достордон, бүт бөтөндөр – айланам...

Башка шахка кызмат кылғаным жок, мен Самандардан
Даңқым чыкты, ырайым күттүм, кубаныч да алдым.

Мага кырк минди сыйга берди өкүмдары Хорасандын,
Чынында аз эмес - беш мин алдым эмир Макандан.

Падишахтын жан-жөкөрү мага берди сегиз мин,
Үрлар жаздым чындыкка түз келген бактылуу мен.

Бирок өзгөрдү убакыт да, өзгөрүлдүм өзүм да,
Бер мага аса таяк, баштыгымды - жер кезчү карыларга [2:19].

Шахид Балхинин өлүмүнө карата

Ал өлдү. Шахиддин кербени кетти опасыз бу дүйнөдөн,
Карасаң, биздин да кербенди сүйрөгүлөйт өз артынан.

Көзүң айтат эч ойлонбой: «Дүйнө бир кишиге кемиди», а бирок,
Акыл-эс айтат кайгырган: «Атаганат, канча адамдар бүгүн жок».

Өлүүдөн сактап кал рухундун күчүн, каран күндөн кам урган,
Сенин жан аркетинди байлап матап, өмүрдү токтотууга жан урган.

Сапырба олдоксон колуң менен алган белегинди,
Тапканыңды жашоодогу коротуп маңдай терди.

Ашынып ач көздүктөн тууганың да болот бөтөн,
Аз төлөсөң кылганына, абыллагын күтүүсүз жүрүшүнөн.

Тенешеби кардыгач шуулдаган шумкардын айбатына, күчүнө чап,
А, карышкыр күч-кубаттуу арстанга»-собол берип жообун тап [2:22].

Рудакинин поэзиясы замандаштарынын чыгармачылыгына өтө зор таасир эткен. X к. тажик-перс поэзиясынын тарыхында «алтын кылым» деп аталган. XX к. белгилүү ирандык рудакичи Сайд Нафиси X к. акындарын «улуу кыймылдын баатырлары» деп атаган. Акындын чыныгы аты Жафар бинни Мухаммад, ал эми тахаллусу Абуабдулло Рудаки. Анын айтмында «Исмаил Саманинин кылыш менен мамлекетти чындоону жана өнүктүрүүнү баштаган ишин, Абуабдулло Жафар бинни Мухаммад Рудаки өзүнүн чыгармачылыгы менен бышыктаган». Саманинин увазирлеринин бири белгилүү илимпөз жана акын Абулфазл Балайами болгон. IX к. 90-ж.ж. орто ченинде Рудаки Бухаранын акындарынын эмири наамына эгедер болгон.

Исмаилден кийин такка анын небереси Наср бинни Ахмад (914-943) келип, Рудаки жаш падишахтын насаатчысы болуп калат. Акын аны араб жана эне тилдерин, адабият менен поэзияны сүйүүгө тарбиялаган. XII к. белгилүү акын Низами Арузи эскермесинде бир кызык окуяны баяндайт. Саманид эмир Наср бинни Ахмад жан-жөкөрлөрү менен Гератта төрт жыл туруп калат. Бухараны сагынышкан шахтын адамдары айласы куруганда сенден өтөрү жок дешип Рудакиге кайрылышкан экен. Ошондо Рудаки төмөнкү ырын түнү бою жазып, эртеси өкүмдарынын алдына келип ырдан бериптири:

Шарпылдаган, жылтыраган Мулиен, мени чакырат.
Ошол мен суктанчу жерим, мени чакырат.

Бут алдымда атлас өңдүү Жейхун куму,
Кыйын өтмөк, жапжашыл кыр, мени чакырат.

Атчандардын тизесинен көбүк чачкан
Жейхундун онтоолору мени чакырат.

Бакыттын шаары Бухарага шашыл, эмир,
Сага таазим этип салам айткан, мени чакырат.

Сен – аскар тоо, а Бухара – гүлдөгөн бак,

Жалбырактын шуудурашы, паандалар чырылдашы мени чакырат.

Сен – ай, а Бухара көк асман,
Ай нурұ чагылған, мени чакырат... [2:10]

Ушул ырды угуп, бошошо түшкөн эмир әч кимге карабай, айтпай-нетпей атына минип Бухараны көздөй сыйган экен.

Бул региондо көп мезгил ичи түрдүү конфесиянын: мусулмандардын, христиандардын, иудейлердин, зороастрлардын, буддачылардын, көчмөндөрдүн диндик ишенимдери эркин жанаша жашап келген. Исламдагы эки ири багыттын (шиитер менен сүнниттердин) ортосунда да тирешүүлөр болбогон. Шиит-карматтардын ағымынын активдүү тарапкерлеринен катарында саманиддердин ақылман увазири Балайами, белгилүү акын Мусаби, Рудаки өзү да болуп келишкен. Бирок, X к. 40-ж.ж. бул эки багыттын ортосунда келишпес кастыктын оту тутанып, 937-ж. Балайами, үч жылдан соң Мусаби шейит кетишет, ал эми Рудакинин көзүн көр кылып салышат [2:11]. Өзүнүн жакын адамдары менен туулуп ескөн жери Панжрудга кайтып келет да, 941-ж. 83 жаш курагында о дүйнө сапар тартат.

Рашиди Самаркандинин (XI-XII к.к.) айтымында Рудакинин поэзиясы бир миллион үч жүз миң ыр саптан, орто кылымдык изилдөөчү Мухаммад Ауфинин эсеби боюнча улуу акындын чыгармалары «жүз дептерден» турган. XI к. айтылуу Асади Тусинин маалыматына караганда Рудакинин жазгандары «жүз сексен минден ашуун ыр сап» болгон. Бирок бүгүнкү күндө акындын минден бир аз ашкан ыр саптары гана калган. Анын поэзиясы XIII к. баш ченине, монгол чапкынына чейин толук сакталып келген экен.

Рудаки касыйда, ода, газел, кытыйа, бейт өндүү түрдүү жанрларда чыгармаларын жараткан. Касыйдалары басымдуу болгон, бирок «Шараптын энеси» жана «Карылыктын одасы» деген эки касыйдасы гана сакталып калган. 94 бейттен турган «Шараптын энеси» касыйдасы «Систандын тарыхы» (XI к.) аттуу белгилүү эмгек аркылуу бүгүнкү күнгө жеткен. Эпикалык чыгармаларынан индиялык «Калила менен Димна» жана «Синдбад-намасы» дари тилинде жазылган. Астрономия менен космологиядан кабар берген «Күндүн айланышы» деген поэмасынан азгантай гана үзүндүлөрү сакталып калган. Чаканынан келген сүйүү-лирикалык мазмундагы газелдери акындын сүйүктүү жанрларынан болгон. Тажик адистеринин пикиринче тажик-перс поэзиясында газелдин негиздери Рудаки жана Шахид Балхи тарабынан башат алган. Акындын он эки газели толук көлөмдө, калгандарынын үзүндүлөрү жетип келген. Атактуу Омар Хайямдын поэзиясынын өзөктүү жанрына айланган рубайнин негиздөөчүсү катары да Рудаки өзү саналат. Анын кытыйасы менен рубайлериинин башкы өзгөчөлүгү дидактикалык

багытты кармангандыгында. Акындын поэзиясы бийлик эгелерин жана жалпы эле адамзатын адамды сүйүүгө, гумандуулукка жана адеп-ыйманга чакырган. Рудакинин поэзиясынын тили чыгыштын сарай акындарынан айырмаланып карапайым калктын калың катмарына жеткидей женөкөй келген. Белгилүү тажик адабият таануучусу А.Абдуллоевдин пикиринче «Рудакинин чыгармачылыгы көп кылымдык тажик-перс поэзиясы азыктанып келген мүрөктүн суусу болгон. Рудакинин генийи дүйнөгө Абуали ибн Сино менен Фирдоусинин, Хайям менен Саадинин, Хафиз менен Жамиинин поэзиясын берген» [2:14].

Е.Э.Бертелңс Шамс-и Кайстын поэтикасы боюнча трактатта улуу фарсы-тажик акыны Рудаки эң алгачкы болуп дари тилиндеги поэзияда рубайнин колдонгондугун эскертет. Бул ири чыгыш таануучу рубай ыр формасы ал мезгилде, андан кийин да элдик оозеки чыгармачылыктын жанры болуп келген деген пикирин айтат. Атактуу фарсы-тажик акыны бийлик эгелерине кызмат кылганы менен элдик салттардан жана карапайым калктын ырдык салтынан оолактаган эмес. Ал оозеки элдик чыгармачылыктын түбөлүктүү стихиясынан өзүнө түгөнгүс чыгармачылык демөөр алыш тургандыгы анык [1:135]. Ушундан улам колдогу маалыматтар боюнча элдик чыгармачылыктын рубай (төртлүк) ыр түзүлүшүн фарсы-дари поэзиясында эң алгачкы болуп Рудаки колдонгон деп тыянак чыгарсак болчудай. Ал эми бул «төртлүк» ыр формасы түрк тилдүү элдердин оозеки чыгармачылыгында эзелтеден эле болуп келгендиги маалым. Рудакиден бир канча доор кеч өткөн орто түрк поэзиясынын улуу шаирлери Навои, Бабур жана улуу фарсы акындары Омар Хайям, Жами ушул рубай ыр системасында чыгармаларын жаратып келишкендиги белгилүү. Ошону менен бирге Рудакинин сакталып калган үзүндүлөрүнөн ырларынын метрикалык жактан көп түрдүү болгондугун билебиз.

Е.Э.Бертелңстин ишениминде рубай («төртлүк») сырткы кийлигишүүлөрсүз нукура иран эли тарабынан жаратылган ыр формасы. Ал К.Г.Залемандын рубайнин ислам поэзиясына чейинки байыркы авесталык гаттардагы Спента-маню строфасына (ыр түмөгүнө) алыш барып жабыштыргандыгын мисал келтиреет. Ыр саптарындагы муундарды түрдүүчө кылып өз ара айкалыштыруу он үч, он эки, он бир, он муундан турган рубайнин берери аныкталган. Мындан чыкты рубай байыркы поэзияда да поэтикалык (декламациялык) түрүндө эмес, музикалык формада жашап келген деп жыйынтык чыгарууга болот [1:107]. Рубайлар араб, фарсы, түрк тилдеринде жазылып, философиялык, сүйүү, диний мазмунга ээ болгон. Чыгыш поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү Рудаки, Омар Хайям, Жами, Навои, Бабур ж.б. акындарын лирикаларынын көпчүлүгүн рубайлар түзгөн.

(Рудакинин поэзиясын С.Липкин, В.Левик орус тилине каторушкан).

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
2. Рудаки. По струнам Рудаки провел рукой. Лирика. Душанбе, Адиб, 1990.
3. Лирика. Из персидско-таджикской поэзии. М., «Художественная литература», 1987.

Дакикинин чыгармачылығы

Рудакинин кичүү замандашынан болгон Дакики (X-XI к.к.) элдик салтка негизденген адабиятка кайтып келүүнү жактаган ақындардан болгон. Чаганиандык да, Бухаралык да бийлик эгелери эне тили болгон

дариде поэзияны өнүктүрүүгө көмөктөшкөн. Убагында андан кичүү келген Фаррухи экөө төң мурунураак саманид Нух II (976-997), кийин газневид султан Махмудда (992-1037) сарай ақынынын милдетин аркалап келишкенин төмөнкү ыр саптардан байкайбыз:

Сени даңазалап ыр токуган Даики да кетти о дүйнөгө,
Жүрөгү сен үчүн жакшылыкка толо эле дандын үрөнүндөй...
Ар бир чөптөн мүрзөсүнүн четиндеги Даикинин
Сурасаң сага жакшы тилек айтат мин-миндеген [1:162].

Даикинин чыгармалары бүгүнкү күнгө өтө аз санда жетип келген. Анын ошол орто кылымдык айыл жерине жаздын келишин көз алдыңа тартып сүрөттөп бериши бүгүнкү күнү да кызыгууну туудурагы бышык:

Гүлзар бак Эдемдин дал өзү,
Дарактар – кооздолгон бейиштин хур кызы.
Жердин өңү кан түстүү кызыл жибектей,
Аба – атыр жыттуу назик колдой.
Дүйнө тоос өңдүү кызыл-тазыл,
Катуусу да, жумшагы да, бүт баары.
Жерден кызгылт суунун аңкыган жыты келсе,
Ой келет: ылай кызыл гүлгө аралашкандай.
Даики тандап алды төрт нерсени
Бу дүйнөдөгү кооздуктан жана көрүмсүздөн:
Яхонт түстүү илеп менен чангдын үнүн,
Суудай тунук шарапты жана Заратуштра динин [1:163].

Акындын бул ырынын эң акыркы сабындағы Заратуштура дини жөнүндө жазганын изилдөөчүлөр түрдүүчө түшүндүрүп келишкен. Албетте, X к. ортодоксалдык Бухарада зороастризмди жактаган ойду угуза айтуу өтө кооптуу болгон. Муну перс элиниң байыркы өткөн маданиятына, адат-салттарына кызыгуу иретинде айтылган деп түшүнүү туура болчудай. Даики өзүнүн «Шах-намасын» жазууну ойлонуштуруп жаткандыктан ал байыркы зороастризм дини боюнча көптөгөн материалды топтоого үлгүргөн болуш керек. Акындын ислам тыюу салган шарапты да ачык эле жактырып шардана кылышы зороастрдык маанайдагы инсандардын оюна төп келген. Бул, албетте, эски элдик үрп-адаттарга кайра кайтууну үгүттөэ эле. Ушундай маанайдагы ыр саптарын кийинки газневид акындарынан да көрүүгө болот.

Даики бийлик эгелерине арнап төмөнкүдөй ыр саптарын тартуулайт:

Эки нерсе менен дүйнөнү багынтууга болот:

Бири – алтын, анда падишахтын ысымы жазылган,
Башкасы – йемендиң темир, мыкты чыңалган...
Керек болот кызыл тил да, ачык кол
Жек көрүү да, мээрими да бар жүрөк.
Падышылык – бу паранда, кармай албайт аны
Асмандағы бүркүт менен каардуу арыстан.
Эки нерсе гана аны байлай алат:
Бири – индий кылыш, экинчиси – таза алтын.

Ақын Ирандын атамзамандан берки тарыхын ыр түрүндө баяндап берүүнү самаган. Бирок, Заратуштура жөнүндөгү ырын жаңы гана баштап калганда жалданма ассасиндин колунан каза табат. Бул жөнүндө Фирдоуси төмөнкүчө баяндап берет:

Чыгаан бирөө болгон өзү дихкандардан,
Тайманбаган, улуу, акыл-эстүү, берешен.
Ал үйрөнгөн байыркы доорлорду,
Эзелки аңыз кеп болмуштарды издең тапкан...
Капыстан ага өлүм жетип келди,
Башына кара туулганы кийгизди...
Тагдыр андан жүзүн буруп кетти,
Бир кулдун колунан каза тапты.
Гуштасп менен Арджаспка мингे жакын бейтти
Жазып үлгүрдү, ошо менен күнү бүттү.
Ал кетти, бүтпөгөн бу китең калды,
Ақындын сергек бактысын уйку алды [1:165].

Фирдоуси айткан ошол минг бейттен турган Дақикинин «Шахнамасынын» башталышы сакталып калган. Мына ушул үзүндүнү кийинки урпактар да окусун деп Фирдоуси өзүнүн «Шах-намасына» Дақикинин чыгармасын беттерин көрсөтүү менен кошуп кетет. Фирдоуси аны минтип түшүндүрөт:

Бир жолу ақын түн ортосу көрүптур түш,
Колунда кызгылтым сууга окшош шарап идиш.
Кайдандыр бир жерден пайда болуп Дақики,
Шараптан ууртап коюп уламышты айтып кирди.
Ал Фирдоусиге үн салды: «Ич шараптан
Башкача эмес, адатындай Кай-Кавустун...
Гуштасп менен Арджаспка минге жакын бейтти
Жазып үлгүрдүм, ошо менен күнүм бүттү.
Эгери мунун баары жетсе шахиншахка,
Менин рухум танимден көтөрүлөт бийик айга».

Мен анын өтүнүчүн түшүмдө кабыл кылдым,
Ага мен жылуу-жумшак жооп узаттым:
«Мен дагы сага келип калам,
Мага да туура келет даам татууга бу суундан».
Эми мен жазамын анын айткандарын,
Мен го тириүү, ал болсо топуракка оронгон [1:166].

Поэмасынын мына ушул жеринен кийин Фирдоуси Дакикинин Заратуштранын кандайча жаралганын, Гуштасп падиших өзү, Лухрасп анын диний окуусун кантип кабыл кылышканын баяндаган бир миң сегиз бейтин кошуп кетет. Дакикинин үзүндүсү боюнча Турандын ханы Арджасп ирандыктардын жаңы динге өтүүсүн билип калып, Гуштаспты андан баш тартуусун талап кылган кат жөнөтөт. Катында айтканыма көнсөң төбөндөн алтын чачам, жок десен, анда деп төмөнкүдөй мазмундагы сөзүн айтат:

Каттан бир-эки айдан соң өзүм келем,
Ээлигинди баштанаяк кырып чабам.
Кытайлык түрктөрдүн аскерин алып келем,
Ушунчалык көптүгүнөн жер чыдап көтөрбөгөн.
Жейхун суусун мускус менен толтурамын,
Мускус менен дарыя суусун кургатамын.
Сенин кооз сарайынды түгөл өрттөйм,
Бүт тамырыны, бутагынды жоготомун,
Жеринди бир четинен өрткө салам,
Эч биринди калтыrbай жаага алам.

Гуштасп макул болбойт да, узак согуш башталат. Гуштасп борбору Балхтан Исфандийарга зороастр динин бүт дүйнөгө жайылтууну буюрат. Бирок караөзгөйлөр Исфандийарды Гуштаспка жамандашып, аны камоого кириптер кылышат. Мындан кабадар болгон Арджасп учур келди деп, колун Гуштаспка каршы топтой баштайт. Мына ушул жерге келгенде Фирдоуси айтат:

Дакики ушерге келип сөзүн токtotкон,
Убакыт анын ичер суусун түгөткөн.
Алып тынды анын жанын бу опасыз дүйнөдөн,
Тыным билбей көп иштеп калгандан соң.
Бу дүйнөдө калган жок кайран жандан
Бекибеген сөздөн башка бу ақындан [1:166].

Бирок айтылуу Фирдоуси замандашы Дакикинин ошол бейттерин бир топ эле катуу сынга алган экен. Муну газневид султан Махмудга

жагынуу үчүн жана исламдык динаятын өкүмү сүрүп турган кезде зороастрдык доорду өтө эле көкөлөтүп мактоодон оолак болуу дурустай деген ой менен жасаган деп ойлоого болот. Анткени, Дакикинин өлүмүнө мына ушул байыркы доорду даңазалоону алдына максат кылган анын поэмасынан кабардар болгон кара күчтөрдүн тукуруусу себеп болгон деген да пикир бар.

Жогорудагы тексттер аркылуу ошол зороастр динин башталышында ирандык Гуштасп менен турандык Арджасптын динден улам тирешүүсү дайын болот. Анда туранчылар кайсы динди тутунушкан эле деген суроо келип чыгат. Төцирчиликиби, же будданыбы? Кат жөнөтөт дегенине караганда б.з.ч. VI к. жазуу кадыресе көрүнүш болуп калган экен. Анда ал кайсы жазма? Неликтен Арджасп ирандыктардын зороастр динине каршы болгон? Ирандыктардын өздөрү каалаган динди тутунуп сыйынуусуна каршы чыккыдай Арджасптын аларга таасири күч беле, же алардын рухий дүйнөсүнө да жол көрсөтүп келген беле? Кытайлык түрктөрдүн калың колун алып келем дегенине караганда туранчы Арджасптын ээлиги Кытайда («хакандык Кытай») беле? А балким орто кылымдык эмгектерде кездешүүчү «Кытайлык хакан» же «хакандык Кытай» деген түшүнүктөр ошол б.з.ч. VI к. бери бар беле? Гуштасптын Балхта, Ардашстын Кытайда турганына караганда байыркы уламыштын өзөктүү окуялары системандык Иранда да, Армения менен Мидияда да эмес, Хорасан менен Мавереннахрда өткөндөй элес калтырат.

Дакики поэмасын толук бүтүргөндө бизге жетпеген көптөгөн маалыматтарды бермек экен. Анын ошол миң бейти Фирдоусинин «Шахнамасы» үчүн чоң табылга болгондугу да чындык. Эмне үчүн султан Махмуд «Шах-намага» салкын карап анчейин көңүлүнө алган эмес? Буга поэмада байыркы зороастр дининин жана маданиятынын үгүттөлүшү, исламга кыйыр түрүндө болсо да кийинки кабыл алынган дин катары мамиле жасалышы, анан да султан Махмуддун өзү түрк болгондуктан байыркы перстердин улуу тарыхына, маданиятына анчейин деле кызықдар болбогондугу да себеп болгон көрүнөт. Бул поэманы Дакики да, Фирдоуси да Саманиддер бийликтө турган кезде башташкан, бирок 1005-ж. акыркы саманид Мунтасирдин каза табышы менен бул байыркы перс уламышынын негизинде жазылган поэмага түрктөрдөн турган газневид, селжук жана караханид өкүмдарларынын мамилеси түз болбой калган өндүү. Беруни өзүнүн «Хронология» деген эмгегинде Абу Али ал-Балхи тарабынан ыр түрүндө дари тилинде жазылган «Шах-нама» жөнүндө эскерет. В.В.Бартолиддин пикиринче бул ал-Балхи деген Дакикинин өзү деп ырастайт. Бирок Беруни анда биринчи адам Гайомарт жана Аршакиддер жөнүндө айтылат деп жазат. Ал эми Фирдоуси сактап калган Дакикинин үзүндүсүндө булар жок. Мында Дакикиге замандаш келген Берунинин жазганы ырастай.

Фирдоусинин чыгармачылыгы

Айтылуу Фирдоуси (932/41-1020/26) Даики жазып үлгүрбөй калган, эпос аттуунун тuu чокусу саналган «Падишахтар баяны» атыккан «Шахнама» поэмасын жараткан. Фирдоуси «Шах-намасын» баштоодон мурун, албетте, тарыхый жана адабий булактарга кайрылган. Жазма булактардан башка ал фолңклордук бай материалдарга эгедер инсандарга да кайрылган экен. Бул жөнүндө акын өзү минтип жазат:

Бир карыя бар эле ысмы ырыс-куттуу (азад) Сарв,
Ал Мервде Сахлдын уулу Ахмад менен бирге болгон.
Анда падишахтар китеbi да бар болгон...
Мен андан уккандарымды айтам,
Бу сөздөрдү биринен экинчисине саймаладым.

Дагы бир ыр саптарында төмөнкүдөй жазат:

Гератта марзбан бир карыя болор эле,
Көптү көргөн, көптү билген,
Өтө кексе, анын аты Max болгон,
Кызыл тилдүү, улуу да, күч-кубаттуу.
Эмне эсинде калган болсо сурап чыктым
Хурмуздзу жана анын адилет тактына отурганын [1:197].

Фирдоуси X к. 80-ж.ж. ошол байыркы уламыштардын негизинде «Шах-намасын» жазуу үчүн көптү билген, көптү көргөн, элдик оозеки чыгырмачылыкты мыкты билген өзүнөн бир топ улуу аксакал карыяларга кайрылып алардын оозунан көптөгөн баалуу материалдарды жазып алганы кызыктуу да, үлгү болорлук да. Мындан чыкты Авестанын ооздон оозго өтүп келген фолңклордук варианттарын дастанчылар оозеки айтып келишкен өндүү.

Ал кездеги ислам поэзиясындагы салт (таухид) боюнча поэма кудайды даңазалоо менен башталуусу керек. Фирдоусиде чыгарма кудай-тааланы кыска даңазалоо менен башаталат да, андан кийинки бөлүм «акыл-эсти» даңктоого арналат. Акын мында төмөнкүчө жазат:

Кудай-таала бергендин эң мыктысы бол акыл-эс,
Акыл-эсти даңктоо адилдиги жагынан мыкты баарынан.
Ким акыл-эс менен рухунду даңтай алат?

Ким угуп-туям дегенди мен даңтасамчы?
Ақыл-эс жол көрсөтөт, ақыл-эс жүрөктү агаррат,
Ақыл-эс еки дүйнөдө төң колдоп кубаттайт [1:198].

Фирдоуси муну «Меног е храд» («Ақыл-эстин руху») аттуу эмгектен алган деп айтылат. Акын ошол доордун дүхүн берүү үчүн өтө көп тарыхый жана маданий байлыктарды казып үйрөнгөн көрүнөт.

Уламыш жана поэма боюнча Ахура Мазда өзүнө жардамчы катары биринчи адам Гайомартты жаратат. Ахриман өзүнүн уулуна Гайомарттын уулу Сийамакты өлтүртөт. Мына ушул кездөн баштап адам менен ахримандык күчтөрдүн ортосундагы күрөш башталат. Гайомарт Сийамактан калган небереси Хушанг менен бирге жакшылыктын бүт күчтөрүн топтошуп, жамандыктын согушчандарына өтө катуу сокку урушат жана Ахримандын уулун өлтүрүшөт. Хушангдын доорунда кышкы күндү майрамдоо (сада) салты пайда болот. Хушангдын уулу Тахмурас атасынын ишин улантат. Тахмурастан кийин анын уулу Жамшиддин мезгили келет. Бул мезгил жамандык эмне экендигин билбекен алтын доор катары саналат. Бирок, падишахтын даанышман аксакал төрөлөрү менен отурган чакта Ахриман аны ақыл-эске туура келбес сөздөрдү сүйлөөгө түртө салат. Ошондо Жамшид такка отуруп:

Аксакал төрөлөргө ал минтип айтат:
«Өзүмдөн башка эч кимди таанып билгим келбейт!»

Андан ары адамзат алдындагы жасаган иштерин санап келип төмөнкүдөй сөздөрү менен бүтүрөт экен:

Сilerдин дениңдердеги ақыл-эс менен жан менден,
Ким менин алдымда таазим этпесе, ал – Ахриман.
Мунун баарын мен гана жасаганым баарыңа дайын,
Анда мени дүйнөнү жаратуучу деп атоо туура болот [1:199].

Бул сөзүн айтып бүтө электе Ахура Мазданын колдоосунан калып, чыр-чатақ, так талашуулар башталып, бийликке күч-кубаттуу Заххак келет. Андан качкан Жамшид бүт дүйнөнү кыдырып чыгат, бирок аны Заххактын күчтөрү Кытай деңизинин кайсы бир жеринен таап өлтүрүшөт. Бирок Жамшиддин аялы сактанып калат да, андан Фаридун аттуу уул туулат. Ал темир уста Каванын жардамы менен Заххакты тактан қулатып, аны Демавенд тоосуна чынжырлап байларат.

«Шах-нама» поэмасындагы жамандыктын пири Ахриманга каршы турган дагы бир каарман Фаридун ақылман жана адилет өкүмдар болот, ал ээлигиндеги жерлерди өзүнүн үч уулуна бөлүп берүүнү чечет. Салим Румду жана бүт Батыш жакты, Тур Туран менен Кытайды, Ираж Иран

менен Даشت Гурганды (жоокерлер талаасын) ээлеп калат. Бирок, мындай бөлүштүрүүгө нааразы болгон Салим менен Тур кызуулук менен Иражды өлтүрүп коюшат. Фаридун Ираждын уулу Минучихрге атасынын өчүн алуусун тапшырат. Минучихр Турду өлтүрөт. Ошондон баштап Иран менен Турандын ортосунда келишпес кастык башталат. Мына ушулардын баары «Шах-наманын» негизги бөлүгүн түзгөн [1: 200].

Ошол эзелки зороастрдык уламыштагы Турга мураска калган турانчылардын ээлигиндеги («Туран менен Кытай») Туран б.а. азыркы Орто Азия чөлкөмү өзүнүн байыркы түрктүк башатын актап келсе, тарых барактарындагы эчен кылымдык «хакандык Кытай» тарыхый жана географиялык түшүнүгү кийинки мезгилде (Кушандардын доорунан кийин го) бул региондо демилгени Чиндердин колго алуусунан улам бара-бара унутула баштаган кыязы. Ошондуктан Хотандагы, Жети-Суудагы түрк тилдүү элдерди ошолордун урпактары катары кароо да туура көрүнөт.

Поэмада ирандык баатыр Сам Залл аттуу уулдуу болот. Аны Симург күш багып өстүрөт. Минучихр Заллды Ирандык Систандын башчылыгына дайындайт. Ал Кабулга саякаттап барып анын башчысы, теги Заххактан келип чыккан Михраб-шахтын кызы Рудабаны жактырып калат. Залл менен Рудаба үйлөнүштөт. Бул экөөнөн Симург күштүн жардамы менен Рустам аттуу уул туулат.

Минучихр о дүйнө сапар тартып, анын ордуна уулу, колунан жамандыктан башка эч нерсе келбegen Наузар келет. Муну уккан Турандын ханы Пашанг эбегейсиз күч-кубатка ээ уулу Афрасийабды Иранга жөнөтөт. Афрасийаб Наузарды аскерин женип чыгат жана аны ачууга алдырып өлтүрүп коет. Наузардан кийин такка Зау келет. Иран менен Турандын ортосунда тынчтык орнойт. Бул эки мамлекеттин чеги Жейхун менен чектелет.

Поэма боюнча Афрасийабдын (Алп Эр Тон) атасынын аты Пашанг. Турандын бул ханы коңшу Иран өлкөсүндөгү адилетсиздикти жоюу үчүн Афрасийабды аттандырат. Турандын Ирандын ички иштерине кийлигишүүсүнө эмне түрткү берди экен? Ал үчүн Турандын моралдык укугу болгонбу, же коңшу бөтөн өлкө болсо да адилетсиздик өкүм сүргөн мамлекетке адилеттүүлүктү орнотууну өздөрүнүн парзы катары эсептешкенби? Мына Фирдоусиге чейин бир жарым миң жыл илгерки, байыркы зороастрдык уламыштагы көчмөн турانчылардын философиясы, психологиясы жана менталитети! Азыркы Аму-Дарыяны эки мамлекеттин чеги катары эсептешкени да өтө кызыгууну туудурат.

Ирандык такка Кай-Кавус отурат. Бир жолку аземде «девдердин өлкөсү» аталган Мазендеран деген жомоктогудай жер бар экенин угуп калат. Жүрүш менен чыккан Кай-Кавустун колу Мазендеранды чаап кирет. Бирок сыйкырчылар алардын баарын сокур кылып колго түшүрүп алышат. Муну уккан, карып күчтөн калган Залл Рустамды жардамга

жөнөтөт. Ушул жерден поэманын «Рустамдын жети эрдиги» деген бөлүмү башталат. Рустам көптөгөн окуяларга кабылып, бардык кыйынчылкытарды жеңип. Мазендерандын шахын өлтүрүп, Кавусту жана анын аскерин туткундан эсен-соо бошотуп, аерге Кавустун жаңы вассалын койдуртуп кайтат.

Андан кийин поэмада Сиявуштун тарыхы башталат. Рустам өз жерине кайтып келет. Шах Кавус Хамаверанга (Сирия же Йемен) карай жүрүшүн улантат. Аердин шахынын кызы Судабага үйлөнөт. Кавусту дагы кырсык чалып, Рустам келип бошотот. Ушул учурдан пайдаланып Афрасийаб Иранга бастырып кирет. Рустам кайра жетип келип туранчыларды кууп чыгат.

Поэманын «Сухраб жөнүндөгү» бөлүмүндө Рустамдын аялы турандык Тахминадан Сухраб аттуу баатыр уул жаралат. Сухрабда ирандык жана турандык башат болгон. Рустам менен Сухраб бири-бирин өмүр бою издең келишет. Бирок Рустам өзүнүн уулу Сухрабды тааныбай өлтүрүп алат.

Токойдо аңчылык кылып жүргөн үч баатыр – Тус, Гударз жана Гив бир сулуу кызды таап алыш, кимисине ылайыктуу деп Кавуска алыш барышат. Кавус кызды өзүнө алыш, андан Сиявуш деген мыкты бир уул жарык дүйнөгө келет. Аны тарбиялап өстүрүүгө Рустамга берет. Сегиз жылдан соң Сиявушту Кухистанга башчы кылып жөнөтөт. Поэманын мына ушул жеринде төмөнкүдөй ыр саптары жазылган:

Шах ага берди Кухистан жерин,
Ал ушундай даража-такка татыктуу эле.
Ушунтип мурда айтылып жүргөн,
Аны азыр биз Мавераннахр деген.

Е.Э.Бертелестин берген түшүндүрмөсүнө караганда ирандык Кавус уулу Сиявшка өзү бут баспаган турандык Мавереннахрды - Афрасийабдын жерин берип жатат деп келип, бул (Кухистан) поэмага кийинки кездерде киргизилген болуш керек деген бүтүмүн чыгарат [1:204].

Афрасийаб Иранга дагы бастырып кирет. Рустам менен Сиявуш экөө түрктөрдөн Балхты бошотушат. Бул учурда Афрасийаб Согдада жүргөн болот. Ал түш көрөт. Түшүндө Сиявушту өлтүрүп коет. Түш жоруучулар эгер Сиявушту өлтүрсөң өзүн да өлөсүң, Туранды да кыйроого апкелесин дешет. Тынчтык жөнүндөгү Афрасийабдын сунушуна жооп кечиккендиктен ал Сиявуштун өзү менен келишим түзүүнү эп көрөт. Ага кат жөнөтөт. Атасынан жакшылык күтпөгөн Сиявуш Афрасийабдын алдына жөнөйт. Ал Туранга Терmez жана Чач аркылуу барат. Аны жылуу тосуп алыш, аялдыкка жакын кенешчиси Пирандын кызы Жарираны жана өзүнүн кызы Парангисти алыш берет. Афрасийаб Сиявшка Канг-диж

жана Сиявушкент деген өзү негиздеген шаарларды тартуу қылат. Афрасийаб бир тууганы Гарсивазды Сиявуштан кабар алыш келчи деп жөнөтөт. Көргөндөрүнө таң калган Гарсиваз минтип отурса ал жакында бүт Туранды ээлеп алат деген ойго келет. Анын чагымы менен Афрасийаб менен Сиявуштун ортосунда ишенбөөчүлүк башталат. Сиявуш каршылык көрсөтпөй колго түшөт. Аны өлтүрүүгө эч ким даабай Гаруй деген неме аны бычактайт. Беш айлык боюнда бар Парангисти Пиран өзүнө Хотанга алыш барып сактап калат. Сиявуштун аялы Парангистен Кай-Хосров аттуу бала төрөлөт.

Кийин Кай-Хосров энеси экөө Иранга качып өтүшөт. Колго түшүп калган Пиранды да кошо ала кетишет. Кавус тактыны бир нече сыноолордон кийин Кай-Хосровго өткөрүп берет. Жарым турандык болгон Кай-Хосров турانчылар менен эч качан келишимге келбестигине жазуу жүзүндө ант берет. Ким Афрасийабды өлтүрсө чоң сыйлык берилери айтылат.

Хосров Тусту Түркстанга жөнөтөт. Ага Келат жак менен жүрбө, аерде Сиявуштун экинчи аялы Жарирадан Фуруд деген менин бир тууганым калган. Бир кокустук болуп кетпесин деп табыштайт. Бирок Наушардан тараган Тус ошол жолду тандап алат. Жаш Фуруд ирандык аскерлер келатканын угат да, алрды чебинде күтүп калат. Ниети түз болбогон Тус аны өлтүрүүгө баатырларын жөнөтөт, бирок баары анын колунан каза табат. Анан Тус өзү барып аты өлүп араң тириүү кайтып келет. Бижандын да колунан эчтемке келбейт. Руххама деген бирөө артынан жаа менен атып Фурудду өлтүрөт. Уулунун үстүндө энеси Жира өзүн өзү өлтүрөт. Мындан кабардар болгон Афрасийаб түнү жетип келип укмуш кыргын жасайт. Тустун кошуунан бир азы гана качып кутулат.

Мунун баарына Кай-Хосров Тусту күнөөлөйт. Карылыгы жетип калган Тусту экинчи шах ордосуна келбөөнү буюрат. Дагы бир ай өтүп етпөй жаңы салгылашуу болуп кайрадан ирандыктардын женилүүсү менен аяктайт. Афрасийаб менен тынчтык келишимин түзүүгө аргасыз болушат.

Андан соң поэма боюнча «Күшандык Камус жөнүндө уламыш» деген бөлүм башталат...

Бирок туранчылар согушту баштабай күтүп жатышат. Афрасийабдын буйругу менен Пиранга жардамга күшандык баатыр Камус келет. Рустам Ашкамус менен кармашат. Бул эпизод эки сапта төмөнкүчө сүрөттөлөт:

Учу талдын жалбырагы өндүү жебени,
Түрк туулгасынын чокусуна атып сайды [1:231].

Андан кийин ага Камус чыгат. Рустам Камусту атынан аркан менен алып түшүрөт да төмөнкү сөздү айтат:

Сен үчүн согуш да, кармашу да бүттү,
Экинчи Күшанияң менен Кытайыңды көрбөйсүң! [1:208].

Камусту өлтүрүшөт. Турандыктар жеңилип, кытай хаканы колго түшүрүлөт. Пиран өз мекени Хотанга качып барат. Рустам андан ары турандык Согдага жөнөйт да, Бидад («Адилетсиз чеп») деген чепке жетет. Бул жерде адам жегичтер жашаган, Рустам алардын пашасы Кафурду өлтүрөт (капыр деген түшүнүк ошо кезден калган көрүнөт). Чепти жер алдын казып отурушуп чоң кыйынчылык менен алышат. Афрасийаб Кытайга чегинет. Убактылуу тынчтык өкүм сүрөт.

Г.А.Хидоятовдун жазганына караганда б.з.ч. II к. Түндүк-Батыш Кытай, Жети-Суу, Фергана, Мавереннахрда усундар, кангүйлөр, юечжилер үстөмдүк абалда болушат. Юечжилердин урууларынын ортосундагы тирешүүдөн гүйшуандар (кушан) жеңүүчү болуп б.з.ч. I к. орто ченинде Күшан мамлекетин негиздешет. Гректер бул көчмөн түрк урууларын тохарлар, алардын ээлигин Тохарстан деп аташкан. Ушул түрк урууларын армяндар күшандар дешкен [2:62]. Ошол зороастрдык уламыштагы күшандык Камустун туура аты Комуз, Ашкомус – Азкомуз (Аш дегени *аз* уруусунун аталышынан болушу мүмкүн) болуп жүрбөсүн? Ошол байыркы күшандык түрк баатырларынын урматына комуз чыгып, ага (комузга) элдик баатырларды комуз күүсүндө эстеп жүрүү үчүн ушул атты коюшкандыр. Мындан чыкты комуздан алгачкы максаты кайгымунду элестеткен күүнү ойноо болсо керек. Ал эми комузду коштоп ырдоо кийинки көрүнүш болушу ыктымал. Кийинки ал-Фарабинин (IX-X к.к.) домбураны биринчи болуп жасагандыгын эске алсак, комуздан өтө эле байыркылыгына (I-III к.) ынанабыз. Махмуд Кашгаринин «Диванында...» (XI к.) да, Бабурдун «Бабур-намасында» (XVI к.) да кобуз (комуз) деген сөз азыркы маанисинде колдонулат. Ал эми комуздан кыргыз элинен башка элде ойнолбостугун эске алсак эле маселе түшүнүктүү болчудай. Ал эми Пиран ызгаар суукту, бороон-чапкынды пайда кылуучу күчкө эгедер шаман деп айтылат. Пиранды туурасы Бороон деп атап, кыргыз уламыштарында ошондой касиетке ээ болгон көптөгөн инсандар жөнүндө айтыларын эске алсак болчудай. Маселен, Жайсан ырчы (IX к.). Поэмада Рустамдын Камус баатырга «экинчи Күшанияң менен Кытайыңды көрбөйсүң!» дегенине караганда Күшаниядан тышкary Кытай (түндүк-батыш Кытайбы?) да түрк элдеринин өз мекени болгондой. Тарыхый булактарда буддизм Күшан мамлекетинин мезгилиинде кенен тараган деп айтылат. А балким, ирандык зороастризм менен турандык буддизмдин кыл келишпестиги да ушундан

болуп жүрбөсүн? Булардын баары манихейликке, несториандыкка, исламга чейинки доордо болуп өткөндүгүн эскерте кетүү ылайыктуудай.

Ушул жерден Бижан менен Манижа жөнүндөгү өзүнчө поэма башталат. Акын өзүнүн кызматчы күңүнө шарап менен мөмө-жемиш апкелүүнү буюрат да, чыракты жагып кой дейт. Анын баарын аткарып бүтүп, күң кыз муну айтат:

Иче бер шарабынды, а мен сага бир уламышты
Ырдан берем колжазмадан баатырлардын тээ байыркы.

Бул боюнча Кай-Хосровго Туранга чектеш турган аймактан адамдар келишет. Алардын жерин өтө чоң камандардын үйүрү келип чаң-тоз кылып жатышкан экен. Өз каалоосу менен Бижан барууну чечет. Аны менен кошо Миладдын уулу Гургин барат. Бижан өз милдетин аткарат. Аны көрөлбаган Гургин Афрасийабдын кызы Манижа турган чатырга жөнөтөт. Бижан менен Манижа бири-бирин жактырып калышат. Бирок Афрасийаб аны жертөлөгө каматып коет. Манижа Бижан үчүн болушуп киргенде атасы аны сарайдан айдап чыгат. Манижа Бижанга тамак-аш берип туруу үчүн элден кайыр-садага жыйнайт. Бул учурда Гургин Бижан жоголду деп шахка келет. Шеригин таштап кеткен деп ачууланган Кай-Хосров Гургинди каматып коет. Шах бүт дүйнөнү көрсөтүүчү «Жамшиддин табагынан» Бижандын каерделигин көрөт. Аякка ошол замат Рустамды жөнөтөт. Ал соодагер кейпи менен Туранга кирип келет. Муну билген Манижа Рустамга келип аны, Гударздын урпагын бат куткарып алууну өтүнөт. Рустам Бижанды куткарып Иранга кайтат.

Афрасийаб зор аскер топтойт. Өзүнүн уулу Шидди Хорезмге, Пиранды Иранга жөнөтөт. Ушул жерден «Он эки баатыр» деген бөлүм башталат. Карыя Гударз Пиранды жеңет. Турандыктар жеңилет. Кай-Хосров Пирандын сөөгүн коюу аземине катышат. Ал эми атасы Сиявшту өлтүргөн Гаруйду кескилеп өлтүрүүгө буюрат.

Андан аркы жүрүштү Кай-Хосров өзү баштап жөнөйт. Афрасийаб чегинип отуруп Канг-диж чебине баш калкалайт. Аерден кытай фагфурун жардамга чакырат. Румдук усталар чепти бекемдеп киришет. Кай-Хосров жака-белдеги калкка кысым көрсөтүлбөсүн деп айтат. Ал чепке келгенде Афрасийаб тынчтык келишимин түзүүгө чакырат. Бирок ага Кай-Хосров макул болбойт. Чеп алынып Афрасийаб эки жүз адамы менен Бердаанын (Азербайжандагы) жанындагы үңкүргө келип жашынат. Бирок аны ал жерден таап чыгышат. Афрасийабды байлан Кай-Хосровго апкелишкенде аны кылыч менен чаап өлтүрөт. Колго түшкөн Гарсивазды да өлтүрүшөт. Ушуну менен узакка созулган кармаш токтойт. Турандан болгон коркунуч эми болбош керек.

Кай-Хосров тынч жатып калат. Бир жолу түшүндө ага Суруш кирип өлүмүнөн аян берет. Шах баатырларын топтоп, Рустамга Нимрузду

(Систан), Гивге Кум менен Исфаханды, Туска Хорасанды берет. Шах тактысына аны менен тамырлаштыгы жок Лухраспты отургузат. Баары менен коштошуп Тус, Гив, Фарибурз, Бижан менен Густахамдын коштоосунда бийик тоону карай жөнөйт. Бийик тоодон ағып чыккан булактын жанында өргүшөт. Кай-Хосров жандоочторуна мен эртең бу дүйнөдөн кайтам деп айтат. Эртең менен ойгонушса шах жок болуп чыгат. Аны бүт бардык жерден кыдырып таба алышпай эс алууга отурушат. Мына ошондо катуу бороон-чапкын болуп бүт баары кар алдында калып өлүшөт (А балким Пиран-Бороондун каргышы жеткендир). Ошентип Кай-Хосров менен анын эң жакын адамдарынын жаны кыйылыши менен «Шах-наманын» уламыштык негиздеги баатырдык бөлүгү аяктайт.

Поэмада майданга эми тарыхый каармандар келет. Лухрасп шахтын эки уулу – Зарир менен Гуштасп болот. Гуштасп тактыга мени койбодун деп таарынып Румга качып өтөт. Аны Румдун кайсарынын кызы Катайун жактырып калат. Кайсар макул болбойт, бирок епископ макулдугун бердиртет. Бирок экөөнү төң сарайдан айдал жиберет. Аларды бир айылдын башчысы үйүнө киргизип алат. Гуштасп зор келген бөрүнү, андан кийин ажыдаарды өлтүрүп аты элге угулуп калат. Сарайдагы түрдүү аскердик оюндарда өзүн көрсөткөн Гуштасп аброй алып калат.

Кайсардын вассалы хазар Илиас салык төлөөдөн баш тартат. Ага Гуштаспты жөнөтүп карматып келет. Кайсар эми ирандык Лухрасптан салык талап кыла баштайт. Ал уулу Зарирди Румга (Византия) жөнөтөт. Зарир инисине мага тактынын кереги жок деп айтат. Гуштасп өзүнүн тегин ачык айтып Катайунду алып Иранга сапар тартат. Ушул жеринде Фирдоуси Дакикинин мин бейтин кошуп кетет. Лухрасп Балхка кетет. Гуштасп такка отурат. Заратуштра келип жаңы зороастр динин үгүттөйт...

Дакикиден соң окуя төмөнкүчө өнүгүп отурат. Туранчы Арджасп Балхтагы Лухраспты өлтүрөт. Заратуштра да Тур-и Братарвахш (Турдук биратарбагышты?) дегендин колунан каза табат. Бул жөнүндө Балхтан (Балык) качып чыккан энеси Гуштаспка баяндап берет. Исфандийар Арджасптын артынан түшөт. Ал жол катары Рустамдын жети эрдигиндей эле каармандыктарын көрсөтөт. Арджасп Руйин-диз («Коло чеп») деген чепке жашырынат. Түрдүү айла-амалдарды колдонуп отуруп чепке кирип келип Арджаспты жана анын уулу Каҳрамды о дүйнөгө узатат.

Гуштасп уулу Исфандийарга эгер сен Арджаспты жеңсең тактыны берем деп убада кылган, бирок андан айнып эсирип кеткен Рустамды кармап келсөң гана макулдугумду берем дейт. Исфандийар менен Рустамдын тирешүүсү Симург күштүн жардамы менен Рустамдын пайдасына чечилет. Исфандийар каза болот. Бирок Симург кимде ким Исфандийарды өлтүрсө өзү да өлөт деп эскеерткен. Рустам Исфандийардын уулу Бахманды тарбиялоого алат. Бирок Рустам да Кабулга Шагаддын чакыруусу боюнча келип кутумга туштугуп Шагадды

өлтүрө атат, өзү да курман болот. Ушинтип айтылуу Рустамдын доору бүтөт.

Гуштасптан кийин такка Исфандийардын уулу Бахман отурат. Анын Хумай деген кызынан Дараб туулат. Дараб араб Шуайбды, андан кийин македондук Филикусту (Филипп, Александр Македонскийдин атасы) жеңип чыгат. Дараб Филикустун кызына үйлөнөт, кийин Александр төрөлөт жана анын жоруктары тууралуу айтылат.

Фирдоуси Аршакиддер династиясын санап өтөт, бирок алар жөнүндө эч кандай маалыматы жок экендигин мойнуна алат. Андан ары сасаниддерди баяндайт. Сасан – Дарабдын уулу, Индияга качып өтөт. Анын уруусундагы төрт муун Сасан деген атты алыш жүрүшөт. Исфахандын башчысы Бабак сасандарды билип урматтап Сасанга өзүнүн кызын алыш берет. Андан Ардашир деген уулдуу болушат. Ардашир эр жетип Гулнар деген күң кыз менен Фарсыны карай качып чыгышат. Ардашир Фарсыга жетип, аскер топтол Рейдин башчысы Ардаванды өлтүрүп Иранды башкарып калат.

Ардашир Ардавандын кызына үйлөнүп андан Шапур туулат. Андан Ормазд аттуу бала калат. Шапур Рум (Византия) менен согушуп аны жеңип чыгат. Бул тарыхый маалыматтар менен дал келет. Анда Шапур II Византияга жана христиандарга каршы жүрүштөрү ийгиликтуү жүргөн.

Поэмалын ушул жерине Фирдоуси Мани жана анын жаңы диний окуусу жөнүндөгү эпизодду киргизет. Бирок бул манихейликтин баштоочусу жөнүндө акында дурус маалымат болбогон көрүнөт. Манинин Кытайдан үйрөнүп келген сүрөтчүлүк чеберчилиги гана кенен баяндалат.

Поэмада Шапур II кийин Йездегирд келип ал жөнүндө жарытылуу эч нере айтылбайт. Анын уулу айтылуу Бахрам Гур тууралуу кенен баяндалат. Йездегирд шах жаңы туулган баласы Бахрамды (Бахрам Гурду) тарбиялоо үчүн өзүнүн вассалы араб Мунзирге берет. Мунзирдин ким экендигин анын төмөнкүдөй айтканынан баамдайбыз:

Биз – атчандар, чоролор жана чабандестер,
Кандай гана аалым болсо да жок кылабыз [1:216].

Бул ыр саптары аркылуу акын ошол кездеги түркөй арабдардын илим-билимге мамилесинин кандай экендигин көрсөткүсү келген шекилдүү.

Фирдоусунун «Шах-намасында Бахрам шах жөнүндө айтылат. Мында он сегизге жаңы гана толгон Бахрам аялзатынан күң талап кылып, Азада деген ырчы-күүчүнү тандап алат. Бир күнү Азаданы өзү менен кошо аңчылыкка кошо ала барат. Ошондо жаа менен таамай атам деп мактанган ал:

- Кана айтчы, каерге тийгизип берейин?- дейт экен.

-Эликтин эркегин ургаачы кылып бер,- дейт Азада кыз. –Эликтин бутун кулагына кадап бер.

Күң кыз құлұп калат.

Бирок, Бахрам көз ирмеп да койбойт. Эки ок менен эркегинин мүйүзүн кесе атат, дагы эки окту ургаачы эликтин башына кадайт. Ошентип, эркеги мүйүзүнөн ажырап, ургаачысы мүйүздүү болуп калат. Андан соң башка бир элик кулагын кашылоого бутун башына көтөргөндө бутун кулагына кадай атат.

Азада коркуп калат.

-Сага эмне жин тийдиби? - деп бакырат. Ачууга алдырган Бахрам күң кызды ээрден оодара тартып, аты менен тебелетип таштайт.

Фирдоуси поэмасында кызық бир анекдотту келтиret. Бир төрө шарапка тоюп алышп, жолдо уктап калып эки көзүн каргага чокуттуруп алат. Мунун уккан Бахрам өлкө боюнча шарап ичүүгө тыюу салат. Бирок бир күнү шахтын капасынан арыстан бошонуп чыгып кетет да, бүт шаарга бүлүк салат. Ошо кезде бир өтүкчүнүн жесири уулун үйлөп, кичине өзүнө келип алсын деп бекитип калган шараптан уулуна берет. Шарапка шерденип алган бала сыртка чыгып арыстанга кабылып, тайманbastan ага чап салып үстүнө минип алат. Ошо боюнча қүүлөнүп анын капасына кирип барат. Муну уккан шах өзү жетип келип көрөт. Ошондон баштап шарап ичүүгө уруксат берилет, бирок чеги менен ичилсін деп айтат экен.

Шахтын жарчылары жер кыдырып шахтын жардыгын калкка жарыя кылат:

Ким шарап ичсе чени менен иссин,
Алды артынды карап, пайдасы тийсин.
Ушул шарап ырахатка жеткирсе,
Ичкенден соң дени-кардың соо болсун [1:218].

Чиндин хаканы Иран шахы Бахрамдын жоруктары менен қабардар болуп турган. Ал чоң күч топтоп Иранга бастырып кирет. Бахрам Азербайжанга качып өтөт. Эл Бахрам шахтын качып кеткенин угуп хаканга өлкөнү талоонго албоону өтүнүп суранат. Кытай хаканы бейкапар Мервде туруп калат. Бирок Бахрам ири кол жыйнап Амул, Гурган, Неса аркылуу Мервге кирип келет. Бейкапар ууда жургөн хакан колого түшүп колу кыйрап калат. Бахрам мукамдуу ыр-күүлөргө каныксын деп өлкөгө лөлүлөрдү (цыгандарды) апкелет. Бирок аларды отурукташтырууга көндүрө албайт. Бахрам алтымыш үч жыл падышалық кылган деп айтылат. Анын аянычтуу өлүмүн Низами Гянжеви менен Алишер Навои поэмаларында баяндашкан.

Бахрамдан кийин Кубад такка отурат. Анын бийлигине эл нааразы болот. Тактыга Кубаддын бир тууганы келет. Кубад эфталиттерге

(эвталан, абдалим) качат. Маздак жакынкы чыгыш тарыхчыларынын тескери көз караштарына карабастан поэмада өлкөдөгү ачарчылыкты токтоткон каарман катары келет. Поэмада Кубад бийлигин өзүнүн уулу Хосров Ануширванга өз каалоосу менен өткөрүп берген деп айтылат. Маздак жазага кириптер болот. Ануширван согуштук жүрүштергө караганда өлкөдөгү мамлекеттик эреже-мыйзамдарды иретке келтируүгө жана аны сактоого көп күч жумшаган...

Поэмада шах сарайына жаш Бузургмихр аттуу акылман келип Ануширвандын көнешчиси катары көп пайда апкелген жана кадырнускалдуу мыкты сөздөрү менен атагы алыс кеткен даанышман катары сүрөттөлөт. Бул Фирдоусинин орто перс тилинде жазылган «Китаб аттадж» деген өндүү арабдык көрмөлору менен жакындан тааныш болгондугунан кабаралайт.

Андан ары ирандыктардын эфталиттер жана кытай хаканы менен болгон уруштары жөнүндө баяндалат. Нарды жана жүз клеткадан турган шахмат оюндарынын пайда болушунан кабар берилет. Дарыгер Барзуя жана индиялык «Калила менен Димна» дастанынын перс тилине көрүлүшүшү айтылат.

Ануширандан кийин өлкөнү Хурмуз башкарып калат. Иранга түркүттөрдүн Сава-ханы менен Румдун кайсары кол салат. Өлкөнү азыз кеп боюнча эр жүрөк Бахрам Чубин гана сактап калмак. Ушул жерден баштап Бахрам жөнүндөгү бөлүм башталат. Бахрам өлкөнү сактап калат. Бирок Хурмуз анын ийгиликтерин көрө албай, ага аялдын кийимин жана ийикти жөнөтүп маскаралайт. Мындан кабардар болгон аскерлер шахка каршы чыгышат. Анын башында Бахрам турат. Ал Хурмуз менен анын уулу Хосровдун ортосуна от жагып кагыштырат. Хосров Азербайжанга качат. Артынан кууп барган шахтын колу Хосровду женүүгө күчү жетпейт. Учурдан пайдаланып камоодо жаткан шахтын бир туугандары Биндуйя менен Густахам бошонуп чыгып, кол топтолп Хурмуздин эки көзүн ысытылган темирге актырып салышат. Бийлиktи Хосров колуна алат. Ошол учурда Бахрам жетип келип Хосровдун колун талкалап Хурмузду өлтүрөт да такка өзү отурат.

Хосров Византияга жардам сурап барат. Ал Румдун кайсарынын кызына үйлөнөт. Кол алып Иранга эки жолу жасаган жүрүшү ийгиликсиз аяктайт. Үчүнчү жүрүшүндө Бахрамдын аскерин толугу менен кыйратат. Бахрам Чин хаканына барып баш корголойт. Ал хакандын кызына үйлөнөт. Бирок Хосров себепчи болуп Бахрамдын күнү бүтөт. Хосров кайсардын кызынан Ширийя аттуу уулдуу болот. Ушерден баштап Хосров менен Шириндик махабатын даңазалаган бөлүм башталат. Хосров улгайып калганда абрайлуу төрөлөрдү кысмакка ала баштайт. Нааразы болгон төрөлөр Ширийаны камоодон бошотушат. Ширийя Ширингө жетем деп атасы Хосровду өлтүрөт. Бирок Ширин өз жанын кыят. Бул айтылуу махабат Низами Гянжевинин «Хосров менен Ширин» аттуу

атактуу поэмасында кенен баяндалат. Поэмада Хосровдун шах сарайындагы эки атактуу ырчылардын – Барбад менен Саркаштын атаандаштыгы да кызыктуу сүрөттөлөт. Азыркы кээ бир түрк тилдүү элдерде «Мага демектен барбаттан бетер бол» деген учкул кеп колдонулат. Бул ушунчалык эле кыйын болуп кетсөң Барбаддай болуп алчы дегенди туунтмак. Муну «эмне болсоң ошол бол», айтып-айтып сөзү өтпөгөндөн кийинки, же билгенинди кыл дегенчелик мааниде түшүнүүгө болот.

Хосровдун о дүйнөгө кетиши менен Сасаниддердин бийлиги начардай баштайт. Эң акыркы сасанид Йездегирд мамлекетти сактап калууга жан үрөп киришет, бирок араб Сада ибн Абу Ваккастын бастырып кириши менен анын ойлору ойрондолот. Ирандыктар женилүү артынан женилүүгө учурайт. Көзгө басар эр жүрөк Рустам аттуу баатыры да каза болот. Согдага качып барган Йездегирд кутумдар тарабынан өлтүрүлөт. Ошентип Фаридундуун урпактарынан саналышкан байыркы ирандык шахтардын династиясына акыркы чекит коюлуу менен «Шахнама» дастаны да аяктайт.

Акыркы бөлүмүндө арабдык баскынчылардын бастырып кириүүсү менен Иран жергесине келген зор кайғы-муң, трагедия жөнүндө айтылат. Бул, өзгөчө, аңыз кептеги легендарлуу Рустамдын атын алыш жүргөн ирандык акыркы тарыхый баатыр Рустамдын инисине алдыдагы арабдар менен болуучу чоң казатта аман калбастыгын, арабдарды токтотууга болбостугун, санжыргалуу азаттар менен эми экинчи эч ким эсептешпестигин баяндап жазган катында өтө күчтүү берилет. Ошо кезде азаттар деп ирандык орто сословиеден чыккан эркин социалдык катмар айтылган көрүнөт. Фирдоуси фолңклордук материалдарды топтоодо Сарв (Саруу) деген азатка жолуккандыгын да эскерте кетүү ылайыктуудай.

Белгилеп кетчү нерсе поэмада ирандыктар уул жагынан, турандыктар кыз жагынан гана кудалашкан. Маселен, Рустам турандык кыз Тахминага үйлөнөт. Бул экөөнөн Сухраб баатыр туулат. Сухрабда ирандык жана турандык башат болгон. Ал эми Сиявуш Пирандын (Бороондуун) кызы Жарирага (Жарырай) жана Афрасийабдын кызы Парангисти (Беренкыз) үйлөнөт. Сиявштун аялы Парангистен айтылуу шах Кай-Хосров төрөлөт. Бирок поэма боюнча эне жагынан турандык болгон Кай-Хосров таятасы Афрасийабды өлтүрөт. Бижан баатыр болсо Афрасийабдын башка бир кызы Манижага үйлөнөт. Поэмада турандыктардын ирандык кыздарга үйлөнүүсүн кезиктируүгө мүмкүн болбоду. Ушундай эле көрүнүштү тарыхтагы орто кылымдык түрк (кыпчак) хандыктарынан да көрүүгө болот. Түрк хандары орус княздарына кыздарын беришкен, бирок уулдар эч качан вассалдык укуктагы княздардын кыздарына үйлөнүшкөн эмес. Муну кийинки чынгызиддерден да көрүүгө болот. В.П.Мокрынин да орто кылымдык түрк урууларынын уул жагынан кудалашуусу эгемендүү мамлекеттер

менен гана болгон деп ырастайт: «...Родство с каганами по женской линии обличалось для оседло-земледельческой знати весма нежелательной стороной... В «Суйшу» отмечено, что владатель Самарканда был женат на дочери Тарду-беке-кагана... А в «Таншу» вассалная зависимость Согда прямо связывалась с династическим браком: «владатель... женился на дочери западного токусского хана, почему и поддался токусцам» [3:156]. Л.Н.Гумилевдо да түрктөр менен ирандыктардын ортосундагы кудалашуу маселеси каралган....Түндүк-Чыгыш Кытайдын таасиринин күчөшү Иранда дароо эле байкалып, 555-жылы эле Чанчанга перстердин элчилиги келген. Ошол эле убакта түркүттөргө элчилик жиберилип, (бул, албетте, мурунурдаак болгон), натыйжада Истеми хандын кызы менен шахтын никеси аркылуу бекемделген союз түзүлгөн [4:40]. Бул түрк хандыктарына мүнөздүү салтуулуктардын башаты байыркы доорлорго таандык экендиги күмөн туудурбайт.

Фирдоусинин поэмасы боюнча Ануширванга чейин шахтардын дээрлик көпчүлүгүнүн сабаты толук ачылбаган. Башкага өз колу менен кат жазуусу бу жакта калсын, келген катты да дабирге (катчы) окутурган. Акындын жазгандына караганда Ануширвандын бийлик кылуусунан баштап билим берүү, сабаттуулук маселесине чоң маани бере башташкан. Маселен, поэмада бул жөнүндө төмөнкүчө айтылат:

Ар бир көчөдө сабат аччу жайы болгон.
Ошол жер отко сыйынуучулардын орду болгон.

Бирок билим берүү бийлик эгелеринин гана үлүшү деген түшүнүк орун алган. Ануширванга кол өнөрчүлөр ошентип кайрылышканда алардын талабын четке кагат:

Эгерде чарык саткан соодагер сабат ачса,
Анда ал үчүн көз майын да, кулагын да коротот,
Анда бул эстүү кайрымдуу адамдын колунда
Зыян менен улутунуудан башка эчтемке калбайт.

Поэмада Маздак жөнүндөгү баяндоону эске албаганда карапайым адамдардын турмушу тууралуу дээрлик айтылбайт.

Фирдоуси поэмасында өтө кыйчалыш кырдаалдардан абийир, намыс менен чыгып кетүүнү эп көрөт. Маселен, Турдун башын атасы Фаридунга алыш келишкен эпизоду төмөнкүчө сүрөттөлөт:

Чабарман кирди уят толо жүзү менен,
Фаридунду эстеп эки көзү жашка толгон.
Чин ханынын башын кантип алыш барат,

Иран жеринин шахы үчүн чабылган?
Анткени уул чийинден чыгып кетсе да,
Баары бир ата азап чегет анын өлүмүнө.
Күнөөсү өтө оор эле, кечирим болбос эле,
А бирок өчүн алган жаш да, эр да эле [1:231].

Фирдоусинин «Шах-нама» поэмасы баштанаяк мутакариб деп аталган метрикада жупташкан рифмалык саптар менен жазылган. Жусуп Баласагындын «Кут алчу билимндеги» ыр саптар да «Шах-намадагыдай» эле Чыгыш поэзиясына мүнөздүү мутакариб ыр түзүлүшүнө негизделген. Чет элдик көпчүлүк чыгыш таануучулардын пикиринде мутакариб метри араб поэзиясынан өткөн. Бирок К.Г.Залеман мутакариб жана башка метрлер байыркы ирандык мурас, бир гана жери араб метрикасынын мектебинен өтүп ирандык поэзиянын колдонуусуна ыңгайлыштырылган деген оюн тануулайт. Муну изилдөөчүлөр бул метриканын байыркы араб поэзиясында өтө сейрек кездешүүсү менен да бышыктап келишкен. Мына ушул эки божомолго негизденүү менен кәэ бир советтик иранистер «Шах-наманын» өлчөмү - «нуктура улуттук өлчөм» деп эсептешкен, анын башатын байыркы Ирандан издөө керек деген тыянакка келишкен. Бирок, «Шах-наманын» метринин тамырын Ирандан издөө куру бекер убарагерчилик, аны «Шах-наманын» мифологиялык өзөгү келип чыккан байыркы чыгыш ирандык уруулар байырлашкан Орто Азиядан издөө керек,- деп Е.Э.Бертелңс өзүнүн версиясын тануулайт. Бул урууларда поэзия исламга чейин эле болуп келгендиги азыр бизге жакшы белгилүү. Бирок бизге жетип келген бул поэзиянын үлгүлөрү силлабикалык өлчөмгө ээ. Кызы, К.Г.Залемандын исламга чейинки иран элдеринин эпикалык поэзиясы он муунга жакын ыр саптарынан турган силлабикалык өлчөмгө ээ болгон деген божомолун кабыл алууга болчудай» [1:229]. Мындай тыянакты бирдей эле деңгээлде салттуу силлабикалык ыр түзүлүшүнө ээ түрк элдеринин оозеки чыгармачылыгына да ыйгарууга болот. Ошондуктан бизге белгилүү эң алгачкы түрк тилиндеги поэма болгон «Кутадгу билигдин» дал ушул мутакариб ыр өлчөмүндө жазылганы да бекеринен эместирир. Албетте, мында Жусуп Баласагуни өзүнөн бир топ илгери жашап өткөн Фирдоусинин дари тилиндеги «Шах-намасы» менен жакындан тааныш болгондугунан күмөн саноого болбойт жана андан кандайдыр бир деңгээлде чыгармачыл демөөр алган деп ишеним артууга болот. Өзүнөн мурунку устаз акындардан таалим алуу, үйрөнүү дайыма болуп келгендиги жашырын эмес. Убагында көркөм сөз өнөрүнүн дасыккан устаты Низами Гянжеви да «Хосров менен Ширин» (XII к. 80-ж.ж.) поэмасын жазууда белгилүү фарсы акыны Фахр ад-Дин Гурганинин таасиринен чыга албай анын «Вис менен Рамин» (XI к. 50-ж.ж.) поэмасындагы кәэ бир эпизоддорду кайталоого алгандыгы маалым. Айта кетчү нерсе Орто Азия жана Хорасандагы согуштук-саясий жана

мамлекеттик түзүлүштөрдүн түп-тамырынан бери өзгөргөндүгүнө байланыштуу Гурганинин ушул «Вис жана Рамин» дастанынан кийин перс-тажик эпикалык поэзиясында Фирдоусинин «Шах-намасына» окшогон баатырдык эпостордун жаралышы токтогон. Фарсы-дари поэзиясы эски салттардын таасиринен бошонуп романтикалык поэмалардын ордуна эми жаңыча башка жолду тандай баштаган. «Шах-наманын» негизги каармандарынын бири башкы туран баатыры женилбес Афрасиаб уламышта о илгери чыгыш ирандык түрдүү уруулар жердеген Рамитанда жашаган деп айтылат.

«Шах-намада» Афрасиабга каршы ирандык баатыр Рустам Афрасийабдын кимдигин, кандайлыгын өзүнүн атасы Заллдан сураганда, атасы Афрасийабды (Алп Эр Тонду) төмөнкүчө сүрөттөйт:

Байрагы анын қапкара, кийими да ошондой,
Колдору болсо темирден, туулгасы да темирден.
Амал менен каймалды сууруп чыгат дарыядан,
Аны бою кем эмес жүз сексен аршинден [1:202].

Поэмада туранчы Афрасийаб терс каарман катары сүрөттөлөт. Афрасийаб менен Рустамдын бойлору кырк метрдей деп айтылат. Бул эки кабылан шердин кармашуусу ит жыгылыш менен аяктап, Рустамдын күчкүбатын сезген Афрасийаб атасына жетип, тездик менен тынчтык келишимин түзүүгө чакырат.

Афрасийаб менен ирандыктардын көп мезгилди камтыган кармашуусунда Рустам тарбиялап өстүргөн Сиявшутун уулу Кой-Хосров тарабынан Афрасийабдын өлтүрүлүшү менен поэмалын бул бөлүмү аяктайт. Чыгарманын идеясы ушундай жыйынтыкка келүү менен Иран менен Турандын ортосунда тынчтык орноп калышы керек. Кой-Хосров атасы Сиявшутун бузукулардын куру жалаасына ишенип Афрасийаб тарабынан өлтүрүлгөндүгүн билип, Афрасийабдын канына забын болгондугуна чыдабай Рип тоосуна чыгып Күнгө жана аппак карга: «Мен үчүн жашоонун кызыгы кетти. Мени алгыла» дейт. Күндүн шооласынын тийиши менен Кой-Хосров көздөн кайым болот.

Ушул Рип (Урал) тоосу жөнүндө. Алтайдагы Пазырык капчыгайындағы түбөлүк музду эритишкенде (1949) бир кезде Геродот Кара деңиздик скифтердин жашоо образын сүрөттөгөн көрүнүш ошондон 2400 жылдан соң да дал ошондой абалында табылган. Андагы буюмдар өзүндөй сакталган. Хандын дени ак, чачы да ак, көзү көк болгон. Ал кезде мындаидай келбет аландарда, энесайлык кыргыздарда, парфяндарда, эвталандарда, сактарда, юечжейлерде (кушандарда), кыпчактарда болгон. Көптөгөн алтын буюмдар. Алтын буюмдарда - белгилүү айбандык стилц. Бул стилдин башаты батыш ирандык эмес, скифтик-сибирдик экендини илим тарабынан аныкталган. Б.з.ч. VIII-VI к.к. скифтер Кичи Азияга, Эгей

денизине жана Египетке жетишкенде өздөрү менен кошо маданиятын да жайылтышкан. Бул маданият лурлар, андан соң аландар аркылуу Европага жеткен. Вормсдагы (Рейн) готикалык собордогу адамды тытып жаткан арстан Алтайдын ошол Пазырык коргонунан табылган алтын келеп жиптеги адамды арстандын тытып жатканы менен окшоштугу бипбирдей. Скифтер Муз океаны, тұндуктұн кыймылсыз Темир казық жылдызы, Тұндук жаркырагы, Асан Кайғыдагы «алты айға чейин таң аткан» жөнүндөгү билимдерди дүйнөгө бириńчи жайылтышкан. Муз океанына чейин скифтерден дагы тұндүгүрөөктө Тұндукту карай адамдар жердегендиги жөнүндөгү алгачкы маалыматтар да ушул скифтерден алынғандығы археолог, академик А.Окладников тарабынан далилденген [5:352].

Караханид хансарайынын ақыны, фарсыча жазған Сузани Самаркандин өзүнүн касыйдаларын XII к. орто ченинде жаратқан. Анын караханид өкүмдарын көкөлөтүп даңазалаган рубаисинен төмөнкүдөй ыр саптарын учуратабыз:

Мурастық да, өкүмдардық ата-теги
Уруусу анын Афрасийаб падышадан,
Шахиншах Масуд ибн ал-Хусайн,
Чыны арзыйт мураскорго, тактыга [1:472].

Элдик уламыштарга таянған, аны булак катары пайдаланған Фирдоусинин «Шах-намасындағы» Афрасиаб баатырдын образын бул улуу ақындын көзү өткөндөн кийин жарым кылымдан кийин чыгармаларын жаратышкан Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашкар да Алп Эр Тоңаны (Афрасийабды) эскеришет.

Афрасиаб менен Сиявш жөнүндөгү уламыштар Чыгыштын байыркы уламыштарынын ыйык казына-кенчи болуп саналат. Афрасиаб жөнүндөгү уламыш турлар жөнүндөгү бириńчи эскерүү. Беруни боюнча Сиявштун доору б.з.ч. 1292-жылдан башталат. Ал эми Фирдоуси «Афрасиаб падышалардын эң алгачкы Адилет династиясынын негиздөөчүсү» дейт. Бирок зороастрлардын ыйык китеби Авестада «турлар - отурукташкан арийлерге кас» деп айтылат. Афрасиаб менен Сиявш аскерий (көчмөн) жана баба дыйкан (отурукташкан) элдердин образдарын түзүшкөн. Байыркы уламыштар боюнча отурукташкан элдердин кудайы Анахита (Эне, Жер) жана көчмөндөрдүн кудайы Митра (Күн) деп аталған. Митранын тутунған башкы пири - Чындық, анткени чындыксыз урушта жеңе албайсың. Авестада да «Митраны алдаган ат үстүндө жүрө албайт» деп айтылат. Афрасиаб деп ирандыктар, түрк уруулары аны Алп Эр Тоң деп аташкан. X к. караханиддер династиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири күч-кубаттуу өкүмдар Буура-хан өзүн Алп Эр Тондун урпагымын деп жарыя кылган [6: 218].

Араб баскынчыларына карата Фирдоусинин мамилеси өтө терс болуп, андан Ахримандын согушчан кейпин көргөн. Анын поэмасында Медаинден качып чыгууга камынган Йездегирд Хорасанга төмөнкүчө кат жазат:

Балким, сilerге кабар да жеткendir,
Биз кандай тагдырга тушукканыбызды
Ахриманжүздүү оптарткан жыландардан
Билимден да, уят-сыйттан да ажыраган.
Алардын байлыгы да, наамы да, теги да жок,
Багынтууну самашат бүт жер жүзүн.

Ошол эле катында төмөнкүдөй саптар кездешет:

Карга баштуу намысы да, көрүмү да, акылы да,
Билими да, аты да, намысы да жок нерселер,
Так ушул падышалык таажыга умтулууда
Ач карын таажы издеген адамдар [1:222].

Х к. кырында ушул атактуу «Шах-намасын» жазып кеткен Фирдоуси поэмадагы персонаждарынын сөзү менен адамдагы өтө терс сапаттарга бейадептик, бейнамыстык, акылсыздык жана билимсиздикти кошуп кеткендигин баса белгилөө зарыл.

Фирдоусинин «Шах-намасынын» акыркы бейттеринде айтылган ойлордун ырастыгын кийин турмуш өзү ырастаган:

Акыл-эси, ой-пикири, ишеними туура болсо эгер кимдин,
Эскерет жылуу сөзү менен мени кийин.
Жок, мен өлбөймүн таптакыр, мен тириүмүн,
Ал анткени сээп койгом сөз берметтери үрөнүн.

Газневид султан Махмуддан үмүтүн үзгөн улуу акын өзүнүн эмгегинин келечегине толук ишенет:

Бийик сарай курдум мен ырларымдан,
Шамал да, жамгыр да зыян кыла албаган.
Бул китеттин үстүнөн өмүр өтөт көп адамдын,
Бар болсо акыл-эси кимдин болсун.

Фирдоусинин газневид султан Махмуд менен дурус мамиледе болбогондугу белгилүү. Низаминин Гянжевинин «Жети чүрөгүнүн» киришүү бабында төмөнкүдөй бейти бар:

Чаяндардын жаачыларга төлгөдөгү мамилеси –
Махмуддун сарандығы, Фирдоусинин марттығы.

Көрсө, астрология төлгөсү боюнча Чаян Жаачыга карама-каршы аракеттеги белги катары келет экен да, ал боюнча Махмуд (Чаян) сараң шах да, Фирдоуси (Жаачы) «Шах-намасын» Махмудга бекерге кармата берген берешен пенде катары көрсөтүлөт. Бул бейттен бийлик эгелерин ақындарга карата түз мамиледе болуу керек деген тымызын ойду түшүнүүгө болот. Ақын Фирдоуси менен султан Махмуддун ортосундагы тескери мамиле Низаминин «Лейли менен Мажнун» поэмасында да айтылып кеткен [1:180].

Ақын «Шах-намасын» качан жазып бүткөндүгүн төмөнкү ыр саптарынан баамдайбыз:

Отуз беш жыл карытып убакыттын,
Эмгектендим көп табам деп казына-кенчти,
Бирок сапырылды талаага бүт эмгегим,
Бул отуз беш жыл бербеди мага эч нерсени.
Эми мына өмүр келди сексен жашка,
Үмүттөрүм бүтүн баары учуп кетти.
Хижрадан бери сексен жылдан бешөө өттү,
Даңазалуу бул китеptи бүткөн кезде.

Ушундан улам поэма 400 (1009/10) жылдары бүткөрүлгөн деп бүтүм чыгарууга болот [1:180].

Фирдоусиде жалпы эле фарсы поэзиясына мұнәздүү гедонистик маанидай да көрөбүз:

Апкел шарап, бу күндөрдөн биздеги азы калган,
Эзелтеден ушундай, жашоо бирөө, ким түбөлүк жашаган [1:185].

Мындай ықманы мурунку Рудакиден да, өзүнөн кийинки (Махмуд ибн Хусейиндөн, Низами Гянжевиден, Омар Хайямдан, Алишер Навоиден) авторлордун дээрлик көпчүлүгүнүн поэзиясынан да ушундай маанидеги саптарды учуратабыз.

Фирдоусинин жалғыз уулунун жарық дүйнө менен кош айтышы ақын үчүн катуу сокку болгон:

Жашым өттү алтымыш бештин артына,
Жакшы эмес го эми байлык күтүүгө,
Жакшысы өзүмдүн акыл-насааттарымдан пайдаланайын,
Жалғыз уулумдун өлүмүнө ой салайын.
Кезек менде эле, а бирок бу бала кетип калды,

Сагынып аны мен – денем жансыздай
А балким, шаштырып өзүмдү жетсемби артынан
Жеткенде мен аны зекиймин го:
«Кезекте мен элем, а сен байқушум,
Не кеттиң да, менин бүт жашоомду алып кеттиң?
Сен мага жардамчы элең қыйын кезде,
Неге кеттиң сен мендей картаң жаншериктен?
А балким, таптыңбы өзүң курак шериктерди,
Эмне эле сен менден алыс кеттиң?» [1:186]

Акын уулун эскерген бул ыр саптарын поэмасынын орто чениндеги Бахрам Чубин жөнүндөгү бөлүмүндө жазгандыгы белгиленет.

Саманиддердин саясий аренадан кетиши менен «Шах-наманын» актуалдуулугу кетип калды деп, акын бул үчүн ирандык дихкандар менен азаттарды күнөөлөйт. Муну Фирдоуси төмөнкү саптарында айткысы келет:

Мен эми эч жазбаймын шах баянын,
Көңүл калды падышалар сарайынан.
Жетет эми айткым келбейт жел сөздөрдү,
Жетет эми тогугандык куру сөздү.
Жетет эми даңктағаным күч-зордукту уламышта,
Жакында байм эми мен махабат дастанына.
Булардын бүт баарысы – калптын өзү, болгону;
Булардын эки жүзү тең эмес бир уч топуракка,
Булардын бүт баарын жоктон ойлоп тапкам,
Жоктон бар кылып токуп чыккам [1:192].

Жаш өтүп карылыш курун салып калган ченде шахсарайларынан көнүлү калган улуу акын оюнdagысын жашыrbайт, ичиндегилерин сыртка чыгарат. Поэма дари тилинде жазылган, бирок иш процессинде көптөгөн башка тилдердеги материалдарды окуп чыккандыгын баамдайбыз:

Көп эмгектендим, көптөгөн китептерди окум чыктым,
Сөз-кептерин арабчадан, анан да пехлевиден.

Ал эми пехлеви тилинин кандайлыгын дагы бир белгилүү фарсы акыны Фахр ад-Дин Гурганинин «Вис менен Рамин» аттуу поэмасын (1042-1055) окуп чыгып, ага карата Исфахандын өкүмдары Амид ад-Дин Абу-л-Фатхтын айтканы эскерилет:

Мындан өткөн мыкты уламышты көргөн жокмун,
Ал окшобойт бир ажайып бактан башкасына.

Бирок анын тили – пехлеви,
Окугандын бүт баары аңдай бербейт.
Ар ким эле бу тилде оқуй бербейт,
Окуса да маанисине жете бербейт [1:270].

Мындан чыкты акын бул баатырдык эпикалык поэмасын дариге чейинки эски пехлеви тилинде жазган көрүнөт.

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
2. Г.А.Хидоятов. Моя родная история. Ташкент, 1990.
3. Из истории дореволюционного Киргизстана. Ф., 1985.
4. Л.Н.Гумилев. Байыркы түрктөр. Б., 1999.
5. А.Салдадзе. Ибн Сина (Авиценна). Ташкент, 1985.
6. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.

Асади Тусинин чыгармачылығы

Улуу Фирдоусинин кичүү замандашы ирандык поэзиянын аксакалдарынын бири Асади Тусинин (Х-ХI к.к.) «Гаршасп-нама» аттуу эпикалык баатырдык поэмасынан Абу-Дулаф шахты даңтаган төмөнкүдөй саптарды кезиктирешибиз:

Армян шахы, Ирандын сактоочусу,
Арабдардын тийген айы, Шайбаниздер таажысы.
Шах Абу-Дулаф, өкүмдары жер жүзүнүн,
Дини алал аррандык дүйнө падышасы.

Асади Туси өзүнүн башкы каарманы Гаршаспты «Шах-наманын» Рустамынан жогору коет:

Гаршасптын эрдиктери бу дүйнөдө
Улуу инсандардан эсте калган бир китең...
Рустамды сен угасың качангыча?
Тең жок эрдигине деп ойлойсун го?
Гаршасптын уруштарын эске алсак,
Рустамдын уруштары жел сыңары тараң кетет.

Асади Туси андан ары Рустам баатырды паска уруп, анын бир топ жоруктарын айыптайт, маселен, уулу Сухрабды жана Исфандияр шерди айла-амал мен жеңип алганынан кабардар болгон ақын өзүнүн Гаршаспына такыр жакыннатпайт:

Рустам деги – аны тиги кара дев
Булутка чейин көтөрүп дарыяга урган;
Ал оор күрсүлүү Хумандан шайы кеткен;
Аны Мазендерандын талаа эгеси уруп соккон;
Таймашканда Сухраб аны жыккан.
Гаршасп саркерди тирүүсүндө эч ким жыккан эмес,
Эч ким аны жерге урган да, онко сайган да эмес.
Индияда, Румдагы, Чиндеги жүрүшүндө,
Ошол Дастан менен Рустам кылбаганды аткарған...
Фирдоусинин «Шах-намасында» мыкты ырдалған [1:251].

Ошону менен бирге Асади Туси Фирдоусинин ақындык талантына да, уstattыгына да тан берет:

Ал мөөрөй алган бардык ақындардан,
Кабылан шерлердин урушун көп-көп айткан.
А бирок бул уламышты унуктан...

Ақындын айтканына караганда «Гаршасп-наманы» жазууга шах Абу Дулаф Дайрани өзү ак батасын берген экен:

Ақылмандык издеген шахтын өзү муну айтат:
«Бул дастанды айт менин урматыма,
Эгер аны Фирдоуси жазбаса,
Сен аны ырың менен жуп кылсан.
Тустан ушундай эки ақын чыгып,
Болбостур эми муну сен жазбасан [1:252].

Асади Туси поэмасынын бир эпизодунда байыркы доордо иран жеринде калк төрт сословиеге бөлүнгөндүгүн Заххактан качып жүргөн Жамшиддин бейтааныш каныша кызга берген төмөнкү суроосунда баян этет:

Сен шах тукумунанбы, же устаданбы,
Сенин атаң – дихканбы же аскерби?
Ойлогону акча пул соодагердин,
Дыйкан болсо - кишиси эгин-тегиндин.

Бул экөө төң байлыгына чиренишет,
Алар баркын билбейт шердин ата-тегин.
Жоокер өзүн көрсөтөт эрдигинде,
Теги бар шах тукумунан чыккандардын.
Бул төртөөнөн сен ким болосун? - айткының,
Айтканың менин жүрөгүмдөн түнөк тапсын [1:253].

Мында, албетте, акын баарынан аскер тегин жоргу койгондугу байкалат. Андан ары Жамшид менен каныша кыздын ортосунда шарап жөнүндө сөз жүрүп, Жамшид бул ичимдикке өтө аяр мамиле жасоону айтат:

Келесоону, зыкымын да март кылат,
Бопбоз өндү манаттай кызыл кылат,
Унчукпасты сайратат,
Картайганга жаштын күчүн берет.
Шарап тамакка табит ачат,
Денеден чарчоону кууп айдайт.

Е.Э.Бертелңс акын бул саптарын жазууда өзүнөн мурунку Рудакинин «Шараптын анасы» аттуу касыйдасы менен тааныш болгондугу байкалат дейт [1:253]. Асади Туси мындан мин жыл илгери өзүнөн мин жыл мурунку байыркы дастанды баяндап жатып, ушул айтылуу шарап тууралуу бүгүнкүдөй элес калтырган кыязда сүрөттөөсүн эске алсак бул маселенин ошол кездеги да заманбаптыгына таң каласын.

Жамшиддин минтип Забулистанда жашырынып жүргөнүнөн кабар алган Заххак артынан куугун салат. Жамшид Индияга, андан Кытайга качып өтөт. Бирок, баары бир колго түшүп каза табат. Ошо кезде Турдан Шидасп, андан Тивург туулат. Тивургдан Шам, Шамдан Асрат аттуу уул жаралат. Поэманин башкы каарманы Гаршасп ушул Асраттын уулу болот. Гаршасптын балалык кези эпикалык салттуулукта өнүгүп отурат:

Уйку, тамак ордуна уруш-жаңжал издейт,
Сүт берген эмчек ордуна – кабылан-шерди [1:255].

Ал он төрт жашында отуз араш (бир араш жыйырма метрге жакын) келген найза менен согушкан, эки ман (бир ман - алты литр) келген идиш менен шарап ичен. Бул, албетте, кыргыз эпикалык жанрындагы болочок кабылан-шерлердин балалык чагын элестетери бышык. «Гаршасп-намада» Гаршасп менен Махарадж Инди океанындагы аралдардын биринен Сийамактын астоданын табышат... Кийинки Бандаб тоосундагы бийик чептин астынан Хушангдын уулу Тахмустын сөөгүн табышат.

Гаршасп өзүнө макул келген аял издең Сирияга сапар тартканда анын жансакчы коштоочусу түрк жараны болгону да кызык.

Асрат уулу Гаршаспка берген кеңештеринин бириnde шахтарды төрт нерсе курутат дейт: абдыроо, туталануу, сарандык жана жайбаракаттык. Ошондой эле:

Эгерде кимди сага көп жамандаса,
Күнөөсү анын болбосо, билгин: ал өзүнө татырлык.
Кайсы дарактын мөмөсү көп болсо,
Ким да болсо таш ыргытат [1:261].

Поэмада шах Фаридун адамдагы көралбастык жөнүндө төмөнкүчө айтат:

Тил жараты, найзанын жаратынан оор келет,
Анысы денени жараласа, мунусу – көкүрөктү [1:263]

дегени биздин «дene жараты айыгат, сөз жараты айыкпайт» деген макал менен үндөшүп кетет.

Асади Тусинин каармандары байлык, акча маселесине өтө аяр мамиле жасашат:

Байлык кимди болсо да жолдон урат,
Жан досунду келишпес душман кылат [1:265].

Асади Тусинин «Гаршасп-нама» (1065/66) поэмасында («Шахнамадан» кийинки орто кылымдык эң акыркы фарсы баатырдык дастаны) төмөнкүдөй эпизод орун алган:

Перс шахы Фаридун Гаршаспка бакма уулу Нариман менен кошо өзүнө келүүгө буюрат. Жогорку дөңгээлде тосуп алуудан соң падыша Гаршаспты Туран менен согушууга аткарат. Асади Туси Гаршасптын Чачты (азыркы Ташкент) көздөй жүргөн жолун сүрөттөйт (автор ал кезде Самарканд жок эле деп эскертет). Баатыр Испиджаб аркылуу Заххак менен өмүр бою каршылашып келген Йагар-каган башкарған Илек дарыясына жетет. Каган өзүнүн жээни Тегин-таш менен согушуп тургандыктан эгерде ага каршы күрөшүүдө жардам берсе Фаридунга багынып берерин айтат. Тегин-таштын аскери тогузгуздардан турган. Нариман Тегин-ташты жеңип тутқунга алат [1:262]. Белгилей кетчү нерсе бул поэмадагы Илек (Или) дарыясы аймагын жердеген Йагар-каган дегенде IX к. кыргыздардын улуу державасын негиздеген Яглакаркан (Жааганкар каган) жөнүндө сөз жүрүп, ушунун негизинде поэмада тарыхый-фолклордук башаттын бар экендиги тууралуу пикирдин орун алыши толук мүмкүн [2:264].

Асади Тусинин каламды жана анын иш процессиндеги кыймыл-аракеттерин зор эргүү менен сүрөттөөсү төмөнкү ыр саптарында берилет:

Каламдын кара көзү чайыр менен осмолонуп,
Көрүп калды таптак болуп, көзү кара тартып.
Дүйнөгө нурун чачкан колжазмадан, бу калам
Күн жүзүнө түн жүрөгүн оймологон.
Кичине бала өндүү чырылдаган,
Атасын издең жүгүрүп да, бакырган,
Шор талаада жолдон калып адашкан,
Ысыктан тил жарылып, оозу кара тарткан [1:256].

Чыгыш поэзиясында кадимки эле каламды көкөлөтүү, ага таазим этүү сейрек эмес. Маселен, Алишер Навои «Фархад менен Ширин» поэмасынын баш ченинде каламды («Калам, Низами, Эмир Хосров жөнүндө») бийикке оболотот[3:5].

«Гаршасп-намада» Фирдоуси «негедир унутта калтырган» байыркы уламыштардагы алп Гаршасптын баатырдык жоруктары сүрөттөлөт. Гаршасп зор кара күчкө эгедер, Заххактын айтканын айткандай бүтүргөн кыйраткыч күч. Инсандык касиет-сапаты жана жакшы-жаманды ылгап түшүнүүсү жагынан аны Рустам менен таптакыр салыштырууга болбойт, экөө эки башка адам. Рустам турандыктарга жана шахтардын ички душмандарына каршы күрөшкөн ирандык баатыр инсан.

Асади Тусинин «Лугат-и фурс» («Перс сөздөрү») деген бүгүнкү күнгө жетип келген белгилүү түшүндүрмө сөздүгү «Гаршасп-намасына» чейин жазылганбы, же ага кийин киришкенби белгисиз. Туси сөздүгүнүн киришүүсүндө буга чейин Катран аттуу акын тарабынан ошо кездеги фарсидеги активдүү лексикага жаткан сөздөрдү камтыган бир сөздүк түзүлгөндүгүн белгилеп өтөт. Катран ибн-Мансур Тебризге жакын Шадиабадда 1010-1013-ж.ж. туулуп, XI к. 80-ж.ж. дүйнөдөн кайткан. Бул акын жөнүндө Абдурахман Жами «Катран жөнүндө» деген ырында баяндайт [4:188]. Асади Тусиге анын кадырман адамы акын Ардашир ан-Наджми акындардын поэзиясындагы үлгүлөрдүн негизиндеги сөздөрдү түшүндүрүүчү сөздүктү түзүүнү сунуш кылат. Е.Э.Бертелңстин айтканы боюнча Асади Туси жоголуп бараткан жүздөгүн бейттерди дариде жазган ушул сөздүгүндө сактап калган. Бул сөздүктүн баалуулугу ченемсиз. Мунсуз Рудакинин поэмалары, Унсуринин эпикалык чыгармалары, X к. сатиравык адабият жөнүндө эч нерсе билбей калмакпаз [1:266].

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-тджикской литературы. М., 1960.

2. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.
3. Алишер Навои. Фархад и Ширин. IV т. Ташкент, «Фан», 1968.
4. Джами. Саламан и Абсалң. Душанбе, «Ирфон», 1967.

X-XI к. иран-тажик поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн поэзиясындагы гумандуулук идеялар

Саманиддер династиясынын күнү бүтүп бийликтөө түрк тилдүү селжукид, газневид жана караханиддер келген чакта чыгармачылык менен алектенген көрүнүктүү фарсы акындарынын бири, улуу Фирдоусинин замандашы **Унсури** (970-1040) болгон. Унсури төмөнкүдөй поэмаларды жараткандыгы белгилүү: «Вамик у Азра» («Вамик менен Азра»), «Хинг-бут у Сурх-бут» («Ак кумир менен кызыл кумир»), «Шадбаҳр у Айн ал-хайат». Бирок кийинки эки поэмалары жөнүндө маалыматтар жокко эс.

«Вамик менен Азра» поэмасы эпикалык мутакариб метрикасы менен жазылган. Орто кылымдык (XI к.) эпикалык фарсы поэзиясында чыгармалардын аталышынын эки тиби келип чыккан: эки энчилүү аттан турган сүйүү темасын камтыган поэмалар жана энчилүү атка «нама» деген сөз кошо айтылган баатырдык поэмалар. Буга мисал катары Фирдоусинин «Шах-намасын» жана Унсуринин «Вамик менен Азра» аттуу поэмаларын көрсөтүүгө болот.

«Вамик менен Азра» поэмасындагы сюжеттердин баштаты исламга чейинки доорду камтыйт. Унсуринин поэмасына назира катарында эмес дагы башка он үч варианты белгилүү болгон. Унсуринин поэмасынын түп нускасы сакталбай калган. Муну кээ бир изилдөөчүлөр (Й.Хаммер) поэма исламга чейинки зороастрык байыркы динди даңкtagандыгы үчүн жок кылынган десе, башка бири (Е.Э.Бертелңс) поэмаларын түп нускасы Газневиддердин китепканасында сакталып, XII к. экинчи жарымында Гурид Ала ад-Дин Хусайн Жахансуз Газнаны талап тоноого алганда

күйүп кеткен көрүнөт деп божомолдошот. «Вамик менен Азра» белгилүү түркиялык акын Ламиинин (1531-ж.ө.) сакталып калган бир гана нускадагы түрк тилиндеги кормосунан улам белгилүү болуп отурат. Ламии мындан тышкary «Саламан менен Абсал», «Вис менен Рамин», «Фархад-нама», «Хафт пайкар», «Гуй менен човган», «Шам менен Парвана» аттуу белгилүү фарсы-тажик поэмаларын кторгон [1:314]. Бирок, а кезде поэтикалык чыгармаларды түп нускадагысындай кторуу чанда гана кездешкен. Ошондуктан Ламиинин «Вамик менен Азрасы» кормо эмес эле чыгармага түрк тилиндеги назира да болушу мүмкүн деген да пикирлер бар экендиги белгилүү. Муну Е.Э.Бертельс Ламии Жамиинин «Саламан жана Абсал» поэмасын сөзмө-сөз кторбой эле өзүнүн түркчө версиясын берген, Ламиинин «Вамик менен Азрасы» да Унсуриин түп нускасындагыдай болбоосу мүмкүн эле деген тыянак чыгаруусу менен түшүндүрөт [1:315]. Ошону менен бирге көптөгөн чыгыштаануучулар муну Унсуриин «Вамик менен Азра» поэмасынын кормосу деп эсептешет. Дастандын гректик башаты жөнүндө эскерте кетүү абзел.

Унсуриин касыйдаларын окуу менен ырахат алуу кыйын маселе деп айтылат. Бирок касыйдасынан тарыхый көп эле материалдарды табууга болот. Султан Махмуд (Йамин ад-Даул титулун Аббасид ал-Кадирден 999-ж. алган) Унсуриге ушундай касыйдалары учун аябай эле жакшы төлөп Фирдоусинин «Шах-намасынан» да жогору койгон. Муну акындын кээ бир одаларынан үзүндүлөрүн карап чыгуу менен түшүнүүгө болот:

Улуулук, өкүмдарлық, сый-урмат энчиси бир кудайдын,
Берет ал ыраа көргөн инсанына бу дүйнөдө.
Болбосоң сен буга макул - анын душманысың,
Кудайга каршы болуу – динбезерлик да, журтбезерлик.
Окүмдардын душманына эки жаза –
Бу дүйнөдө – кылыш, о дүйнөдө – чоктуу тозок.
Каршылашпа, жагынып чабылгын, өкүмдарга кызмат өтөө –
Бул кайыгы улуу Нойдун, анын узун шамшары – ал Топон суу...
Каршы чыгып канчасынын күйүп кетти иши улуу,
Толгон-токой казына-кенчи, лашкерлери санжетпеген.
Анткени кол көтөргөн өзүнө - пашасына Аджемдин,
Бу дүйнөдөн аты да жок, заты да жок жоголгон...

Эң алды менен Саманиддер дайым айтып келген:
«Биздин каада-салт да, үрп-адат пашага берет жыргал турмуш»...
Ким гана Самандар ата-тегине кара санаса,
Султан өзү жетип барып чөк түшүрчү анын өзүн [1:321].

Касыйданын жогорку төрт сабында Унсури тарыхый окуяны баян этет: Саманид Мансур өзүнүн согушчан төбөлдөрүнүн күч-кубатынан чочуп, а кезде Газнаны башкарып турган эмирдин уулу Махмудду жардамга чакырат. Ага жеткизбей эле эмир Фаик менен эмир Бектузун 999-ж. 2-февралында Мансурду тактан кулатып, анын ордуна Абд ал-Маликти коюшат. Ушуну гана күтүп турган Махмуд адилеттики орнотуу шылтоосу менен ошол жылдын 16-майында жанагы эки эмирдин аскерин толук талкалап, бүткүл Хорасанды ээлеп алат. Каражанид Насыр менен келишип ага Аму-Дарыянын түндүк-чыгыш тарабын ээлеп алууга мүмкүндүк берет.

Эмири Бухаранын жөнөтүп чабарманын Рейге, суранат:
«Басандатпа, айда аскерин Рей менен Гургандын,
Бу түрк топтоду көп күч Хорасанда,
Мени куткар, аскериңди ага жөнөт»...

Акындын «бу түрк» дегени каражаниддердин илек-ханы Насыр болгон. Султан Махмуд каражанид Насыр менен достук мамиледе да болуп турган. 1001-ж. Өзкентте Махмуддун элчилигин кабыл алат, ага өзүнүн кызын аялдыкка да берет. Бирок 1006-ж. султан Махмуд талаптоноо ниети менен Индияга жортуулга жөнөгөндө Насыр Хорасанга бастырып кирет. Махмуд кайра жетип келип аны кууп чыгат. Ошондо алды-артын карабай качкан каражанчылардын көбү Аму-Дарыяга чөгүп өлөт. Унсури төмөндө ошону сүрөттөп бергиси келген:

Раматылык илекти айтсам: Көзү түз болуп турган ченде,
Катында ар бир жолу болчу эле «жеңиш» деген жазуу.
Бирок ал душман чыгып, достугун кылычка берген кезде,
Анын шаттыгы айланды шермендеге, бүткүл иши – бут арчыга.
Желбиреп борбордон жеңиштин байрагы,
Жөнөдү го Иран өлкөсүн көздөй.
Чарпышты биздин шах менен, акыры
Качты жөнөп Түркстанга артын карабай.

Унсуринин Хорезмшах жөнүндө жазып калтырганы тарыхый чындык менен дал келип турат. Анда Хорезмшах Абу-л-Аббас Мамун алгач султан Махмуд менен достук эле мамиледе болот. Бирок анын кеңешчилери эгемендүүлүк жүзүн сактап калуу максатында Каражаниддер менен союз түзүүнү жактап чыгышат. Мындан кабардар болгон Махмуд шах Мамунга Нес жана Феравада жума күнкү хутбада султан Махмуддун наамына намазга жыгылууга мажбур кылат. 1017-ж. 17-марта Мамун киши колдуу болуп каза табат. Бул жолу да шылтоо болуп көп өтпөй эле Махмуд Хорезмди басып алып, ага өзүнүн хасс-хажиби Алтынташты

коюп кетет. Ушундан улам Унсуриинин бул касыйдасы 1017-ж. кийин жазылган деп айтууга негиз бар [1:325]. Ушундай тарыхый факты ақындын касыйдасында төмөнкүчө баяндалат:

Бирок да, кызыгы, таңкалыштуу Хорезмشاхтын жоругу,
Эмирге руху менен, дени менен бир жуп кезде,
Ити чөп жеп, saat сайын иши оңолуп,
Көкүрөгү келечекке ачык эле, аскери кызмат кылган баш ийип.
Бирок заадинде душмандык келген кезде,
Бу сырын жашырын сактай албай чыкты ачыкка.
Жараткан жөнөттү ага пулга сатып алган өздүк кулун,
Каза тапты колунан кол алдында кызмат кылган кулдан.
Азыр эми ишенимдүү өкүлү өкүмдардын,
Аймагы керилет дал өзүнө Фергананын.

Унсури айтылуу Фирдоусинин «Шах-намасын» самар (жомок) деп анчейин көп жактырбайт. Анын оюнча бир гана султан Махмуд чыныгы каарман, баатыр жана ислам байрагын көтөрүүчү. Султан Махмуд динбузарлар атыккан карматтар менен айоосуз күрөшкөн. Карматтардын уюткулуу жери Рейде бир чоң китепкана толугу менен өрттөлгөн.

Иран элдеринде илгертен бери ат үстүндө жүрүп топ ойноо – човган оюну болгон. Муну бийлик эгелери да бат-бат ойноп турушкан. Бир жолку човганда султан Махмуд аттан жыгылат. Ошондо Унсури төмөнкүдөй рубаисин жараткан экен:

Оо, шахым, каарып кой тил албас бу асманды,
Залалын тийгизген сенин айдай жүзүнө!
Топ кетсе башка жакка, таяктап аны уруп кал,
Эгер атың күнөө кылса, аны мага тартуу кыл [1:331].

Айта кетчү нерсе Унсури мужтасс, рамал, мутакариб, хафиф, хасадж, музари өндүү поэтикалык формаларды пайдаланган. Муну ал өзүнүн поэзиясын ыр менен айтууга ыңгайлашкан элдик поэзиядан айырмалоо үчүн атايын жасаган деп түшүндүрүлөт. Акында ырдын рубай метрикасы сейрек кездешет. Ошондуктан Унсуриинин касыйдаларынан ыр саптарындагы муундардын бирдейлиги, же уйкаштык өндүү поэтикалык түшүнүктөрдү издөө түйшүктүү мүшкүл иш.

Газневид сарай ақындарынын көрүнүктүү өкүлү системандык Абу-л Хасан Али ибн Жулуг өзүнө Фаррухи («ийгилик кабарчысы») деген таҳаллусту алган. **Фаррухи** (Х. к. экинчи жарымы - 1038-ж.ө.) өзүн системандык ата-теги жөнүндө бир нече жолу эскергени бар. Фаррухинин диваны эки жүз он уч касыйдадан, жыйырма сегиз газелден, уч

таржибанддан, отуз үч рубаиден жана төрт кытыйдан турган. Анын диванынын негизги жанры касыйда болгон. Бирок өзүн «газалхан» («газел ырчысы») деп атаган. Ушундан улам касыйдадан бөлүнүп чыккан сүйүү насибдеринин баарын Фаррухи газелдерге кошуп алган кызы. Фаррухинин чыгармачылыгына Унсуригин таасири көбүрөөк тийген деп айтса болчудай. Муну ал касыйдаларын жаратууда акындардын газневиддик мектебинин анабашынын (Унсуригин) стилинде аракет кылгандыгынан улам байкоого болот.

Фаррухи убагында сеистандын эмири Халафка кызмат кылган. Султан Махмуд 1000-ж. Сеистанды алганда Халафты эшекке отургузуп төрт тарабың кыбыла деп айдап жиберген. Фаррухи эми Махмудга кызматка өтөт. Султан анын бир поэмасын жактырып көп жолу кайталап окучу экен. Ыраазы болуп жакшы бир ат да тартуулаптыр.

Фаррухи газневид султан Махмуддун сарай акындарынын сабында турган. Анын чыгармачылыгы кандайдыр бир денгээлде анын тубаса талантына жараша эркин өнүкпөй келген деп айтууга болот. Ошондуктан Фаррухи поэзиясында султанды, анын династиясындагы атактуу адамдарды мактап-даңкташ жазууга мажбур болгон. Ал султан Махмуддун тун уулу эмир Мухаммедди:

Адаты шахтардын шарапка, шайыр-жатманга ыкташи,
А анын салты билимге, китеңке, өтмүшкө көп кылчайышы,-

деп, өзүнүн сүйүктүү колдоочусун касыйдасында даңазалайт:

Өкүмдарларда болгон төрт сүйүктүү иши:
Човган ойноо, согушуу, той-тамаша, аңчылык.
Малик Мухаммад ибн Махмуд келди да, толуктады
Жараткандын жары менен дагы төртөөн кошту:
Айтканына бек туруу, пенденин кадыр-сыйын сактоо,
Айткан сөздүн акыйкаты, рух ишенимин урматтоо [1:339].
Фаррухиден төмөнкүдөй ыр саптарын да кезиктирешибиз:

Айтышат, Бахрам болгон арыстандай,
Аңчылыкта күн өткөргөн ар дайым.
Жебе менен кулагына бутун кошо сайчы экен,
Кашынган сайын элик утур шордуу башын,- [1:350]

деген ыр саптары Жээренче чечендеги Телибай тентектин жоруктары менен окшошуп туруусу өтө маанилүү да, кызыктуу. Бирок кимиси биринчи эле деп ой толгоо кажетсиздей. Мында да фолцлордук башатка ыктоо орундуудай.

Фаррухи өзүнө мурунку кесиптештериндей салт катары кайсы тилде жазып жатканын утуру эскертип турууну унуптайт:

Өзгөчө мага окшгон кул пенде,
Мактап, даңкташ жазат дари тилде.

Улуу абын дагы бир обон созгон ырчы замандашына кайрылуусунан адабий тилдин ролун дари толук кандуу аткарып жатканынан кабар да берет:

Жан эргиткен, купул толгон үнүң менен жүрөк ээлеп,
Сый-урматтуу кожокенди сен дариде мактап-даңкташ [1:351].

Фаррухинин касыйдаларында жам деп аталган ыр формасы да кездешет:

Досторуңа, душманга да, согуш менен тойдо да,
Он алты ой эсендө эс алсан да, иштесең да:
Аброй менен келеке, урмат менен шерменде, намыс менен кордук,
Бал менен уу, кубаныч менен аза, бакыт менен бактысыздык,
Таажы менен кишен, такты менен даргасы.

Мактап-даңктоо касыйдаларынан тышкary Фаррухи султан Махмудга «Даулат-нама» («Бак-дөөлөт китеби») аттуу султандын согуштук жүрүштөрүн даңзалаған поэмасын да тартуулаган экен. Муну төмөнкү ыр саптарынан түшүнүүгө болот:

Ким болсо ынтызар билүүгө ажайып укмушунду сенин,
Айтып кой: окусун «Даулат-наманы» турган миң бейттен.

Аңыз кептерге карагана Фаррухи менен Фирдоуси бири-бири менен жолугушкан. Экөө замандаш болгону менен пенделик мамилелери дурус болбогон көрүнөт. Фирдоуси сарайдын дивандык абыны болуудан качкан. Фаррухи улуу Фирдоусинин атын бир жолу да эскербейт. Бирок атактуу «Шах-наманын» тематикасы менен тааныштыгы бар экендиги чыгармаларынан байкалат. Бирок Фирдоусинин поэмасы жөнүндө жылуу пикир айткан эмес экен:

Ал айтты: «Шах-нама» жалган го баштанаяк»,
Мен айттым: «А сен чынды жалгандан билгин айрып».

Фаррухи эзелки дастанды эмес бүгүнкү султан Махмудду окугун дейт:

Сенин атың өчүрдү ысымдарын бүт шахтардын,
Баркы жок азыр эч кандай «Шах-наманын».

Же

Эми окуба жомогун - забулдук Үрүстөмдү,
Ал анткени бул уламыш жийиркеничтүү.

Фаррухи өзүнөн мурунку акындарды мыкты билгендигин ыр саптарында келтириет:

Акындарың бүт окшош Рудаки менен Шахидге,
Ырчыларың окшошот Саркаш менен Саркабга [1:348].

Мында акын айтылуу Рудакини жана Шахид Балхини, исламга чейинки Хосров II Парвиздин ырчылары Саркаш менен Саркабды эскерет. Фаррухи белгилүү акын Даикини билгендигинен да маалымат берет:

Кетти о дүйнөгө Даики даңазалап сага ыр арнаган,
Жүрөгү толо эле ак баталуу дандын анарындай сага деген.
Даикинин мурзөсүнө чыккан ар бир чөбү,
Сурасаң миң сөз айтат сага арнап чын ниеттен [1:338].

Е.Э.Бертелестин пикиринче Фаррухиге эски уламыштар «Шахнама» аркылуу гана белгилүү болгон деп ойлоого болбойт. Унсуриге жакын болгондуктан Фаррухи анын поэмасынын негизинде «Вамик менен Азра» дастанын билген болуш керек. Хосров жана Ширин жөнүндөгү улумышты Фирдоусидегидей билбөөсү мүмкүн эле. Анткени, «Шахнамада» Фархаддын аты айтылбасы белгилүү. Ал эми Фаррухиде Фархаддын аты алты жолу кездешет. Кыязы Фархад жөнүндөгү уламыш Фаррухиге кийинки Низаминин версиясынын денгээлиндей гана маалым болгон көрүнөт. Фаррухиде Димна жөнүндө да эскерилиет. Ал муну арабдык котормосунан гана эмес, Рудакинин «Калила менен Димна» поэмасы боюнча да билген деп ойлоого болот [1:350].

Минучихри (Абу-н-Наджми Ахмад ибн Каус ибн Ахмад Минучихри) (1000-1041) XI к. биринчи жарымындағы фарс-дариде жазган көрүнүктүү акындардан болуп саналат. Газневид султан Махмуддун экинчи уулу атасынан тактыны мурастап калган Масуддун мезгилинде акын тархан титулун да алган көрүнөт. Минучихринин багбанчылық

майрамына арнаган касыйдасынын бейттеринде төмөнкүдөй мазмундагы ыр саптар кездешет:

Кайсар – сенин кесе гүлүн, жайпал болсо - жансакчың,
Ябгу – сага үзөңгүлөш, фагфур – сенин дарбазачың.

Бул касыйдасын акын султан Масудга арнайт. Бейтиндеги жайпал дегени индий журт башынын титулу, ал эми ябгу деп атканы жабгу (жабагы) түркій (кыргыз) уруулук аталышты да, журт башынын наамын да түшүнүүгө болот. Кайсар деп Румдун падышасын атаса, фагфур дегени Кытай хаканы.

Минучихри төмөнкү касыйдасында араб жана фарси-дариедеги адабиятты мыкты билгендин шардана кылат жана Унсурини баарынан өөдө көрөт:

Кайда кеткен Жарир, Фарадзак, Зухайр, Лабид,
Руба Ажжажда, Дик ал-Жини, Сайф-Зу-л-Йазан?
Кайдасыңар Хутайа, Умайя, Насиб жана Кумайт,
Ахтал жана Бурда уулу Башшар-ошол йемендик акын?
Хорасандык Бу Шу айб жана Кештик түрк Бу Заррчы?
Парстык Сабур, анан да чангда ойногон Рудакичи?
Тиги эки гургандык, эки Реялык, Валвалиждик экөөчү?
Серахстык үчөөчү, дагы үчөө Согдадан чыкканчы?
Ибн Хани жана Ибн Руми, Ибн Мутазз жана Ибн Файд,
Дибил жана Бу Шис, илимдүүлөр, билимдүүлөр Карандан.
Аты чыккан беш акын ырларында даңтаган
Урув, Афра жана Хиндини, Вайс жана Лайлини.
Бухарадан бешөө, Мервден да бешөө, дагы бешөө Балхтан,
Нишапурчу жетөө, Тустук үчөө, дагы үчөө Бу-л-Хасандан.
Келишсингчи, угушсунчу ырларын менин устатымдын,
Көрүшсүнчү көкөлөмайдан, гүлзарларды аңқыган...
Ый чыгарсын өздөрүнүн касыйдасы, ырларына
Көз жаш кылбай издерине көчтөн калган, тамдан калган [1:351].

Минучихринин жогорку саптарында XI к. биринчи чейрегине чейинки араб-аджем поэзия чөйрөсүнө белгилүү болгон инсандардын ысымдары келтирилет. Кештик түрк Бу Зарр дегенине караганда бул акын бизге жетпей калган касыйдаларын, балким, түрк тилинде, же кийинки этникалык түрк Эмир Хосров Дехлевидей чыгармаларын дариде жаратып келгендир. Бу Зарр Минучихриден мурун о дүйнөгө кеткен болсо, анда, болжолу, X к. акыркы чейрегинен бери белгилүү болуп, Юсуф Баласагуниге чейин жашап өткөн болуп чыгат. Рудакиден мурун келтирилгендине караганда, балким, IX к. чейинки акындардан болуп жүрбөсүн. Ал эми йемендик Бурда уулу Башшарды айтканынан араб

тилиндеги поэзиянын географиялык чеги өтө эле кең болгондугун баамдайбыз. Аталган ар бир акындын ысымынын артында доордун адабий духун сезип-туую кыйын эмес. Бекеринен чыгыштаануучу иранисттер X к. поэзиянын «алтын доору» деп аташпаса керек.

Минучихри касыйдаларында көңүл ачууга да болорун өзүнө мүнөздүү стилде баян этет, гедонистик маанайды да жаратат:

Керек бизге бул үчөө – кебаб, рубаб жана шарап,
Керек эмес аш-тамагы, дептери да, нарды да -
Түк жараашпайт бул үчөө – бу шеринеде.
Дептер керек мактабга, аш-тамагы базарга,
Нарддын орду унут калган чет жерде.
Жоросубуз шарап, кебаб, рубабдын, жакшы дагы
Бар экен бу жарыкта шарабы да, кебабы да, рубабы.

Акын өзүнүн мусамматынын бир ыр сабында ошол кез үчүн өтө эле осолдуктай туулган төмөнкүдөй да:

Тургула бат, о уйкучулар, таңкы баш жазмайга

деп, «ичкичтердин муэззини» короз таң эртеден кыйкырык салат деп жазат.

Минучихри жаздын келишин касыйдаларында түрдүү канаттуу күштардын көтөрүңкү маанайын алардын сайраганы менен берүүгө аракеттенет:

Мунусу пализбан – обон созот коштоп согда чангын,
Тигиниси - азадвар го, ырын ырдайт луриялык флейтадан.

Акын дагы бир касыйдасында:

Дагы бири перстик ырын созот,
Башка бири – Мавераннахр обондорун

деген ыр саптарындагы «Мавераннахр обондору» дегенинен түркий обондорун деп түшүнүү ылайыктуудай. Ушундай майда-барат көрүнгөндөй ыр саптарынан Юсуф Баласагуниге чейинки түрк поэзиясы жөнүндө кошумча маалымат ала алабыз.

Минучихри «Шах-наманын» жаратманы Фирдоусинин өзү жөнүндө сөз кылбайт. Бирок бул баатырдык поэмалын сюжеттери ал үчүн бештен белгилүү болушунан күмөн саноого болбойт. Маселен, акын кайсы бир аттын жүрүшүн Рахшка (Рустамдын аты) теңештирсе, өң-түсүн Шабдизге (Хосров Парвиздин аты) окшоштурат.

Газневид Масудга кайрылып жазган бир касыйдасында Минучихри минтип айтат:

Туран сен бересиң бул уулуңа, Иран сен тиги уулга,
Чыгыш – бул урууга, а Батыш – тиги урукка [1:367].

Мында, албетте, Фаридундун өлкөнү бөлүштүргөн эзелки уламышын жаңыча интерпретациялоо турат.

Ошону менен бирге ал кездеги фарсы акындарынын түрк тилинде сүйлөп жана ыр да жазышканын баамдайбыз. X-XI к.к. жашап өткөн газневиддик фарсы тилдүү көрүнүктүү акын Минучихри о дүйнө кеткен атактуу Фирдоусиге арнап төмөнкүдөй ыр саптарын арнаган:

Сен түркчө мыкты ырдоочу элең,
Ырдап берчи мага түрк, огуз ырларынан.
Сен чеченсиң өзүң билген бүт тилдерде,
Анткени сен ар бир тилдин абжадысың, хаввазысың [1:368].

Бул ыр саптарынан автордун атактуу Фирдоусинин түркчө ыр окуп жүргөндүгүн, анын түрк жана огуз ырларынан дагы да окуп (ырдап) берүүсүн самагандыгын, акындын өзүнө белгилүү ар бир эле тилде эң мыкты сүйлөй алгандыгын, ал (Фирдоуси) ар кандай эле тилдин башаты (абжады жана хаввазы) экендигин билдириет. Биз Минучихринин бул диванынан фарсы тилдүү акындардын, анын ичинде Фирдоусинин өзү да, түрки тилинде чыгармаларын жаратып, кези келгенде бири-бирине окуп беришкенинен күмөн санабас элек. Анткени, Минучихри Фирдоусиге сен түркчө ырларындан окуп бер, а мен аны угайын деп өзүнүн да түрк, огуз тилдерин түшүнгөндүгүнөн кабар берет. Акындын бул төрт сап ыры Юсуф Хасс-хажибин «Кутадгу билигинен» отуз-кырк жыл илгери жазылганын эске алсак, бул түркүй тилдеги бизге белгилүү эң алгачкы поэмага чейин эле түрк тилиндеги поэзия болуп келгендигин жана түрдүү себептер менен бизге жетпей калгандыгын божомолдоого болот.

Минучихри газневиддик акындардын ичинен Унсуриден, Фаррухиден кийинки катарда турган акын болгон. Ал Мухаммед Газневинин тушунда тархан титулун алууга жетишкен. Өзүнүн касыйдаларын фарсы жана араб тилдеринде бирдей жазып, устаты катары Унсурини етө сыйлаган. Фаррухи жашы боюнча Минучихриден бир топ улуу болуп, хансарайдагы үстөмдүк ордун бошоткусу келген эмес шекилдүү. Аталар менен балдардын проблемасы түбөлүктүү тема болуп келгендиги Минучихринин бейттеринен байкалат:

Көрөалbastар мага айтат: «Биз аксакалбыз, а сен жашсың,
Жаштар тен үлкө албайт улууларга билим жагынан».

Буга Минучихри төмөнкүдөй жооп берет:

Мен билемин динтаанууну, табыпчылық, тил эрежесин,
Жат билем дивандарын арабдардын,
А сен билимсизсин, көп нерсени аңдал билбеген [1:358].

Минучихри өмүрүнүн кийинки мезгилиндө таррикат жолуна б.а. дервиштикке өткөн көрүнөт. Аны төмөнкү мазмундагы ыр саптарынан баамдайбыз:

Акыры бир күн бу дүйнөдөн сапар кезүү түшкүлүгүн болгону,
Бу көртириликке көп кейий бербе сыйздатып көкүрөктүү,
Кара курсагыңдын камы үчүн тепсендиде калбагын,
Тандыр сымал күйүп бышпа көп эле,-

деген тариzte сааты чыкканда суфийликке баш урган көрүнөт[1:358].

Фарсы тилинде жазган акындардын кээ бирөөлөрүнүн көчмөндөргө карата текебердик жана көрөалбастык мамилесин алардын касыйдаларынын төмөнкүдөй ыр саптарынан сезебиз:

Барсан шаардын адамдары дебөт өндүү
Мүлжүшөт сөөктөрдү, нан көрбөгөн түшүндө да.
Ашкабакка жылкы кылын байлап рубаб жасайт,
Буудай, арпа бизге нан, алар үчүн турбас закым [1:476].

Белгилүү фарсы акыны Минучихри кээ бир касыйдасынын насибин эпикалык мутакариб метрикасы менен жаратып, аны табият көрүнүштөрүн, аалам кубулуштарын, жыл мезгилдерин, айлана-чөйрөнү сүрөттөө максатында колдонгондугуна күбө болобуз. Мисалы анын бир насибинин төмөнкү үзүндүлөрүнөн:

Түн караңғы, каардуу шамал удургуйт,
Дүкүлдөгөн үндөр чыгат туш тараптан.
Нахид чыгат кол чатырлуу күн чыгыштан,
Зухал шашат жол ашыга күн батышка.
Үркөр жылдыз – таажыдагы мөлтүр бермет,
Ай - мечиттеги молдонун шамчырагы.
Күн чыгып, бүтүн аалам жарық чачат,
Балық, Сухайл жана Суха үйгө шашат,- [1:366]

акындын астрономиялык түшүнүгүнүн бир кыйла экендигине ынанабыз. Акындын Наход дегени Чолпон жылдыз, Зухалы Сатурн, ал эми Үркөр,

Балық, Сухайл жана Суха биздин галактикадагы ошол кездеги илимге маалым болуп калган ири жылдыздар деп түшүнүүгө болот. Фарсы-дари поэзиясы менен чогуу-чаран өсүп-өнүккөн түрк поэзиясынын өкүлдөрү да аалам сырларын түшүнүүгө аракети болгон.

Минучихринин касыйдасынан төмөнкүдөй ыр саптарын кезиктиреңиз:

Оо, элик көздүү түрк баласы, эликти жебең менен таамай атчы,
Багы, шалбаа, тоосу да, талаасы - толо айга, жылдыздарга.
Бирөөсү-кагандын өргөөсүндөй, башкасы-канышанын боз үйүндөй,
Үчүнчүсү-кайсадын уктоо жайы, төртүнчүсү-кисранын чатыры [1:368].

Бейттердеги газелдин карегиндей көздүү түрк уулу, анын таамай тийчү жебеси, түрк ханынын, анын байбичесинин жана дагы башка түрк төбөлдөрүнүн боз үйлөрүнүн сүрөттөлүшү акындын түрк өкүмдарынын хансарайында, анын жака белинде кези келгенде болуп тургандыгынан кабар берет.

Такталбаган маалыматтар боюнча Минучихри 1040/41 ж.ж. дүйнөдөн кайткан. Бул мезгилде Жусуп Баласагын эр жетип Фирдоусу, Унсури, Минучихри өңдүү араб жана фарсы тилдеринде эркин жаза билген акындардын чыгармачылыгы менен жакындан тааныш болгон деген ойдобуз. Ардактуу салт боюнча Жусуп Хасс-хажиб өзүнүн атактуу поэмасын фарсы же араб тилинде жаратканда, балким, анын түрк тилдүү акын экендигин толук идентификациялоо кыйын болмок. Газневиддер да, караханиддер да чыгыш теги боюна түрк болушкан. Булардын хансарайында штатта турган акындардын корпусу болгон. Өкүмдарлар акындарды өздөрүнүн бийлигин чындоого пайдаланышкандыгы менен адабияттын, поэзиянын өсүшүнө да эрксизден аралжы болушкан. Ошону менен бирге өздөрү да билимдүү болушкан же ага умтулушкан. Ибн ал-Асиредин маалыматы боюнча теги түрк султан Махмуд Газневи араб тилинде Куранг түшүндүрмө бере алган, фарсы тилин жакшы билген жана бул тилде ыр жазууга да аракеттенген көрүнөт [1]. Бул, албетте, Түркстан, Жети-Суу, Мавераннахр чөлкөмүндөгү түрк хандыктары илим-билим, адабият, поэзиядан алыс болбогондугунан кабар берет.

Гурганинин чыгармачылыгы

Жогорудагы атактуу үч фарсы акыны менен замандаш өткөн **Фахр ад-Дин Гургани** (XI к.) өзүнөн кийин бир гана «Вис менен Рамин» поэмасын калтырып кеткен. Анын поэзиясы жөнүндө башка маалыматтар калган эмес. Поэма XII к. Грузияда кецири тараган жана Саргис Тмогвели

тарабынан грузин тилине так өзүндөй кеторулган. Н.Маррдын айтымында бул грузин тилиндеги кетормо менен Шота Руставелинин тааныштыгы болгон. Ушул грузин тилиндеги кетормосунан поэма убагында англис жана орус тилдерине кеторулган. «Вис менен Рамин» поэмасынын биринчи колжазмасы 1850-ж. Индиянын Калңқутта шаарында табылган. Буга Караганда Эмир Хосров Дехлевинин мисалында эле фарсы тилиндеги орто қылымдық чыгарманын колжазмасынын Индиядан табылыши маданият менен адабияттын борбордук жана түштүк азиялык интеграциялык мұнәзүнүн өтө ийкемдүүлүгүн дагы бир ирет ырастайт.

1872-ж. Г.Эте бул поэманын орто қылымдық батыш европалык Тристан менен Изолнда жөнүндөгү романын сюжеттериндеги окшоштуктарына көнүлүн бураган. 1910-ж. Р.Ценкер атайдын «Тристан жана перс эпосу Вис менен Рамин жөнүндө» деген эмгегин арнайт. Анын пикиринче поэмалардын батыштык да, чыгыштык да версиялары шарттуу түрдө «Байыркы Тристан» деген башаттан турат.

Хаджи Халифанын библиографиялык маалыматнаамасы боюнча Гургани селжукид Тогрул-бек шахтын сарайында кызмат өтөгөн. «Вис менен Рамин» поэмасынын баш ченинде Гургани селжуктардын өкүмдары Тогрул-бек шахты Исфахандан (1042) жүрүшкө чыкканда коштоп чыкпагандыгын айтат. Мында Гургани Исфахандын башчысы Амид ад-Дин Абул-Фатхтын кабыл алуусунда болот. Гурганинин баяндоосу боюнча Абул-Фатх бул поэма жөнүндө өзүнүн төмөнкүдөй оюн айтат:

Мен мындан артык уламышты көргөнүм жок,
Ал көнүл-шат гүлбактан башка эч нерсеге окшобойт.
Бирок бир гана жери анын тили – пехлеви,
Аны окуган ар ким эле түшүнө бербейт.
Ар ким эле бу тилди окуй бербейт,
Окуса да маанисин түшүнө бербейт...
Эми Вис менен Рамин уламышын
Мурунку сөз устаздары жаратышты.
Алар фарсинин даңазасын көрсөтүштү,
Анткени алар фарсинин устаздарынан болушкан.
Алар ушундай бир уламышты жаратышты,
Мында бар бүт тилдердин түшүнүксүз сөздөрү... [1:267].

Сөзүнүн ақырында Исфахандын өкүмдары Гурганиге:

Мурунку сөздөр колдонуудан чыгып калды,
Доорлор алмашуусунан жоголууга дуушар болду, -

деп поэмаңы азыркы фарсиде гана жаз деп көрсөтмө берет.

Гурганин бул поэмасынан убагында Низами Гянжеви да «Хосров менен Ширин» поэмасын жазууда анын кээ бир көрүнүштөрүн пайдаланган деп айтылып келет.

Гурганинин «Вис менен Рамин» поэмасында Мерв шаарында Мубад аттуу күч-кубаттту шах бийлик жүргүзөт. Бир жолу чоң оюн-зоок уюштуруп, ага Азербайжан, Рей, Гурган, Хорасан, Кухистан, Шираз, Исфахан жана Дихистандан сулууларды чакыртат. Алардын эң мыктысы болуп Шахрбана таанылат. Шахиншах анын колун сурайт. Бирок Шахрбана мен сага кантип чыкмак элем? Менин Виру деген өндүү көп уулдарым бар. Жашы да бир топко барып калганын айтат. Анда качан кыздуу болгонунда кызыңы мага бересин деп макулдашышат...

Шахрбанадан Вис аттуу кыз туулат. Аны Хузандагы көптүү көргөн бакма аялга беришет. Ал бир эле учурда Мубаддын иниси Раминди да тарбиялай баштайт. Эки бала тең чоңдет. Раминди Мубад, Висти Шахрбана өздөрүнө алыш кетишет.

Шахрбана кызын өзүнүн уулу Вируга берүүнү чечет. Бирок, Мубаддан шерт боюнча Висти мага беришиң керек деген кат келет. Энеси да, Вис да ага каршы чыгат. Мервдик каада-салт боюнча кыз өзүнө күйөөнү өзү гана тандашы керек. Мубад Мервди карай жүруш менен чыгып, Вистин атасы шах Каан урушта каза табат. Бирок көп күчүнөн ажыраган Мубад Исфаханга чегинет.

Мубад Зарддын кенеши менен Вируну өзүнө сипахсалар (саркер), ал эми Шахрбананы Кухистандын эң башкы айымы даражасын беремин деген убуда менен көп белек жөнөтөт. Буга азгырылган энеси кызын Мубад менен кошо Мервге узатат. Жолдо Баатып Раминдин Виске көзү түшүп аны жактырып калат. Мубад Мервге келип чоң той өткөрөт.

Сценага кайрадан бакма энеси келет. Ал анын ортомчусунун милдетин аткарып калат. Акыры Раминдин кайра-кайра табыштоосу менен Вис экөөнү тааныштырат. Шах Мубад Гурган, Рей, Саве жана Кухистанга саякаттап чыгып кетет. Бул экөө Вистин багында сыр чечишет. Вис ага ишенбестигин айтканда, Рамин төмөнкүдөй антын берет:

Алгач изги Рамин берди антын
Дүйнөнүн өкүмдары кудай менен,
Нурлуу ай жана жарык күн менен,
Берекелүү Муштари, таптаза Нахид менен,
Нан, туз, кудайга ишеними менен,
Жанганд от, акыл-эстүү руху менен [1:275].

Бирок бул экөөнүн кылыштары билинип, шах Мубад, агасы Виру да Висти аны кантип сен ошол бузуку менен жүрүп кеттиң деп айыпташат:

Еврэйлер анын достору, табакташы,
Шарап үчүн алар дайым акча алышат.

Бирок Вис эми Раминден калбай калган эле. Мубад Виске эркиндик берет. Ал энеси менен туруп калат. Бирок Раминге Виске жакын жолобойсун деп каттуу эскертет. Ага макул болгон Рамин көп өтпөй эле сөзүнө турбай Виске жолугат. Вистин айынан Мубад менен Вирунун ортосунда уруш чыгып кете жаздайт. Виру Висти кайрадан Мубадга Мервге жөнөтөт. Шах Висти сынамакка алоолонгон оттун үстүнөн секирип өтөсүн деп буюрат. Андан корккон Вис Рамин менен эптеп качып чыгышат. Качкындар Рейдеги Раминдин досу Бихруз-и Ширанун короосунда туруп калышат. Мубад бийлигин Зардга өткөрүп берип өзү Висти издең чыгат. Бирок талаада жүрүп өлүп кетүүдөн чочуп Мервге кайра келет. Мубад менен Раминдин энесинин өтүнүчү менен Вис Мубадга кайра келет.

Бир жолу Мубад Вис менен жалгыз калып, Висти Рамин болбосо бир күн да энесинин үйүндө калмак эмес деген кытмыр кебин айтат. Ага ачууланган Вис төмөнкүдөй жообун узатат:

Тозокту мупмұздак дегенге көп ишенбе,
А Ахриманды жарамсыз бузуку деп.
Ууру болуп уурулугу чын болсо да,
Айыпталган жалаалары көп болсо да [1:277].

Румдун кайсары Мубадга согуш менен чыгып, шах өзү менен Раминди ала кетет. Висти бекем чепке бекитип, ага Зарды күзөткө коюп кетет. Бирок Рамин өзүн амал менен ооруга чыгартып, Виске жетип келип экөө тогуз ай чогуу туруп калышат.

Мубад кайсаңдын колун жеңип, Армения менен Арранды багынтырып Мервге кайтып келет. Бул экөөнүн кылыш-жоруктарынан кабардар болгон шах Висти каттуу жазалайт. Бирок экөөнө төң кечирим берет. Шах Раминди анын өтүнүчү боюнча Рей, Гурган жана Кухистанга башчы кылыш жөнөтөт. Рамин Вис менен коштошот. Коштошуу эпизодун акын төмөнкүчө эки сап менен түшүндүргүсү келет:

Аба алардын таза үшкүрүгүнөн тозокко айланды,
Жер алардын көз жашынан толкуган көлгө айланды [1:281].

Рамин жаңы әэлигинде тартип орнотуп, аナン Гурабга барат. Бул жерден гүл деген айчырайлүү кызга ашык болуп калып ага үйлөнөт. Чоң той берилет, оюн-зоок, човган ойнолот. Рамин Виске үйлөнүп алганын мактанып жазат. Кат Мубадга тийип, аны Виске көрсөтөт. Вис ичи күйсө да билмексен болуп коет. Артынан Гурабга барган бакма энесин Рамин

кууп жиберет. Бирок, бат эле Гүлдөн көңүлү калып ызгаардуу суукта жалгыз өзү Виске жетип келет. Вис аны кабыл албай коет. Рамин кетет, эми анын артынан Вис жетип барат. Экөө бири-бирин кечиришип Мубадга шек алдыrbай бир айча бир болушат.

Бакма энесинин кеңеши боюнча Мабудду өлтүрүп гана түбөлүк бакытка жетүүгө болот. Зард Раминдин колунан каза табат. Мубаддын казынасын төөлөргө жүктөп Вис менен Рамин Дейлемди көздөй сзышат. Мубад алардын артынан кууп жөнөйт. Жолдо баратып өргүүгө токтогон жерден аны кутурган бир чоң каман челип таштайт. Тактыга Рамин келип отурат. Ал Вис менен бирге өлкөнүү сексен жети жыл башкарат. Алардан Жамшид жана Хваршид деген эки уул өсүп чоңоет. Вис о дүйнө сапар тарткандан кийин Рамин өзүнүн ордуна Хваршидди тактыга отургузат. А Рамин өзү Вистин мүрзөсүндө үч жыл кайтарып жатып калат.

Гургани поэмасында өзүнөн мурунку баатырдык поэмалардын каармандарынан айырмаланып «ак сөөк таза кандуу рыцарлардан» эмес. Алар шах Мубад баш болуп урмат-сыйга ээ болгудай даражага жетпеген шах сарайынын митаам арамзалары катары катышышат. Башкы каарман Рамин баатырдык жоруктары менен деле айырмаланбайт, керек учурда сөзүнөн танып кетет, согуш талаасынан да кетип калат. Ал башка аялзаты менен «ойноп» кетүүгө дайым даяр. Кийинки башкы каарман Вис да Раминдин өзүнөн кем калышпайт. Көз ирмебей калпты шыпартат, атаандашын алдап кетет, бирок элге шардана болуудан коркот. Шертиңе бек эмессин деп Раминди көп эле жемелеген жери да бар:

Сенин антың – желип өткөн желдей,
Сенин байланыштыгың - тез аккан суудай.
Сен жибек өндүү түркүн түскө кулпурасың,
Алтын өндүү колдон колго өтүп жылбышасың [1:282].

Поэмада он каарман деп атагыдай персонаждар экинчи позицияда гана учурайт. Анын бири Мубад шахтын иниси Зард. Бирок бул каарман да адилдигинен, түздүгүнөн жана ишенчектигинен кыйды-кытмырлардын курмандыгына айланат.

Изилдөөчүлөрдүн айтмында «Вис менен Рамин» байыркы «Миң бир түндөй», же кийинки «Декамерондой» таасир калтырат, же белгилүү сатирик ақын Убайд Закани (XIV к.) айтмакчы бол «бузуку» дастанды дегеле аялзаты атыккандарга окутууга болбайт экен. Ошон үчүн да Шота Руставели өзүнүн «Жолборс терисин жамынгандык баатыр» аттуу атактуу поэмасын ушул «Вис менен Раминге» карама-каршы максатта жазган деген да пикирлер бар [1:285]. «Вис менен Рамин» поэмасы ошол кезде өкүм сүргөн шах сарайынын жана тектүү төрөлөрдүн жашоо образына карапайым калктын протести катары жазылгандай элес калтырат. «Вис менен Рамин» поэмасы «Шах-нама» менен «Гаршасп-нама» өндүү

баатырдык эпостордун эң ақыркысы. Доорлор алмашып, саясий аренага саманиддердин ордуна Иран, Хорасан жанан Мавераннахр чөлкөмүнө түрк хандыктарынын келиши менен мындай баатырдык поэмалардын актуалдуулугу кеткен.

Насир Хосровдун чыгармачылығы

Көрүнүктүү аалым жана акын **Насир Хосров Абу Муин** (1004-1072) Кабадианда (азыркы Тажикстан Республикасы) туулган. Ал көптөгөн философиялык трактаттардын, прозалык жана поэтикалык чыгармалардын автору. Төмөндө анын ырларынан үзүндүлөр келтирилет.

Усталарга алкыш сөз

Устакер! Сенден өткөн мыкты жок, бир азаматсың.
Шах эмессин, кул да эмессин. Эркин жансың.

Балка урабы же тигеби иш үстүндө,
Кечинде ыр ырдан обондотот чоң бүлөдө.

Күндө эле ашыкча бир тоюнбастыр,
А бирок тапканын ысырап да кылбастыр...

Бу дүйнөдө тең келчү ага жоктур:
Шахтар да ага мухтаж, колун дарт көрбөгүр [3:79].

Дыйкандарга данк

А бирок устакериң шооно эше албас го,
Кампасына дыйканыңдын дан толбосо...

Дыйканжан жыл айлантпай ачат кенчи жаңы,
Мында айдоосу, анда гүлдөгөн жашыл багы...

Бүт ааламда тең жок ага, болбойт дагы,
Так ушундай ыйык сапат - адамдагы.

Ким болбойлук әмгек менен данкталабыз, улуубуз!

Ушунда турмуш маңызы. Ушунда үй да, очогубуз [3:80].

Билим

Өзүңдүн ээлигинди дайыма абайлап тут,
Анткени ээлигиң күтүнгөнгө берет күт.

Эки кулак, эки көзүң өзүңдөгү –
Ушул сенин ишеничиң өңүңдөгү.

Окугун да, дүйнө тааны! Бу тагдырдын жазмышында
Сенин таанып билүүң – жансакчың да, жалғызың да.

Ким калканчына оронсо кут билимдин,
Ал көйгөйүн билбей өтөт көртириликтин.

Дагы бир кеңешим: ушак сөзгө ишенбе!
Ушак деген ушак: айта берет! Ошентсе да

Уккан сөзүң, уккан аңыз кебин
Көзүң менен көргөнгө тен келбесин.

Акырында дагы: сөз иш эмес деги,
Кылганың – денин, а сөз – көлөңкөсү...[3:80]

Ақыл-Эс

Акылдууга акыл-эс акыл айтат дайым козгоп:
Жамандыктан сактангын, унутпа: ал – азап-тозок.

Айбанга да, жаныбарга тенелбе – сен көрпенде,
А эгери жаман кылсаң – бу айбандан айырманың не?

А бирок жандүйнөнүн канаты бар: бул канаттуу акыл-эс!
Түпкүрдөгү кургуйдан учуп чыгат, эркиндикке чабандес...

Канат сермеп бийикте! Төмөндө акыл-эсти тебелеп,
Наадандык андып турат...Бош келбе! – кетет тепсеп [3:81].

Изгилик

Сенде бир кененирээк жандұнүйөң болбосо да –
Шам чырактай жарық бергин ұлбұрәгөн болсо да.

Иш менен да, сөз менен да адамдарга запкы бербे.
Пенделердин ар кандай мун-зарына кулак төшө.

Сыркоолууну – дарымда! Шордууну – соорот!
Жашоонун азабы тозоктун тозогунан да озот...

Жашап кел башка үчүн. Өзүндү ойлобогун.
Сенин да көчөндө майрам болот, той-тойлогун [3:82].

Экижүздүүлүк

Эстүү жанга жол көрсөтсөм:
Оюндуун шариги да, тобу да боло көрбө!..

Өзүңө жакпаганды бирөөгө сунуштаба,
Ашық айтып апыртып калп бирөөнү мактаба [3:85].

Тил

Ооз кандай кооз. Бирок түнөгүндө анын
Азап жатат комдонуп бу пенде жандын.

Тилде катылган бузуку да, жаманы да,
Унчукпоо – баарың үчүн кенч-казына!

А бирок тилинди такыр тыя албасан,
Айтар сөзүң изги болсун кааласан.

Сүйүү сөзү – аткан таңдын алтынындай...
Колдон келсе ушуну айт - тайсалдабай!

А бирок сөз чыгат ириген ооздон чириген –
Айда кууп аны, кыраандай тазжоруну айдаган! [3:86]

Насир Хосровдун поэзиясы менен Юсуф Баласагуинин чыгармачылыгынын мазмун жана форма жағынан жакындыгын байкоого болот.

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
2. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.
3. Лирика. Из персидско-таджикской поэзии. М., «Художественная литература», 1987.

Омар Хайямдын чыгармачылыгы

Айтылуу ойчул, илимпоз жана акын Омар Хайям Гиясаддин (1040-1123) Нишапурда туулган. Аны чатыр токуган (чатыр – ар.хайма; хайям – чатыр токуган) адамдын уулу деп айтып келишкен. Поэтикалык тахаллусу да ошондон деген аңыз кеп бар. Белгилүү чыгыш таануучу В.Жуковскийдин пикиринче «Омар Хайям эркин ой жүгүрткөн инсан, динбузар; кудайсыз жана материалист, мистицизмдин сынчысы жана пантеист; ал мыйзамга ыктаған мусулман инсаны. Так философ, курч байкоочу, илимпоз; ...ал скептик-эпикурчу, ал – перс Абул Ала (Маари), Волңтер, Гейне» [1:15].

Аны мыкты метеоролог катары да баалашкан. Низами Арузи Самаркандинин (XII к.) айтканы боюнча 1114-ж. селжук султаны Мухаммад (султан Санжардын бир тууганы) Хожа Омарга (Хайямга) кышындасы аңчылыкка барып келгени ыңгайлуу күндөрдү көрсөтүп бер деп буюрат экен. Айтылган күнү султан жан-жөкөрлөрү менен ууга жөнөп калат. Эми гана жолго чыкканда күн жаап кирет. Ошондо баары күлүп, кайтабыз деп калганда Омар Хайям султанга камтама болбо бир аздан соң жаан токтойт да беш күн катар менен күн ачык болот деп ишендирет. Султан сапарын улантат. Айткандай эле күн ачык болуп туруп берет.

Казвининин «Космографиясында» (XIII к.) Омар Хайям мыкты илимпоз катары сүрөттөлөт. Ал 1074-1075-ж.ж. Мервдин обсерваториясынын астроному кызматын алат. 1079-ж. өзүнүн атактуу календардык реформасын сунуш кылат.

Өмүрүнүн акырында Омар Хайямды Меккеге ажыга барып келген дешет. Ал-Кифтинин айтмында ал муну еретиктик көз карашы жөнүндө

динаят өкүлдөрүнө дайын болуп, өмүрүнө коркунуч туулганды ажылыкка жөнөгөн. Ал эми Шахризуринин кол жазмасында султан Санжар Омар Хайямды көп жактырган эмес. Ошон үчүн Хорасанды убактылуу таштап кетүүгө мажбур болгон. Низами Арузинин маалыматы боюнча Омар Хайям 1123-ж. о дүйнө сапар салган. Чыгыштаануучу С.Морочниктин ишениминде «Хайямдын көз карашы өзүнөн мурункулардын жолун уланткан. Ал-Кинди, философ жана дарыгер ал-Фараби, белгилүү илимпоз ал-Беруни, өзгөчө, тажик элиниң атактуу ойчулу Абуали Ибн Сино мына ушундайлардан болгон» [1:24].

Омар Хайям адилетсиз бийлик эгелерин, төрөлөрдү айыптаган:

Оо асман, колуң ачык арамза митаамдарга:
Мончосу, тегирмени, булак суусу - бүт аларга;
Жандүйнөсү тазаларга нандын ушагыбы?
Түкүрүккө да ыраа эмес, түү, асман сага!

Сартон өзүнүн «Илимдин тарыхына киришүү» деген эмгегинде Хайямды орто кылымдагы эң улуу математиктердин бири деп эсептеген. Ал математикадан тышкary астрономия илими менен да шугулданган.

Омар Хайям зороастрык уламыштагы «Жемшиддин табагы» жөнүндө да жазган экен:

Мен издедим уйку көрбөй Жемшиддин табагын.
Бүт дүйнөнү кыдырып чыккан кезде калбай арманым
Ақылман бир инсандан билдим - бекерге издептирмии
Көп басып – аңдабай ал менин көкүрөгүмдө жатканын.

(Омар Хайямдын поэзиясын орус тилине Л.Н.Румер, О.Румер, И.Селевинский, Тхаржевский көтөрүшкөн).

Рубайлери

Аалам жана аны таанып билүү

1.

Сен чындыкты издейсиңби? Ташта аялыңды, балдарыңды,
Бүт баарын - жүрөгүндүн сүйгөнүн, жакыныңды, досторуңду.
Баарын кетир, жолуң байлаپ тоскон тоскоолдукту,
Эркин басып жүргөнү батыраак үзүп ыргыт кишендерди.

2.

Биз кетебиз – а дүйнөндө баары бир да,

Жоголот изибиз – а дүйнөңө баары бир да.
Биз эми келбейбиз – а аның болуп келген, боло берет,
Биз жоголобуз – а дүйнөңө баары бир да.

3.

Биз кайдан келдик? Кайда сапар тартабыз?
Жашообузун сыры эмнеде? Аны биз туя албайбыз.
Канчалаган таза жандар көгүлтүр дөңгөлөктүн астында
Күлгө, топуракка айланат – тұтұнұ кана, айтыңыз?

4.

Мен келдим бу дүйнөгө – ал эмне байыдыбы?
Өтүп кетсем – анын қылыш кыйшаябы?
Кана ким мага менин келгенимди туюндурат,
Топурактан келгендерге топуракка айлануу маңдайыбы?

6.

Биз бир так теке, а тағдыр оюнчу,
Бул образ эмес: чынында жазмыш доочу.
Ушинтип турмуштун тактайында жүрүшөбүз,
А тыякта күтөт кезегинди - сандык чоорчу!

8.

Жылдыздуу түн - үрөй учат! Өзүмдү жоготомуун,
Калтаарып, ааламдын тунгугунда жоголомун.
А жылдыздар баш айлантма айлампада
Жакын өтөт ийри тарта түбөлүккө - чү койгонун.

12.

Мага да, сага чейин бу дүйнө күүлдөгөн убагында,
Так ушунтип оттор күйгөн кыйырсыз ай-ааламда.
Оо сүйүктүүм! Абайлап бас алдыңдагы кумунду:
Антпей анан, сүйүшкөндөр көздөрүн басып алба.

13.

Бир тамчы коштошуп деңиз менен ыйлап жатты,
Тамчынын кайгысына кыйырсыз толкун күлүп калды:
«Мен – баарымын, баарындаын, бизди бөлөт бир сыйык гана,
Сен болгону бөлүнөсүң көз ирмемге «чекиттин кыймылында».

20.

Купуя сырларынды нааданга айта көрбө,

Билиминдин берметин маңыроого арнаба!
Сөзгө сараң бол, алдында ким аны бил,
Үмүт үзбө, а бирок сырынды такыр ачпа!

Адам

Шариятты, намазынды, орозонду койо тургун,
Андан көрө ач-жылыңаң пенде менен тең бөлүшкүн.
Берешен бол... Күткөн пайдаң – мен кепилмин –
Азыр тириүлүктүн ырахаты, а өлбөстүк – андан кийин.

28.

Ақмак менен маектешсөң шермендеге каласын,
Ошондуктан угуп кой Хайямдын масаласын:
Ақылмандын колунан уу болсо да алғының,
Ақмактардын колунан балңзамды да албагын!

29.

Ақыл менен жашоо үчүн көптү бил, аны баркта,
Алгач ирет эки баалуу эрежени эсте сакта:
Жакшысы ач жүргөнүң, ардемкени жей бербегин,
Жакшысы жалгыз жүргүн, көрүнгөндү кармаба.

32.

Ай-аалам, бул – өркөчү адамзат турмушунун,
Жейхун – кенедей чубурган агымы кандуу жаштын.
Тозок – бүтпөс азап отунун бир учкуну,
Бейиш – чама-чарктуу кубанычы инсандын!

33.

Кара мұртөздүн тилеги таш кабат, көрөсүң,
Бирөөгө ор казсаң терең каз, өзүң түшөсүң.
Менин сага каалаганым жакшылық, а сеники жамандық,
Жаалдан, кадырманым, бирок бекер эле күрөшөсүң.

Кана эми күндө жеген наның болсо,
Өз үйүң, өлөң төшөгүң даяр болсо.
Эч кимдин башчысы да, кулу да эмес,
Ошондо биз көк асманга ыраазы болсок!

Жаз, гүлдөр, махабат

39.

Сулуулугуң басып кетти кыздарын Кытайдын,
Сенин жүзүң назигирәэк жүзүнөн жасминдин.
Кечәэ сен бир карап койдуң шахын Вавилондун,
Баарын бир алдың: ферзасын, ладңасын, атын.

Кубаныч менен кайгынын ортосунда

46.

Мага ыйык шайыр күлкү же мастыктагы алсыроом,
Мага башка динин же динбезерлик - жок тааныштыгым.
Тагдырдан мен сурандым: «Бычып бер калыңыңды!»-
Жооп берди: «Кубанычың - өзүндөгү жандүйнөң»

47.

Сен жерди көрдүң, а жер – жок дареги.
Илим – сөздөрдүн калбыр элеги.
Ааламдын жети катмары – ал да ошол.
Түбү жок ойдун акыбети – жок дареги.

48.

Ишенимден каяшага – бир көз ирмем.
Чындыктан купуяга – бир көз ирмем.
Шимиргин жаштыгыңды, мастыгыңды,
Жашоонун жылуу деми – бир көз ирмем.

53.

Чөйчөктү бер да мени ук! Кетесин бир күнүң,
Анда жок оюн-күлкүң, достугун да, ак сүйүң.
Бу сөздөрдү бекем түй (башкага ачылбагын):
Кайра ачылбайт соолуп калган кызыл гүлүң.

56.

Өзүңдү кайгы-мунда эзе бербе, Хайям!
Бир күнүңдү да бош кетирбе, Хайям!
Гүлзар бак, ыр, эриндин жемишин сор.
Оо кийин уктайсың ымшыган аба көрдө, Хайям!

106.

Соо кезимде – кубануу жок бир кенен,

Мас кезимде – ақылым шарап менен,
Бирок, соо менен мастыктын арасында
Кызыгы бу жашоонун – кайип деген.

108.

Эгерде жашоодон мага калса араң
Бир кумура суу да, сындырым нан.
Бул эмне – мен пас турамбы
Менден үч эссе ақылсыздан?

116.

Мени өзүнө тарткан бир илимпоз кадырманым,
Жаштайыман укчумун, талашып-тартышчумун,
Алар менен отурчумун... бирок ошол эшиктен
Кирчүмүн да, анан чыкчумун.

119.

Ай-ааламды капитаганда акыр заман,
Асман түшүп, жалп өчкөндө жолу саманчынын -
Жараткандын этегинен тартып сурамакмын:
«Неге сен мени өлтүрдүң, оо жаратканым?»

120.

Дасторкондо чогуу отуруп бир бүлөдөй,
Дагы бир отурушта, сураныч, оо жоролор,
Достунарды эскерип, чөйчөктөрдү көңтөрүп
Койгулачы, араңарда мен отурган, мен бардай.

Низами Арузинин «Чахар макала» («Төрт маектешүү») прозалык чыгармасы боюнча 505 (1111-12)-ж. ал Нишапурда Омар Хайям менен жолугушкан. Андан чейрек кылым өткөндөн соң 530 (1135-36)-ж. Омар Хайям дүйнө сапар салгандан кийин анын күмбөзүнө келген экен [2:485].

Рубай (төртлүк) жанр катары XI-XII к.к. поэзияда чоң мааниге ээ боло баштайт. Бул өзгөчө Хорасан менен Мавераннарда кецири жайылтылганы мүнөздүү. Чыгыш таануучулардын көңүлүн өзүнө өзгөчө бурдурган Омар Хайям өз мезгили жана мейкиндиги үчүн типтүү эле көрүнүш, өз доорунун адабий агымы менен бирдей кадам таштап эле жүрүп отурган. Бир гана айырмачылыгы өз замандаштарына караганда таланттынын көлөмү жана өтө билимдүү болгондугу менен өзгөчөлөнүп турган.

Сакталып калган материалдар рубай жанрынын өзүнүн ичинде бир канча агымдардын болгондугун айгинелейт: суфийлик (Аттара, Надж ад-Дин Кубр, Мадж ад-Дин Багдади ж.б. акындардын рубайлери), пессимиcтик

маанайдагы философиялык (Хайямдын ж.б. рубайлери) жана махабат темасындагы [2:521].

Адабияттар:

1. Омар Хайям. Четверостишия. Избранное. Сталинабад, 1948.
2. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
3. Лирика. Из персидско-таджикской поэзии. М., «Художественная литература», 1987.

XI-XII к.к. иран-тажик поэзиясындагы гумандуулук идеялар

Көрүнүктүү фарсы акындарынын бири **Санаинин** (1081-1141) поэмаларынын ичинен мазмуну, көркөмдүүлүгү жана көлөмү жагынан эң көрүнүктүүсү «Хадикат ал-хакаик» («Акыйкат багы») поэмасы. Акынды Чыгышка тааныткан бул атактуу поэмалын төртүнчү бабы илимди даңазалоого арналат. Албетте, сөз мында динтаануу илими жөнүндө жүрөт, бирок бир кызык жери акындын пикиринче бул илим жөнөкөйлүк, жупунулук менен айкалышканда гана мыкты болот. Билим адамы жеке пайдага тунуу үчүн эмес, илим үчүн изгилик максаты менен ак дилинен кызмат кылуусу керек. Мисалы анын төмөнкү ыр саптарынан ошондой маанай сезилип турат:

Ким илимден чын ниетти издесе сөзсүз жеңет,
А бирок ким алдайм десе шейит кетет.
Билими чын дилдүүнүн көкүрөктө,
Билими эки жүздүүнүн жалаң тилде [1:420].

Санаинин төмөнкү эки сабы Жусуп Баласагындын «билими даанышмандын элге жарық, жарық болсо түндө да жолуң анық» деген саптарындагы ой менен жакындыгы сезилип турат:

Билим кайда болсо анын жүзү элдин мүлкү,
Билим үчүн андан сөзсүз акыбети кайта келет [1:420].

Атактуу Санаи илим-билим маселесин өтө бийик даражага мен гана жеткирдим деп мактанаңын жашырбайт:

Илим байрагын көтөргөн бу дүйнөдө бир гана мен
Алыссы Үркөр топко борборунан ушул Жердин [1:441].

Санаинин бул бейтеринен Чыгыш поэзиясына мүнөздүү өзүн өзү мактоо (фахр) салтынан куру калбагандыгын да байкайбыз. Акындын поэзиясынан төмөнкүдөй ыр саптарын да жолуктурабыз:

Дихкандар эзүүчүлөр өндүү каба кийип калгандан тарта,
Калктын жери эгин-тегинсиз, түшүмсүз да болуп калды.
Тажиктер кыпчак өндүү кулах кийип калгандан тарта,
Кожолордун башында чалмадан калды жасалып таажы [1:476].

Араб халифаттарынын Орто Азиядагы бийлигинин мезгилиnde адамдар коомдук катмардын бирине таандык экендингина карай кийим кийишкен. Ыр саптарында дихкандар (жер ээлөөчү феодалдар) мурункудай ирандык улуттук кийимдердин ордуна эми арабдардын кабасын кийип, ал эми отурукташкан тажиктер кыпчактардын баш кийимин (кулах) кийип калышты деп кейийт.

Санаинин маҳабат темасындағы газелдеринде согуштук түрк төбөлдөрү менен отурукташкан калктын өз ара мамилелери ашыглык оту күйгөндө аскер сабындағы фарсы жоокеринин онбашы, жүзбашынын «көй-айына» карабастан (жаап-жашырынып) асылкечине (фарсы кызыбы, түрк кызыбы) жетүү үчүн бой ураары өндүү эпизоддору аркылуу да чагылдырылат:

Сага гана жетсем деп самагандын,
Иши барбы ташы түгүл тегин менен.

Мындағы таш менен тегин деген аскерий даражалар ошол кездеги түктөрдүн согуштук аристократиясында кенири колдонулгандыгы булактардан белгилүү. Түрк төбөлдөрүнүн расмий бийлигинин өкүмдүгүнөн көп кыжаалат тарткан, бөтөн элдин салттық маданиятын көп аңдай бербеген, же ага кызықдар да болбогон, «улуу фарси» духунда тарбия көргөн бу аджем акыны төмөнкү бейтинде:

Илим адамынын тозоктун өзүнө барганындей,
Түрк баласын ыр-күүнү угууга алыш баргандай,-

деп көчмөн түрк баласынын кандай обонду жактырып, ардактап угарын көп андабаган акын өзүнүкүн гана туура дейт.

Бахрамшахтын урматына арналган касыйдасынын башталышында Санаинин төмөнкүдөй ыр саптары кездешет:

Баары бир сенден үмүтүм жок, анткени сен
Түрк кызысың да, а түрктөр кеткен ишенимден [1:445].

Албетте, бул учурда сөз сүйүктүүсүнө жете албай жүргөн, «ана-мына» деп тайсалдатып, ачык айтпаган, кылыктуу түрк кызына кападар ыйын, мөлжөшкөн кезде, болжошкон жерге, антташкан түрк кызынын келбей коюшунан эчен жолу запкы жеген бу перс жигитинин, бу жолу да «ойнотуп» кетеринен күмөн кылбаган кападар күйүтүн андал, ошо кездеги «лайли-мажнундардын» кылыктарына бүгүнкү күнү да аргасыз мыйыгыңан жылмаясың. Ал эми түрк адамынын убадага бек экендини чыгыш элинин баарына маалым болгондугун билип эле жүргөн ақыныбыз «күйдүм-чогун» ырдын ушул формасы аркылуу жеткирүүнү натийжалуу ыкма катары түшүнөт шекилдүү.

Санаи дагы бир қасыйдасында кыпчактардын өздөрүнүн уруу башчысына берилгендингин, жогорудагы бейтиндеги өзүнүн бүтүмүнө эми өзү да келише албай калгандыгы байкалат:

Сен учүн досторуң даяр баарына, кыпчактардай өз ханына,
Сен учүн чоролоруң даяр казатка, чандалындай раджанын [1:445].

Орто кылымдык фарсы жара түрк поэзияларында мунаазара жана фахр ыкмалары салт катары ыгы менен колдонулуп келинген. Фарсы поэзиясынын устараты Санаинин (XI-XII к.к.) «Хадикат ал-хакаик» («Акыйкат багы») поэмасынын төртүнчү бабы түрдүү жылдыздарды мүнөздөп санап өтүп, түнкү ааламдын керемет көрүнүшүн сүрөттөө менен аяктайт. Е.Э.Бертелестин пикиринче бул сүрөттөө Низами Гянжевинин (1141-1209) «Махзан ал-асрап» («Купуя сырлардын казына-кенчи») поэмасынын ушундай эле темага тиешелүү бир бабын жазууда чон таасири тийген деп эсептейт [1: 421].

Ошентсе да Низами өзүнүн поэмасында Санаинин чыгармачылыгы менен кандайдыр бир деңгээлде байланыштыгы бар экендинги моюнга да алат:

Эки китең жарык көрдү эки кадыр-сөөлөт жерден,
Экөө бирдей жазылган наамына эки Бахрамшахтын.
Ал - мурунку эски кенден алтын төккөн,
Бул - азыркы жаңы көлдөн бермет алган [1:427].

Низаминин «ал» дегени Санаинин «Хадикат ал-хакаик» поэмасы болуп, аны «эски» адабияттын катарына кошот. Эки залкардын бири-биринен болгон дагы бир айырмасы Санаи поэмасында архаизм сөздөрдү кенен колдонуп келсе, Низами эски сөздөрдөн мүмкүн болушунча оолак

булуп, жаңы образдарды түзүү аркылуу жаңылык киргизүүнү артык көрөт.

Санаи аталган поэмасында көркөм сөз өнөрүнүн сересине жеттим, менден кийин эми поэзияда өсүп-өнүгүү болбойт деп бүтүм да чыгарып коет:

Пайгамбарлардын туу чокусу Мухаммед болгон,
Ақындардын туу чокусу – бул мен, жалаң мен.

Санаинин мындай текебердүү бүтүмүнө улуу Низами өзүнүн «Махзан ал-асрап» поэмасынын киришүү бабында:

Эч кимден карыз алганым жок,
Жүрөгүм: айт! - деп эмне десе, аны айттым.
Жаңы дастан мен жараттым,
Айкелимди жаңы калптан жасаттым,- [1:427]

деген жообун кечиктирбейт берет. Албетте, булар поэтикалык мунаزارаларга жаткан, анткени Санаи о дүйнө сапар салганда Низами жаңы гана жарык дүйнөгө келген чагы экен [2:187-188].

Санаинин «Хадикасынын» үчүнчү бөлүмү Е.Э.Бертелцтин пикиринче акыл-эстин мұнәздемөсү катары келет. Мында Санаинин неоплатондук «баштапқы акыл-эс» жөнүндөгү түшүнүгү кадимки эле «инсандық акыл-эс» менен чырмалышып кетет. Маселен:

Ақыл-эс эч кимдин жан-жүрөгүн эзип-кыскан эмес,
Ачкөз болуп эч бирөөнү даңқтабайт да, жарга түртпөйт [1:419].

Иран менен Турандын илгертен берки пикир келишпестиги Күнчыгыш поэзиясынын өкүлдөрүнүн чыгармаларында ошол XI-XII к.к. да кездешкендигине күбө болобуз. Бул албетте, ислам цивилизациясы менен мусулмандыкка алигече баш оту менен кире элек, жараткан тәцирге сыйынган байыркы көчмөндөр цивилизациясынын дүйнөтаанымынын коошпогондугу менен түшүндүрүлөрү бышык.

Санаи өз доорунун мыкты илим-билимге жетишкен инсандарынан деп ойлоого негиз бар. Ал Унсурини өтө баалагандыгы анын Абу-л Фатх Исфаханиге арнап жазган касыйдасында да байкалат:

Исфахандын таажысы, «биздин доордун тили» Абу-л Фатх,
Аджамда Унсуринин өзү болсо, арабдарда Бухтуринин дал өзү.

Ал-Бухтури (819-897) касыйдалары менен белгилүү болгон араб ақыны. Санаи Унсуриден кийинки Фаррухини да унуптайт:

Уулум, турагой, таңкы баш жазмайдан баштайлы,
Шарапты жандүйнөнүн маектеши кылалы!
Фаррухинин ырларынан ырахатын алалы,
Абу-л Футухтун ырларына оюн салалы! [1:450].

Санаи төмөндө убагында Минучихри санап өткөн белгилүү араб ақындарын келтириет:

Эгерде душманың болсо Faраздактын мыскылында,
Сен Жарир болбой эле кой берген жообунда!

Санаи айткан ал-Фараздак өзүнүн курч сатиралары менен белгилүү болгон араб ақыны Хаммам ибн Галиб ибн Сасаа (640-732). Ал убагында өзүнүн замандаштары ал-Ахтал менен Жарирге көп асылган экен. Жарир да ага андан калбаган жоопторун берип турган кызы. Санаи ошону каймана түрүндө берип жатканы көрүнөт.

Санаи белгилүү селжук ақыны Абу Муиззи жөнүндө да жазган экен:

Ал дагы асмандагы Тирге сапар тартты, сыйлыгына
Шах жебесинин учу асман Тиринин башына таажы болду [1:451].

Тир деген сөз жебени жана Меркурийдин атын түшүндүргөн. Санаи боюнча Муиззи о дүйнөдө Тирге учуп барат, анткени бул планета жазуу менен алектенгендердин колдоочусу болгон. Бир кезде Муиззи Султан Санжардын колунан жаанын огуна кокустан кабылган экен. Ақын жороруда ошону эскертип жаткан өндүү. Санаи өзүнөн мурунку да, замандаш да сарай ақындарын дурус эле сынга алып келген көрүнөт:

Ошондон да алар баштары жок жака өндүү, ач көздүктөн
Алар чапандын этегиндей өпкүлөшөт дайыма кыйдылардын аягын.
Айыл ээси болууга да камынышат, бирок карап турсаң,
Бүт баары – кембагалдар көчөдөгү, кайырчылар кырмандагы.
Бүгүнкү ақыл-эстин, жан дүйнөнүн дыйканы – мен, а калгандары,
Бүт баары ким болбосун, менин кырманымдын жемин жеген.
Алар – ырларымдын балдары, жана да ырларымдын душмандары.
Айтмаксың сен - алар адам эмес, а Темирдин бир калдығы [1:452].

Рудакиден мураска калган рубай салтын Санаи да улантат. Ал бир төртлүгүндө илим-билим адамын көкөлөтөт:

Илимдүү инсан жакырдын жакыры болсо да,
Жүз эссе артык келет сабатсыз бай адамдан:

Андан аброю бүт кетет байлыгынан ажыраса,
А бул ар убакта билимине болот курсан [1:454].

Дагы бир рубаисинде сентименталдық маанайларга жол берилет:

Жер бетинде кандай гана чаң болбосун,
Болуп келген күнжүздүү улан, кыз чолпон ырай.
Жүзүндөгү чаңыңды жениң менен абайлап аарчыгын:
Анткени ал убагында жүзү болгон назик бир сулуунун! [1:454].

Санаинин жогорку төрт ыр сабы Омар Хайямдын төмөнкү рубаиси менен мазмуну жагынан окшошуп туруусу даана байкалат. Мында, албетте, устатынын ролунда мурунку Омар Хайям турары бышык:

Мага да, сага чейин бу дүйнө күүлдөгөн убагында,
Так ушунтип оттор күйгөн кыйырсыз ай-ааламда.
Оо сүйүктүүм! Абайлап бас алдыңдагы кумунду:
Антпей анан, сүйүшкөндөр көздөрүн басып алба [4:12].

Эгерде Фаррухинин газелдери касыйдадан бөлүнгөн насиб болсо, Санаинин көп сандаган газелдери анын бул жанрдын устазы болуп калгандыгын тастыктары бышык.

Караханийлер сарайынын дагы бир белгилүү акыны **Сузани Самарканди** (XI-XII к.) фарсыча жазган өзүнүн касыйдасында төмөнкүдөй макалды келтириет:

Ахсант у зих үчүн эч ким өзүн күнөөгө түрткөн эмес,
Бүргөнүн айынан эч ким төшөнчүсүн отко салган эмес [1:475].

Бул бейттин биринчи сабынdagы «ахсант у зих» деген сөздөр «эн сонун!» «абдан жакшы!» деген колдоо, кубаттоо маанидеги сөздөр; ал эми экинчи саптагы сүйлөм байыркы фарсы тилиндеги макал менен мааниси боюнча окшош азыркы биздин «Битке өчөшүп, көйнөгүндү отко ыргытпа» деген макал толук үндөшүп турат.

Сузанинин касыйдаларында түркүй сөздөрдүн колдонулушу сейрек эмес, мисалы:

Оо, айчырайлуу түрк кызы, күн батканда башбагып
Алачыгыма, суроо салсаң го: конок керекпи деп?
Сен буудай ыраң түрк кызы, а мен түрк болбосом да,
Билемин, түркчө гүлдү чечек дейт.
Жашым тамат ушул сенин гүлүнө,

Өлтүрбөчү түркчө мүнөз тажаандигин, тешеченди көтөрүп.

Мында ақындын фарсыча меҳмон эмес конок керекпи жана *чечек* (гүл) түркий төл сөздөрүн пайдаланганын көрөбүз, ушундай эле башка түрк сөздөрүн билгендигинен, сүйлөп да жүргөндүгүнөн кабардар болобуз. Эгерде белгилүү бу фарсы ақынынын өзүнөн ушундай ашыглык ырлары чыгып атса, ошол айчырайлуу түрк кызына жете албай, мажнун көзү жашылданып, анын түрки мүнөз тажаандыгынан ырайым да күтүп атса, анда карапайым канатташ жашаган бу эки элдин ортосунда этномаданий катнаштар кадыресе көрүнүш болуп келгендиги дайын болот.

Акын түркий сөздөрдү колдонуу ыкмасын төмөнкү бейтинде да пайдаланат:

Түркчө «аз» деген сөз азды билдирет, бирок эч качан
Төгүл-чачыл шарабын, сарпайын бере албайт бу «азың» [1:476].

Сузани Самаркандинин бул бейтинен кыргыздардын айтылуу аз (асык) уруусу жөнүндө сөз болуп жаткандыгын байкасак болот. Ушундан улам XI-XII к.к. жана андан мурун эле көпчүлүк кыргыз уруулары бүгүнкү ордунда эле жашап жүргөндүгүнөн құмән санабасак болчудай. Ошону менен бирге фарсы ақыны түрки сөздөрүн кыйла эле мыкты билгендигин да байкап калабыз.

Ақындын Кушан шаарынын бир казысы тууралуу жазганы бүгүнкү күндө да кызыгууну туудурары бышык:

Кушандын казысы көп мал-мүлк жана байлык топтоп алды,
Кушан шаарында бүт баарына буйрук кылат, баары тааныйт;
Билгилер аны ардакташат, карапайым калк аны урматтайт.
Пара алчу ар кимден, үстөк менен пул берчү,
Карыганда жоошуп калды, а кылганы кам мурункудай,
Кыязы калат го адаты түшкөндө тозоктун отуна [1:469].

Сузани султан Санжар жөнүндө төмөнкүчө жазат:

Туран өлкөсүнө өкүмдар Санжар келди,
Бу «кудайдын көлөңкөсү», шахиншахы бүт шахтардын.

Акын бу өкүмдарды касыйдаларында өтө көп кайталайт:

Огуздарга чыгып жүрүш менен буйрук берди келип,
Тикирип ханчатырын каапыр жакка оозун буруп,-

деп алигече исламга өтө әлек огуз урууларына каршы жүрүшү селжук султаны Санжардын жана анын династиясы үчүн кайылуу аяктаган жүрүшү жөнүндө айтып жаткандай. Мындан чыкты XII к. орто ченинде да Самарканddyн жака белинде көптөгөн көчмөн огуз (тогуз огуз, үч огуз, кырк огуз) уруулары өздөрүнүн байыркы тутунган теңирчилик динин карманып келишкен окшойт. Аскер саркеринин чатырынын оозун душман тарапка буруп тиктириүү салты Фирдоусинин «Шах-намасында» да көп кездешет.

Сузанинин касыйдаларында каражанид хандарынын ысымы көп кездешет:

Бүт дүйнөнүн улуу өкүмдары жүрүштөн кайтып келди,
Кудайга миң шүгүр жеңиш менен кайтып келди.
Тамгач-хан улуу Масуд Рукн ад-Дин,
Мээрим төгүп карады улуу жылдызына бакыттын [1:472].

Рукн ад-Дин 1163-ж. такка отурган. Бул учурда түрк селжуктарынын заманы бүтүп, бирок кара-қытайлардын вассалдыгындагы каражандарга тиешелүү аймакта жашап калган көрүнөт. Башка дагы ыр саптарында өкүмдарын кайра-кайра даңазалайт:

Шахтык да, шахтык чыгыш теги жагынан да
Анын ата-теги келип чыгат Афрасийабдан,
Шахиншахы шахтардын Масуд ибн ал-Хусейин
Чыныгы ата мураскери тагына падишахтын.

Жогорку ыр саптарында акын шахын зороастрык диний китептеги эң алгачкы туранчы Афрасийабга (Алп Эр Тон) ата-тегин жакыннатат.

Дагы бир ыр саптарында:

Шахиншахы шах, султандардын Чыгыштын Рукн ад-Дин,
Марттыгы – Хатим, адилдиги – Ануширван.
Абу-л Музафар Масуд ибн Хусейин шахы Чыгыштын,
Анын аты уюткусу бакыт менен ырысқынын,- [1:473]

деп Фирдоусинин «Шах-намасындағы» башкы изги каарман Ануширванга алып барып төнөштирең.

**Белгилүү иран-тажик ақындарынын поэзиясындағы
гумандуулук идеялар**

«Гераттык абышка» аталган белгилүү акын Абдаллах Ансари (1006-1088) поэзиясында рубай ыр формасын ийкемдүү колдонуу менен элдик ырларга өзүнүн жакындыгынан маалымат берет:

Өз-өзүнө корстон болуу – улуу күнөө,
Башкалардан жалгыз өзүн бийик тутуу.
Үйрөнүү керек көздүн карегинен:
Баарын көрөт, бирок өзүн көрбөйт [1:526].

Ансари өзүнөн мурун өткөн айтылуу Рудакинин поэзиясы менен жакындан тааныш богондугу байкалат. Анткени рубай ыр формасынын баштоочусу болуп Рудаки саналары белгилүү. Ошондой эле түрк элдеринин фолнклордук чыгармаларына мүнөздүү төртлүк менен да жакындан тааныштыгы болушу мүмкүн эле.

Селжук султан Санжардын ири сарай акындарынын бири Аухад ад-Дин Анвари (XII к.) поэзиясында адамдагы ачкөздүк, сарандык өндүү терс сапаттарды сындалган:

Анвари, ырлар жана ачкөздүк билесиңби, бул эмине?
Ырлары – өз баласы, ачкөздүк – жанбагары.
Ырларым - ачкөздүктүн, сарандыктын, жагынуунун тепкичи,
Карагын этек-башың адашпа жанында бу тепкичин!

Илимпоздук таажың бар короз өндүү,
Тууйсуң неге сен тукумунду тоок өндүү?
Сенин өмүрүң – кымбат баалуу асыл таш,
Сен өзүң – кымбат баалуу акынсың.
Ырларың кетпесин бош учкан желдей мындан ары,
О, кымбаттуум, бул байлык-кымбатыңды.

Кара-кытай, гуздардын чапкынан жабыр тарткан Хорасандын кейиштүү абалын Анвари өзүнүн белгилүү «Хорасандын көз жашы» аттуу касыйдасында баян эткен. Ал эми дагы бир сарай акыны Күшкаки Каини өкүмдар султан Санжарды сактап кала албагандыгы, жан сактап качкандыгы үчүн хорасандыктарды айыптайт. Бардык шаарларда огуздардын атын уккан адамдардан үрөй учат, темирден корккон бүбүлөрдөй деп акын ошол кездин жалпы абалына мүнөздөмө берет [1:517].

Ушундай эле маанидеги ыр саптарын Анваринин замандашы өзү этникалык түрк Али Шатранжиден (XII к.) да көрөбүз:

Илимди ал муалимден, анткени китептен гана
Мүмкүн эмес билүүгө сырларын бу илимдин.
Тоок өндүү корозу жок (тоок тууса да түкүмуну,
Бирок андан чыгара албайт чөжөнү),
Ким илим жолуна түшкөн болсо аны көрөт,
Шакирти боломун деп башын ийбейт [1:502].

Зуллиснейн акын Али Шатранжи караханиддердин Самаркандағы увазири Хызыр-хандын буюртмасы боюнча илегилек жөнүндө касыйда жазганы белгилүү. Ушул илегилек редифи менен Сузани атаандашы Шатранжинин өзүнөн ашып түшүүнү эңсеген көрүнөт. Ошондон төмөнкү эки бейти гана сакталып калган экен:

Ноорузду утурлап сүйүнчүлөп дайым келет илегилек,
Биздин мундуу маанайды бу жазда кубандырат илегилек.
Анын уясын мактаб дейсин, балапандары – балдар;
Отурат алардын ортосунда кексе муалимдей илегилек [1:459].

Зороастрдык динден жалгыз калган ушул ноорузду жакшылыктан үмүт кылуу менен сүрөттөшү бул байыркы ортоазиялык жаз майрамынын ошол исламдык мезгилде ачык эле колдоого ээ болуп калгандыгын тастыктайт.

Анын поэзиясында көңүл чөгүңкү саптарын да учуратабыз:

Бооруң менен жылган жакшы изги адамдын жансыз денесине,
Баргыча бутуң менен бул кылымдын бектеринин сарайына,
Анткени бул бектерден, сарайлардан эч кандай
Жардам да, кеңеш да эч бир көре албайсың маңдайыңа.

Али Шатранжи бу дүйнөдө көпкө жетинбей узак жашоонун анчейин кажети жоктугун күйгөнүнөн жазат шекилдүү:

Узак өмүр бүт баарынан жакшы өзү,
Бирок болбос нерсе - кедейликте узак жашоо.
Жакырлыкта көпкө жашоо, өй, туугандар,
Сүрүү эмес узак өмүр, а акырын отко кактоо [1:460].

Жүгінекинин замандашы Шихаб ад-Дин Амйак Бухараи (XII к.) өкүмдардын өз элин он жылдык эзип кысканы, бөтөн хандын эки құндық көрсөткөн азап тозогунаң миң ирет артық экендиги тууралуу уккан макалдын канчалық туура экендигине көзүм жетти, падышам, деп бийлигинен кол жууган селжук султаны Санжарды жоктоп көз жашы

кылат. Амйак Бухараи андан ары Оштон баштап Несага чейин өлкө талкаланып бүлүнгөндүгүн күйүп айтат [2:516].

Мервдик дагы бир сарай акыны Махмуд ибн Али ас-Самай (XII к.) доорду өтө эле пессимисттик мұнөздө баяндайт. Ақындын бул рубаисинен төмөнкүдөй маанини түшүнөбүз:

Адам көргөн басынтуудан, азаптан,
Ар бир жолу жаңың оозго тыгылат.
Кана эми өлүп кетсең! Ошол болмок мин артық,
Жашаганга бу дүйнөдө санагы жок тозокton [1:517].

Ушундай мұнөздөгү чыгармалар ошол доордогу көптөгөн ақындардын касыйдаларынын, рубайлериинин негизги өзөгүн түзгөн.

Кээ бир ақындардын поэзиясына көз жүгүртүп бул инсандардын бакыт издең барбаган өкүмдарлары калбаган өндүү ой калтырат. Ошондой дагы бир селжук ақындарынан болгон Рухи Валвалиджи (XII к.) төмөнкүчө жазат:

Мен бирде деңиздемин, бирде талаадамын,
Бирде Иракта, бирде Турандамын.
Бирде Валвалидже - өзүмдүн мекенимде,
Бирде Вахшта, бирде Хутталяндын жеринде.
Бирде Герат менен Нишапурдун түзүндөмүн,
Бирде Тарук менен Турдун тоосундамын.
Бирде Бухарада, бирде Бавердемин,
Бирде Гургенждемин, бирде Гургандамын.
Бирде мен коркомун балакеттен Балх менен Бамиандан,
Бирде мен азаптанам Шахжахандык Мервден.
Менин аскерим жок кайсар менен фагфурдай,
Менин диваным жок раджа менен хакандай.
Мен – саркер да, шах донишмон да эмесмин,
Мен айыл башы, бай дихкан да эмесмин.
Менин даражам – даргахтын төрөсү да эмесмин,
Менин кызмат ордум – дивандын акылчысы да эмесмин.
Дөөлөтүм жагынан – Кавустун урпагы да эмесмин,
Илимим жагынан - Гиляндык Фарид да эмесмин.
Бир гана талантым бар тил жагынан
Мен – өзүмүн кожо Масуд-и Сад-и Салман. [1:516].

Ақын ыр саптарындагы Аравия, Иран, Хорасан, Индия, Мавераннахр аймагында ээн-эркин сапар кезип өзүнө макул келген жылуу жай издең жүргөнүнө караганда фарси, араб тилдеринен башка түрк тилдерин да билгендей. Селжук ақындарынын ичинен көпчүлүгү ошол мезгилдеги

газневид жана караханид поэзиясынан өзгөчөлөнүп рубаиге кайрылышкан өндүү. Маселен, Тадж ад-Дин Исмаил Бахарзиден төмөнкүдөй дурус чыккан төртлүктөрдү кездештиrebиз:

Неликтен жүрөгүмдү алдал келем сөзүм менен,
Анткени, ишимде өзгөрүү жок алга же артка кеткен.
Жаңы жылды өтүп кеткен жылың менен таразала,
Жылың го жаңы, а бирок жүз мин эски кайғы-азабың [1:520].

XI-XII к.к. Мавераннахр менен Хорасандагы поэзияда төртлүк жанр катары кеңири кулач жайган. Мында, албетте, айтылуу Омар Хайямдын рубайлериинин өзгөчө орду бар экендиги ырас. Самаркандан чыккан Сад ад-Дин Масуд Даулатиари рубаисинде минтип жазат:

Ишеним арткан инсандар сабына кошо албасаң,
Анда махабат жолунда да кете албассың.
Күзгүдөн башка эч кимден үмүт кыла албасаң,
Бирок анын да пайдасы жок, же ага барып өлө албасаң [1:521].

Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах **Саади** (1203-10-1292) Ширазда туулган. Чыгыш өлкөлөрүн жыйырма жылдан ашык мезгил ичи кыдырып чыккан. Натыйжада гумандуулук, изгилик жана адеп-ыйман темаларына бай «Бустан» жана «Гулистан» аттуу поэмаларын жараткан.

Акындын «Бустан» деген китебинин бириңчи бабы «Адилдик, даанышмандык жана эстүүлүк жөнүндө» деген аталыш менен башталат. Экинчи бабы «Мээримдүүлүк жөнүндө», үчүнчүсү «Махабат, махабат мастыгы жана акылдан азгандык жөнүндө», төртүнчү бап «Момундук жөнүндө» деп аталат. Бешинчиси «Бу дүйнөгө топук кылуу жөнүндө», ал эми алтынчы акыркы бабы «Азга топук кылуу» деген аталышты алган.

Саадинин «Бустаны» бейт ыкмасында жазылган. Эки сап ыр формасынан турган газелдери жана кытайлары бар. Бейттин талабына (аа, бб, вв, гг) газелдери гана жакындабаса, кытайлары башка уйкаштыкта (аб, вб, гб) кеткен.

«Бустандын» бириңчи бабынын аягында келген «Аңгеме» деген бөлүгүндө Дамаскда мурун болуп көрбөгөндөй жут болгондуугун баян этет. Бир тамчы да жамгыр жаабай, бүт бак-дарактар, эгин-тегиндер күйүп кетет. Жетим-жесирлердин үмүтсүз көздөрүндө гана ным калган. Жер жайнаган саранчыларды ачка адамдар жеп түгөтө албаган.

Ошондо мен өзү бай жашаган бир дос кишимди көрүп калдым,- деп айтылат «Аңгемеде». - Өндөн кетип, азый түшкөн. «Сени да жут ченгелине алдыбы?» - деп сурап калдым. Анда ал: «Эмне сен акылдан аздынбы? Карабы элди, суу жок, нан да жок. Элди каат заман киптады». «А бирок сен бай эмессиңби?» - деп кайра сурап кирдим. Анда тиги:

«Аның ырас. Бирок, элдин азап-тозогун көрүп туруп кантип мардайып жүрөйүн. Азыр менин ичкеним ирим, жегеним желим болууда, тамагыман аш өтпөй калды» - деп жооп берген экен [3:160].

Бирок мурунку Саадинин (XIII к.) бул эпизоду кийинки Жаминин (XV к.) «Мактанган кул жөнүндө» деген баянындағы: «...Мисирди бир жолу жут басканын, жардамы жок мұңқурөп журт калганын, кәэ бири чыдабай азабына көргүлүктүн, көтөрбөй түйшүгүн түшкүлүктүн жан кыйганын, ошондо бир акылман жолуктурат кул гуламды, бой көтөргөн, кекирайген, тааныбаган тууганды, мардайып, мантайып арыш керген, кайырчылар арасында падишаhtай өзүн сезген” эпизодго таптақыр окшобосу мүнөздүү. Жамиде Мисирдеги жут кезде курсагы ток кулдун мактанычы айттыла, Саадиде Дамасқдагы каат заманда өзү бай, бирок акыл-эси жөндүү адамдын эл менен кошо тарткан азабы сүрөттөлөт. Морал менен кара курсактын чындыгынын ортосундагы салыштырмалуулугу.

Поэмалының экинчи бабынын «Аңгемесинде» ээн талаа эрме чөлдө бир календер мәэ кайнаткан саратанда суусагандан өлүмгө баш койгон бир жолбун итке калпагы менен суу ичиргенин баяндайт. Баарын көрүп турган жараткан таала жолоочунун бүт күнөөлөрүн кечирген экен. Ақын андан ары түз эле: «Эй, залим бийликтеги, итти сактап калган кечирим алыптыр. Сен да бей-бечарага мәэрим төгүп, берешен бол, март бол жетесин муратка» деп колунда бар бекзаттарды, аткаминерлерди изгиликке, адеп-ыйманга чакырат [3:163]. Көңүл бурчу бир нерсе баянда кулах, топу, селде, малакай, такыя да эмес калпак деп айттылат. А калпак кыргыздарга мүнөздүү баш кийим экендиги маалым.

Поэмалының үчүнчү бабынын «Аңгемесинде» «Лейли менен Мажнун» темасын көзгөп өтөт. Акыркы ыр саптарында төмөнкүдөй кызыкуу ой тыянак да берилет. Лейлисін көптөн бери көрбөгөн, аны ойлоп жүрүп күйүп түтөп бүткөн Мажнунга:

Айтышыптыр: «Өй, ариет-намыстын шамчырагы,
Бир сөзүң – Лейлиге жеткирели кат-кабарды!»

Анда ал: «Мен жөнүндө бир сөз да айттылбасын,
Мени угуп ал дагы да көп кейип кайырбасын» [3:171].

Саадинин бул поэмасынын төртүнчү бабындағы «Аңгемеде» казий өзү катышкан бир чоң динаятчылардын жыйынында куран, анын хадистери жөнүндө чоң талаш-тартыш болуп, эч кимге намаалым бир байкуштун кейпиндеги динтаануу илиминин мыкты аалымы баарын жеңип чыгып зор абройго эгедер болот. Ошондо казий тан берип чалмасын башынан чечип ага берет, бирок аны четке каккан аалым муну кийип мен, албетте, «мавлана» атка коном. Бирок бул наам мага көп жага

бербейт, кеп чалмада эмес, аны көтөрүп жүргөн башта деген ойду айтат. «Мавлана» деген атка убагында Саадинин замандашы көрүнүктүү аалым, ойчул акын Жала ад-Дин Руми ээ болгондугу маалым [3:175].

Ушул эле бабынын дагы бир «Аңгеме» аталган бөлүгүндө акылман Лукман жөнүндө айтылат. Ал араптай капкара, көрүмсүз, жапыс бойлуу, араң жан адам катары сүрөттөлөт. Байкабастан аны качып кеткен кул катары кабыл алышып, бир жылдай бир улуктун кол алдында кул болуп жүрүп, көрбөгөн азабы калбайт. Кийин качкан кулу кайра келгенде, Лукманды бошотушуп, эгеси чөк түшүп кечирим да суранат. Ага ушул окуя чоң сабак болуп, колундагы кулдарын азапка салбаска шерт кылат экен [3:178]. Лукман деген ысым аңыз кептеги акылманды жана дарыгерди, ошондой эле б.з.ч. VI к. айтылуу Эзоптун аңгемелериндеги каармандын образына жакын мааниде кабыл алынган. Ал эми кыргыздагы «улукман» деген кадырлуу сөз ушундан калган көрүнөт.

Саади поэмасында Фирдоуси, газелдеринде Афрасийаб, нооруз, Лейли менен Мажнун жөнүндө да кеп учугун улап кетет. Ошондой эле акындын поэзиясында да «Өй, кесегүл, куй шараптан...» деген чакырыктар, түрк кызына болгон ашыглык саптары да кездешет. Маселен:

Түрк кызынын караганы - жебе, кара кашы - чийилген жаа,
О, кудай а! Кайдан келген жаа менен жебе бу кызга? [3:189].

Саадинин поэзиясы мурунку да, замандаш да башка акындарга салыштырмалуу гумандуулук жана изгилик темасына көбүрөөк басым жасагандыгы менен өзгөчөлөнүп турат.

Орто кылымдык белгилүү аалым жана акын **Жалал-ад-Дин Руми** (1207-1273) Балхта (Балык) туулган. Суфийлик философиянын негизги жоболоруна түшүндүрмө берген «Маснави» аттуу белгилүү поэмасын жараткан. Суфизмдин теориялык жоболорун болмуштар, тамсилдер жана чакан аңгемелер аркылуу жеткирүүгө аракеттенген. Ал «Улув дивандын» («Девани кабир») жана өзүнүн жакын досу Шамси Тебрезинин атынан чыгарган көптөгөн газелдердин автору. Руминин «Фихи ма фихи» («Бар нерсе бар») деген китеби суфий шейхтин өзүнүн коомундагы дервиштери менен болгон масаласы оозеки маектешүү стилинде жазылган.

Е.Э.Бертелңс боюнча өз мезгилиниң атактуу аалымы Жалал ад-Дин Руми Кония базарынын түрк тилинде ыр да жазып жүргөн. Анын замандашы дагы бир ири динтаануучу Касим ал-Анвар фарсы тилинен башка гилян жана азербайжан түрк тилдеринде да ырларын жаратып келген. Алар көпчүлүктүү түзгөн жергиликтүү түрк тилдүү элдердин тилдеринде ыр жазуу менен чыгармаларын караламан калктын калың катмарына жеткирүүнү максат кылышып коюшкан [1:524]. Ушундан улам ошол Минучихринин берген маалыматтарынан, орток түрк поэзиясынын

таңкы жылдызынын («Кутадгу билиг») поэмасынан кийинчөрөк, ал эми «Хибат ал-хакаик», «Диван-и хикмат» поэмаларына чамалаш эле түрк тилиндеги поэзия кадыресе болуп эле келгендигине дагы бир жолу ынанабыз. Суфийлик поэзиянын көрүнүктүү өкүлү Жалал ад-Дин Руми:

Аттар болсо жандүйнөсү, Санай анын эки көзү,
А мен келдим артынан Санай менен Аттардын,- [1:438]

деп, бул атактуу фарсы акындарын өзүнүн устартары катары санаган. Белгилүү дарыгер жана суфий акын Фарид-ад-Дин Аттар (1119-1220) кийинчөрек баарын таштап дервиштикке баш уруп өзүн аман алып калган деген аңыз кеп бар. Санайнин (1081-1141) белгилүү «Хадикасын» жана Аттарди колмо-кол окуп турушкан Руминин мюрид дервиштери бул поэмалары андап-туюуда бир топ түшүнбөстүктөргө кабылышкандыгын айтышып, устазынан ушундай эле чыгарма жаратуусун, бирок окуп түшүнүүгө женил, үмүт-тилектери чагылдырылган чыгарма болсо деп өтүнүшкөн экен. Ошондон улам Руми өзүнүн «Маснависин» жазып чыккан деген кеп калган. Бирок, Саади менен Руминин дүйнөтаанымы, жашоо турмушка болгон көз караштары түрдүүчө болгондугу жашырын эмес.

Белгилүү фарсы акыны, адабиятчы Абд ал-Латиф (XVI-XVII к.к.) Руминин «Маснависин» изилдеп чыгып, анын Санайнин «Хадикасы» менен мазмундук окшоштук жактарын да айткан, бирок бул таланттуу поэмалар өз алдынча стилдик касиет-сапатка эгедер чыгармалар экендигин баса белгилеген. Руми үчүн Санай - жалгандан бирөөнү мактаган сарайдык одадан ыраак турган, адеп-ахлактан тайган газелдерден четтеген, маани-маңыздуу философиялык поэзиянын баштоочусу.

Имамдын бутпарас менен кайым-айтыши

Бутпараска имам айтат капылеттен:
«Азизим, исламга өтчү кезин да келген!»

Анда ал: «Өтөмүн, кудай-таалам каалаганда,
Чындыкты качан мен өзүм андап-туйганда».

«Үйүк алла, - деп айтат анда имам, -
Сени бошонсун дейт ар балээден, тамам;

Сенин жаныңды ээлеп алган жин-шайтан:

Түркүн-түмөн албарстылар ороп-баскан».

Анда ал: «Начар болгонумдан,
Күчтүүнүн жүрөмүн артынан.

Күчтүү менен кармашпаймын,
Кеп жок жеңүүчүгө багынамын.

Качан аллам өзү мени сактайм десе,
Менин жанымды алыш албайт беле?» [3:202].

Илимпоз тилчинин кеме башы менен талаши

Бир жолу кемеге отуруптур тилчи аалым,
Сураптыр дейт кемечиден бу каарманым:

«Окудуңбу имланы?» - «Жок», - дептир кеме башы,
Аалым анда: «Өтүптур бекерге өмүрүндүн тең жарымы!»

Кадырман кемечиге бу сөздөр оор тийиптири,
Билмексен сыр алдыrbай өзүнчө бир кейиптири.

Капылет бороондон толкундар тоодой болуптур,
Ошондо кемечи өндөн кеткен тилчиiden сураптыр:

«Сууда сүзгөндү билесиңби?» Анда берки калтаарыган:
«Жок, оо акылманым, ыйман жүздүүм, кайдан!»

«Айла жок, илимпозум! – дейт экен кемечи. – Атаганат,
Өмүрдү өткөрүпсүн бекерге: а кеме чөгүп баратат!» [3:210].

Огуздардын чапкыны жөнүндө аңгеме

Талаада эркин жүрүп карактоону эңсеген,
Огуздар чаң-тополоң тоздурат чаап кирген.

Айылдан табалbastan эчтемкени,
Эки чалды кармашып алыш келди.

Бирөөсүнө аркандал колу-буту байланганын
Коркутушат: «Пулун же жаның, тандагын!»

Карыя аларга: «Өй, бек жигиттер, күнүндөгү,
Кандай пайда мени өлтүргөндө бир буту көрүндөгү?»

Кедеймин, ач-жылаңач, бир бечара. Эмне таптың
Абышканы өлтүргөндө эч максатсыз, кана айтың?»

Огуздар дейт экен: «Биз сени өлтүрөбүз,
Башкага сабак болсун, айтпаганын көрөбүз,

Сенин тиги шеригин түңүлүп бу көргөнүн,
Айтып берет алтынды кайда көмгөнүн».

Карыя дептир: «Менин сакалыма ишенгин,
Мен өндүү ал байкуш да итке минген».

Анда тиги экинчиси кыйкырат: «Калп айтат!
Байлыгын бекиткен жери бар алдап атат!»

Карыя кайра айтыптыр: «Анда угуп тур,
Ойлоптурмун: мен да, ал да бир мусапыр.

А эгери ойлосонор: макулдашкан алдаганды,
Шертешкен булар сүйлөгөнгө жалғанды,

Аны алдын өлтүргүлө, туюп мен күнүмдүн батканын,
Көрсөтөмүн байлыгымдын кайсы жерде жатканын!» [3:214].

Жүзүм жөнүндө аңгеме

Кээде мына ушундай түшүнбөстүк адаштырат
Бейкапар достукту душмандыкка айландырат,

Кастыкты аңдабай жаратыптыр - ак дилдеги
Бир эле сөз опокшош, бирок ар түркүн тилдеги.

Жүрүштү чогуу бирге түрк, перс, араб жана грек.
Анан кандайдыр бир кайрымдуу адам болуп зирек

Жоролорго бир тенгени белек кылат капарсыз
Байкабай өзү да арага чок түшкөнүн аргасыз.

Ошондо перс айтыптыр башкаларга: «Басалы,
Базарга баралы да *ангур* сатып алалы!»

«Жо-ок, амалдуум, - ачуусунан айтты арабым, -
Мен *ангурду* эмес! Эйнабды каалаймын!»

Түрк анда булардын кебин бөлдү: «Айтар сөзүм -
Талашпайлы туугандар, эң жакшысы *жүзүм!*»

«Бу кандай адамсыңар! – аларга грек айтты -
Стафил сатып алалы да жеп салалы!».

Ошентип бир чечимге келишпеди,
Түшүнбөй бирин-бири түк элдешпеди.
Билишпеди, жүзүмдү түркүн сөздө айтышканын
Бир гана сөздөн баары тегиз адашканын.

Ушинтип билбестин сөзү алааматты алыш келет,
Ак сөз өзү - биримдик, тынччылық да, бейпилдик.

Тажик жана түрк поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Камолиддин ибн Масуд **Худжанди** (? - 1400) Ходжентте туулган. Ал ирандык Азербайжандын Тебриз шаарында дүйнөдөн кайткан. Акын фарсы-тажик поэзиясынын тарыхында маҳабатты, шертке бекемдикти, достукту даңазалаган газелдердин жаратманы катары белгилүү.

Камол Худжандинин газелдеринин биринде Ходженттен кетип бөтөн жерде жүргөн кезиндеги ой-санаалары жөнүндө айтылат. Акын үчүн ызы-чуулуу бөтөн шаардын көчөсү ээндей сезилет. Көчө таптап жүрүп сүйүктүү мекенин эстеп кусаланат. «Оо, менин ата журтум, мекеним! Адашкан уулуңду эстечи»:

Бөтөн тил... Сайраган парандалар үнү башка...
Жамғыры башка, бутундагы ылайы да башка!...[3:226].

Акындын кандай себептен ушундай узак сапарга аттангандыгы айтылбайт. Анын жашап өткөн мезгили айтылуу Амир Темирдин доору менен чамалаш болгон экен, балким тынч жатпаган Фергана өрөөнүнө

караганда ошол алысқы Иран жергесине кетүүгө мажбур болгонунун бир себеби да ошондондур. Кандай болгон ченде да акын тагдырдын буйругу менен Мавераннахр чөлкөмүнөн чыгып Ирандын батыш жактарында көпкө жүрүп калган өндөнөт. «Бөтөн тил» дегени ирандык элдер ходженттик тажиктердей эле фарси-дариде сүйлөшкөн, бирок жергиликтүү говорлордун өзгөчөлүктөрү болгондугу талашсыз. Ошону менен бирге азербайжандык түрк тилинин Камол билген ферганалык түрк говорлорунан айырмачылыгы өтө эле байкаларлык экендиgi да чындык. Мына ошондон улам да жергиликтүү шартка көнө элек мусафир пенде үчүн баары бөтөн, баары башка.

Камолдун поэзиясынын өзөгүн маhabat темасы түзөт. Акын дагы бир газелинде фарсы поэзиясына мүнөздүү мурункулар менен кийинкилердин тыгыз интегративдик байланышына мисал катары айтылуу Саадини да унутпайт:

А эгери Камол өзү ырдап кирсе сүйүктүүсүн,
Мукам үндүү Саади өзү аргасыздан басат үнүн [3:251].

XIV к. жашап өткөн айтылуу Токтогул ырчы менен Камол Худжанди замандаш жана Фергана чөлкөмүнүн кулундары катары бири-бирин билген болушу да ыктымал.

Камол Худжандинин газелдеринен айтылуу Фирдоусинин «Шахнамасында», Фаррухинин касыйдаларында көп ирет даңазаланган, ортоқ түрк поэзиясынын өкүлү Адип Акмат Жүгинекинин «Акыйкат сыйлары» поэмасында:

Тетиктиги ашып түшкөн Аяздан,
Адилдиги нагыз Аниширвани,- [5:465]

деп эскерилген, Иран, Хорасан жана Мавераннахрда отуз жыл өкүмдарлык кылган газневид султан Махмуддун (1030-ж.е.) сүйүктүү гуламы Айаз жөнүндө да айтылат:

Перилерди аңдып жүрүп мен Айаздын тармал чачын таптым,
Өкүмдар тактысын титиреткен эбегейсиз күчтү таптым [3:254].

Орто кылымдык фарсы-түрк поэзиясына мүнөздүү «Өй, кесегүл, күй шараптан...» деген маанидеги ыр саптарын Камолдун поэзиясынан да арбын учуратабыз:

Өй, кесегүл, майрамдайлы: шапар тебүү жан жыргалым,
Шарапканадукөнчөнүн жолун издейм: бар баш жазмагым [3:255].

Камол Худжандинин поэзиясында оозеки элдик ырларга мүнөздүү салттуулуктар, бийликтин өкүлдерүнө карата каяша маанайы, изгиликти аркалаган идеялары даана байкалат.

Г.Ф.Благова «Чагатайский язык» деген макаласында чагатай тилинин XV-XVI к.к. Мавераннахр менен Хорасанда, Түндүк-батыш Афганистанда, Чыгыш Түркстанда жана Хиндустанда кенири колдонулгандыгын белгилейт. Макаланын автору чагатай тилинин классикага чейинки мезгилине XIV к. аягы – XV к. үчтөн экисин кошот (Саккаки, Лутфи, Атаи, Ходжанди, Саид Ахмад, Хайдар Хорезми, Амири, Якни, Ахмади, Гадои). Бул мезгилде грамматикада жана өзгөчө лексикада арабизмдердин саны анчейин көп болгон эмес [6:149-150]. Ушундан улам Камол Худжандинин түрк тилиндеги чыгармалары да бар экендиgi белгилүү болот.

Шамседдин Мухаммад **Хафиз** (1325-1390) Ширазда туулган. Акын аскет жашоо образын үгүттөгөн дервиш сымалдардын чакырыгын четке кагат. Андан көрө маҳабатты даңазалоону артык көрөт. Суфий адамын «менин үймөн алыстап өт, менин жазым өттү-кетти. Жашым улгайып калганда эми суфийлик мен үчүн эмес» дейт. Газелинде таррикат жолуна чакырган ыйык-шайыктардын «молдонун айтканынын кыл, кылганын кылба» дегенчелик кылышк-жоруктарын мыскылга да алат:

Кече мечиттен биздин шайык – түз жетти аракканага,
Кадырман суфий достор! Мындан бизге кандай пайда? [3:294].

Башка бир газелинде өзүн суфийликке таптакыр жакыннатпайт:

Сага – сый-урмат, теспе, намаз жана мыйзам,
А мага – шарапкана, сыйынчу жай - бирок башка [3:299].

Хафиз байлык топтооп, жарды-жалчы менен бөлүшпөгөн ириген-чириген пенделерди сынга алган. Акындын:

Өй, байым! Үңүлчү өзүндүн жакыр жаныца - аманат,
Толгон алтын, теңге, акак таштарың – баары калат,-

деген өндүү саптары айтылуу Кожоакмат Ясавинин:

Дүнүйө-дүнүйө дей бербе, бир Алла
болсун айтарың,
Киши акысын жей көрбө, ысрат-
Көпүрө бар байкагын,- [5:463]

деген ойлору менен үндөшүп турары байкалат. Хафиздин поэзиясында орто кылымдык коомдук турмуштагы контрастты өзүндөй кылып сүрөттөөсү кадыресе көрүнүш болгон.

Адабияттар:

1. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
2. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.
3. Лирика. Из персидско-таджикской поэзии. М., «Художественная литература», 1987.
4. Омар Хайям. Четверостишия. Избранное. Сталинабад, 1948.
5. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. Т. I. Б., «Кыргызстан-Сорос» фонду, 1999.
6. Языки мира: Тюркские языки. Б., «Кыргызстан», 1997.

Низами Гянжевинин поэзиясындагы гумандуулук идеялар

Байыркы Гянжеви калаасынан жаш Иляс ибн Юсуфтан дүйнөгө атагы чыккан Низами Гянжеви өсүп чыккан. XII-XIII к.к. жашап өткөн Низами Гянжеви (1141-1209) таланттуу чыгармаларынан тышкары өзүнүн атын Күнчыгыш поэзиясында «Хамсенин» баштоочусу катары тааныткан. Хамсе (ар.-беш, бештик деген сөздөн) фарсы-түрк поэзиясындагы бири-бирине кандайдыр бир жакын мазмунда жана формада (бирок, сюжеттери, каармандары уланбайт) жазылган беш чыгарманын бириккендеги аты. Мисалы, Низами Гянжевинин «Купуя сырлардын казына-кенчи», «Хосров

менен Ширин», «Лейли менен Мажнун», «Жети чүрөк», «Искендернама» деген беш поэмасы бир хамсени түзгөн. Ушул мезгилден баштап Күнчыгыш поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү учун өздөрүнүн «Хамсесин» жаратуу (назира) салты ардактуу милдетке айланган. Такталбаган маалыматтарга караганда Низаминин «Купуя сырлардын казына-кенчи» жана «Хосров менен Ширин» поэмаларынын ар бирине фарсыча кырктан ашуун жана түрк тилиндеги бир нече назиралардын жазылгандыгы белгилүү.

Эң алгачкылардан болуп мындай ийгиликке Эмир Хосров Дехлеви (1253-1325) жетишкен. Андан кийинки мөөрөй Навоинин устаты жана насаатчысы Абдурахман Жамиге (1414-1492) туура келген. Ал эми «Бештиктин» ортк түрк тилиндеги эң биринчи жаратманы Алишер Навои болгон. Ал мууну кыска убакыттын (1483-1485) ичинде жазып бүтүргөн. Алишер Навоиге чейин эле Низами Гянжевинин «Хосров менен Ширин» поэмасынын (1181) негизинде түрк тилинин кыпчак диалектинде биринчи жолу Алтын Ордо ақыны Кутб Хорезми (XIV) өзүнүн версиясын берген. Мында ақын сасанид сарайынын эмес Алтын Ордонун жашоо турмушун сүрөттөөгө алган. Мындай жаңычылдык ыкма Күнчыгыш поэзиясынын өкүлдөрү тарабынан кецири жайылтылган. Кутб Хорезми «Хамсенин» башка поэмалары боюнча өзүнүн варианттарын жазганбы деген суроого маалыматтардын жоктугунан так айтууга мүмкүн эмес.

Низами Гянжевинин «Бештиги» «Купуя сырлардын казына-кенчи» деген поэма менен башталат. Бул философиялык-дидактикалык поэмада дайыма туура сүйлөө, акыйкат менен чынчылдыкты пир тутуу, күч колдонуу менен кыянаттыкты жектөө идеяларынын негизи түптөлгөн. «Хосров менен Ширин» аттуу экинчи поэмасы Низаминин сүйүктүү жары кыпчак кызы Аппактын өлүмүнө байланыштуу катуу капаланып кайгыруудан улам келип чыккан. Анын сүйкүмдүү жана жароокер элеси Шириндик образы аркылуу чагылдырылган. Ақын Аппагына арнап көптөгөн чыгармаларын жараткан жана анын поэзиясынын тематикасы да философиялык, мистикалык, дидактикалык нугунан махабат темасына ооп кеткен:

Ай чырайлуу керемет эстүү жанды,
Жөнөттү өзу мага Дербенттин өкүмдары.

Анын жибек көйнөгү бекем келет темир зооттон,
Ашык болсо ким ага курубекер азап болгон.

Терс жолго такыр баспаган,
Аппагым ала жипти аттабаган [1:190].

Сүйүнүн эч кимге баш ийбеген, моюн сунбаган күчү жөнүндөгү романтикалуу уламыш ақындын «Лейли менен Мажнун» аттуу үчүнчү поэмасынын өзөгүн түзгөн. Низаминин замандашынын сөзү менен айтканда бул махабат поэмасы «акак таш өндүү ырлар аркылуу түптөлгөн». Анын «Жети чүрөк» поэмасы элдик такмаза юморго жана кытмыр мыскылга шыкалган. Низаминин ақыркы, бешинчи «Искендернамасы» улуу Искендер Зулкарнайндын (Александр Македонскийдин) аты менен байланышкан. Чыгармада атактуу саркер карапайым адамдардын коргоочусу, алардын таламын жактоочу, өзүнүн аскерин кайда алып барбасын ошол жерде адилеттики жана тартипти орноткон ақын катары сүрөттөлөт.

Орто кылымдык ардактуу салт боюнча Низами «Хосров менен Шириң» поэмасын (1181) султан Тогрулга арнайт. Андан соң Гянжанын өкүмдары Пахлаванга, кийинчөрээк жаңы аatabек Кызыл Арсланга багыштайт. Поэма менен таанышкан Кызыл Арслан ақынды өзүнө чакыртып, жылуу тосуп алат. Сый катары ага алыскы эки кыштак жерин тартууга да берет. Низами менен маектешкен Тогрул султан да, Пахлаван өкүмдар да, Кызыл Арслан аatabек да селжук түрктөрүнөн болушкан. Албетте, демейде өздөрүнүн эне тили болгон түрк тилинде сүйлөшкөнү менен адабий да, мамлекеттик да тилдин вазифасын илгертен бери аткарып келген фарси кан-жанына сицип калгандыктан түрк баласы Низамиден өз эне (же өзүбүздүн эле) тилинде жазчы деп айтууга эч кимисинин оюна да келбegen өндүү. Ошол себептен да бул улуу ақындан түрк тилинде жазылган чыгарма бизге жетпей калган көрүнөт. Низаминин энеси күрттөрдөн болгон. Атасынан эрте ажыраган Иляс ибн Юсуф энеси менен жаш калып, иран тилин, адабиятын, фоли氯орун дурус эле билген энесинен көп нерсени үйрөнүп алган болуу керек. Ошондуктан ал эки тилде тең эркин сүйлөп, эркин жаза билгендиги да ошондон, кыязы. Ал эми сүйүктүү жары, кыпчак кызы Аппак сулуу, уулу Мухаммеди менен, албетте, түрк тилинде эле сүйлөшүп келген деген ойдобуз.

Низами Гянжевиге «Лейли менен Мажнун» поэмасын жазасың деп табыштаган Ширваншах Ахсатандын толук ардактуу титулу Жалал-ад-Дин ва-д-Даул болгон, бул «жараткан менен мамлекеттин даңкы» дегенди туонткан. Ахсатандын атасы Ширваншах Манучихр (1120-1160), ал эми энеси грузин падышасы Давид Куруучунун (1125-ж.ө.) кызы Тамара каныша болгон. Низами Ахсатан шахтан кабарчы келип колуна кат тапшырганын айтат. Он беш саптан турган каттан төмөнкүдөй мазмундагы сөздөрдү окуйт:

Перс менен арабдардан алгының сен,
Жаштыктын чырайы үчүн жасалгасын.

Аксарайда биз түрк рухун көтөрбөйбүз,

Салтта жок, түрк тилинде сүйлөбөйбүз.

Низами катты окуп чыгып, жаны өлүп тынып, алы кетип, шайы куруп, көзү мокоп, тили байланып жок дегенге дарамети жетпегенин мойнуна алат. Карапашар кеңешер эч ким жок болуп, айласы куруп, колунан буюму түшүп турганда сүйүктүү жары кыпчак кызы Аппактан калган көкүрөк күчүгү, эстүү, поэзияга кызықдар Мухаммед аттуу уулу шыбырт алдыrbай акырын басып келип, катка көз жүгүртүп:

Хосров менен Ширинді сен ырдагын,
Адамзат ой, жүрөгүнөн түнөк тапкын,

Менин бир айтканымды, атаке, угуп койчу,
Мажнун менен Лейлини жазчы сен, канып тойчу,-

деп, Иран менен Ширвандын шахы өзү суранып жатканда жок дегениң болбостур, мурунку «Хосров менен Шириң» поэмаңа эгиз кылып ушул «Лейли менен Мажнунду» да жазып бер деп өтүнөт. Уулунун колдоп кубаттоосунун өзүнө күч-кубат, демөөр алган ақын чыгарма жазууга шерт койгонун поэмасынын «Китепти жаратуунун себеби» деген бөлүмүндө төмөнкүчө түшүндүрөт:

Өзүмө айттым: саатың келди, иштет башты,
Тагдыр сага ак жол каалап, жолуң ачты.

Качангыча бош жүрөсүң, болбо жалкоо,
Кара абайлап, элден-журттан алғын алкоо!

Жакшы жүр, март бол, көрөсүң үзүрүн ақыл-ойдун,
Пайдасы жок бекерпоздук, күндө майрам күндө тойдун.

Низами Гянжеви поэмасынын «Манучихрдин уулу Ахсатан ширваншахтын даңазасынын урматына» деген бөлүмүндө:

Оо, даңазалуу өкүмдар, улуу шахым,
Ата-жотоң кылымдан кылымдарга даңталсын.

Доорлордун чабандес лашкерлери саркерисин,
Өкүмдарлар хаканы наамына бап келесин,-

деп өзүнүн ширваншах өкүмдарын фарсыларча шах деп, анан бүт өкүмдарлардын хаканысын деп түркчө каган титулун да ыйгарат.

Ал эми төмөнкү бейттеринен:

Отурасың жалғыз өзүң тағында өкүмдардың,
Манучихр уулу, оо, ширваншах Жалал-ад-Дин.

Ахсатан шах, сен күндөй жарық чаккан,
Кай-Кубаддың өзүндөй бакыттын жолун ачкан,-

деп ширваншахын айтылуу сасанид Кай-Кубаддың өзү менен салыштырат.

Низами өкүмдарын аргасыз мактап даңазалоого мажбур болгондо байыркы Иран мифологиясындагы согуштун кудайы Бахрам (Марс) менен да теңештирең:

Оо, күндөй жарық Бахрам көктөгү кереметсин,
Манучихр уулу бизге апаппак акак берметсин.

Мунусу да аз көрүнөт шекилдүү:

Зухра менен шарап ичет кечиндеси,
Бахрам өзү анын курал-жарак эшчиси,-

деп согуш кудайын ага жардамчылыкка ыйгарып да коет.

Үр жазуунун бир формасы катары бейт орто кылымдык фарсы жана түрк элдеринин поэзиясына мұнәздүү келген. Ошондуктан бул элдердин поэзиясында илгертен эле уйкаштык болуп келген деп ишенимдүү айта алабыз. Бейт туташ уйкаш эки саптан турган ыр түрмөгү. Низаминин, Жаминин, Навоинин поэмалары, Бабурдун масневилери ушул бейт формасында жазылган. Низами поэмасын жазууда бейт ыр ыргагын колдонуунун артыкчылыгын дагы бир ирет тастыктап өтөт:

Бейт берметтин өзү менен окшош болсо,
Эки саптык мынданың ырдын кемчилиги болбос.

Низами Гянжевинин «Хамсесинин» бириңчи поэмасы «Купуя сырлардын казына-кенчи», Эмир Хосров Дехлевиники «Асмандын жарық чачышы», Жаминики «Такыба адамдардын белеги», ал эми Алишер Навоинин «Бештиги» «Такыба адамдардын дүрбөлөңү» аттуу дидактикалык поэма (1483) менен башталган. Навои чыгармасында инсандын гумандуулугу, адеп-ыйман маселесин өзүнүн жеке көз карашында сүрөттөп берген.

Навоинин «Бештигинин» экинчи поэмасынан болгон «Лейли менен Мажнуну» (1484) Низаминин экспозициясындай эле башталат. Низамидегиден айырмаланып Навоиде Лейли мактаб муалиминин кызы.

Навфилдин Мажнунга жардам бериши да Навоинин вариантындағы жаңылық. Ақын поэмасының акыркы эпизоддорун өз доорундагы чындық менен үндөшүүсүнө басым жасайт. Навои Мажнунга тарыхый каарман катары мамиле жасап, әзелки уламыштық башатына негизденген [5:Х.Г.Кор-Оглы45].

1484-ж. бүтүргөн «Фархад менен Шириң» үчүнчү поэмасында Низами менен Эмир Хосровго өтө жогору баа бергендиги маалым. Бул чыгармасында улуу ақын Хосров шахты эмес, теги шах тукумунан болгон Фархад жөнүндө баяндайт. Ошон үчүн да поэмасы «Фархад менен Шириң» деп аталат. Мурунку версияларынан өзгөчөлөнүп чыгарма башка жаңы сюжеттердин негизинде өнүгүп отурган [5:48].

«Жети чүрөк» Алишер Навоинин төртүнчү поэмасы (1485). Поэмалың негизги өзөгүн Сасанид шахы Варахран V өмүр жолу (421-438) түзөт. Фирдоусиде Бахрамдың инсандық касиет-сапатына көп маани берилет. Навои өзүнөн мурунку ақындардың чыгармаларына да кайрылып кеткен. Маселен, Низами Гянжеви менен Эмир Хосровду өз ара салыштыруу менен алардың көркөм чыгармалың эстетикалық нормасынан четтеп тарыхты баяndoого ооп кетишкендигин сынга алган. Навои минтип жазат:

Алар тарыхты баяndoого ооп кетишкенбى?
Бирок тарыхта уйкаштыктын орду барбы деги!

Мурунку улуктардың дагы бир кемчилиги деп чындыкты сүрөттөөдөн болмуштарга өтүп кеткендигин айтат. Низами менен Эмир Хосровдо каныша-чүрөктөрдүн Бахрамга жомок айтып алаксытканына басым жасалса, Навоиде уламыштарды айтуучу өзүнчө жаңы каармандар келет. Алар сарайдын санына жараша жетөө [5:Х.Г.Кор-Оглы.52].

Навои «Искандердин сепили» аттуу бешинчи поэмасында (1485) Низамиде болбогон эпизоддорду сүрөттөгөн. Низами Александрдың жүрүштөрүнө жана саркердин Мидиядагы (Азербайжан) болушуна көбүрөөк басым жасаса, Навоиде башкы каарман Самарканд, Герат өндүү Хорасан менен Мавераннардың шаарларын курууга түздөн-түз катышуусу баяндалат. Македондук колбашчынын Кырым менен Испан ээлигине жортуулдары да поэмадагы жаңылық эле. Белгилеп кетчү нерсе Навои мурунку поэмалардагы ирандық көрүнүштөрдү түркүй башаттык негизге айландырган. Навои илим-билимдин адамдарын өтө көкөлөтүп даңазалаган. Анын башкы каармандары Фархад, Мажнун, Шапур, Искендер – акылдуу, илим-билимдүү, таланттуу инсандар катары сүрөттөлөт.

Низами поэмада өзүнүн ата-энесин төмөнкүчө эскерет:

Атамды эскерүү

Атам – Юсуф, Заки – чоң атам,
Кетиши түбөлүккө таштап кадам.

Жашоонун айлампасын ким айыптайт,
Тагдырдын жазмышына ким моюн сунбайт.

Өттү аталар бу жашоодон чаалыгышып,
Чарчап бүттүм мен өткөндөргө кайгырып.

Балын жуттум капар кылбай аарыларды,
Теним сактап ары кууп сар-санаамды.

Шараптан куй, кесегүл, ач көңүлдү,
Канын айлант сары убайым жүрөгүмдүн [2:53].

Апамды эскерүү

Уруусу байыркы күрттөн менин апам,
Багым жокко о дүйнөгө сапар салган.

Кимге айтам муңумду, кимге жалынам?
Мени аяп ким угат, апамды кайдан табам?

Кайгы-капам караңгы да чеги жок,
Аза күтүүм – туңгуюк да түбү жок.

Азалуу чынымдан канча ичпейин,
Түгөтө албайм мен аны түбүнө чейин.

Өй, кесегүл, минген атым чаалыкты,
Шараптан куй, мен да кетчү саатым чыкты [2:53].

Атасы абдырап оозунан келмеси түшүп турган чакта жөлөк болуп, поэмани жазууга ынандырган, ошол кезде он төрт жашка чыгып калган уулуна арнап «**Уулума насаат**» деген бөлүмүнөн төмөнкүдөй ыр саптарын окуйбуз:

Он төрттөгү жарық күнүм менин,
Алдында даңгыр жолу илим-билимдин.

Эгер айтсам жети жаш курагында,

Өстүн уулум кызыл гүлдөй гүлзарда,

Он төртүндө өспүрүмдүн татып тузун,
Кипаристей сен өстүн болуп упузун.

Сен эми чоңойдуң, бүттү го оюнун,
Кезиң келди кызыгыччу болот-чоюнун.

Жан-жүрөгүң улуулугу бийиктесин, аракеттен,
Акылың курчуп турсун, алыс болуп балакеттен.

Арыстандай албуут болуп, урушта жең,
Жаштыгың жалгыз сага болот тең.

Азаматтық абийринден айрылбагын жеңип чыксаң,
Маскарапал тебелеп башка бирөөнүн ар-намысын...

Кокус бир жомок жазам десең да,
Чыркыраган чындык болсун жомогунда...

Жалтактабай сен ишенгин кеңешиме,
Кызмат кылат кеңешим эгер уксанаң дегениме.

Өмүрүң өткөнчө адеп-ыйманды бекем туткун,
Өсүп жет сересине акыл-эс, билим, береке күттүн.

Кеңешимди угуп, андап-туй, таштап койбогун,
Ким болсоң бол, бир гана бекерпоз болбогун.

Низами уулуна атаңдын атына жамынба да, муну өмүрү унутпа деп
эскертет. Ыр менен шугулданууну эңсеген Мухаммедине, мындан өткөн
кооптуу кесип жок деп келип:

Курубекер даңқ издеген болбос мында,
Низамиден өтөрү жок поэзияда, сөзүм тында

деп уулуна эми менден өтүп кетпессин, андан көрө:

Ыр токуган өзү ардактуу, а бирок, көйгөй,
Илимге ыктасаң, табасың көбүрөөк мөөрөй,-

деп жалгыз карачечекейин түйшүктүү илим жолуна багыттайт. Бул,
албетте, улуу акындын илим-билимдин маани-маңызын түшүнүп, анын

кадыр-сыйы да көбүрөөк экендигине көзү жеткенден сонку бүтүмү өндөнөт.

Ақындын «Лейли менен Мажнун» поэмасында өкүмдар ханды да, кызыл камчы аткаминерди да, карапайым калкты да адеп-ыйманга, адамгерчиликке, ар-намысса, жолдоштук бекем шертке, көздөгөн максатынан кайтпоого үндөгөн насаат сөздөр, ойлор аз эмес:

Элге кызмат кылуунун ырахаты жөнүндө

Таш болбосоң сен эгер – эринбестен бап жаша,
Төкөр эле болбосоң – канжолундан кеч калба.

Чаңын чаап, талып бүткөн бутундун,
Алга чамда кийизинде канжолдун.

Оюн салғын керек болсо, четтебе эч чыйырындан,
Болсо да эгер багытында тикенектер сайгылаган.

Улоонду бер да, жүргүн алга пияда,
Коркпой-үркпой, кереги жок бетпарда.

Чаалыксан да, чарчасан, баскан жолдон,
Аянбагын жолдошуундан оорун алыш колдон.

Жол кезүүдөн сен чаалыксан муну билгин,
Кыйын кезде жардам берет жаншеригиң.

Өй, кесегүл, кана толтур чөйчөгүмдү,
Күйчү шарап, көтөрчү сен көнүлүмдү.

Калсын эми жаным сергип, каныш тээп,
Көнүл жайпап, жүрөк жайкап [2:60].

Улуулукка алыш келчү жөнөкөйлүк жөнүндө

Арызданба көп эле барып басып ар кайда,
Алсыздыгың моюнга ал ошол сага болот пайды.

Болбосо анан күч-кубатың, же чама-чаркың,
Көк тиреген аска-зоодой каада-баркың.

Аша чаппа, көп оолукпа – сандувачы сен эмессин,
Роза гүлү үстүндө сайрап көнгөн эрте-кечтир.

Жер сойлогон неге канат сермейт араң-арсар?
Кереги жок калканың, эгер болсо купкурч шамшар.

Ат улооң чарчап, илкийт араң-араң,
Жүгүн тартат түмөн-түйшүк арабандын.

Атындан түш, эс алсын да, таңды ашсын,
Анан кайра уланткын сен, түгөнбөгөн көр азабын.

Көкүрөк бош, кесегүл, турам чаңкап,
Койчу эми, туптунук шарап менен оозду майлап [2:61].

Бир болмуш жөнүндө

Бир өткөн болмуш эске келди:
Мервде жашаган өкүмдар, о илгери.

Кармаган короосунда ажаан дөбөттөрдү,
Каары-тажаалдыгы жин-шайтандын дал өзү.

Жапайы доңуз өндүү түнт токайдогу,
Дөбөттөр каардуу да, жаалдуу да болгону.

Жабыла атылып үйрөнүп каныккан,
Төөнү да мойсошуп жерге жыккан.

Өнөкөтү ачууга шах алдырган чагында,
Малайларын таштаткан дөбөттөргө таламанга.

Кулдарынан жоош момун бирөө болгон,
Бирок башкалардан көрөгөч, акыл толгон.

Купуя сыр ээлеп аны кыжаалаттан:
Сааты келип айрылат го кандан-жандан,

Жан алгыч шах ал-ал десе иттерине,
Талпагы чыгат го илинип азуулуу тиштерине.

Баарын көрүп-билип алдын ала,
Жоролошот күндө барып итбагарга,

Арылдаган-шарылдаган итканага түн сайын,
Ташып барат тапкан-туткан эт-майын.

Сөөк салып иттерге такыр бир тоюп-койбогон,
Үйрөттү өзүнө айбандарды пендезатын мойсогон.

Келген сайын ар жолу байкуш малай,
Эркелешет жабышып, жаланышып далай-далай.

Капылеттен түш бузулуп, алдырып ачууга,
Каары келиптири дейт шахтын бу момун кулга.

Колун чаап буйрук кылды желдеттергө,
Кайран жанды талатканы кутурган бу иттерге.

Дөбөттөрдөн кем эмес жалаңдаган баш кесерлер,
Маашыркана аткарышат шах буйругун, о безерилер.

Итканага ыргытышты сүйрөп барып дыркырата,
Шамшардай курч азууларга талатканы чыркырата.

Арыстандан кем эмес эңгезердей дөбөттөр
Атырылып келиши го көргүлүктү көрсөтөр.

Ап этерде сүймөнчүк досжанды таанып калып,
Токтошту жабалактап айланчыктап, шыйпандашып.

Комдонуп баштарын колдоруна жайланышып,
Жатышты тегеректеп кожоюнду айланышып,

Ушинтип энежан балажанын корголойт – адатта...
Күн да батып, караңғы түн кирди го заматта.

Таң да атып шоола чачып,
Калган чакта күн да чыгып,

Түшүндү чеки иш болгонун шах ойгонуп,
Кейип-кеңчиپ өкүнүп малайларга айтат буйруп:

«Ачууга мен алдырып, мага чала – бул азап,
Күнөөсүз чаарчыкты коюптурмун жазалап.

Баргыла бат итканага, атаңгөрү,
Калгандыр эч болбосо сөөк-пөгү!»

Алдастап кайра кирген кайран итбагарым,
Апкаарып айтат дейт: «О, өкүмдарым,

Бу бозулан, шекили, периштенин дал өзү,
Жараткан өзү сактаптыр, баягындай тириүү көзү!

Ишенбесен өзүң көр керемет укмуш ажайыпты:
Ит талаган тирилиптири - сопсоо дени-карды.

Жамбаштайт эсен-соо кабагым-кашым дебей,
Калыптыр кайраным мардайып эч кебелбей,

Ажыдаар тажаандарың туугандашып момоюшат,
Кулундун бир тал чачы түшпөптүр - отурушат!»

Амандыгын уккан шах кубанып ууртап шербет,
Апкелүүгө хансарайга байқушту буйрук берет.

Өлүмгө өкүм кылынган, о бечара,
Итканадан кайра келди шах алдына.

Өкүмдар өзү да карайт калып айран,
Тигине лаппай дээри он эки саны аман.

Өкүнгөн шах тактыдан туруп келип,
Кечирим суранат көз жашы кылып.

«Кана айтчы,- сурайт шах,- кантип бу сен,
Аман калдың, ишене албайм такыр мен?»

Анда айтат: «Оо, шахым, өмүр сүрдүм -
Итканага сөөк-саак ташып жүрдүм.

Ажаан дөбөттөрдүн сүйүсүнө кабылып,
Арсайган азуулары калды өзү жабылып.

Кулун болуп көптөн-көп кызмат кылдым,

Сый ордуна ақыры өлүмдү энчи алдым.

Болбогон бир нерсеге көрпендендин,
Таштаттың азуусуна жырткычтардын.

Жанкыйышпас адаты - бир иттердин,
Ит – ынак дос, а сен көр азапка жеткирдин.

Иттер кылды жакшылыкка жакшылык,
А сен кылдың жакшылыкка жамандык!»

Ушундай бир икайдан онду-солду,
Өкүмдәрга бул окуя сабак болду.

Ачылды шахтын көзү - өзүн өзү куткарды,
Итканы, дәбәттөрдү эч эстебей унуткарды.

Бир болмуштун маани-маңзы даал ушу:
Болгону «жакшылык – бул көңүл күшү» [2:191].

Байкүштүн кейпинен арылуу жөнүндө

Качангыча кышкы муздай селейесин,
Сууда аккан чычкан өндүү шөлпөйөсүн.

Билип кой тагдыр буйруп гүл розага,
Шиши тикенин кошо берген сактанууга.

Керек болсо тикенектей болмок ылазым,
Изги иштин пайдасына бек туруу – парзың [2:57].

Улуктарга кызмат кылуудан качуу жөнүндө

Күн нуру бол жер бетин бүт жылыткан,
Сага эмес Жамшид тою бүйүр кызыткан.

Кайыр-садагасы улуктардын ар-намысың тебелеген,
Булардын бүт баарысын абийирсиздик коштоп келген.

Алды артынды карап кир хан сарайга,
Өкүмдар – күйгөн от, а сен бир боо пая.

Күйгөн оттун жарыгы тийсе жетет,
Жакшысы алыс болсоң бир каниет.

Бир шамкөпөлөк шам чыракка үйрөнгөн,
Бирок да көп жакындан жалынына күйүп өлгөн.

Өй, кесегүл, дем алат араң-араң көкүрөгүм,
Бата бүткөн шараптан астейдилден өтүнөрүм.

Шарабынан күмүштөн да таптаза кыямынан,
Шарабынан шербеттей көңүл күшүн жазган [2:58].

Адамдын ырысқысына көз артпoo жөнүндө

Ыраазы бол өзүндүн тапкан-тутканыңа,
Көз артпа башка бирөөнүн буюмуна.

Кербездөнбө бөтөн тонго - күнөөгө батасын,
Өмүр бою кара такка - жаман атка каласын.

Канаттуу күш күнгө учуп жетем десе,
Тайманбас осолдукуту күн күйгүзөт бачым эле.

Дөңгөлөгү жанчып өтөт арабанын,
Денесин жолго жатып алган жыландин.

Шамшарын жалаңдаткан шахит,
Уруш салса болору анык бир ит.

Болбос го түлкүгө арбашууга арстан менен,
Болбос го сүзгүлөсөң дубалды башың менен.

Кесегүл дос: «Калтырба!» деп, мени карап,
Күйчү мага кыжылдама чертме шарап.

Каным башка тээп кубанычка чулганайын,

Кай-Кубаддай бейиш багына куланайын [2:59].

Аз сүйлөөнүн пайдасы жөнүндө

Адамга сөз суудай керек - кептин чыны,
А бирок кээде оозду жапкан - болот мыкты.

Талаш жок - суу жан сергитет,
А бирок ким көп ичсе - так секиртет.

Издеп-таап нускалуу сөз берметин,
Акак таштай жарык кыл жердин бетин.

Шоола чачкан сөзүң менен сыймыктан,
Нак берметин издеп тап асыл таштан.

Көз уялткан ак бермет, билип жүргүн,
Дүйнөгө жарык чачат миң бир түркүн.

Хансарайын кулпуртат бир ажайып,
Майда уну дартка дабаа шыпаа болуп.

Асманда жылдыздыр эсепсиз жамырайт,
А бирок адамзат Күнгө гана таазим кылат [2:52].

Жалгыздыкта ыр жазуу жөнүндө

Аттанба сапарга камылгасыз - аярдан,
Алды артыңды каранып куп даярдан.

Ээ, устазым, устазым, жол азабы - көр азабы,
Оо илгертеден таманың жоорулган - ошол азбы.

Чамаң барбы, түйүнчөгүң көтөрүнүп жолго аттан,
Алың жокпу, эшигинди ичтен ил да, өзүң сактан.

Нени окуйсун, барактар актай турат?
Качангыча кайыгың кургак турат?

Оо Низами, оной эмес алдыңдагы басчу жолун,

Кызыр сынар ачып бер башатын мүрөк суунун.

Мүрөк суудан кана ичип чаңкоонду бас,
Лейли менен Мажнун махбатын ыр кылыш жаз [2:62].

Аңыз кептөн

Бир күрт баласы Каабага сапар алды,
Капылет ээн талаада эшегин таппай калды.

Албууттанат, айкырат бул күртүм: «Жанында
Баарынын эшеги ээси менен, а меники кайда»

Ызырынып издеп кирет, чарк айланат,
Капыстан эшеги да табылды, атаганат.

Күрт айтыптыр: «Ажаандыгым жардам берди,
Айкырыгым жоголгон мингичимди таап берди!»

Бу күртүң тагдырды ашатпаса кайдан тапмак,
Жоголмок эшеги, жүгүндү ким ташымак.

Опасыз дүнүйөң - күчтүүнүн пайдубалы,
Алдуу алсызды шорлотсо - кимге убалы.

Арстандай албуут болуп жеминди жедирбе,
Малга окшоп жоош болуп кадырың кетирбе.

Өй, кесегүл, куйчу шарап пиялага бир каналы,
Жаандай төкчү өрттөй болуп жаналы [2:57].

Откөндү унуткаруу жөнүндө

Качангыча араздайсың тагдырыңды каарып,
Бактыңды табалбай үшкүрүнүп өзүнө наалып.

Айтканымды бекем түйүп эч унутпа,
Откөндү кой, унуткар да эске алба.

Откөн өмүр – майрам-тойдун эртеси,

Жайыла элек дасторконуң бүгүнкүсү.

Өткөн өмүр – бул окулган китең беттери,
Бир болмуш о илгерки аңыз кептеги.

Жашасаң да жети миң жыл, болгонун -
Улуу китеңтин жети бабын окуп гана койгонун.

Кетер болсоң акыры сен да, мен да -
Жашаганың азбы, көппү баары бир да?

Чоң кичүүбү, кары жашпы акыр бир күн -
Кайран дениң айланат топуракка түгөнүп күүн.

Ачыган шарабыңдан күйчу бат-бат,
Аңқыган жытына эс-мас болсом, атаганат [2:56].

Ал эми «Лейли жөнүндө» деген бөлүмүндөгү:

Ай чырайлуу араб кызы бүт таңдантты,
Аджем түрктөрүн да жүрөктөрүн жарапатты,-

деген бейтinde эзелтеден түрк тилдүү элдер дени-карды сак, сымбаттуу
калк катары эсептелгендин, орто кылымдык араб чөлкөмүндө араб
эместердин баарын адjemдер («тил билбегендөр» маанисинде) деп
аташкандыгын, түрктөр классикалык чыгыш поэзиясында, өзгөчө
Низаминин чыгармаларында сулуулуктун жана келбеттүүлүктүн символу
катары сүрөттөлгөндүгүн белгилеп кетүү ылайык.

Буга карама-каршы маанисинде төмөнкүдөй ыр саптарын да
кездештирешибиз:

Болсом дагы хабеш өндүү капкара өңү-түсүм,
Же ак жүздүү – жаратканды даңазалайм күнү-түнүм

деп, акын хабеш деп абиссиниялыктарды кара, жагымсыз өң-түспөлү үчүн
салыштыруу иретинде колдонот.

Акындын «Пайгамбардын элеси» деген бөлүмүндө:

Эшигин ачып жети казына-кенчтин,
Төрт акак таштан жасап берметин

деп жети катар асман, төрт стихия – от, аба, суу жана жер жөнүндө кеп журөт. Ал эми төмөнкү бейттеринде астрономиялык түшүнүктөр кошо чечмеленип отурат:

Көрпенде тиригликтен жогорулап бийик учуп,
Улим-Хани ыйык эне түнөгүнө кеттиң сыйып.

Көз ирмемде асманга сен кайып болуп,
Утарид да кеткен жолуң таппай калып.

Батыныстуу Зуура нисар жасайт,
Сага топ жылдызды белек атайт.

Маррих да атбагарың - аның дагы,
Тике турат үзөңгүндүн жаныңдагы.

Муштари да өзү сага танданат,
Ак жол тилеп ак батасын ыраа кылат.

Кул сөйкөсү кулагында сүлкүлдөйт,
Кейван дагы кара тонго чүмкөнөт.

Улуу ақындын жогорку ыр саптарындагы Улим-Хани дегени азыркы Саманчы жолу болсо, Утарид – асман катчысы аталган Меркурий да ушунчалык тез учкан пайгамбардын кеткен жолун андабай калды маанисинде келтирилет. Зуурасы кадимки эле Чолпон жылдыз. Зууранын нисар жасаганы кадыр-сөөлөттүү коноктордун басчу жолуна алтын-күмүш тыйындарды чачыла кылуу салты. Маррих мында күч-кубаттуу Марс пайгамбардын үзөңгүлөшү катары коштоп жүрөт маанисинде берилет. Муштари – Юпитер планетасы жакшылыктын белгиси катары түшүнүлгөн. Ақындын Кейван дегени Сатурн жөнүндө болуп, бейтте пайгамбардын кабарынан дайын болгон ал улуу конокко кызмат кылууга даяр болуп, кара тонго оронуп, чөгөлөп таазим кылат.

Низами Гянжеви «Лейли менен Мажнун» поэмасынын **«Ширваншахтын аты менен китептин бүтүшү»** деген азыркы бабында ширваншахына кыйла эле ақыл үйрөткөнү байкалат:

О, өкүмдар, кылымдарга чачкан жарык,
Тирөөчсүң - бу дүйнөнүн миңиндей шах!

Турасың күндөн кийин, сыймыгысың доор-замандын,
Жамшидге тен хантактыны сен даңктаңың.

Кай-Кубаддай мүчөлөрү келишкен,
Күч-кубатың тоскоолдукту билбegen.

Ширваншах эмес, бүт дүнүйө шахысың,
О, Ахсатан, Хосровдун өзүндөй ақылмансың.

Жазам десең көңүл күшүн,
Барактап укмуш, кызык баянын,

Жаныңда жаш келиндей санжыра сөз,
Ай чырайлуу күлмүндөп, бир күнөөсүз.

Адатың, көңүлүңө төп келген ыр саптарын,
«Ахсант у зих!» - деп кубаттап күп мактайсың...

Бу дүйнөгө эзелки карачы сен,
Хандыктар, шахиншахтар өткөн-кеткен.

Аска тоодой күч-кубаты өзүндө,
Кыраакы бол - түрк мүнөзү өзүндө.

Чыр-чатақты адилет арачала,
Бейкүнөөнү камчы менен жазалаба.

Боорукердик адат-салтын аттап өтпө,
Сый-урматка жетесиң бу дүйнөдө.

Адилет бол, ыйык сакта хан мыйзамын,
Чөгөлөп чөк түшкөндү жанкыйбагын.

Кошоматка кой сойгонго ишенбе, алыс айда,
Душман өндүү жолотпой тек жаныңа.

Оргуп аккан бийлигинде сабырдуу бол,
Ичсең да шарап, ақыл-эсте купулга тол.

Дайым аксың өкүмүндө, оюнда, бирок да,
Баарыбыздан бийик кудай жалгыз өзү көк асманда.

XV к. антологиясында Низами гуманизм идеясын аркалаган ошол орто кылымдык ислам дүйнөсүндө изгилик ой-иштери менен өз ордун

тапкан Ахи жамаатчылыгынын мүчөсү болгон деп айтылат. Муну төмөнкү ыр саптарынан байкоого болот:

Кереги не ыйламсырап жалынуу бетбакка?
Кереги не болуунун оюнчагы чыткурсакка?

Эмнеге эле кулдук уруп чөк түшөсүн,
Эмнеге эле кол куушуруп бөк түшөсүн?

Кекирейгенге кекирей, паска урба өзүндү,
Опол тоодой бойду кер, тиктешсин сенин көзүндү [1:183].

Жогорку ыр саптарындагы бийлик эгелерине, аткаминерлерге карата каяша айтуу маанайындагы ойлордун чагылдырылышы орто кылымдык сарай поэзиясында өтө сейрек кездешүүчү көрүнүш. Ошондуктан бул улуу акындын поэмаларындагы каармандарынын турмуштук карманган гумандуулук, изгилик жана адеп-ыймандуулук өндүү инсандык позициялары аркылуу өзүнүн көкүрөгүнүн түпкүрүндө катылып жаткан купуя сырларын, прогрессивдүү идеяларын көпчүлүктүн калың катмарына жеткириүү бир топ жецил жүрүп отургандыгын да белгилеп кетүү зарыл. Низаминин поэмаларынын көптөгөн мотивдери элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүнөн алынган. Макал-лакаптарга, накыл сөздөргө ширелген анын чыгармаларынын тили ачык-айрым, образдуу. Низаминин чыгармачылыгы Чыгыш өлкөлөрүнүн поэма жанрынын өнүгүшүнө эбегейсиз зор таасир тийгизген.

Автор төрт ай ичинде төрт мин бейт ыр жазганмын, а эгери көртириликтин көйгөйлөрү чырмабаганда, ал он төрт күндүк түн ичи бүтмөкмүн деп келип, хижранын 584-жылы жазып бүттүм дейт.

Низами:

Пайгамбар үйрөткөн, ар бир жан түшүнөт:
«Өзүн таанып билген, кудайды таанып билет»

деп, эң мурун өзүндүн ким экенинди андап туй, билим алыш, аナン өзүндү бас дейт. Бардык эле илимдердин ичинен башкылары экөө - кудайга болгон ишеним жана опасыз бу дүйнө жөнүндөгү илимдер дейт.

Акын «**Баяндын башаты**» деген бөлүмүндө:

Ал кезде, айтылыт санжырада,
Мектептен окуган кыздар да.

Түркүн жерден очогуна билим кууган,
Кыз, бала деп бөлүнбөстөн чогуу окуган,- [2:66]

деп жазганына краганда исламга чейинки билим берүүдө жынысына карабай жаштар чогуу эле окуп келишкен көрүнөт.

Азыркы Азербайжан жергесинде Ширвандык ақын Фалаки (XI-XII к.к.) өзүнүн одалары менен шах сарайында дурус өмүр сүрүп келген. Бирок бул шордуу да кусаматтардын айынан темир торго түшүп, кыркка жетпей о дүйнө сапар тартат. Низамиден жыйырма жаш улуу келген Хагани (XII к.) диван ақыны Абу-л-Ала Гянжевинин шакирти болгон. Бирок, кийинчөрээк бул экөөнүн ортосунда поэтикалык кайым айтышуулар башталып кетип, саясий баканооздуктун кесепетинен устаз ақын дайынсыз жоголот. Көп өтпөй ушундай эле айып тагуулардан улам Хагани да зынданга түшөт.

Низами өзүнүн «Купуя сырлардын казына-кенчи» аттуу эң алгачкы поэмасында сюжеттеги окуялардын жүрүшүнө кээде түздөн-түз аралашып, ичиндеги ыза-муңун ачыкка да чыгарып жиберет:

Ак адилет азыр жок бу жалганда,
Издесең табасың, ал Симург күш канатында.

Уят кеткен бу көк асман асты-алдында,
Тарап кеткен түтүн өндүү ар-намыс да.

Тур, Низами, көз жашың төк намысындан,
Кан аксын көздөрүндөн канында көр пенденин.

Е.Э.Бертелистин пикиринче бул поэма фарсидеги эң татаал чыгармалардын бири. Бүгүнкү күндө бул поэмалын кырктан ашуун назирасы белгилүү. Поэма ар бири өз-өзүнчө маани-маңыздык ойлорду камтыган жыйырма масаладан турат. Буларда адамдын күнөөгө батышы жана аны кечире билүү, адилеттүүлүк маселеси, тагдырдын жазмыши өндүү түрдүү проблемалар камтылган [3:186]. Ақын чыгармасын Кичи Азиядагы Эрзинжандын өкүмдары Фахр ад-дин Баҳрамшах ибн Даудга тартуулайт. Поэмалы окуп чыккан Дербенттин өкүмдары ыраазылыгын билдирип ага кыпчак кызы айдай сулуу Аппакты тартуу кылат. Ақын көп өтпөй Аппакка үйлөнөт. И.В.Можейконун жазганына караганда кыпчактар даңазалуу талаа эли! Бул элдин жок болуп кеткенине көп болду, а бирок ал бар, Кыпчак каны көптөгөн орустардын, монголдордун, венгерлердин, грузиндердин, азербайжандардын кандарында жашап келет. Кыпчак аялзаты талаа канын жана эркин өскөн кыял-жоруктарын орус княздарына, венгер рыцарларына, грузин азнаурларына, монгол нөкөрлөрүнө тартуулашкан [1:189].

Низаминин «Хосров менен Шириң» поэмасында Фархад жөнүндө Хосровдун увазири Шапурдун айтканы:

Бир бала бар өзү уста, сени кубандырат,
Жолуксан аны менен – аты Фархад.

Эсеп-чотту чыгарат бир заматта, үйрөнгөн
Евклидди жана да Птоломейдин Межистесин.

Акындын Межисте дегени Жакынкы жана Ортоңку Чыгышта Клавдий Птоломейдин «Математика боюнча жыйнагы» болгон.

Низаминин билүү бейттери өзүнөн мурунку ортот түрк ақыны, айтылуу Жусуп Баласагындын (XI к.) төмөнкү ыр саптары менен үндөшүп туруусу кызыгууну туудууары бышык:

Алгебра жолдорун даамын тапкын,
Евклиддин капкасын катуу каккын.

Албетте, мында Жусуп Баласагындын Низамиден жүз жыйырма жашка улуу келгендигин эске алсак маселе түшүнүктүү эле болот. Ошону менен бирге убагында ал-Фараби, Беруни, Ибн-Сина, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни, эмки Низами Гянжеви, кийинки Улугбек жана Али Күшчу Самарканди ж.б. Байыркы грек антик ақылмандарынын эмгектерин колдон түшүрбөй үйрөнүп, такай пайдаланып, аларды өздөрүнүн эмгектеринде эске алып турушканы илим өнөрүнүн мезгил-доор үчүн чеги болбостуругун айгинелейт шекилдүү.

Адабияттар:

- 1.И.В.Можейко. 1185 год. Восток-Запад. М., Наука, 1989.
2. Низами Гянджеви. Лейли и Меджнун. Собр. соч. в 5 т. Т.3. М., 1986.
3. Е.Э.Бертелңс. История персидско-таджикской литературы. М., 1960.
4. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалык ойлор. Б., 2006.
5. Х.Г.Кор-Оглы. Узбекская литература. М., 1968.
6. Алишер Навои. Фархад и Ширин. Т.IV. Ташкент, 1968.
7. Алишер Навои. Семә планет. Т.VI. Ташкент, 1968.
8. Алишер Навои. Стена Искандара. Т.VI. Ташкент, 1968.

Абдурахман Жаминин поэзиясындагы гумандуулук идеялар

Иран-тажик элдеринин улуу ойчулуу, аалымы жана акыны Абдурахман Жаминин (1414-1492) «Саламан менен Абсал» аттуу поэмасындагы:

Адилет өкүмдар – алыс турган курандан,
Залим хандан мин бир өөдө кудайлаган.

Шоона эшпейт каада-салты, дини да,
Өлкө күчү адилеттүү мыйзамда!

дегени улуу акындын дастанындагы гуманизм, адилеттүүлүк, изгилик идеяларын кучагына камтыган эң башкы идеясы болуп саналат.

Абдурахман Жаминин «Хафт аврангына» («Жетилик») поэмалар төмөнкүдөй удаалаштыкта киришет: 1) «Сисилат-уз-захаб» («Алтын чынжыр») (1480-1485) - поэмасы философиялык-суфийлик, адеп-ыймандык темасын камтыйт. 2) «Саламан жана Абсал» (1480), 3) «Тухват-ул-ахтар» («Асылзат пенделерге сый») (1481) - Низами Гянжевинин «Махзан-ул-асрар» аттуу белгилүү поэмасына жооп кылыш жазылган. Поэма масневи формасында жазылып, этикалык, философиялык-суфийлик жана диний маселелер каралат. 4) «Сибхат-ул-абрар» («Актыкты тутунгандардын теспелери») (1482) суфизм жана этика маселесине арналат. 5) «Юсуф менен Зулайка» (1483) романтикалык поэмасы, 6) «Лейли менен Мажнун» (1484) поэмасы масневи формасында жазылган, 7) «Хириднома Искиндари» («Искендердин даанышман китеби») (1485) улуу акындын этика-философиялык, таалим-тарбиялык жана адеп-ыймандык көз караштарын жыйынтыктыйт [1].

Саламан менен Абсалдын маҳабаты темасына көптөгөн Чыгыш акындары кайрылып келгендиги маалым. Алардын катарына араб акындары Хунайну ибн-Исхаку (809-873), Ибн ал-Араби (845-ж.о.), Ибн-Туфайлу жана фарсы-тажик ойчулдары Абу Али ибн-Сина (980-1037) жана Абдурахман Жами (1414-1492) кирет.

Иран илимпоз-ойчулу Насириддин Тусинин (1201-1274) «Ишарат» деген чыгармага түшүндүрмөсүндө «Саламан менен Абсалдын» сюжеттери араб фолқлорунда гана белгилүү эмес экендигине токтолот. Бул дастандын байыркы гректик версиясы жөнүндө сөз жүрөт.

Хунайн ибн-Исхактын версиясы (809-873) боюнча Хурманус аттуу падышанын мураскор уул болгон эмес. Ошондо анын ақылмандарынын бири Саламан деген жасалма уул жасап берет. Ал Абсал деген өзүн баккан аялзатына ашык болуп калат. Падыша окуянын мындай бурулушуна карамандай каршы чыгат. Өз бактысы үчүн күрөшкөн эки жаш деңизге бой урушат. Абсал чөгүп, Саламан аман калат. Ал кийин Зухра дегенге үйлөнүп, ата мураскери катары тактыны ээлеп калуу менен поэма бүтөт.

Ибн ал-Арабинин (845-ж.е.) вариантында Саламан менен Абсал колго түшүп, барымтага алышынат. Камоодон ақылдуу жана айла-амалдуу Саламан кутулуп чугат, ал эми мүнөзү тоң Абсал (бул версияда Абсал эркек болуп катышат) шейит кетет.

Кийинки Ибн Туфайлдын (IX-X к.к.) варианты да жөнөкөй. Поэмада ақыл-естүү, жакшы таалим-тарбия алган эки жаш жигиттин өз ара достугу жөнүндө сөз жүрөт. Алардын дүйнөтаанымдык түрдүү көз караштарынан улам бул экөөнүн достуғунун бүтүшүү менен аяктайт.

Абу Али ибн-Синанын (980-1037) версиясы боюнча Саламандын иниси Абсал ақылдуу, эр жүрөк жана келишимдүү келет. Абсалга өз жеңеси Саламандын жубайы ашык экендигин билдириет. Муну Абсал чечкиндүү четке кагат. Саламандын аялы токтоп калбай, айла-амал менен Абсалга жетүүнү ойлоп табат. Ал синдисин Абсалга берүүгө Саламандын уруксатын алат. Биринчи түнү синдисинин ордуна караңгы түндө көшөгөдө күтүп калат. Чагылгандын жарыгынан улам таанып калган Абсал бу жолу да жеңесинин сүйүүсүн четке кагат да, агасынан аскер сурап жүрүшкө чыгып кетет. Жүрүштөн ооматы болбой кайтып келген Абсалды эми өчөшүп калган Саламандын аялы эки ашпозчуunu паралап сатып алып, тамагына уу берип акыры тындым кылдырат. Окуянын чын-төгүнүн териштирип уккан Саламан аялы менен кошо ашпозчуларды да өлтүртөт [1].

А.Салдадзенин айтымында Ибн Синанын түрмөдө жатып жазган Саякат жөнүндөгү үчүнчү трактаты - «Саламан менен Абсал» аркы дүйнөгө Саякат, б.а. өлүм аркылуу Саякат. Ибн Сина өзүнүн «Көрсөтмөлөр жана насааттар» деген эмгегинде «Саламан сенин эле бир көрүнүшүң, Абсал мистикадагы сенин бир баскычың, албетте, эгер сен ошол мистикага тиешен бар болсо» деп жазган. Ал биринчи Саякат жөнүндөгү биринчи трактатында ошол Саякatty пландаштырууну, экинчи Саякatty – кайра кайтып келүү менен Саякаттоону айтат. Ал эми үчүнчүсү - кайтпас Саякаттоо [2:365].

Хунайн ибн-Исхактын версиясы боюнча Абсал - аялзаты. Белгилүү тажик адабияттаануучу А.Идирисовдун пикиринче «Саламан менен Абсал» аттуу бул байыркы элдик (гректик) дастандын дагы бир автору белгисиз болгон вариантында падышанын уул Саламан менен увазирдин кызы Абсалдын ортосундагы чоң сүйүү баян этилет. Эки жаштын

махабатына каршы болгон падышанын каарынан бир өлүп, кайра бир тирилген Абсал менен Саламан баш кошуп, бейкут турмуш кечиришкендиги тууралуу айтылат.

Ушундан улам Жаминин вариантына Хунайн ибн-Исхак тарабынан грек тилинен каторулган версиясы негиз болгон деп ойлоого болот. Элдик дастанга Жами өзүнүн этика-философиялык, таалим-тарбиялык жана адеп-ыймандык көз караштарын поэмалын сюжетине көптөгөн кызыктуу эпизоддорду кошуу менен окумдуулугун күчтөктөн. Хунайн ибн-Исхактын версиясынан айырмаланып Жамиде Саламан ақылы тетик, ақыл-эстүү жана жөндөмдүү жигит катары сүрөттөлөт. Бул эки вариантта тең Саламан тириүү калат. Айырмасы Жами боюнча Абсал отко күйүп өлөт, ал эми Хумайында денизге чөгүп кетет.

Дастандын башаты (IX к. чейин) менен Жами жашап өткөн доордун (XV к.) аралыгы алты кылымды камтыса да, дастанга болгон кызыгуу, доордун духун сезүү, анын заманбаптык маанайы жана ушул алыскы эки доордун ортосундагы руханий жакындыктын желаргысы уруп турат. Жаминин бул поэмасы анын «Хафт авранг» («Жетиген») аттуу жетилигине кирген. Жаминин бул поэмасы көлөмү жагынан эң чаканы (1108-1130 бейттен турат). Улуу ақын бул поэмасын Тебриздеги түркмөн өкүмдары Якуб-бек ибн-Узун Хасан Ак Коюнлуга (884-896 хижра) арнаган. Чыгарма болжол менен 1480-1481-ж.ж. жазылган.

Жаминин бул поэмасында чыгарманын сюжетине түздөн-түз тиешеси болбогон кәэ бир турмуштук көрүнүштөргө ақындын өзүнүн жеке көз караштары көркөм чагылдырылат. Ақындын поэзиясында адамдагы изгилик сапаттары, адамды сүйүү маселеси, сергек жашоо образын үгүттөө өндүү темалар арбын. Өзүнөн мурунку да, кийинки да атактуу ақындардан өзгөчөлөнүп Жаминин поэзиясынан «Өй, кесегүл, куйчу шарап...» деген өндүү ыр саптарын кезиктирбейбиз. Тетирисинче, сергектик маселесине басым жасалат, бул адамдын материалдык жана моралдык жактан өсүүсүнө өбелгө болору үлгү катары келтирилет. Маселен, ақындын төмөнкү ыр саптарын буга мисал катары келтириүүгө болот.

Бир ичкичин жинди суудан кантип кол үзгөндүгү жөнүндө

Жашаптыр дейт бирөө кулу болгон шараптын,
Анан бир күн өз қүнөөсүн андаптыр.

Тооп кылып жетиптир ақылмандык сересине,
Калыптыр башчы болуп бир вилайет кеңсесине.

Сурашыптыр андан: «Рухуң сенин бийик балант,
Айтчы кана, кайдан сага келди мындай талант?

Өмүрү башың чыкпай жүрдү ичкиликтен,
Айтчы сырын кантип өнүп-өстүң минтип сен».

Анда ал: «Чөйчөктүү колума мен көп алчумун,
Сезейин деп даамын, жазайын көнүл күшүн.

Бирок чанда гана ой келсе келчү,
Чөйчөк артынан чөйчөк бошоп кетчү.

Бир жолу ой басты чөйчөк артынан,
Ушул эми арылсамчы шарап затынан.

Үзүүрүн азыр көрүп жатам ушул ойдун,
Жүз эшигин ачып берген бакыт-куттун» [1:30].

Ушул «шарап» темасы түбөлүктүү тема катары качан да болсо адамзатынын көйгөйлүү проблемаларынын биринен болуп келгендигине дагы бир жолу ынанабыз.

Жами карапайым бир өтүкчүнүн жашоо образы аркылуу күйүмдүү атанын үйүндө азан-казан болгон бала-бакырасына болгон аталык сүйүүсү, алар үчүн кам көрүүсү, алигече базар көрө элек, ал тургай «султандын өзү маашырканып жеген» мөмө-жемиштерден даам таттырууга ою, аракети, бирок барга топук кылууга үндөөсү ишенимдүү сүрөттөлөт.

Өтүкчү

Жашаптыр дейт шаарчасында Рей аттуу,
Бир өтүкчү көрбөй күн эч жакшылыктуу.

Көйгөйлүү көр тириликтен бүлө багып,
Келчү экен чарық, өтүк жамаачылап.

Кедейдин кедейи атыгыптыр – кургур дүйнө,
Өтүкчүнүн өтүгү жок – бири кем дүйнө.

Бирок эрте жаз мөмө-жемиш бышкан ченде,
Баарын кечип үлгүрчү экен бу адам пенде.

Билбеймин, кантип буга ал жетчу экен,
Коюнун толтуруп үйүнө кайтчу экен.

Балдарын чогултуп, жайнатып түгөл баарын,
Алма, анжир, өрүк татып – дүйнө даамын.

Айтыптыр дейт балдары жеген чакта:
«Отпөдү тек күнүңөр гүлзар бакта.

Мына бул шекер-ширин мөмө-жемиш,
Султандын өзү маашырканып жайт имиш.

Алдында жайнаганды тойгончо же,
А бирок, көз артпа андан көп нерсеге.

Кедеймин, калети жок, тагдырыма өкүнбөймүн,
Беремин тапканымды, көрүп кара бөркүмдөйүм» [1:29].

Акындын ушул ыр саптарынан ошол орто кылымдык бир карапайым инсандын элеси аркылуу өз эмгеги менен тиричилигин өткөрүп жаткан миндеген жарандардын балага таалим-тарбиясы көз алдына тартылары бышык.

Ал эми төмөндө бачикинин образы аркылуу али чоң турмушту көрбөгөн, тажрыйбасы жокко эсе, бирок улуунун сөзүнө маани берүүгө үйрөнө элек баланын кейиштүү кейпин көрсөтүүгө аракеттенет.

Түлкү менен бачики жөнүндө аңгеме

Түлкү бачикисин бакка алыш келип,
Түшүндүрдү акыл тетик кебин салыш:

«Жүзүмдү же, көп тоюнба, а бирок,
Короочу дөбөттөрдөн болгунун сак».

Бачикиси анда: «Мунун мага жакпаса да,
Ырас, болдумбу мен жүзүмзарда,

Сабагына чейин түгөтмөйүн,
Итинерди адатым унутмайым» [1:71].

Окуя андан ары кандайча өнүгүшү мүмкүн эле? Албетте, муну жазып коюп автор башкача болушу мүмкүн эмес, «Карынын сөзүн капка

сал», «Сактыкка кордук жок», «Өзүңө бек бол да, коншунду ууру тутпа», же «Уурунун арты кууш», алды-артыңды карай жүр деп окурмандардын өзүңө жообун туура тапкыла дегенчелик кылыш мыйыгынан жылмайып күтүп калган шекилдүү.

Акын «Катран жөнүндө» деген ырында Ирандын Азербайжанындагы Тебризге жакын Шадиабадда туулган фарсы тилдүү акын Катран ибн-Мансур (1010–XI к. 80-ж.ж.) жөнүндө баян этет. Катран 1075-ж. такка отурган Гянжанын өкүмдары Фазлун ибн-Фазлга касыйда, одаларын арнап келген. Ал жөнүндө Низами Гянджеви төмөнкүчө сүрөттөп жазат:

Катран калети жок көркөм сөздүн устаты эле,
Анын бир катранына дүйнө түгөл батчу эле.

Гянжалык шах Фазлунга кызмат кылган,
Өкүмдарга ақылмандык китептерин тартуулаган.

Фазлун өзү – берешен май-сүт көлдөй,
Акынына марттыгы ағылган жазгы төлдөй.

Эртеси эки эселең кечегиден,
Төкчү алтын, күмүш этегинен.

Катран ага эмне гана арнабасын,
Ашырып кошуп берген маянасын.

Катран жоготуп өзүн бу марттыктан,
Көтөрө албай абдырады бу байлыктан.

Капылеттен жоголуп жоксуналды,
Үйүн да, мал-мүлкүн да карабады.

Муну угуп Фазлун шах айтат экен:
«Мен билбепмин, таза адам болгон экен.

Ал өзү мээримине баптай эле падишахтын,
Татыкууну туура сыйлоо адаты шахинشاхтын.

Бирок ал муну көтөрбөптүр... Мына кызык –
Байкуш, изи да жок, кайда кетти экен сзызып» [1:54].

Классикалык чыгыш поэзиясында ошол Катранга окшоп диван ақындарынын шахсарайынан кетип калуусу (же сарай турмушунан тажагандыктан, же ақыры бир күнү бир баләэгө кабылбайын деген

кооптонуудан, же чыны менен эле дервиштикке баш оту менен кирип кетип бүт баарынан кечип дүйнө кезип чыгып кеткен беле?) өтө сейрек көрүнүш. Бул, биринчиден, материалдык көз карандылыгы, экинчиден, кармалып калса жазага кириптер болуу коркунучу «өз башынча кетип калуудан» токtotуп турган. Бирок, маанилүүсү шахтын Катрандын бул жоругуна бир чети таң калуусу, бир чети аны инсандык сапатына «мен билбепмин, таза адам болгон экен» деп ичинен ыраазы болуусу, а негизгиси байлык менен бийликтен да ашкан башка маселелер болот экен деген тыянакка келүүсү. Ал эми башкы каарман Катрандын чыны менен эле ошол улуу акын наамына ылайык өзүнүн таза ички дүйнөсүнүн болгондугу менен бүгүнкү күндө да баалуулугу калетсиз.

Жами жөнөкөй көрүнгөн эле маселелерден глобалдуу проблемаларды таап чыгууга устат акылман киши болгондой таасир калтырат. Анын карапайым ыр саптарынан «Карынын сөзүн капка сал», же «Улууга урмат, кичүүгө ызат» деген өндүү байыркы элдик накыл кептердин бүгүнкү актуалдуулугун сезебиз. Төмөндө кексе карыя менен алигече турмуштун ысык-суугуна бышып каныкпаган тестиер баланын мисалында байыркылардын айтканынын канчалык чындыкка жакын экендигин баамдайбыз.

Абышка жана анын уулу жөнүндө

Аттанып абышка, уулу ага эш болуп,
Жанында эшеги оголе көп жүгү толуп.

Көп жүрүштү, бут талыды, арып-тозду,
Бийик тоолор аркайышып жолун тосту.

Тик жалама аскадан баш айланат,
Тиктесең күү-шарына деңиздин көз байланат.

Алкымың оозго тыгылат – терең коо,
Жалгыз аяк - өтүү күмөн эсен-соо.

Болбойт го эч ылаажы мага да, сага,
Өтсө өтөт сойлоп жүргөн жылан гана.

Жалгыз аяк бу жолдон ким қулаган -
Оргуштаган урма суу жутуп турган.

Учту го кайран эшек чалынып алдастап,
«Кудай, сакта! – бакырат уул карбаластап,

Кетти го эшек менен бүтүн баары,
Кайдан таптық, жок болду» - чыгып каары.

«Өй, уулум, бас өзүндү, - жоошутат кексе чал,
Болору болду, эч арга жок – табылат мал.

Белинди бекем бууп кайраттан,
Боло бербейт дайыма сен, мен айткан» [1:75].

Орду толгус зыян канчалык ачуу болбосун, балага кошуулуп мұңқүрөп калbastan, көптү көргөн, баарын түшүнүп билген кадырман карыя башы ката элек өспүрүм жигитти «мал табылат, жаның аман болсун» дегенчелик кылып жооткутат. Ал эми төмөндөгү баянында төөсүн жоготкон ошол арабдын төө жоголгончо аны менен кошо мен жоголбоюмбу деп чөл адамы үчүн төө жаныбарынын канчалык маанилүү экендигин жеткиргиси келет. Көчмөн түрк баласы жылкыны, инди инсаны пилди аздектегендей эле, араб адамы үчүн да төө дал ошондой эле мааниге ээ болгондугу жашырын эмес. Араб жараны үчүн төөсүнөн айрылуу – бул трагедия.

Төөсүн жоготкон бир арабдын арманы

Бир араб жол жүрүп үргүлөйт - кычашканын,
Түк сезбейт төө үстүнөн жылбышканын.

Төө туюп, арыш керет женилденип,
Күлүк аттай жалгыз өзү чөлдү кезип.

Таңкы нурдан эрме чөлдүн ойгонду бу кургурун,
Төө түгүл изи да жок – жоо ургурдун.

Кирди айкырып: «Төө алдырдым,
Ээн талаа, эрме чөлдө жалгыз калдым!

Жазмыш тагдыр эгери болсо кенен,
Жоголмокмун мен дагы төөм менен!

Кайда басып, кайда бурса эстүү буурам,
Кошо журсөм аны менен бассам-турсын.

Изилдеп мени тапкан ченде,
Табылмак төөм дагы ошол кезде!» [1:91]

Төмөнкү ырында Жами чыгыш ақындарына мүнөздүү «Угум сага айтам, уулум сен ук...» тариздеги бийлик адамдарына «акыл үйрөтүү» маанисингеги «жакшы» хан болууга кыйыр үндөгөндүгү байкалат. Мындай салттуулуктун бийлик эгелерине, аткаминерлерге таасири тийбей койгон эмес деп ойлоого негиз бардай. Анткени, ушундай кулагына кыт куйгандай эсинде калтырууга дарамети жеткидей акылман насыяттарды даанышман гана адам бере алмак.

Бийликтин төрт қасиети жөнүндө

Ар-намыс, акылмандық, марттық, күчтүү кол –
Мына ушунда турат бийлик - көрсөтүп жол.

Бийик рухун - кулу болбо махабаттын,
Өкүмдарлык мойнуунда, аска-тоодой салаватын.

Сүйүктүү аял үчүн баарын чачпайт,
Четтеп улуу иштен, жүктөн качпайт.

Өзүнү башкара албаган улук хан,
Мамлекетти башкарат кайдан анан.

Дөөлөтүңө ор казганды азгантай,
Кадемин катырып кой жалтактабай.

Намысын, эркин, акыл-эсиң – баары ушунда,
Кошуп айтар башкам жок – тулпар тушунда! [1:86]

Хосров Парвиздин өз уулу Ширийеден каза табышы

Фархад аты аска-зоо ураткан,
Ширинге ашыктык оту жанганды.

Ширин да толукшуйт жүрөк кага,
Купуя сырын ката албай кайра-кайра.

Кызганычка жалын болуп шах чулганды,
Толо бейкут кырманын өрткө алды.

Заар-уусун тартуу кылыш мыктап сактап,
Түшкүлүк Фархад үчүн куп даярдап,

Фархады учуп кетти... күнөөлүү да, күнөөсүз,
Парвиз менен Ширина калды - бир түнөөсүз.

Тогошкон асман-жылдыз - тепки-буроо,
Ширийеге шамшар сунду - канды булоо.

Өкүмдар ажал тапты өз уулунан – тагдыры да,
Кол жууду, калбады – хандыгы да, Ширини да [1:82].

Махабат темасы Жамиде да башкы темалардын бири болгон. Бул түбөлүк тема эзелки ал-Фараби, Рудаки, Фирдоуси, Гурганиден баштап Низами, Токтогул ырчы, Кутб Хорезми, Бабурга чейинки белгилүү да, белгисиз да ыр жазуу менен шугулданғандардын, ырчы атықкандардын акылдын «кой-ай» дегенине кулак салбаган, жүрөгүнөн кайнап оргуштап чыккан бир ажайып да, бир тозокко да тете ички дүйнөсүнүн өзөгү беле. Ушундан улам ошо кезде гана Лейли менен Мажнундагыдай сүйүү болгон беле деп бүгүнкү окурманды да бушайман кылуусу бекеринен болбостур.

Эрме чөлдө бир ашыктын кум менен тактайга жазганы жөнүндө

Бир календер эрме чөл, ээн талаадан,
Жолуктурду Мажнунду эстен танган.

Олтурат кум толтуруп, ойлуу терең,
Жазат, чиймелейт бирдемкени колу менен.

Кеп узатат акырын ал бу дервишке:
«Тактайында ал эмне? Катпы? Кимге?

Азап чекпе, баары бир пул – бу шамал,
Жазуунду талаага чачып салат – беймаал.

Эсиңе кел! Катыңы ким окумак,
Кумжазуун тактайындан бат соолумак?»

«Өзүмдү өзүм сооротомун, - Мажнун айтат, -
Ашыглыкты сүйүктүүмө көкүрөгүм ырдап жатат.

Ысымы мына – деми мени жашаткан,
Жазамын сүйүү дастан жашарткан.

Лейлимден аты гана мага калды,
Ушундан бийик бакыт менде барбы!

Чаң жугузбай бу буюмга таза-терен,
Жашап келем сүйүүдө анын аты менен» [1:26].

Ал эми Жаминин бул ыры окурманын эки анжы ойдо калтыруусу да мүмкүн. Женүүчүнүн ролунда караламан калкты чалгыдай чапкан ошол жутта курсагы ток мардайган кул турабы, же өзүнүн кул экендин сезбеген ошол кулпенденин трагедиясы турабы? А, балким, ошондой каран түндөрү «замбирек күрүлдөсө, музанын оозу жабылат» сыңары моралга орун калбай калган беле? Же бул маселе ушундай салыштырмалуу түшүнүк беле? Акын ушундай башкатырмасын ортого таштап орто кылымдык (азыркы да) окурманына «кантээр элеңиз?» дегенчелик кылышп мыйыгынан жылмая байкатпай асте серепчилип байкап турат кейпи.

Мактанган кул жөнүндө

Мисирди бир жолу жут басты,
Жардамы жок мүңкүрөп журт калды.

Кээ бири чыдабай азабына көргүлүктүн,
Жан кыят көтөрбөй түйшүгүн түшкүлүктүн.

Бир тиштем каткан нанга жанын кыймак,
Ким болбосун, бирок аны ким тыя алмак.

Ошондо бир акылман жолуктурду гуламды,
Бой көтөргөн, кекирейген, тааныбаган тууганды.

Жаадыраган жаз күнүндөй жүзү менен,
Жаңырган айдай эмес ийилип чийилген.

Мардайып, мантайып арыш керет,
Кайырчылар арасында падишаhtай өзүн сезет.

Акылман дептир: «Өй, кулпенде, ач көзүндү,

Уят эт, элди кара, кармансан боло өзүндү!

Адамдар арга жоктон кыйрап калды!
Кандайча тагдыр сенден кыйгап салды?»

Гулам айтат: «Байым бай да, берешен,
А өзүм кедейдин кедейи элем итке минген.

Анын кампасы буудай, унга толгон,
Анын малайында «жут» сөзү такыр болбогон.

Бейиштин багында мен жыргап куунайм,
Кардым ток, кайгым жок! Эмнеге ыйлайм?»

Мына ушуну унуптай билип жүрсөң,
Ким үчүн милдетинди көңүлгө түйсөң?

Туз таткан жерице миң ирет салам айт -
Дүйнөнүн да, өзүндүн эмирице - кут жаайт! [1:17]

Бүгүнкү морал менен орто кылымдык моралды салыштыруу эки түрдүү салмактагы мушкөрлерди таймаштыргандай эле болушу мүмкүн. Бирок Жамиге чейинки жана анын замандаштарынын түшүнүгүндө акты ак, караны кара деп атаган эле дурустай. Муну «жашоо - бул күрөш» деген түшүнүктүү түз эле өзүндөй кабыл алган сабаты толук ачылбаган түркөй араб ата да «башкача болушу мүмкүн эмес, так ушундай эле болушу керек» деген түшүнүгү ал үчүн - догма.

Көчмөн арабдын ат коюшу жөнүндө

Бир календер эрме чөл кезип чаалыгып,
Калды конуп бедуинде сааты чыгып.

Байкады чогуу отуруп уулдар менен:
Аттары Арыстан жана Бөрү экен.

Малайлары жүгүрүп кызмат кылган:
Кызыгы Козу жана Кой деп аталган.

Дервиш сурайт: «Оо, урук анабашы,
Буга чейин эч укпапмын мындайды».

Ошондо шайык айтыптыр кепти кынап:
«Балдарыма таалим бердим катуу карман.

Душмандарын тайманбастан кыйратсын деп,
А малайлар болгону дасторконду тейлесин деп.

Аркырап арыстандай албууттанып турушса,
Карышкырдай кыргын салса чоң урушта.

А малайлар бейкапар момун койдой,
Кызмат кылсын бейкүттүктө ойдогудай» [1:38]

Аталар жана балдар проблемасы кече-бүгүн гана чыкпаптыр.
Атанаң катуу колунан, уюткулуу насаатынан ойдогудай таалим алыш эр тарткан уул кези келгенде өзүнүн табиятын турмуштун нугунун өнүгүү табиятына алдырып койгон мисалы да арбын кездешүүсү жаңылык деле эмес. Ошондон да атамзамандан берки эл оозунан түшпөгөн «Жакшы уул ата мурасы...», «Атадан наалат алган кайра турбайт», «Агасын агалай албаган бирөөнүн үйүн сагалайт» өндүү накыл сөздөрдүн ушунча доор басып өтсө да заманбаптыгы қүчүндө бейм.

Кесир уулду жемелөө

Ата уулдарын мен айттым, бу да керек –
Алардын ажырагыс пайдубалы чынар терек.

Кудай сакта, мээрими жок жаман уулдан,
Ичен чыккан жат жаман - кас душмандан.

Ырасы, сенейген, жаалданган оңолбосо башында,
Кармангын лакап кепти - адам аласы тышында.

Кезинде болбогон дейт Ной уулунда адеп-ыйман,
Кекирейген, ою пас, тажаан жаман.

Аны карт Ной өзү каргышына алган экен,
Барса келбес жерине кууп салган экен.

Дуба кылып көз жашынды көлдөй кылгын,
Дурусу кудайдан эр азamat уул сурангын! [1:39]

Жами төмөндө талибине материалистик да, идеалистик да позицияны бел туткан муалимдин шакиртине астейдил түшүндүрмөсүн келтиреет. Эми шакиртинин берген соболуна да баракелде! Ошондон башка жумуш калбагандай. А бирок, орто кылымдык кадимки эле момун мусулман адамынын көкүрөк дартынын бири уулдуу болуу, анысы да атасынын дал өзүндөй болуу көйгөйү түштөрүнө да кирип жүргөн шекилдүү. Ошон үчүн да байыркы акындардан баштап ошол Жамиге чейинки (андан кийинки да) акындардын дээрлик баарында «жакшы уул» темасы козголуп келгендиги бекеринен болбогондур.

Илимпоздун талибине жообу

Талиби сурайт экен: «Оо, даанышман муалимим,
Өзүнүн баласы экендингин кантип билсек дегеним?»

Жооп берет илимпоз: «Кимиси өз атасын тартса -
Жаманбы, жакшыбы кеп анда эмес, чынын айтса.

Башында окшобостур ... Мезгил өтөт,
Маалында окшошот атасына - баары көрөт.

А чыны таптакыр окшош болбоо өзү жомок,
Анда атакеси аны өгөйлөсө туура болмок.

Уй буудайыкты көк тамырлар арасындагы
Айырмасын таба албайсың буудайдан талаадагы.

Тең-тең болуп чогуу өсөт, а бирок
Эгин бышат, терим келет, тийип орок.

Анан дан айтат: «Эй, күрмөк, сен жарыбаган,
Тең эмессин сен асыл зат буудайга арыбаган!» [1:85]

«Тилиңе тишин құбө», «Тилиңе тибиртке», же «Айтылган сөз, атылган оқ» деген өндүү элдик накыл кептердин тарыхы кайсыдыр бир мезгилде кандайдыр бир башаты болгондугунан күмен кылуунун кажети жоктур. Аны «ал ошентип айтты эле», же «мен минтип айттым» деген түшүнүктөрдүн кудуретинин коомдук пикирди түзүүчүлүк ролу кадыресе элдик колдонууда экендингина толук ишенген пендезат улукзаадалардын «бир айтып койгонун» пир тутуп аны өзүнүн, же белгилүү бир топтун кызыкчылыгына, өтө натыйжалуу колдонууга аракеттери Жаминин көз жаздымында калган эмес экен.

Көчмөн араб жөнүндө

Багдадга келген кадимки бир бедуин,
Отурду сарайынын маңдайында халифтин.

Өкүмдардын буйругуна ылайык хансарайга,
Тиги көчмөн келтирилди бир заматта.

Катар-катар дүйүм-тамак артынан,
Палудага кезек келди го тамак затынан.

Таттуулугу ак таңдай ырчы тилиндей,
Жапжаш айдай күнчүрөктүн илебиндей.

Бул тамактан ар култум жуткан сайын,
Тилге жетип жетпей ээрип кетери дайын.

Баарын жеп түгөтүп, аллага тооп кылып,
Тайсалдабай, эч тартынбай айтты минтип:

«Оо, калканычы, жарыгы адамдардын мендей,
Ырысқымды насип этип сез бердим мындай,

Күндө эми кечип баарынан,
Мында келем оо, кут даарыган!

Түштөнүү сени менен мага бакты,
Палуда даамы аябай жакты!»

Анда құлұп халиф айтат: «Оо, коногум,
Андабаган тек купуя сыр түйүндөрүн.

Эмкисинде сени мында киргишишпейт го,
Дегеним курубекер убара болосуң го?»

Араб айтат: «Анда сен күнөөгө гана батасың,
Кесир болсоң бузулганга убадамдын батасын!

Эгер сен мени кирсин дебесен,
Анда ким мени айыпттайт, билсен?» [1:67]

Жами тамсилинде не дегиси келди эле? Мунусу карылыкка кадыресе
бел уруп калганда чыккан кыязы. Кайсыдыр бир «жаш» каламдаштарынан

бирөөсү «аксакал» ақынына өзүнүн чын пейилдүү өбөк-жөлөгүн карыя ақын үчүн эми «керегиң ташка тийгирдей» таасир калтыргандай. Бирок, карга илегилемек сунушунан кыйды ойду көрбөйт, жүрөктөн чыгып жатканын да билип турат. Эми дениз стихиясына сүнгүп кирип калган карт карга үчүн артка кайра кайтуу куру кыял эле.

Карга менен илегилемек жөнүндө

Көздөн калган, капаланган бир карга,
Күн өткөрөт денизде калбай башка арга.

Дениздин туздуу даамын күндө татып,
Суу ичмей адаты жээк бойлой басып.

Ошондо денизге илегилемек конот аппак кардай,
Изгилик булутунан насиптин тамчысындай.

Каргага анын боору ооруп, ал анткени,
Дениз суусун болбайт го күндө ичкени.

Илегилемек айтат: «Жийиркенбе сен мага,
Тузсуз суумдан бөлүшөйүн мен сага.

Анткени менде дайым жүрөт белен,
Мупмұздак суу жемсөөмдө кенен».

Айтат карга: «Тууганым, боломун жүрөкзаада,
Туздуу сууга даамымды жоготомун кайра анда.

Тузсуз суудан чаңкоомду басып алыш,
Туздууну кантип татам жалғыз калыш.

Сен кетесин, а менин жарты күнүм батыш,
Каламын мында суусодон жаным катыш.

Ондуусу ачуу суумдан калбайын,
Башыма бир баләэ үйүп албайын!» [1:63]

Вамектин берген жообу жөнүндө

Көп нерседен кабардар бир пенде,

Сурайт дейт: «Не купуя сыр, Вамек сенде?

Азранын сүйүсүнөн азап чеккен, өй бурадар,
Эмне жетпейт силерге, оо мажнундар?»

Жооп берет: «Издеп келем ит үрбөс
Башпаанек адамдын көзү көрбөс;

Чатырымда суу жээгинде уланып сүйүү тою,
Алтыным менен биргэ болсон өмүр бою;

Айкашсам деним менен, жаным менен
Бейиште бут басып эч бир жан көрбөгөн.

Ээн талаа эрме чөлдө өткөрүп өмүр saatын,
Көздөн далдаа кезиктирбей адамзатын!

Ошондо мен ажырабай аны менен тогошомун,
Ошондо мен эки анжыдан бошономун.

Ансыз мен азапты тартканым тарткан,
Коркуп келем күтүүсүз айрылуудан.

Бирок мен тагдырыма тан берем да ишенем,
Бактылуу жазмышымды күтүп келем!» [1:81]

Жами өз доорунун акылманы, ойчулуу жана кадырман карыясы катары хансарай чөйрөсүнө, жалпы жаамы журтка, аткаминерлерге кеңири таанымал болгон. Аны менен учурашуу, маектешүү баарынын деле үлүшүнө туура келе бербеген. Улуу ақынды кадырлуу коногу катары той-топурда, кадыр-сөөлөт күткөн майшияттарда күтүнүп алуу үй эссиин зоболосун көтөргөндүгү да анык. Кат-сабаты араң ачылган кайсы гана инсан болбосун Жаминин «Жетилигинин» жок жегенде бирөөсүн көзүнүн майын коротуп окуп да чыккандыр. Ошол аткаминерлердин көпчүлүгү илим-билимден алыс, түркөй келип замандын агымынан артта калып, бирок бийлик менен байлыгына чиренген пендelerден болгондугу да жашырын эмес. Жами төмөндө ошону айткысы келип жаткан көрүнөт. Анын чечими - Жамининин орду аерде эмес, куулугу ашынган шумпайлар менен чогуу болуу бүгүнкү да, кийинки да планында жок экен. А чынында акын суфизм агымынын идеологиясын тутунган инсан катары оюн-зоок, шатыран-шатман өмүр сүрүү, ичкиликтүү суудай аккан жердин азиз меҳмона болусу ойго келбес иш болмок. Анын стихиясы - Лутфи, Сакаки, Биржонди, Сайфи Сарои, Атои, Навои, Мирхонд, Ашрафи өндүү

илим-билимди жана поэзияны пир туткан санаалаштарынын чөйрөсү, анда поэзиядан башка да түрдүү темаларда дискуссия өткөрүү, өзүнүн көз карашын жактай билүү. Жами өзү өтө карапайым жашоо образын карманган, жупуну гана кийим кийип, барга топук кылган улуу инсан болгондугу маалым.

Бир ақылмандын чечими жөнүндө

Бир кадыр-сөөлөт күткөн адам,
Чайына чакырды досторун кадырман.

Чакырык кат жөнөтүптүр бир ақылманга,
Теңептир өзүн ошол даанышманга.

Ойлонуптур ақылман: «Буларың баары -
Бейнысап жеп-ичкенден билбеген башканы.

Дос күтүнүп астанадан аттап кирсем,
Албетте, шарабын да, чайын да ичем.

Бу ар кошкондо ақыл-парасат болбогон,
Ичиш-жеймби көңүл күшум толбогон.

Каада күтүп эрмектеп чакырды го меймандыкка,
Теңсинтип ыймандан жок буларга курмандыкка.

Кадыр-барк, намыс кетмек анда менден,
Кетмекмин пас адамдар сазына батып терең» [1:44]

Акын төмөндөгү баянын шаар көрбөгөн көчмөн адамынын азан-казан калаа турмушунун агымына биринчи реакциясын пародия иретинде жазган шекилдүү. Отурукташкан калктын көчмөндергө карата текебер мамиледе болгондугу жашырын деле болбогон кызы.

Бир көчмөн жөнүндө

Бир көчмөн шаарга келет эл дүрбөгөн,
Буга чейин эч бир болуп көрбөгөн.

Көп тилдүү жети кошкон калың калктан,
Кулак тунат ызы-чуу кыйкырыктан.

Кымгуут аарынын уюгундай эл ағылат,
Бири сүзүп өтсө, бири артка уруп кысат.

Базарда ар кимдин өз мыйзамы -
Кыйкырыгы, сөгүнгөнү, түртүшкөнү, кысылганы.

Бири чыгам десе, бири кирсем деген,
Жарып өтчү жол да жок калың элден.

Тиги байкуш коркуп да алды,
Акыры бир конулду да тапты.

Анан айтат: «Мында талаш-тартыш,
Кеп эмес өзүмдү да таппай қалыш.

Мында мен өзгөчө белги коюп алсам,
Азан-казан түртүшмөдөн аман калсам».

Ашкабагын көтөргөн колу талып,
Байланыптыр бутуна белги кылып.

А эгери өзүмдү таппай калсам,
Ушул ашкабактан таап алсам.

Акыры аны уйку алып жамбаштады,
Бир тамашакөй ашкабагын чечип салды.

Анысын өз бутуна байлап алды,
Уктамыш болуп жатып калды.

Турду го көчмөнүм көзүн ачып уйку канып -
Ашкабагы башканын бутунда турат го байланып.

Кыйкырат дейт: «Өй, безери, тур ордуңан,
Шейит кеттим, шекили, сенин айыңан.

Бул сенби же менби? Өзүмкү го каш-кабагым,
Анда кайдан сага барып калды ашкабагым?

А эгери сен мен эмес өзүң болсоң,
А мен киммин? Кайдамын? Айтсан!» [1:17]

Ақындың төмөнкү тамсили «мактоо адамды көптүрөт» дегендейби, же бир чети бизге көптөн маалым «Эшек менен булбул» тамсилине да оқшошуп кеткендейби:

Короз менен муэzzин жөнүндө

Бир жолу айтыптыр корозго муэzzин:
«Сен гана намаздын убактысын билесин.

Ар дайым сааты менен кыйкырасың
Адашпастан түк бир жаңылбайсың.

Эх, достум, болуп ушундай бийик ақылың,
Жарашат жерде эмес асмандан үн салышың!

Качанғыча макияндар ортосунда зоболойсун,
Качанғыча ақыр-чикир арасында томолойсун?»

«Ээ, чын эле, - деп короз да өкүнөт, -
Менин сезимим мокоп кеткен өндөнөт.

Үйрөнгөн адатымды ары таштап,
Кекке сыйсам бийиктеп канат кагып.

Тоокканада жердеги эмес, бейиштеги,
Асмандағы короз менен тирешсембі!» [1:74]

Ақындың аян түш көрүшү жөнүндө

Тұн бир оокум ушул бейтке жеткенимде,
Кыял чулғап уйкуга мен кеткенимде,

Учу кыйырсыз жапжарық жол көрүндү,
Күн сырына айкалышкан жүрөк өндүү.

Бу жолдун таптакыр чаңы чыкпайт экен,
А суусу жери менен эч айкашпайт экен.

Булганычын, же ыплас жерин байкабайсың,
Канча бассаң да эч бир чаалықпайсың.

Кезинде добуш чыкты кишенеген, дүпүрөгөн,
Керней үнү, байрактардын шарпылдаган.

Бу эбегейсиз күч сүрүнөн эч качалбай,
Коркунучтан шалдырадым бутум баспай,

Көрүндү ошондо бир бийик айван,
Шашылдым аны көздөй мен аptyккан.

Жашырынып отурсам деп ошол жерде
Байкатпастан өзүмдү бу кошун өткөн кезде.

Оо бир кезде баатыр сындуу аскер башы
Атып чыкты доорлор пашасынын атасы.

Астындагы аргымак ат алкынат,
Саркер өзү күндөй болуп жаркылдайт.

Ак оллогунун сыртында шах кийими,
Желкесине тийип турат чалмасынын кыйыры.

Жылмайганы таң калтырып мени,
Кооптонуумду кууп салды деги.

Бат жакындал колумду өпту жубатып,
Сурамжылап ал-ахвалды, кубантып.

Эреркетти мамилеси өкүмдардын чын көңүлдөгү,
Жаманыма-жакшыма беш күндүк бу өмүрдөгү.

Ағылган бермет сөздөр даңазалуу шахымдан,
А бирок берметтери калбаптыр кулагымда...

Турдум да түш жорудум - чече албадым,
Аргасыздан жардамды акыл-эстен сурандым.

Жооп алдым: «Маани-маңзы бу аяндын -
Моюнга алуу баалуулугун чыгарманын.

Көз ирмемге да таштаба каламынды!
Баштадыңбы – аягына жеткир дастанынды!»

Айтылган бу сөздөрдү көкүрөккө түйдүм,
Айын болуп бүтчү ишимди андап-туйдум.

Бу сөздөрдүн аңқыды жыпар жыты,
А аян түш дастанда аткарылды чыны [1:33]

Бир карыптын түшүн жоруу жөнүндө

Бир жолу билерманга түш жоруган ажайып,
Келиптири ал-ахбалы итке минген бир карып.

Айтат дейт: «Мени чочулатат көргөн түшүм -
Бүлүнгөн бир кыштакта калыпмын жалгыз өзүм.

Көзүм жеткен жерди кыдырып мен карабайын,
Бүт айланам кыйраган кайда гана барбайын.

Карбаластан кулап түштүм бир орого -
Капыллеттен туш келдим эсеби жок казынага».

Түш жоругуч кытмыр күлүп бечарага
Айтыптыр: «Мындаи аян жалгыз сага

Ар кимге эмес эзели! Айтарым сага гана
Чарыгындын таманын болот менен такала.

Дөңсөө арты чалдыбарга жөнөп жеткин,
Бутун менен жерди катуу тепкин.

Кай жерине түшүп кетсе баскан бутун,
Ошол жерди терең каз колун менен чункурун.

Качан гана жер асты жолун тапкан ченде,
Табасың ошондо сен эсепсиз байлык кенчи».

Келекени чын көргөн бу азиз момун
Айтканын айтканындай аткарды бары жогун.

Эки кадам басып-баспай кулаганы,
Көп кыйналбай таап алды казынаны.

Мен муна мисал кылып айтып бердим:
Максатка жетүүнүн айын жолу - ишеним.

А эгери көкүрөктө үмүт оту жанбаса,
Анда изденгениң куру бекер далбаса [1:34]

Бир намаалым акын жөнүндө

Келиптири дейт султанга акын аты намаалым,
Айтат экен: «Оо, даңазалуу өкүмдарым!

Сенин урматына касыйданы арнал жаздым,
Ал – Сухайл, жапжарыгы жылдыздардын.

Үрларында көбү сени даңтаган,
А бирок нак берметин бере албаган».

Сунуптур таазим этип бир баракты -
Анысында жазылган шахтын гана бир аты.

Караган барагын шах каарыптыр ачуудан:
«Эй, ырың кана? Адаштыңбы акылдан?

Сен бир гана ысымымды жазууга даапсың,
А биздин пашалык даңкыбызды даңктабапсың!

Айтпапсың сен хантактыны, таажыны да,
Адилдигин өкүмдардын, мыйзамдын да ...

Унутупсун, мына бул колум менен султандыкты
Тикеледим! Шакабаңбы? Чанганыңбы амандыкты!»

Акын дептир: «Акылмандык, күч-кубатың, ырайымың –
Ушул бир ысымга батты бүткүл даңкың.

Кимде ким паша атын окуп чыккан,
Сенин санжыргалуу даңазаң эсте калган.

Ысымың өзү – бийлигиндин атак-даңкы –
Бир чоң китебинден мин-мин артык заты.

Чынында чындык менде, ысымың гана атаганым –
Даңазалуу улуу урматың арнаганым!» [1:20]

Пакизалик жөнүндө

Намаз алдында бир азиз момун,
Дениз толкунунда алмак болду дааратын.

Анысында кызыл-кочкул ылайланган,
Балыгы да баары бар былкылдаган.

Дениз теренинен олжо издеп шайланышат,
Канаттуулар ызы-чuu суу бетинде айланышат.

Айтыптыр ал: «Бүт макулук бу деңизде!
Кандай шоокум, кулак тунат бу кендиктө!

Кантип мен намазга жыгылам жаратканга,
А эгери бети-колум жууган болсом бу толкунга.

Замзам өндүү ыйык сууну пенде жуткан,
Издеп келем адам заты ыйык туткан! [1:48]

Кыргызстандын түштүгүнөн Жамиинин «Нафакат ал унс» («Достуктун желаргысы») аттуу белгилүү суфийлердин өмүр таржымалын баяндаган жана «Сисалат аз-захаб» («Алтын чынжыр») аттуу Гераттын өкүмдары султан Хусейин Байкарага арналган поэмасы табылган. Ушуга байланыштуу Э.Тенишев эгерде Кыргызстанда белгилүү авторлордун арабча жана фарсыча эмгектери ушунчалык кенири тараган болсо, кыргыздар өзүлөрүнүн чыгармаларын араб жана фарсы тилдеринде жаратышпадыбы экен деген суроо коет. Кыргызстандын территориясында ошол эле айтылуу ортоқ түрк акыны Алишер Навоинин түрк тилиндеги дивандарынын литографиялык басылмалары изилденип элдин кенчине айланган. Ушундан улам Э.Тенишев илгери Кыргызстанда араб жана фарсы тилиндеги гана эмес, түрк тилиндеги да чыгармаларды окуп келишкен го деген тыянакка келет [3:47].

1492-ж. дүйнөдөн кайткан Жамиинин урматына Навои «Дүрбөлөңгө түшкөндөрдүн бештиги» аттуу эмгегин жаратат. Жамиин элесин түбөлүккө калтыруу максатында Алишер Навои анын суфизмдин тарыхы боюнча «Жүрөктөн чыккан ыйык жердин достук желаргысы» аттуу китебин фарсыдан түрк тилине көрөт. Улуу акын бул эмгекти жөн гана көрөт тим болбостон, ага Фадриддин Аттаранын «Ыйыктар жөнүндө

наама» аттуу белгилүү китебин пайдалануу менен кээ бир индиялык жана ортоазиялык шейхтердин, анын ичинде Кожо Акмат Ясавинин өмүр баяндарын кийирген. Навои бул эмгегин «Кең пейилдиктин жыпар жыт махабатынын керимсели» деп атыйт.

Ошол атактуу фарсы ақыны Абдурахман Жамиинин «Ал-Кафииинин кыйынчылыктарын чечүү учун жеткиликтүү пайдалуу эскертмелер» аттуу чыгармасынын кол жазмасын бир-эки жылдын ичинде эле Балхта таланттуу чебер каллиграф Дөөлөт Мухаммет ибн Тенир-берди Күшчү көчүрүп жазгандыгы маалым [3:39].

Алишер Навои «Хамсесинин» («Бештигинин») «Искендердин чеби» аттуу ақыркы поэмасын бүткөндө өзүнүн насаатчысы жана улуу досу Абдурахман Жамиге көрсөтөт. Жами кол жазмага көз жүгүртүп, колун шакирт досунун желкесине коет. Заматта анын көз алдына бейиштин багы тартылып, анда бир топ улуу адамдар жургөн болот. Ага алардын бирөө жакындап келет - бул атактуу ақын Хасан Дехлеви болуп чыгат. Дехлеви Алишерге тигил кишилер сүйлөшөбүз деп жатышкандыгын айтат. Алишерге үчөө жакындап келет: ортосунда Низами, оң жагында – Эмир Хосров, сол жагында – Жами өзү. Бул үчөөнүн артында Фирдоуси, Унсури, Насир Хосров, Анвари, Хакани, Санаи, Саади. Булар X-XI к.к. Фирдоусинин жана XV к. ортосуна чейинки Жамиинин заманындагы атактуу ақындар эле [4].

Н.Конраддын пикири боюнча философ, филолог, музыкант жана суфий ақын Жами үчүн дүйнө таанымдын эки чөйрөсү: материалдык дүйнө менен чыгармачылыгынын купуя сырлары жашайт. Ошондуктан анын кол жазмаларында мистикалык ой-толгоолору менен кошо поэзия, риторика, музыка боюнча трактаттары бар. Ибн Рушд өзүнүн рационализми, ал эми Жами өзүнүн мистицизми менен орто кылымды астын-устүн кылышп, жаңы заманга даңгыр жол салган кубаттуу күч катары феодалдык дүйнөнүн жалпы тарыхындагы динамикалуу өткөөл доорду - Ренессансты жаратпадыбы экен деп риторикалуу суроо салышп, Н.Конрад Алишер Навоинин ренессансстык дүйнөсүндө дал ушул эки башатты – рационализм менен мистицизмди, б.а. ақыл-эс аркылуу таанышп-билүү идеясын табабыз дейт [4].

Бабур өзүнүн «Бабур-намасында» Жами жөнүндө минтип жазат: Султан Хусейндин мезгили – укмуш бир кызыктуу мезгил. Хорасан, өзгөчө Герат шаары анда илимпоздорго жана эч кимге окшошпогон адамдарга толо эле. Ошондой зоболосу бийик адамдардын бири Маулана Абд ар-Рахман Жами болгон. Анын мезгилинде ачык да, жашырын да илим менен тааныш эч ким болгон эмес. Анын ырлары жалпыга маалым, ошондуктан Маулана Жамиинин атак-даңкы мактоого муктаж эмес [5:185]. Султан Хусейн мырзанын ақындарынын ичинен бүт баарынын анабашы жана башчысы Маулана Абд ар-Рахман Жами болгон [5:187].

Дагы бир масневи жазган Абд Аллах болгон. Өзү Жамдан болуп, Мулла Жаминин карындашынын уулу болгон. Анын тахаллусу Хатифи. Низаминин «Бештигине» мунаазара катары масневилерин жазган. Бейттерден турган масневилеринде «Жети чүрөктү» туурап «Жети врай» деп атаган, «Искандар-наманын» негизинде «Тимур-намасын» жазган. Анын масневилеринин ичинен «Лейли менен Мажнун» поэмасы керемет кооздугу жагынан анын атак-даңкына анча коошпосо да бир кыйла белгилүү болгон [5:188].

Е.Э.Бертелестин айтымында «Навои менен Жаминин байланыштыгы Жаминин өлүмүнө чейин созулган достуктун натыйжасы болуп саналат. Бул достуктун тамыры, албетте, бул эки улуу инсандын мүнөздөрүнүн жеке өзгөчөлүктөрүндө гана эмес – алардын дүйнө таанымынын жалпылыгы, адабияттын максаты менен милдеттерине көз караштарынын толук дал келиши менен бекемделген [10:39]. Х.Г.Кор-Оглынын пикиринче Жами накшбанди агымынын багытын тутунган. Накшбандилер классикалык суфийлик агымдын өкүлдөрүнөн айырмаланып бу дүйнөнүн ырахатынан кечүүнү, өзүнүн дүйнөсү менен жашоону үгүттөбөстөн, өзүнүн жакын адамдарына, бей-бечараларга кызмат кылууну ыйык көрүшкөн [10:65].

Алишер Навои фарсы поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү жана алардын чыгармачылыгы жөнүндө

Орток түрк акыны Алишер Навои бүт өмүрүн ирандык Герат, Балх, Нишапур шаарларында өткөргөн. Ал тимуриддер бийликтө турган мезгилде гана Самарканда туруп калган. Самарканды Шейбанинин көчмөн өзбектери ээлеп алганда Гератта Шейбани ханды айыптаган ырларын жазган. Навоинин эң жакын адамы фарсы тилдүү Жами (1414-1492) болгон. Анын өтө урматтап, пир туткан адамы өзү этникалык түрк, поэзиясын фарсы тилинде жараткан азыркы Азербайжандын территориясында жашаган Гянжалык Низами (1141-1209) саналган. Андан кийин Навои дагы бир этникалык түрк, поэзиясын фарси-дариде жараткан индиялык Эмир Хосров Дехлевини (1253-1325) өтө урматтаган. Навоинин атактуу фарсы акындарынын дээрлик баарынын (Рудаки, Фирдоуси, Унсури, Фаррухи, Минучихри, Гургани, Санаи, Муиззи, Асади Туси, Саади, Анвари, Омар Хайям, Жами ж.б.) чыгармачылкытары менен жакындан тааныш болгондугунан күмөн саноого болбойт. Улуу Низами Гянжевинин «Хамсеси» менен тааныш болбой туруп, Навоинин

«Бештигин» толук үйрөнүп чыгууга жана түшүнүүгө дээрлик мүмкүн эмес. Фирдоусинин «Шах-намасын» өздөштурбөстөн Низаминин «Хамсесин» да толук андап-туюу кыйынга турмак. Ошондой эле Адип Ахмад Югнакинин ортот түрк тилинде жазылган «Хибат ул-хакаик» («Акыйкат сыйлары») поэмасындагы кээ бир тарыхый жана адабий каармандарды «Шах-наманы» окуп чыккандан соң гана түшүнүүгө болот.

«Махабат-нама» жана «Хосров менен Ширин» поэмаларын кыпчак диалектинде жазган алтын ордолук ортот түрк ақыны Кутб Хорезми (XIV к.) да Низами Гянжевинин поэзиясын мыкты билген деп ишенимдүү айтууга болот. Анткени, Кутб Хорезми «Хосров менен Ширин» поэмасын, албетте, Низаминин «Бештигиндеги» айтылуу чыгармасына назира катары жазгандыгы күмөн туудурбайт. А балким, Кутб Хорезми индиялык Эмир Хосровдун «Пяндж гянджынан» («Беш кенч») өрнөк алгандыр. Эмир Хосров Дехлеви биринчи болуп «Бештиктин» салтын баштабаганда кеч болсо да кимдир бирөө аны баары бир жасамак да, назира адабий салты улана бермек. Көптөгөн фарсы жана түрк тилдүү ақындар «Бештиктеги» поэмаларга кайрылышкан, алардын ондогон түрдүү версиялары бар. Бирок саналуу гана ақындар «Хамсенин» негизинде өздөрүнүн версияларын толук бере алышкан. Навоинин маалыматы боюнча алар Эмир Хосров Дехлеви, Ашраф, Жами болгон. Булар аны фарсы тилинде жазышкан. Орто Азиялык чөлкөмдө адабий тилдин ролун аткарып калган ортот түрк тилинде «Хамсе» боюнча өзүнүн толук версиясын берген бир гана Алишер Навои экендиги маалым. Мамлекеттик жана аскерий бийликтө түрк өкүмдарлары болгон менен XV к. чейин азыркы Иран жана Орто Азия аймагында мамлекеттик жана адабий тилдин кызматын дари жана фарси аткарып келгендиги жашырын эмес. XV к. баштап түрк (чагатай) тили Орто Азия аймагында мамлекеттик да, адабий да тилдин функциясын аткара баштаган. Орто кылымдык түрк поэзиясы жөнүндө сөз кылганда анын фарсы-тажик поэзиясы менен интегративдик мүнөзүн эске алмайынча мүмкүн эмес. Ошол эле учурда иран-тажик жана түрк поэзиясынын байыркы грек, инди жана араб поэзиясы менен тыгыз карым-катышта болуп келгендигин алардын чыгармаларынан улам билебиз. Буга Рудакинин, Фирдоусинин, Унсуринин, Адип Ахмад Югнакинин, Низами Гянжевинин, Кутб Хорезминин, Эмир Хосров Дехлевинин, Жамиинин, Алишер Навоинин ж.б. эмгектери буга мисал болуп берет. Мындай эбегейсиз зор территорияны камтыган маданий маалыматтык мейкиндиктеги интегративдик байланыштарга Искендер Зулкарнайндан калган селевиддер, Парфия, Грек-Бактрия мамлекеттеринин доору, андан кийинки араб басып алуулары мезгилиниң тийгизген таасири сөзсүз из калтыргандыгы да ырас.

Белгилүү адабият таануучу И.Нахов «Европейский эпос античности и средних веков» топтомунун «Книги на все времена» деген баш сөзүндө

«XI-XII к.к. Францияда жана Испанияда улуттук адабий тилдер калыптана баштаган жана көптөгөн түрдүү көркөм чыгармалар пайда боло баштайт. Алар чиркөөнүн дөгмалары менен тушалган жана эркин ой жүгүрткөн орто кылымдык адамдын ой-жүгүртүүлөрүн жана сезимдеринин татаал дүйнөсүн чагылдыргандыгын» жазат. Автор андай орто кылымдык баатырдык эпостордун катарына француздардын «Роланд жөнүндөгү ырын» жана испандык «Менин Сидим жөнүндөгү ырын» кошот. Эски француз тилинде жазылган «Роланд жөнүндөгү ыр», болжолу, XI к. аягында жана XII к. баш ченинде жаралган да, 1170-жыл менен белгиленген эң алгачкы оксфорддук колказма түрүндө жетип келген [6:26]. «Роланд жөнүндөгү ыр» VIII к. тарыхый окуяны сүрөттөгөн эпос болуп саналат, ал жазуу түрүнө чейин оозеки салтында өнүгүп келген.

Ушуга байланыштуу Юсуф Баласагунинин «Кутадгу билиг» дидактакалык поэмасы 1069-ж. жазылган орток түрк адабий тилиндеги эң алгачкы көркөм текст экендигин эске алсак, орто азиялык мейкиндиктеги орток түрк адабий тили европалык улуттук адабий тилдер түптөлгөнгө чейин эле калыптанып калгандыгын тастыктайт. Ал эми Байыркы орус «Игордун кошуну жөнүндөгү сөзү» 1185-жылдагы окуяны сүрөттөп, эчен кылым оозеки формасында өнүгүп отуруп, кийин гана жазма түрүндө пайда болгондугун эскерте кетүү ылайыктуудай. Ошону менен бирге Байыркы протобалгар түрк тексттери (VIII-IX к.к.) жана Орхон-Энесай жазма эстеликтериндеги тексттер (VII-IX к.к.) адабий тилдин деңгээлине жетпеген эң байыркы түрк тилиндеги тарыхый-маданий эстеликтер болуп саналары белгилүү.

Алишер Навои «Фархад менен Ширин» поэмасынын «Жами жөнүндө» деген бөлүмүндө бул улуу фарсы акынына өзүнүн зор баасын берет:

Хосров менен Низами – пилдер, бирок бизге,
Жами келди көлөмү төң жүздөй пилге.

Махабат шарабына сугарылып каныккан,
Жами өзү Зиндепил наамы менен аты чыккан.

Үрүс алды - ынтымак шарабынан даам таткан
Анан дагы Зиндепил-Хазрат делип ардакталган.

Кесесин көмкөрө ичмек көк асмандын,
Кесеси болгон ченде бу дүйнөтаанымдын.

Дене-танин рухуна бүт чөгөргөн бу Жамиинин,
Айткының сен анын улуу мухит экендигин.

Жок ал – бүт дүнүйө! Бирок таңданасың,
Бир чекитке бүт дүйнөнү батырганын?

Ал өзү дүйнө эле эмес, чексиз аалам!
Эки дүйнөдө бу Жами аздектелип урматталган.

Кийингени дервиштин жаман чапаны, а бирок
Бу жарыкта мындан өткөн бай инсан жок.

Бүтүн анда акыл-ойдун оргуштаган деңизи,
Бүтүн анда сан-санаксыз акак таштын бермети!

Ар бир айткан сөзү акак бермет,
Кай деңизде ушундай улоо болгон керемет?

Анын сөзүнө да, ишине да таңданасың көптүгүнөн:
Карачы каламын жаралган толкундардын көбүгүнөн!

Деңиз камыш! Мунун эч купуя сыры жок:
Канттын болору бу камышта - күмөн жок,

А бирок дейм камыштын бермет төккөндүгүн,
Мындей кереметке Жами гана жеткендигин!..

Жаминин түбөлүккө кулу мен - Навоимин,
Мага бер канттын дагы, берметин бу Жаминин:

Бул кант менен оозуму шириң кылам,
Бул берметти жүрөгүмдүн толтосуна катам.

Өй, кесегүл, оюнпоз деген сөздү андап туйчу!
Биринчисин Жами ичсин - оюнпоздор тузу!

Көк асман айланса да пиялага, аны менен
Жамини даңазалап ичемин да, ырдайм кенен! [7:9].

Алишер Навои «Фархад менен Шириң» поэмасында ошол ыр саптарын жазған каламды көкөлөтүп мактайт, Улуу Низами менен Эмир Хосров Дехлевини пилдерге тенештирең, алар менен сыймыктанант, ошондой эле насаатчысы Жамини да эч унуткарбайт:

Калам! Сен биздин ойдун күлүгүсүн,
Кыйыры жок асмандан да ашып түштүн.

Кыялдагы аргымактын дал өзү! А жок –
Шабдизден да күлүксүң сен бирок.

Жүрүшүндөн чаалыкпайсың, жепжецил таскагың,
Ат үстүндө чабандестей ушул менин бармагым.

Аңбы-дөңбү – түптүз арыш кересин,
Аттай учуп, байрак өндүү желпилдейсин.

Жок, ат эмессиң, керемет күшсүң ажайып,
Канатсыз сыйасың учкан өндүү канат жайып.

Агатты себелейсиң майдалап түмшугуңан,
Жок, агат да эмес, лаалсың мөндүр жааган!

Ақыл-ойдун казынасын алып уччу,
Оо, адамзат ой-кыялышынын күшү!

Ошондой ырларында кенчин чачкан,
Тээ Гянжада ыйык сөөгү жаткан.

Ал дүйнөнү жайнаткан бермет менен,
Жылдыздардын көптүгүнө сан жетпеген.

Одоно бут тепсей албайт берметин
Бул улуу гянжалык пенденин.

Адамдардын кулагында оюн курат бул бермет,
Ал сөйкө сындуу чаң болбогон бир керемет:

Кулак менен жүрөк күүсүң аңкытат
Угармандын көңүл күшүн балкытат.

Жок! Бул бермет – айтканда кептин чынын –
Денизди лимилдетет калтырбай жээк кырын.

Качан болсо сузуп алат ким каалаган,
Берметтин түгөнбөс камылгасын камдалган.

Кимди гана салыштырба, айтайын
Низами, эч ким сага теңешпеси дайым дайын!

Айтмакчы, эл ичинде бирөө болгон –
Индиялык жалгыз булбул ырга толгон.

Булбул эмес, Кызыр өзү. Бизге маалым:
Каранғы Индустанда өмүр сүргөн бу аалым.

Анын тили уккулуктуу, жаны бардай,
Түркөйлүктөн атып чыккан жандуу суудай.

А бирок чоң байгеде ал эмес атаандашым,
Анык чыны Низамиден мөөрөй талашарым.

Колго алыш бу «Бештиktи» ушундай,
Тура аламбы көпкө кармап колумда, ай?

Буга чейин бармактары жик-жигинен ажыраган,
Ким гана даап Низамиге чап салган.

Шер гана шерге жанашат жарашып терең,
Кыйын иш шер менен кармашам деген.

Же ошондой керек беле пил болууга
Оролтууга тумшугун башка пилдин тумшугуна?

Чиркейдин да тумшукчасы бар беле,
А бирок пилге чымын тең эмеси дайын эле.

Алдымдагы турган пилдер: гянжалык пил
Чындыгында – ал алп пил!

Экинчи пил – чоң эмес пил,
Бирок, бу пил - индустандык пил!

Бул экөөн тең дуванда айта жүр,
Бу экөөн тең бооруңа тарта жүр.

Навои, көбүрөөк күчтөнүп кубаттан –
Алардын катарына жанашкын да алга аттан!

Өй, кесегүл, карачы көңүлүмдүн будун-чаңын –
Дурусу урматына экөөнүн эки чөйчөк куйганың!

Алар үчүн эки чөйчөк бошотсом,

Жами үчүн үчүнчүсүн бошотом! [7:7]

Алишер Навои «Фархад менен Ширин» поэмасынын аягынын ушундай аталыштагы бөлүмүндө өз эне тили болгон түрк тилине таазим этет. Акын түрк тилинин дүйнөлүк маданий-маалыматтық мейкиндикте эзлекен ордуна, аткарған ролуна чоң маани берип, өзүнүн түрк маданий дүйнөсүнө кошкон салымын сыймыктануу менен баса белгилейт.

Аягы

Хосров да, акылман Низами да эмесмин,
Азыркы акындардын анабашы Жами эмесмин,

Бирок да өзүмдү жооткотуп айтсам:
Алардын даңазалуу жолу менен баратам.

Низами өзүнүн багынтуучу акыл-ю менен,
Бердааны, Гянжаны жана Румду эзлекен;

А Хосровдун бал тили кудай берген,
Багынтырган Индустанды кебелбеген;

Мейли Жами бүт Иранга ырдасын,
Аравияда литаврдан добул каксын.

Бирок түрк уруулар өлкөлөрдүн дүйнөдөгү
Жалгыз мага багынышты бүт түрктөрү!

Багынтууга дүйнөну аскер кошун айдабадым,
Бирок ар бир жолу буйрук берип кабарладым.

Кана айтчы: тартуу сый ыр дивандарым
Жеткенби деңгээлине падишахтык дивандын –

Шираздан түркмәндөрдүн талаасына,
Хорасандан кытайлардын дубалына –

Түрк баласы кайда гана болбосун дайым даяр
Түрк тили байрагынын алдында сапка туарар...

Бул дастанды кайгы-муңдун, айрылуунун,
Көкүрөк күйүтү да, кумарлуу ашыглыктын.

Жаздым мен эргүү менен күндөп-түндөп,
Жүрөккө жакын өз эне тилимде сүйлөп [7:386].

Алишер Навои «Жети планета» деген төртүнчү поэмасында «Бештиктин» жаратманы Низами Гянжеви менен кийинки Эмир Хосров Дехлевиге өзүнүн өтө зор баасын берет. Дагы бир Ашраф аттуу акын жөнүндө да айтат, бирок берки экөөнүн деңгээлине жеткен эмес деген тыянакка келет.

«Сөздү даңазалоо» деген бөлүмүнөн үзүндү

Бир шийир керемет укмуштардын анабашы,
Бу жарышта алгалады жакындабай атаандашы.

Дүйнөнүн калдыгынан калкына Гянжанын,
Ачып берди жүрөгүнүн кен байлыгын...

Сөзүн эмес канттын өзүн тартуулады каламы,
Сыя ордуна атырынын жыпар жыты аңкыды.

Барак бети асыл ойлор жан жыргатар,
Толгон-токой канты да бар, атыры бар.

Жүрөк үчүн жакшы ширин канты,
Жан сергитет мускустун атыр жыты.

Кыдырып көр бүт Индустан, Кытайды,
А жерлерде көрүшпөгөн аралашма мындейдь...

Ырчылардан ким теңелет Низамигэ?
Низаминин таң бересин «Бештигине»!

Беш поэма эмес – пенделерге беш байлыкты,
Низами Карундун экинчисин жер жайнатты!

Ким таразалап тартса акак берметти,
Бул бешөөнөн табат жүз миң кенчти,

Мында ар бир бермет - ченемсиз наркы –
Таажынын ажайыбы, бүт өлкөнүн баркы!..

Эч ким аны эрчибеди: Хосров гана
Эрчиди артынан таазим кыла ырларына.

Жок, дурусу Хосровду сыйкырчы деп атаган:
Керемет масневилер кулуна айлантырган

Индустандын бу уулу адамзатты.
«Индус» дебе, туурасы: «шумпай» аты,

Аны көз боочу де акылдан аздырган,
Жок, аныгы кудайдын каары деп атаган!

Каламы жалын болуп бүт дүйнөнү отко салды,
Бейқуттукту жаратты өчүрүп өрттү ырлары.

Өзү - от, ал – ыйык үйү сүйүү отунун,
Жок, эчкимаарек наамы анын!...

Дагы бирөө мыкты жазгыч болгон,
Тунук ақыл-ою - үлгү толгон.

Бирок канча ыкма-амал муун-уйкашын таппасын,
Экөө менен тартышшуунун таба албаган айласын.

Колунан эмне келсе аны Ашраф жасады,
Аңдап-туюп өз дараметин актады.

Чыны, ал мыкты атка бап келбестир,
А бирок андан жаманы да табылбастыр [8:13].

Алишер Навои «Искендердин сепили» аттуу поэмасында «Бештигин» бүткөндөгү кубанычын жашырбайт. Акын ар бир поэмасына мүнөздөмө берип да кетет. «Хамсенин» өзүнөн мурунку жаратмандары жөнүндө кеп курат, алардын талантына таазим этет. Аян болуп ага улуу ақындардын тобу келип аны менен жылуу маектешишет.

«Дүрбөлөңдү» мен ақыры бүтүрдүм,
Дүрбөлөңүн бастым аны менен жүрөгүмдүн.

«Фархадымды» жазып жатып мага,
Аска-зоону туура келди уратууга.

«Межнундун ырларынын» өчкөндө жарыгы,

Көпчүлүктү ал ақылдан аздырды.

«Жети» менен жалама зоону ашканымда
Жети катмардын алкоосун уктуум алкышыма.

Оттуу тилдей «Румийге» мен туштукуп,
«Чепти» мен астейдилден чыктым куруп.

Дүйнөнүн мыкты билгилери дастанымда
Өзү дешти «Искендердин чеби» наамына.

Дүйнөдө беш шоола чачкан ай чыкты,
Беш түптүз өскөн кипариси өнүп чыкты... [9:383]

Жамиге бардым. Ал гана билген,
Кантип аяктоонун сырын ачып берген.

Бирок мени сар-санаа кыйнап ээди:
Мунумду бүткөнүм ушундай тезби.

Анткени мага чейин ақындар саргара жорткон,
«Хамсени» жазууга ондогон жылдар короткон.

Биздин улуу устатыбыз Низаминин жазганын
Карачы! Андан үлгү гана алғының.

Ал сөздөрдүн тириү үрөнүн өндүрдү,
Керемет тилдин өзөгүн өстүрдү;

Көрпенде адамдар чөйрөсүнөн аша чапты,
Беш казына-кенчтин беш ачкычын таза тапты...

Шахиншах, падышаалар көз кырын салган,
«Хамсесин» отуз жыл отуруп жазган.

Өзү түрк, Хосров - индий наамы
Жайнаган сөз аскерине дүйнө багынды.

Бирок чебин алыш, көп күч сарптаган,
Байыркы уламышты кыскартканды жактаган.

Калпы-чынбы угушумча менин

Кырк жыл отурган үстүндө «Хамсесинин»... [9:384]

Навои «Бештигин» жазып бүткөндөн соң эмне болгондугун төмөнкүчө баян этет:

Мага улук хандар сындуу мырза келип,
Салам айтты кичи пейил ийилип:

«Пайгамбар, ыйык шайык сындуулар
Чакырышат өзүнө! Жакындал бар!»

Айтканындай артынан калбай бастым,
Сурадым: «Ким булар?» - жообун алдым:

«Аларды бакыттын башаты де! Бүт баары –
Өлбөс-өчпөс масневилер жаратманы.

Бүт баары – жаратмандары «Хамсенин»—
Укмуш бир кермет сулуулук кенчинин.

Кошолу дейт сени өздөрүнүн жамаатына,
Ошон үчүн келишиптир сенин жанына.

Оо, пендем! Атым Хасан. Мени элден
«Делийлик» деп аташат илгертеден».

Жообун угуп, кубатым кете азайып,
Жүрөгүм тынбай уруп, күчтөн тайып,

Бирок бат өзүмө кайра келдим,
Канат бүтүп улуктарга учуп жеттим.

Мында Хасан тааныштырды алардын атын атай,
Укмуш бир сонун түбөлүк жаздай.

Айтты анан: «Улуулугу падишахтай,
Топ баштаган үчөөнү карачы ай!

Биринчиси ошол, тилек-ою таза,
Келбети керемет бу карыя.

Сен турасың Улук Үйык алдында –

Өзүндүн шейхиндин мандайында!

Оң жагында – сөз лашкерлери саркери,
Эмир Хосров – багынтырган көп элдерди.

Сол жагында карыя – сенин рухий пириң,
Бул инсан сени ушул тойго келсин деген...

Көрдүңбү алыстагы бейиши бир ажайып?
Бар да, кулдук ур төбөң менен жер сайып!

Булар – улуу инсандар! Муну унуптагын,
Алардын алдында улук сөзүн айтпагын!»

Кеңешин угуп муюп, жөнөдүм мен аларга,
Жердеги перилерге, өзүмдөн улуу муундарга.

Мени көрүп жүз кары алыстан,
Туруп келиши килеминен отурушкан;

Турушту да, мени карай басышты,
Жер менен басканы билинбей каалгышты.

Ким менен учурашуумду билдим деги:
Тааныныдым алдымдагы Фирдоуси, Саадини.

Кайыптай Санай да, Унсури да,
Укмуштай Хакани да, Анвари да.

Булардын баарын кенен шашпай айтсам,
Баянымдын аягына чыкпай калам.

Баяндап берүүгө менин эч алым жок,
Алардын арасында болуп калдым бирок.

Мында бизге үч кылымдын Күнү жакындады –
Шейх Низами да, Хосров анын жанындағы,

Билими чексиз мухит - устатым менин.
Баары басты жарық чачкан жол менен.

Алдында шейх өзү, чачкан жарық;
Жөнөдүм артынан мен бир байкуш карып...

Жетелеген колдору Хосров менен Жаминин,
Мандаиына апкелишти өзүнө Низаминин.

Алишер Навои андан ары төмөнкүчө сүрөттөйт: Кайгы-муңдун кулун корголошуп эки жактан, эки дүйнө (Хосров менен Жами) мени эки колдон алышты. Оозумдан келмем түшүп, жоготуп өзүмдү, эки дүйнөнү сезип бу колдордун табынан айта албаймын сөзүмдү!... Шейх алдындагы алтын күмга жыгылып, ыйык буттар таманына бүк түштүм [9:390]._Өзү отуруп мени да отур деди, а мен кайра дагы жерге бүк түштүм. Бирок шейх жылмайа тиктеп, менин ахвалымды сурады. Жооп ордуна жерге кайра бүк түштүм деп кайра-кайра кайталайт.

Адабияттар:

1. Джами. Саламан и Абсалын. Душанбе, «Ирфон», 1967.
2. А.Саллададзе. Ибн Сина (Авиценна): Страницы великой жизни. Ташкент, 1985.
3. Тенишев Э. Древнекыргызский язык. Бишкек, 1997.
4. Конрад Н. Алишер Навои. М., Календары, 1991.
5. Бабур. Бабур-наме. Ташкент, 1992.
6. Европейский эпос античности и средних веков. Москва, «Детская литература», 1984.
7. Алишер Навои. Фархад и Ширина. Т. IV. Ташкент, 1968.
8. Алишер Навои. Семь планет. Т. VI. Ташкент, 1968.
9. Алишер Навои. Стена Искандара. Т. VI. Ташкент, 1968.
10. Х.Г.Кор-Оглы. Узбекская литература. М., 1968.
11. Эшиев А.М. Орто түрк доорундагы педагогикалық ойлор. Б., 2006.

Эмне үчүн орток түрк поэзиясы деп аталат? Эмне үчүн Иран, Хорасан жана Мавераннахр чөлкөмүндөгү фарсы-тажик тилдүү акындардын баарын ирандыктар да, тажиктер да өздөрүнүн жарандары катары карашат? Эмне үчүн Кет Буказы, Асан Кайғыны кыргыздар да, казактар да бирдей өз акындары катары эсептешет? Же болбосо бир гана «Алпамыш» дастанынын казак, өзбек, башкыр, алтай элдеринде түрдүү вариантында кездешүүсүн кантип түшүндүрүүгө болор эле?

Махмуд Кашгаринин түрк тилдүү уруулар өздөрүн түрк деп аташат дегенине күнт коюу менен көнүл буруу керектир. Аалымдын өзү санап өткөн урууларды тек гана «уруу» деп, булардын бүт баары «түрк» деген бир элди түзүшөт дегени маселени чечип койот окшойт. Ооба, тек гана бир уруу. Маселен, кыргыздар да, кыпчактар да, огуздар да уруу катары түрк элин түзүшкөн, же түрк элиндеги уруулардан болушкан. Махмуд Кашгари «өзүнүн ата теги (асл) боюнча түрктөр жыйырма уруудан турат» деп уруу дейт, эл деген эмес. Ал боюнча бир гана түрк деген эл болгон. Ал эми «алардын ар бир уруусунун Алладан башка эч кимге беймаалым сандагы уруктары бар» болгон. Кептин баары мына ушерде турат. Мына ошондуктан Махмуд Кашгари менен Юсуф Баласагуни да, Адиг Акмат Югнаки менен Кожоакмат Ясави да, Токтогул ырчы менен Толубай сынчы да, Асан Кайғы менен Алишер Навои да бир гана түрк эли, түрк тили деген этникалык түшүнүктүү атап келишкендиги бекеринен эместири. Булардын бүт баары түрк деген бир гана элге таандык экендигин тили чыккандан баштап эле билишкен, миндеген жылдан бери дал ушинтип эле келишкен. Өздөрүн Түрк атанын балдарыбыз деп сезишкен. Башкача болушу мүмкүн деген ой аң-сезимде болбогон. Мына ошон үчүн да Асан Кайғыны биз (кыргыздар) да, казактар да, ногойлор да биздики деп келебиз. Мына ошон үчүн Махмуд Кашгари менен Юсуф Баласагунини биз менен кошо уйгурлар (бул акындар бир кезде ошол Тарим бассейининде туруп калгандыгы үчүн гана эмес) да, өзбектер да биздики деп келишет. Ушундай эле логика менен ал-Фарабини казактар менен тен катарда бардык түрк тилдүү элдер биздин кулун дей алмак. Убагында Самарканда менен Бухарада, Ташкен менен Анжиянда туруп калгандыгы үчүн Лутфи менен Алишер Навоини, Мухаммед Салих менен Бабурду өзбек туугандар биздин акындар деп келгендей эле Ош менен Өзгөндө, Иран менен Авганда, Алтын Ордо менен Ак Ордодо жашап келгендини үчүн гана эмес, өзүлөрүн бир гана түрк элине тиешелүү экендигине дайым басым жасап келишкендигине таянуу менен аларды орток түрк акындары деп айтууга толук акылуубуз. Кыргызстандын территориясынан бул акындардын фарсыча да, түрк тилиндеги да ырларынын табылышы муун тастыктайт. Ушундай эле тыянак менен Улугбек менен Али Күшчү Самаркандини да орток түрк илимпоздорунун сабына кошо алабыз.

IX к.жашап өткөн айтылуу Жайсан ырчы Энесайда эмес, ушул Хорасан менен Мавераннахр чөлкөмүндө эле жашап өткөн. Батыш жана

Чыгыш Түрк каганаттыгын тұзгөн нушибийлерден же дуулаттардан, а балким түргөштөрдөн (Л.Н.Гумилев да, В.В.Бартолид да, А.Салдадзе да түргөштөрдү он оқ урууларынын курамына кошушат) чыккан кыргыз урууларынын биригин өкүлү болушу мүмкүн. Жайсаң ырчы түрк (кыргыз) эли жайлаган жайлоодон шаар жергесине (маселен, Самарканда, Хожентке же Өзгөнгө, Барсанга) такыр түшкөн эмес, соода-сатық, илим-билимдин борборлорунан алыс болгон деп ойлоого эч болbos эле. Эмне үчүн Асан Кайғы эли, уруусу үчүн Сибир, Алтын Ордо, Мавераннахр, Ак Ордо жана Чыгыш Туркстанды кыдырып малга жайлдуу жайыт, адам жашаганга ыңгайлуу жер издең жүрөт? Аны «ордуңан козголбо, «таш түшкөн жеринде оор», «бөтөн жердин султаны болгончо, өз жериндин ултанды бол», же «сен ата-бабаң өскөн жер ушул эле Көл кылаасы, же Казак талаасы, Фергана өрөөнү же Алтайың» деп эч ким токтотпоптур. Аны токтотууга мыйзам да, морал да болбогон көрүнөт. Көчмөндөрдүн жашоо образы ошол көчмөндүккө гана таянган шекилдүү. Көчүү жалаң гана талаа-түз, тоо-таш аркылуу өткөн деп бир жактуу ойлоого да болбойт. Маселен, Токтогул ырчы айтылуу Жаныбек хан менен Амир Темирден көз жазгырынып жүргөндө, же Асан Кайғы ошол айтылуу жер кезүүсүндө Самарканда же Ташкенге, Ходжент менен Өзгөнгө, Хотан менен Баласагунга тиye кеткен эмес, аерде бул ырчылардын толгон-токой санаалаштары, күйөрмандары жана угармандары болгон эмес деп ким кепил боло алат? Калың элге чоң оюн да куруп берип жүрүшкөндүр. Бийлик эгелери баш болгон көптөгөн тектүү-бектүү даражалардын далай кабыл алуусунда да болуп келишкendir. Аларман-сатармандарга шыкалган ызы-чуулуу базарларына кирип соода да кылгандыр, мал-салын сатып пулдагандыр. Акчадан башка сооданын тили кәэде түркчө жүрсө, кәэде фарсиде кеткendir. Мына ошондон улам да Токтогул ырчы да, Асан Кайғы да түрк тилинен башка тилди билбegen деп ойлоого такыр мүмкүн эмес эле. Ошол XIV-XV к.к. Алтын Ордо менен Мавераннахрда да, Иран менен Хорасанда да мамлекеттер аралык да, ички расмий тил да фарси-дари болуп келгендиги маалым. Ошондуктан бул эки ырчы өз доорунун алдыңкы инсандары, даанышмандары жана ордо кенешчилири катары *илим-билимден* артта калбаган болуусу толук мүмкүн. Зарылдыгына жараша фарсыны, мусулман инсаны катары арабча менен да кайсы бир деңгээлде тааныш болушкан деп ойлоого болот. Ошого жараша фарсы же түрк, а балким араб жазма поэзиясы менен байланыштыгы болгон деп айтууга болмок.

Казак жеринен чыккан айтылуу ал-Фараби илим-билимдин артынан Иран менен Мавераннахрды таштап Араб өлкөлөрүн көздөй сапар тартканы маалым. Аны «жок, сен ал жакка барба, бөтөн эл-жерде сага эмне бар. Тирилигинди ушерде (маселен, Мавераннахрда) эле өткөрсөңчү» деп эч ким деле айтпаган болуу керек. Анткени, ошол кездө перс-түрк чөлкөмүндөгү орток маданий маалыматтык мейкиндикке

кошумча ислам дини дагы жагымдуу жагдай түзүп, эми араб-перс-турк маданий-маалыматтык мейкиндиги түзүлүп калган көрүнөт. Бул мейкиндикти эффективдүү пайдалануу үчүн пассионарга ушул үч тилди билүүсү жана мусулман динин тутунуусу негизги шарт болгон.

Бүгүнкү күнгө чейин калк арасында аңыз кеп катары айтылып келе жаткан В.Соловьевдун «Кожо Насирдин» жана элдик анекдотторго айланган «Апендинин жоруктарынын» башкы адабий каарманы саналган Насирдин Апенди же Кожо Насирдин XII к. жашап өткөн тарыхый инсан экендигин билебизби? Түрдүү кырдаалдарга карай бирде Бухарада болсо, бирде Багдадга карай сыйып кетет, бирде Самарканда жүрсө, бир карасаң Дамаскиде жүргөн болот. Мына ушул этникалык түрк Кожо Насирдин эне тилинен башка фарси менен арабчаны да мыкты билген. Буларга экинчи фарси-дарини эч ким жанына бекем отургузуп алыш үйрөтпөгөн болуу керек, аны ошол эки эл аралаш жашаган чөйрөдө эле үйрөнүп алган. Азыркы баткендиктер менен лейлектиker тажик тилин, ош менен жалалабаттыктар өзбөк тилин, таластыктар казак тилин билгендей эле. Зээндүү инсандар зарылдыгына карай биз азыр орус же англис тилин өздөштүрүп алгандай эле араб тилин үйрөнүп алашкан. Ошондуктан момун мусулман пендеси, арабчаны суудай билген Кожо Насирдиндин Багдадда, же Дамаскда кантип жүргөнүн элестетүү кыйын эмес.

Эмне үчүн Хорасан менен Мавераннахр, Кичи Азия менен Түндүк Кавказга чейин бийлиги орногон түрк тилдүү шахиншах менен кагандар, хан менен эмирлер, султан менен илектердин ордолорундагы канцелярдык иш кагаздары, расмий кабыл алууларындагы пикир алмашуулар, дипломатиялык документтер фарси-дариде жүргүзүлгөн? Ушундай чоң территорияга ээлик кылгын селжуктар да, газневиддер да, караханиддер да – баары түрк урууларынын өкүлдөрүнөн болушкан. Маселе түрк тилинин расмий же адабий тилдин функциясын аткара электигинде эле эмес көрүнөт. Болбосо ошол акыркы саманид Мунтасир Саманинин каза табышынан баштап (1005) тээ XVI к. чейинки беш кылымдык мезгил ичи түрк тилин бир эмес мин жолу расмий тилге айландыrsa болмок. Кеп өкүмдарлардын улуттук аң-сезиминин өнүкпөгөндүгүнөн же билиминин жетишпегендигинен, дегеле улуттук тилдин өнүгүүсүнө кызықдар болбогондугунан да эмес окшойт. Кеп түрк тилинин расмий жана адабий тилдин кызматын аткарнуу денгээлине жете электигинде да болбогон. Анткени, VII к. эле Батыш Түрк каганатынан Византияга элчилер аркылуу түрк тилиндеги расмий каттар жөнөтүлгөн фактылар түрк тилинин эл аралык карым-катнаштагы аткарган расмий ролун күбөлөндүргөн. XI к. баш ченинде эле Руми, Юсуф Баласагуни поэзияларын түрк тилдеринде жаратып калган. Минучихдин айтмында Фирдоуси бүт тилдердин абжады катары түрк тилинде жазып да, ырдап да жүрчү экен. Махмуд Кашгаринин маалыматына караганда а кездे түрк тилинде сүйлөбөгөн бир да согдалык болбогон. «Кутадгу биликти»,

«Коркут Ата» же «Огуз-наманы» окуган ар бир эле түрк тилдүү өкүмдар намысына келип эми өз эне тилибизде жазуу иштерин жүргүзөлү, адабий тилдеги жазмабыз да, жаза билген кадрлар да жетиштүү экен, же ушул ишти эми колго алалы деп увазирине табыштаса деле болмок экен. Же «ушуну тек эле койгулачы» деп мойну жар бербеген деп ойлоого болбос эле. Кара деңизден Кытайга чейин бийлик кылган, эч кимдин көзүн карабаган өкүмдарлардын буга барууга саясий да, административдик да, моралдык да укуктары жетиштүү болгон. Бирок кеп башкада окшойт.

Орто кылымдык Хорасан менен Мавераннахрын бир феномени – бир гана ислам динин тутунгандыгы (б.а. жарандардын уруусуна карабай исламга лоялдуулугу), улуттук мамлекеттердин болбогондугу (бийлик башына түрдүү уруулардын өкүлдөрү алмашып келе беришкен. Маселен, саманиддердин аскер башчылары негизинен түрктөр болгон, селжуктардын көрүнүктүү саркерлери күрттөрдөн турган, газневиддердин канцеляриясын иран-тажик тилдүү адистер башкарған), чек аралардын ачыктыгы (тынччылык күндөрү жарандардын ушунчалык чоң территориида конуп-көчүүсү, дервиштик, илим-билим менен адабий чөйрөнүн адамдарынын расмий қагаздарсыз эле ээн-эркин жүрүүсү), бажы постторунун негизинен соода кербендери менен алектенгендиги, расмий жана адабий тил катары фарси-дариге көнүп алышкандыгы, илимдин тили бир гана араб тили эсептелингендиги, ал эми түрк тили согуштук-саясий тилдин функциясын аткарғандыгы болгон. Ар бир эл, уруу өз элинин байыркы тарыхын, уламыштарын, рухий дүйнөсүн, каада-салттарын, оозеки чыгармачылыгын, дастандарын билишкен, урматтап сыймыктанышкан жана урпактарына өткөрүп келишкен, акындар поэзиясы менен ырчылар чыгармачылыгын кош колдоп кубатташкан, өзүлөрүнүн этникалык аң-сезимин жоготушкан эмес, ислам динине лоялдуулук, улуттар (этностор) аралык жана тилдик толеранттуулук өкүм сүргөн. Иран-тажик калкы түрк тилинде, түрк уруулары фарси-дариде эркин сүйлөй билишкен. Каражандык, селжук, же газневиддик түрк өкүмдарлары фарсидеги же арабчадагы касыйдаларды, одаларды же дастандарды угуп ырахаттанышкан. Мына ошондуктан да түрк тилин расмий тилге өткөрүү жөнүндөгү *ой* региондогу түрк өкүмдарларынын оюна да келбеген көрүнөт. Ушундай тенденция аздыр-көптүр өзгөрүүлөрү, оош-кыйыштары менен гераттык улуу инсан Низамеддин Алишер Навоиге чейин жүрүп отурган. Мына ушул орток түрк атуулу түрк тилиндеги атактуу поэзиясы аркылуу түрк тилин мурун болуп көрбөгөндөй бийиктикке оболотту. Эчен кылымдар ичи этникалык түрк өкүмдарлары менен бийлик эгелеринин эс-жадына келбеген маселени бир гана инсан (Навои) чечип койду. Ушуга байланыштуу Э.Б.Тайлордун «акын же философ өз кылымын же өлкөсүн бир эс-акылы менен аgartат. Бирок эс-акылдын мындай жогорку жөндөмдүүлүктөрү сейрек көрүнүш

жана жол-жосунга түк баш ийбейт» (Э.Б.Тайлор. Первобытная культура. М., Политиздат, 1989. с.41) деп айтканы орундуу.

Ушул эки элден көптөгөн таланттар чыккан. Алар поэзиясында адам, гумандуулук, адеп-ыйман темаларын козгоп келишкен. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган поэмалар, ырлар жана үзүндүлөр кандай гана доордо болбосун адамзат темасы дайыма актуалдуу болуп келгендингин айгинелейт. Жүздөгөн жылдар илгерки адамзатынын максат-мүдөөлөрү, ой-тилектери жана санат-насааттары бүгүнкү күндө да адамды гумандуулукка жана изгиликке тарбиялоодогу ролу зор экендиги талашсыз.

Фарсы жана түрк поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн чыгармаларын орус тилине ар кайсы мезгилде төмөнкүлөр которушкан:

XI-XII к.к. иран-тажик поэзиясын (Рудаки, Даики, Фирдоуси, Асади Туси, Унсури, Фаррухи, Минучихри, Гургани, Насир Хосров ж.б.) Е.Э.Бертелңс изилдөөгө алуу менен бирге орус тилине которуп келген. Рудакинин поэзиясын С.Липкин, В.Левик, Т.Стрешнева, И.Селцвинский, В.Державин; Ибн Синанын поэзиясын тажик жана араб тилдеринен Я.Козловский; Насир Хосровдун поэзиясын И.Селцвинский, И.Гурова, А.Адалис, К.Липискеров, В.Державин; Омар Хайямдын поэзиясын О.Румер, И.Селцвинский, И.Тхоржевский, Г.Плисецкий, Л.Некора, В.Державин, Ц.Бану, Д.Седых; Саадинин поэзиясын В.Державин, К.Липискеров; Руминин поэзиясын В.Державин, И.Селцвинский, Д.Самойлов, В.Звягинцева; Камол Худжандинин поэзиясын И.Селцвинский, А.Адалис, В.Звягинцева, В.Потапова, Я.Козловский, М.Синелңикова; Хафиздин поэзиясын А.Фет, В.Звягинцева, А.Кочетков, К.Липискеров, И.Селцвинский, Т.Спендиарова, Е.Дунаевская, В.Державин; Жамиинин поэзиясын А.Адалис, В.Звягинцева, Т.Стрешнева, Н.Гребнева, В.Державин, С.Северцева, Ю.Нейман, Д.Седых; Низами Гянжевинин «Лейли менен Мажнунун» Т.Стрешнева; Алишер Нвоинин «Фархад менен Ширинин» Л.Пенксовский, «Искендердин чебин» В.Державин, «Лейли менен Мажнунун» С.Липкин; Бабурдун поэзиясын Л.М.Пенковский, Р.Д.Моран, Н.И.Гребнев, Д.Лукашевич.

Эмгектин автору тарабынан иран-тажик жана орток түрк поэзиясынын өкүлдөрүнүн (мисалы, Навоинин) чыгармаларын орус тилинен кыргызчалаттуу аракети жасалды. Автор монография боюнча илимий, илимий-педагогикалык чөйрөнүн жана окурумдардын сын пикирлерин, каалоо-сунуштарын урматтоо менен эске аларын билдирет. Биздин электрондук дарегибиз: asylbek 2005@mail.ru

Сөздүк

Аджем – арабдар ирандыктарды (кээде түрктөрдү да) ушинтип аташкан.

Азат – ирандык эркин орто катмар.

Ахура Мазда – зороастрдык түшүнүктөгү жердеги жакшылыктын башаты.

Ахриман – зороастрдык түшүнүктөгү жердеги жамандыктын башаты.

Барбад – VI-VII к.к. атактуу обончу жана ырчы («барбад бол»)

Бахрам, Миррих – Марс планетасы.

Бейт – өз алдынча маанини тууңткан эки сап ыр.

Газел (казал) – махабат мазмунундагы лирикалык ырлар.

Диван – 1) шах сарайындагы кеңеш, канцелярия; 2) лирикалык чыгармалардын өзгөчө салттык тартиппе жайгашкан жыйнагы.

Дихкан – ирандык жер иштетүүчү феодалдык катмар.

Жемшид – Байыркы ирандык уламыштагы падишах.

Жейхун – Аму-Дарыя.

Зухра, Нахид – Чолпон жылдыз.

Искендер – Александр Македонский.

Касыйда – панегирик же дидактикалык мазмунундагы чыгыш одасы (поэма).

Кейван – Сатурн планетасы.

Кесар (кайсар) – Румдун өкүмдәрү.

Кытай хаканы – түндүк батыш Кытайдын өкүмдәрү.

Кулах – кыпчактардын улуттук баш кийими.

Мани – манихей динин негиздеөчү (244-ж.е.)

Масневи – бейттерден турган ыр формасы.

Муштари – Юпитер планетасы.

Рубай – «төртлүк», төрт ыр саптарынан турган ыр формасы.

Рум – Батыш, Кичи Азия жана Византия.

Сейхун – Сыр-Дарыя.

Сүхейл – жакшылыктын жылдызы саналган Канопус жылдызы.

Тахаллус, нисба – орто кылымдык чыгыш поэзиясына мұнәздүү атайын адабий ысым.

Утариid – Меркурий планетасы.

«Хамсе» («Бештик») - Низами Гянжевинин беш поэмадан турган жыйнагы.

Хосров Парвиз – б.з. 590-628-ж.ж. сасанид шахы.

Хотан – Чыгыш Түркстан.

Човган – ат үстүндө таяк менен ойнолуучу топ оюну.

Шебдиз – Низами Гянжевинин «Хосров менен Ширин» поэмасындагы сасанид

Хосровдун айтылуу мингич аты.

Орто кылымдык орток түрк жана иран-тажик ақындары (ырчылары) жөнүндө маалымат

Жайсан ырчы (IX к.) – орток түрк (кыргыз) ырчысы
Рудаки (857-941) – тажик-иран ақыны
Ал-Фараби (870-950) – орток түрк (казак) аалымы, ақын
Фирдоуси (932/41-1020/26) – иран-тажик ақыны
Дакики (X-XI к.к.) – иран-тажик ақыны
Ибн Сина (980-1037) – тажик-иран илимпозу, ақын
Беруни (973-1046) – иран-тажик илимпозу
Коркуд Ата (X-XI к.) – орток түрк ырчысы, ойчул
Асади Туси (X-XI к.к.) – иран-тажик ақыны
Унсури (970-1040) – иран-тажик ақыны
Фаррухи (Х к. экинчи жарымы - 1038) – иран-тажик ақыны
Минучихри (1000-1041) – иран-тажик ақыны
Насир Хосров Абу Муин (1004-1072) - иран-тажик ақыны
Юсуф Баласагуни (1018-1090-ж.ж.) – орток түрк (кыргыз) ақыны
Фахр ад-Дин Гургани (XI к.) – иран-тажик ақыны
Махмуд Кашгари-Барскани (1029-30-ж.ж.-1127-28-ж.ж.) – орток түрк (кыргыз) аалымы, ақын
Сузани Самарканди (XI-XII к.) – тажик-иран ақыны
Омар Хайям Гиясаддин (1040-1123) – тажик-иран илимпозу, ақын
Санаи (1081-1141) – тажик-иран ақыны
Али Шатранжи (XII к.) – этникалык түрк, тажик-иран ақыны
Ахмад Ясави (1105-1166) – орток түрк суфий ақыны
Сулайман Бакыргани (1186-ж.е.) – орток түрк суфий ақыны
Адид Ахмад Югнаки (XII к.) – орток түрк ақыны
Низами Гянжеви (1141-1209) – фарсы, орток түрк ақыны
Кет Бука Найманлы (XII-XIII к.к.) – орток түрк (кыргыз) ырчысы
Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах Саади (1203-1292) - иран-тажик ақыны
Жалал ад-Дин Руми (1207-1273) - иран-тажик илимпозу, ақын
Эмир Хосров Дехлеви (1253-1325) – этникалык түрк, инди ақыны
Кутб Хорезми (XIV к.) – орток түрк ақыны
Токтогул ырчы (XIV к.) – орток түрк (кыргыз) ырчысы
Толубай сынчы (XIV к.) – орток түрк (кыргыз) ырчысы
Шамседдин Мохаммед Хафиз (1325-1390) – иран-тажик ақыны
Камол Худжанди (1400-ж.е.) – тажик-иран ақыны
Лутфи (1366-1465) – орток түрк ақыны
Улугбек (1394-1451) – орток түрк илимпозу
Али Күшчу Самарканди (1403-1474) – орток түрк (кыргыз) илимпозу
Абдуррахман Жами (1414-1492) – иран-тажик ақыны
Асан Кайғы (XV к.) – орток түрк (кыргыз) ырчысы
Казтуған (XV к.) – орток түрк (казак) ырчысы
Алишер Навои (1441-1501) – орток түрк ақыны
Мухаммед Салих (1455-1535) – орток түрк ақыны, жазуучу
Шалкыиз Тиленшиулы (1465-1560) – орток түрк (казак) ырчысы
Доспамбет ырчы (1490-1523) – орток түрк (казак) ырчысы
Бабур (1493-1530) – орток түрк ақыны, жазуучу

Мазмуну

Кириш сөз -----	3
Байыркы иран-тажик жана түрк элдеринин өз ара карым-катнашынын тенденциясы-----	8
Иран-тажик жана ортот түрк адабиятынын өнүгүүсүндө исламга чейинки рухий дүйнөнүн орду-----	20
Орто кылымдык иран-тажик жана ортот түрк поэзиясынын өнүгүү тенденциясы-----	24
Орто кылымдык иран-тажик жана ортот түрк илим-билиминин жана поэзиясынын Чыгыш жана Батыш маданий-маалыматтык дүйнөсүндөгү интегративдик орду-----	31
IX-XI к.к. иран-тажик поэзиясындагы гумандуулук идеялар	
Рудакинин чыгармачылыгы-----	42
Дакикинин чыгармачылыгы-----	58
Фирдоусинин чыгармачылыгы-----	62
Асади Тусинин чыгармачылыгы-----	83
X-XI к. иран-тажик поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн поэзиясындагы гумандуулук идеялар	
Унсуринин чыгармачылыгы-----	89
Фаррухинин чыгармачылыгы-----	92
Минучихринин чыгармачылыгы-----	96
Гурганинин чыгармачылыгы-----	101
Насир Хосровдун чыгармачылыгы-----	106
Омар Хайямдын чыгармачылыгы-----	109
XI-XII к.к. иран-тажик поэзиясындагы гумандуулук идеялар	
Санаинин чыгармачылыгы-----	116
Сузани Самаркандинин чыгармачылыгы-----	121
Белгилүү иран-тажик акындарынын поэзиясындагы гумандуулук идеялар-----	124
Низами Гянжевинин поэзиясындагы гумандуулук идеялар-----	137
Абдурахман Жаминин поэзиясындагы гумандуулук идеялар-----	160
Алишер Навои фарсы поэзиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү жана алардын чыгармачылыгы жөнүндө-----	187
Тыянак сөз -----	200
Сөздүк-----	206
Орто кылымдык ортот түрк жана иран-тажик акындары (ырчылары) жөнүндө маалымат-----	207
Мазмуну-----	208

Эшиев Асылбек Мирзатилаевич

1957-ж., Жалалабат облусу, Ноокен районунда туулган.

1985-ж. Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факултетин бүтүргөн.

1979-ж. Баткен району, Чек орто мектебинин мугалими.

1979-1981 ж.ж. Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн.

1982-1987-ж.ж. Ноокен районунун №9 Ленинград, №24 Кызыл-Кыя орто мектептеринин мугалими.

1987-1991-ж.ж. Майлуу-Сай шаарындагы №7 орто мектебинин мугалими.

1991-1996-ж.ж. Кыргыз билим берүү институтунун аспиранты, ага илимий кызматкерi.

1996-1998-ж.ж. Нарын мамлекеттик университетинин тилдер кафедрасынын башчысы, доценти. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин мамлекеттик кызматты жана саясий илимдерди стратегиялык изилдөө Борборунун Нарындагы филиалынын директору.

1998-2001-ж.ж. Кыргызстан Эл аралык университетинин Жалалабаттагы филиалынын директорунун окуу-илимий иштер боюнча орун басары, социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасынын башчысы.

2001-2003-ж.ж. Жалалабат мамлекеттик университетинин окутуучулардын квалификациясын көтөрүү факултетинин деканы, регионаануу кафедрасынын башчысы.

2003-2008-ж.ж. Баткен мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана түркология факултетинин деканы, доценти.

2009-ж. Жалалабат мамлекеттик университетинин доценти.

Педагогика илимдеринин кандидаты (1996), доцент (2007)

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги (1996)

КР Билим берүү, илим жана маданият министригинин Ардак грамотасы (1997)

Илимий изилдөөсүнүн негизги бағыттары: 1.Орто кылымдагы кыргыз жана ортод түрк поэзиясы. 2. Батыштагы байыркы гүнн-түрктөр маселеси.
